


Эсенкул  
Абдулдаев

Азыркы  
КЫРГЫЗ  
ТИЛИ



ББК 81. 2Ки я 73  
А—13

ББК  
А—13

СЧЕХИКУ  
АРДАЛДАЕВ  
Азыркы кыргыз тили  
КПИПУП13  
ИНТУИ

жактоофф. ажитоофф  
лифтоофф. аж. лифацт  
липтоофф. аж. листоонинай.

Жанындаштырулган жактоофф. жактоофф. аж. лифацт  
липтоофф. мөнгөмөнчүү дарын таңынан жактоофф.  
Нийт аж. лифтоонинай.

Абдулдаев Э.

А—13 Азыркы кыргыз тили: Фонетика. Орфоэпия. Графика жана орфография. Лексикология жана фразеология: Жогорку окуу жайларынын филология факультетинин кыргыз тили жана адабиятты белүмүнүн студенттери үчүн — Б.: «Кыргызстан», 1998. 256 б.

ISBN 5—655—01226—X

A 4602000000 — 035  
451 (11) — 97

ББК 81. 2Ки я 73

ISBN 5—655—01226—X

© «Кыргызстан» басма үйү, 1998-ж.

## КИРИШҮҮ

### § 1. Кыргыз адабий тили жана кыргыз тилинин жергиліктуу диалектилері

Адабий тил — улуттук тилдин өркүндөтүлгөн эң жогорку формасы. Анын негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири нормативдүүлүк касиети болуп саналат. Демек, сөздөрдүн айтылышы, жазылышы, диалектилік же оозеки речке мүнөздүү болгон сөздөрдү, грамматикалык формаларды ылгап колдонуу жагынан адабий тилдин системалуу түрдө калыптанган бирдиктүү нормалары болууга тийиш.

Адабий тилдин оозеки түрү да, жазма түрү да коомдук турмуштун бардык тармактарын тейлейт. Башкача айтканда, улуттук тилдин жергиліктуу диалектилерине караганда, анын адабий формасынын коомдук функциясы алда канча кенири. Анткени окуу китечтери менен окуу куралдарын, илимий әмгектерди, газета-журналдарды басып чыгаруу, адабий чыгармаларды, иш кагаздарын, документациянын ар кандай түрлөрүн, мамлекеттик маанидеги закондорду жазуу жана жарыялоо, радио жана телеберүүлөрдү ўюштуруу, искусство чыгармаларын жаратуу жана аларды аткараруу, окуу-тарбия, маданият жагына байланыштуу иштер ж. б. бардыгы мына ушул тилде жүргүзүлөт. Ошого жараша адабий тилдин сез байлыгы да алда канча мол болот. Бул жагынан алганда, адабий тил жергиліктуу диалектилерден кыйла артыкчылыкка ээ.

Жергиліктуу диалектилер оозеки формада гана жашай алат, аткарған функциясы чектелип, өзүнүн тар чөйресүнөн чыгып кете албаган соң, булардын ар биригин лексикалык составы адабий лексиканын деңгээлинен алда канча төмөн турат.

Адабий тилдин түзүлүп, анын жалпы әлдик бирдиктүү нормаларынын калыпка салынышы калктын кенири массасын тейлекен жазуунун пайда болушу менен тыгыз байланыштуу. Жазуу болмоюнча, эч бир тил өзүнүн толук адабий тилдик белгилерине ээ боло албайт.

Бирок кыргыз тилинин кандайдыр бир деңгээлде адабий формага ээ боло башташына (анын алгачкы адабий белгилеринин жаралышына) көркөм өнөрдүн башаты болгон элдик оозеки чыгармачылык да чон роль ойноп келгендигинде талаш жок. Элдик тилди көркүнө чыгаруучу сөз берметтеринин бай казынасы болуп саналган даназалуу «Манас» эпосунан тартып, «Эр Төштүк», «Эр Табылды», «Кожожаш», «Курманбек», «Жаныш-Байыш», «Олжобай менен Кишимжан», «Кедейкан» сыйктуу дастандардын жана калк арасына кенири белгилүү болгон акындык поэзиянын ар кандай түрлөрүнүн тилин адабий тилге тиеси жок деп эсептесек, мунун өзү, чынын айтканда, чон жаңылыштык болот. Анткени булардын ар бири — өзүнчө адабий чыгарма, элдик оозеки адабияттын баа жеткис кенчи. Адабий тилибиздин алгачкы белгилерин түптөө, аны жетилтүү, чындоо жагына булардын ар бири өзүнчө салым кошту десек болот, буга толук негиз бар. Демек, кыргыз адабий тилинин жазма формасынан алда канча мурда анын оозеки формасы мына ушундай залкар чыгармачылык өнөр аркылуу жаралып, ар дайын өнүгүү, еркүндөө процессин баштан еткөрүп келди.

Казак адабий тилинин жаралуу, өнүгүү жолундагы ушул сыйктуу өзгөчөлүктөр туурасында проф. М. Балакаев мындай деп жазат: «Казак калкынын жазуусу боло элек кезде бай оозеки адабияты болду. Оозеки адабият — адабий тилди калып-тандыруунун алгачкы лабораториясы, адабий тилди чындоонун адепки дүкөнү. Бирок фольклор тилинде жалпыга ортот тилдик нормалар түгөл боло бербейт, көп жерде оозеки адабияттын үлгүлөрүнүн тили оозеки тил (оозеки речь. — Авт.) менен жакындашып турат... Жазма адабий тил деген түшүнүк калктын жазуу маданияты менен тыгыз байланыштуу. Жазма адабий тил жазуу аркылуу, адабий мурастарды басмага басып, журтка таратуу аркылуу, оозеки тилдин байлыктарын ылгап алуу аркылуу калыпташат... Сүйлөө тилинде, мисалы, көптөгөн сөздү ар ким ар түрдүү айта турган, түрдүүче колдоно турган болсо, адабий тилде алар журттун баарына бирдей, бир калыпта жумшалат. Мындай бирдиктүүлүк орфографияда да, орфоэпияда да, терминологияда да, грамматикада да, айтор, тилдин, тил маданиятынын бардык тармактарында болууга тийиш. Нормага түшпөгөн тил адабий тил деп эсептелбейт. Тилдин нормалануу даражасы канчалык айкын болсо, анын адабий касиети ошончолук жогору болот»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> М. Балакаев, Р. Сыздыкова, Е. Жанпейисов. Казак адабий тилинин тарыхы. «Мектеп» басмасы, Алматы, 1968, 5 — 6-беттер.

Азыркы кыргыз адабий тили да өзүнүн эң негизги белгилеринин бири болуп саналган нормативдүүлүк касиетине калктын кенири катмарын тейлекен жазуунун пайда болушу аркылуу гана жетише алды. Кыргыздар өз эне тилинин бөтөнчөлүктөрүнө ылайыкташкан жана жалпы элдин билим алыш, сабаттуу болушу учун кызмат кылган улуттук жазууга Совет бийлигинин доорунда гана ээ болду.

Буга чейин кыргыз тили көбүнчө оозеки формада гана колдонулуп келди. Анын толук адабий формага ээ болуп, басма сездүн, жаштарга таалим-тарбия берүүнүн, радио жана теле берүүлөрдүн, адабий жана искуство чыгармаларын жартуунун, иш кагаздарын жазуунун, жыйналыштарды, кенешмелерди өткөрүүнүн, кыскасы, мамлекеттик маанидеги ар кандай коомдук иштерди жүргүзүүнүн официалдуу тилине чейин өркүндөп өсүшү ушул кылымдын жыйырманчы-отузунчы жылдарынан баштап гана ишке ашты.

Брас, кыргыз элинде революцияга чейин эле кат тааныган айрым адамдар болгон. Кыргыздардын бардыгы туташ сабатсыз болгон, алар эч кандай жазууну билген эмес деп ойлоо жанылыштыкка жатат. Революцияга чейин бирин-серин сабаттуу адамдардын араб алфавитин колдонуп келишкендигин эл арасында жана архивдерде сакталып калган кол жазмалар, Казанда, Уфада кыргызча басылып чыккан үч-төрт китеп менин эле ачык-айкын далилдөөгө болот. Бирок бул жазуу, кантса да, калктын калың катмарын тейлеп, элге сабаттуулукту кенири жайылткан жазуу боло алган эмес.

Кыргыз элинин Октябрь революциясынан мурдагы жана Совет бийлигинин алгачкы мезгилииндеги коомдук турмушу, саясий жана социалдык абалы туурасында сөз козгоп, кенири баяндама берилген эмгектеринин биринде белгилүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдракманов республиканын калкынын сабаттуулугу революцияга чейин 4% тен ашкан эмес, бул мезгилде жогорку билими бар бир да кыргыз болгон жок деген кейиштуу маалыматтарды көлтирип, аягында мындай деп жазат: «Кыргыз эмгекчи массалары революцияга чейинки мезгилде ойлой да албаган жанылыкты — өз эне тилинде чыккан адабияттарды жана газеталарды көрдү» (булар туурасында «Үркүн. 1916. Тарыхый-даректүү очерктер» (1993) аттуу китептин 54-бетинен караныздар). Албетте, мындай ийгилик калктын калың катмарын кенири тейлек алган жазуунун пайда болушуна, ошол аркылуу сабаттуулуктун да өркүндөй баштасына түздөн-түз байланыштуу.

Кыргыз элинин тарыхта биринчи жолу пайда болгон улуттук басма сөзү — 1924-жылдын 7-ноябрьинан тартып чыга баштаган «Эркин Тоо» газетасы. Бул газетанын жана андан кийинки мезгилдерде пайда болгон окуу китептеринин, окуу куралдарынын, дагы башка ар кандай китептер менен газета-журналдардын массалык тираж менен басыла башташы адабий тилибиздин жарапышына жана өнүгүшүнө алыш келген эң негизги шаттардан болуп саналат.

Адабий тил элдик тилдин базасында, анын жалпы элдик ортоқ белгилеринин негизинде түзүлөт. Кыргыз адабий тилинин негизи да кыргыз элинин бардык өкүлдөрүнө бирдей таралып, алар үчүн ортоқ болгон жалпы белгилердин базасында жарады.

Улуттук тилде жалпы элдик мұнездөгү ортоқ белгилерден тышкары турган айрым бир диалектилик белгилер да болбой койбөйт. Мындай белгилер адабий тил жарапшында чейин эле улуттук тилдин составында болуп келген жергиликтүү диалектилердин тилдик өзгөчөлүктөрүнө жатат. Бирок адабий тил жергиликтүү калктын диалектилеринен бутуадәй кол үзүп, алардын бардык белгилерин четке калтырып коюуга тийиш эмес. Тескериисинче, алардын зарыл болгон тилдик каражаттарын өз буюна сиририп, ошол аркылуу сөз байлыгын да байытып отурууга тийиш. Кыргыз адабий тили да жергиликтүү диалектилер менен мына ушундай карым-катышта болуп келди. Алардын өч бир белгилерине таянбай, өзүнөн өзү эле адабий тил болуп жарага калган жок. Бирок муну менен кыргыз адабий тили диалектилик өзгөчөлүктөрдүн бүт бардыгын толук бойдон өзүнө кабыл ала берген экен деп түшүнүү да туура болбөйт. Анткени, кандай гана адабий тил болбосун, ал жергиликтүү диалектилик өзгөчөлүктөргө жата турган тилдик белгилерди толук камтый берүүгө тийиш эмес. Андай болгондо адабий нормалар менен жергиликтүү диалектилик белгилердин чеги ажыратылбай, бардыгы аралашып кетет да, адабий тил өзүнүн эң негизги белгилеринен болуп саналган нормативдүүлүк касиетинен ажырайт. Демек, ал улуттук тилдин өркүндөтүлгөн жогорку формасынын денгээлине чыга албайт.

Жергиликтүү диалектилерде бирдей эле функцияга ээ болгон бир канча диалектилик фактылардын катар жашай бериши — закон ченемдүү көрүнүш. Булардын ичинен белгилүү бирөө гана тил практикасындагы «сыноодон» өтүп отуруп, коомчулук тарабынан адабий нормага ылайык деп табылат да, калгандары нукура диалектилик белги боюнча кала берет. Буга кыргыз тилинин төмөнкүдәй фактыларын мисал келтирсек болот.

Кыргыз тилинде жергиліктүү диалектилік өзгөчөлүк катарында *жугөрү* (Чүйдө, Таласта), *конок* (Ысык-Көлдө), *меке//мәкә* (республиканын түштүк райондорунда) сыйктуу сөздөр колдонулуп келгендигин диалектологиялык изилдөөлөр аныктаган. Адабий тилде бул эгиндин аты жогоркудай үч башка сөз менен берилүүгө тийиш әмес эле, кантсе да биреөнө токтолушка туура келмек. Ошондуктан *жугөрү* деген түрү бара-бара норма катары кабыл алышып кетти. Адабий тилге лексикалык норма катары *кыргыз үй* (же *кара үй*), *оромол* (же *чарчы*), *гөдөө* сыйктуу сөздөр өтпөй, *боз үй*, *жоолук*, *бетеге* деген сөздөрдүн тил практикасында кенири колдонулуп келе жатышы азыр әч бир күмөн туудурбай турган чындыкка айланып калды десек болот. Дагы: *музоо*, *бал*, *чака*, *ширеңке*, *темене*, *доңгөлөк*, *желдик*, *шырдак*, *жумуртка* сыйктуу сөздөр бир кездерде түндүк кыргыздардын диалектилік белгилери катары колдонулуп келген болсо, булар кийин адабий тилге отуп, түштүк диалектидеги *торпок*, *асел//әсәл*, *челек*, *күкүрт*, *жубалдызыз*, *кылдырек*, *жааз*, *шырдамал//төрбөлжүн*, *тукум* сыйктуу түгөйлөрү өз чөйресүндө диалектилік өзгөчөлүк катары колдонулуп келүүдө. Бирок түштүк кыргыздардын тилиндеги *пахта*, *чигит*, *косек*, *гозо* (*гозопая*), *агет*, *пилла*, *багван*, *чарпая*, *пада*, *пахтакер* ж. б. сөздөр адабий тилдин лексикалык байлыгын арттырып, азыркы кезде бардык кыргыздардын речинде жана басма сөз беттеринде кенири колдонулуп келе жатат.

Пахтачылыкка байланыштуу жогоркудай терминдер адабий тилден орун ала элек мезгилде кыргыз журтунун көпчүлүгү *пахта* деген сөзге карбанада *кебез* дегенди кыйла активдүү колдонуп келишкен. Ошондуктан ушул өсүмдүктүн өзү жана анын буласы (түшүмү) да мезгилдүү басма сөз беттеринде, ошондой эле поэзияда да *пахта* деп аталбай, анын ордун *кебез* деген сөз ээлеп келгендигин ошол мезгилдеги басма сөз беттеринен, айрым акындардын чыгармаларынан алынган төмөнкүдөй мисалдар ачык далилдеп турат: «Айрыкча Фердана кыргыздары канчалык *кебез* айдоого тийиш» («Эркин Тоо», 1924-жыл, 27-ноябрь, № 2 саны). «Эгинди, айрыкча *кебезди* жылдагыдан бир нече эссе арттырып айдоого тийишпиз» («Эркин Тоонун» жогоруда көрсөтүлгөн санында). «*Кебезди* баксан, кенен бак, Кезеги келген ушул чак» (Токтогул). «*Кебездин* арасында жүргөндөр биз, Ыргалат кандай сонун! Жазылат чер (Жусуп Турусбеков). «Данктуу келин сен жыйидын, Ак булуттай *кебезди*» (Аалы Токомбаев). «Булуттай үйүп *кебезди*, Калтырдык ылдый белести» (Темиркул Уметалиев) ж. б.

Кийинки кездерде бул өсүмдүктүн өзү да, анын түшүмү да *пахта* деген сөз аркылуу туюнтула баштады, ал эми *кебез* болсо мурдагыдан алда канча тар мааниге өтүп, семантикалык салмагы азайып, олуттуу өзгөрүүгө учурады. Мындай кубулуштар адабий тил менен жергиликтүү диалектилердин эриш-аркак байланыш-катышынан, биринин экинчисине тийгизген өз ара таасиринен улам пайда болуп келгендиги талаашсыз.

Кыргыз адабий тилинин үндүүлөр системасы 8 қыска (а, э, о, ө, у, ү, и) жана 6 созулма (aa, ээ, oo, өө, uu, үү) үндүү тыбыштан туары белгилүү. Бирок үндүүлөрдүн мындай составын бардык кыргыз диалектилерине жалпы мүнөздүү болгон көрүнүш катары кароого болбайт. Үндүү тыбыштардын колдонулушу жана составы жагынан алганыбызда, кыргыз диалектилеринде белгилүү айырмачылыктар бар. Маселен, Талас өрөөнүндөгү жана Кыргызстандын бир катар түштүк райондорундагы жергиликтүү адамдардын речинде үндүүлөрдүн жогоркудай составы толук бойdon колдонулуу менен бирге, *тоо*, *суу*, *куйөө*, *куу* деген сөздөр созулма үндүүлөр менен айтылбай, *төш*, *сүш*, *куйөш*, *куш* болуп айтылат. Бул сөздөрдөгү *ow*, *əw*, *yw*, *yw* сыйктуу тыбыштык өзгөчөлүктөр эринчил дифтонгулар деп аталат. Адабий тилге бул сыйктуу дифтонгулар алынбастан, жогоркудай созулма үндүүлөр гана норма катары кабыл алынды. Кыргызстандын түштүгүндөгү жергиликтүү адамдарга өзбек, тажик тилдеринин таасири көбүрөөк тийгендиктен, аларда [ә] тыбышы бир топ кенири колдонулат. Мисалы: *касал*, *гәп*, *март*, *шәэр*, *мәни*. Бул сөздөр адабий тилде *кесел* (*oory*), *кеп*, *март*, *шаар*, *маани* түрүндө колдонулат. Демек, адабий тилдин үндүүлөр системасына [ә] тыбышы кирбекендиктен, жогоркудай айтылыш нукура диалектилик көрүнүштөргө жатат.

Түндүк кыргыздардын бир катар жерлеринде [н] тыбышынын сөз башында түшүрүлүп айтылышы учурайды: *айза*, *ике*, *вшөр*, *окто*, *oopаз*, *ым*. Булардын адабий нормага ылайык келген түрү: *найза*, *нике*, *нөшөр*, *нокто*, *ноопаз*, *nym*. Түндүктүн бир катар жерлеринде (Ысык-Көлдөн башка тарабында) [с], [з] тыбыштары туура нормада колдонулбай, *зарыл*, *кызыл*, *биз*, *сиз* деген сөздөр *сарыл*, *кысыл*, *бис*, *сис* түрүндө да айтылыш калат. Булар адабий нормага жатпаган диалектилек белги болуп саналат.

Учур чактын татаал түрүн уюштуруучу жардамчы этиштер Талас өрөөнүндө жана Чаткал, Ала-Бука, Караван тарапта жашаган кыргыздардын тилинде *жат*, *тур*, *отур*, *жүр* түрүндө эмес, *жатыры*, *туру*, *отуру*, *жүру* формасында колдонулат.

*Мисалы: Балдар окуп жатыры. Биз көрүп турубуз. Кызылм  
китеп окуп отуру. Балам шаарда иштеп журу.* Түштүктүн Лей-  
лек, Баткен тарабында же жалпы эле ичкилик кыргыздары  
жайгашкан чөлкөмде III жактын таандык мүчөсүнөн кийин  
барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрү өзгөчө формага  
ээ болуп, диалектилик бөтөнчөлүктү жаратат. Маселен, *ата-  
сы, баласы деген сөздөр жогоркудай жөндөмөлөр аркылуу ата-  
сыга, баласыга, атасыны, баласыны, атасыда, баласыда, ата-  
сыдан, баласыдан* болуп өзгөрет.

Кыргыздын азыркы улуттук тили өз кучагына жалан гана  
кыргыз адабий тилин эмес, жергиликтүү кыргыз диалектилерин  
(жана анын составындагы жергиликтүү говорлорду) да текши  
камтыйт, анткени кыргыз элинин бүткүл территорииядагы, ар  
түрдүү кесиптеги жана жашы менен сабаттуулугу жагынан да  
ар башка денгээлде турган өкүлдерү үчүн байланыш-катнаш-  
тын куралы болуп жалаң гана адабий тил кызмат кылбастан,  
мындай милдетти аткарууда или да болсо жергиликтүү диалек-  
тилердин же говорлорун өзүнчө үлүшү бар. Ошентип, биздин  
адабий тилибиз кыргыз улутун бүт тейлей турган бирдиктүү  
жана жалпы элдик тилдин жогорку, же түпкүлүктүү формасы  
болгону менен, ал белгилүү территориияны гана тейлөөчү жал-  
пы элдик тилдин төмөнкү, же келечекте жоюлууга тийиш бол-  
гон формасы (жергиликтүү кыргыз говорлору) менен азырынча  
катар жашап келүүдө. Кыргыздын улуттук тилинин мына  
ушундай эки формасы бар экендигин жогоруда көрсөтүлгөн  
жергиликтүү диалектилик өзгөчөлүктөр далилдей алат.

Проф. Б. М. Юнусалиев кыргыз тилиндеги диалектилилк  
айырмалардын азыркы мезгилге чейин толук жоюлбай, алар  
жергиликтүү элдин оозеки речинде или да болсо колдонулуп  
келишин айтып келип, булар «адабий тилибиздин эл тарабынан  
толук өздөштүрүле электигин көрсөтөт. Адабий тилдин орфографиялык (жазылыш) жана орфоэпиялык (айтылыш) нормалары  
элде канчалык тез өздөштүрүлсө, жергиликтүү диалектилик  
өзгөчөлүктөр ошончолук тез жоюлмакчы»<sup>1</sup> — дейт.

Азыркы кыргыз тилинин жогоруда көрсөтүлгөн эки фор-  
мада колдонулуп келе жаткандыгын ушул айтылган пикир да  
толук кубаттайт.

Диалектилик өзгөчөлүктөрдүн болушу кыргыз элинин  
бардык коллективине жалпы жана бирдиктүү болгон жалпы

<sup>1</sup> Б. М. Юнусалиев. Адабий тилибиздин диалектилик базасы жөнүндө.  
«Советтик Кыргызстан», 5-январь, 1962-жыл.

элдик тилдин бар экендигин, кыргыз диалектилери менен говорлору жалпы элдик тилге таандык фонетикалык, грамматикалык жана лексикалык белгилерди, негизинен, бирдей сактап тургандыгын жокко чыгарбайт. Мунун төмөнкүдөй негизги себептери бар. Бириңчиден, кыргыз говорлорунун арасындагы жергиликтүү айырмачылыктар анча күчтүү өнүккөн эмес, ошондуктан кыргыз тилинин тыбыштык жана грамматикалык түзүлүшүнүн жалпы нормалары, лексикалык составдан басымдуу көлөмдү ээлеген негизги сез каражаттары боюнча бардык говорлордо туруктуу бирдиктүүлүк сакталган. Экинчиден, башка тилдерден ездөштүрүлгөн элементтер аркылуу кыргыз тилинин өз бөтөнчөлүктөрүнүн жалпы элдик негизи бузулган эмес. Анын небактан берки калыптанып отурган негизги тилдик системасы мурдагысындай эле өнүгө берген жана өнүгүп жатат. Мунун өзү кийин кыргыз адабий тилинин түзүлүшүнө да негиз болгон. Ошентип, Совет бийлигинин жылдарында өзүнүн калыптануу жолуна түшкөн, жалпы элдик бирдиктүү нормаларына ээ болгон кыргыз адабий тили жок жерден жаракала калган, же сырттан декретелип киргизилген форма эмес. Ал кыргыз тилинин өзүнүн жергиликтүү базасына, тактап айтканда, жергиликтүү диалектилердин (говорлордун) тилдик материалдарына таянуу жана орус тилинен кабыл алынган сез байлыктары менен толукталуу, кенүү аркылуу ушундай калыптанган адабий формага түштү.

Түрдүү шарттарга байланыштуу белгилүү бир диалектилик система гана өзүнүн бардык белгилери менен адабий тилдин негизине алынып калышы да мүмкүн. Тактап айтканда, мындай учурда адабий тилдин негизине белгилүү бир диалектилик база гана таяныч болуп алынат. Маселен, азыркы өзбек, азербайжан, уйгур, алтай ж. б. элдердин адабий тили ушул сыйкаттуу бир диалектилик негизде түзүлгөндүгү айтылып жүрөт<sup>1</sup>.

Кээде мындан башкачараак болуп, бир тилдеги бардык (же бир нече) диалектилик топтор бол процесске текши катышып, бирок диалектилик нормалардын етө ыңгайлашкан, практикада иргелип отуруп өткөрүлгөн жактары гана адабий тилдин негизине алышы да мүмкүн. Мындай учурда адабий тил, жогоруда айтылгандай, бир гана диалектилик негизде эмес, бир канча жергиликтүү далектилердин же говорлордун катышуусу менен өзүнүн бирдиктүү нормаларын калыптандырып,

<sup>1</sup> Вопросы развития литературных языков народов СССР. (Материалы Всесоюзной конференции). Алма-Ата, 1964, с.153—155.

бара-бара жалпы элдик тилдин жогорку жана түпкүлүктүү формасына айланууга тийиш. Адабий тилдин мындай шарт менен түзүлүшү диалектилик айырмачылыктары анча өнүк-пөгөн тилдерде көбүрөөк байкалгансыйт. Буга азыркы казак адабий тилин мисал кылууга болот. Проф. С. К. Кенесбаевдин «Казак адабий тилинин советтик мезгилдеги өнүгүшү» аттуу макаласында айтылган ойлорго караганда, диалектилик айырмачылыктардын салмагы азайып, алар жалпы элдик тил аркылуу жууруулуп жана өз ичине сицирилип калган учурда казак адабий тили бир гана диалектилик негизде түзүлүп чыккан же белгилүү гана бир диалект буга таяныч болгон деп айттууга эч мүмкүн эмес, анткени казак адабий тили жалгыз гана бир диалект эмес, бир канча территориялык диалектилердин катышуусу менен түзүлгөн<sup>1</sup>.

Диалектилик белүнүштөрү анча өнүкпей, бошон абалда болгон жана Октябрь революциясынан кийинки мезгилде бирдиктүү адабий тил болуп калыптанууга толук мүмкүнчүлүк алган учурда жалпы элдик негизи бузулбай, ал андан кийинки адабий формасына база болуп коюлган бир катар тилдердин катарына кыргыз тили да кошулат. Демек, кыргыз адабий тилинин азыр биз колдонуп жүргөн бирдиктүү нормаларынын негизи бир гана диалектилик базада түзүлгөн эмес. Буга кыргыз диалектилеринин (жана анын составындагы жергиликтүү говорлордун) жалпы катышы бар. Мындай ойду биринчи жолу проф. Б. М. Юнусалиев «Адабий тилибиздин диалектилик базасы жөнүндө» деген макаласында сунуш кылган.

«Кыргыз адабий тили,— дейт ал,— башка адабий тилдер сяяктуу диалектилик негизде пайда болгон. Андай болсо анын негизинде бир диалект (же говор) турабы, же бир нече диалект турабы? Биздин колдогу материалдарга караганда, адабий тилибиздин негизин түзүүгө бардык кыргыз диалектилерин катышат...

Адабий тилге «негиз» же «база» болушун аныктоодо диалектилинин же диалектилердин айрым (бирин-серин) белгилерин гана издебей, тилдин эриш-аркагын түзгөн орчуундуу жана көпчүлүк белгилерин алыш кароо керек».

Автор буга удаа кыргыз тилинин жалпы элдик негизин түзгөн башкы белгилери бардык кыргыз диалектилерине (жана говорлоруна) ортот, жалпы таандык экендигин бир катар тилдик фактылардын негизинде аныктап, төмөнкүдей жалпы

<sup>1</sup> M. O. Ауэзову. Сборник статей к его шестидесятилетию. Алма-Ата, 1959, с. 64—65.

тұндық диалектинин өкүлдерүнөн болушу, әкинчиден, республиканың саясий-экономикалық борборунун Тұндық Қыргызстанда орношу»<sup>1</sup>.

Азыр жергиліктүү говордук өзгөчөлүктөрдү ақырындық менен жоюп, қыргыз әлиниң жалпы массасы байланыш-каташтын бирдиктүү жана түпкүлүктүү формасы болуп саналған улуттук адабий тилде сүйлөп, анын орфографиялық нормаларына ылайык жазууга барған сайын толугураак өтүп бара жатат. Адабий тил бардық учурда жана бардық жерлерде өзүнүн түпкүлүктүү ордун аэлеп, жергиліктүү диалектилик бөтөнчөлүктөрдү жоюу учун эне тилде чыгып жаткан күнделүк басма сөзгө, көркөм адабий чыгармаларга, мектептерге жана андан башка түрлүү окуу жайларына, радио, теле берүү жана кино, театрлар сыйяктуу коомдун маданий тармактарына таянат. Жаштардың жана коомдук иштерге көбүрөөк аралашып, республикабыздын түрлүү жактарында, шаарларында көбүрөөк болуп жүргөн жергиліктүү интеллигенттердин сүйлөө речинен азыр мурдагыдай диалектилик бөтөнчөлүктөрдүн изи анча байкала бербейт.

Адабий тилдин нормативдүүлүк касиети, анын жергиліктүү диалектилер менен болгон жогоркудай карым-каташы жалпы әле тил маданияты жөнүндөгү көп кырдуу татаал маселелер менен тыгыз байланышта каралуучу өзүнчө чоң проблема десек болот. Тил — коомдук турмуштун бардық жактарын кенири тейлеген, сабаттуулукка да, маданиятка да жеткирген, калктын адабий жана маданий байлыктарын жаратууга, алардын укумдан тукумга чейин мурас катары жетип, нечен кылымдар бою сакталып келишине кызмат өтөгөн эң маанилүү байланыш-каташ куралы. Дүйнөдө эч бир тенденши жок залкар чыгарма болуп саналған «Манас» эпосун кылымдар бою кебелбей алып келе жаткан жана улам кийинки муундарга жеткирип турган кереметтүү қыргыз тилин мына ушундай кашкайган чындыктын ачык-айкын далили десек болот. Ошондуктан эне тилдин сөз байлыгын туура пайдалануу, анын жалпы элдик адабий нормаларын туура колдоно билүү — бардық сабаттуу адамдардың ыйык милдети. Бул жөнүндө Б. М. Юнусалиев бир кездерде мындай деп жазған эле: «...маданияттуу қыргыз коомунун ар бир мүчөсү, көбүнчө интеллигенциябыз, өткөндөгү калдыктын бир түрү болгон диалек-

<sup>1</sup> Б. М. Юнусалиев. Адабий тилибиздиң диалектилик базасы жөнүндө.

тилик же говордук тилде сүйлөбөй,... адабий тилде сүйлөө керек»<sup>1</sup>.

Тил маданияты, баарыдан мурда, тилдин адабий нормаларын туура өздөштүрүү, аны иш жүзүндө туура колдоно билүү дегендикке жатат. Адабий нормалар аркылуу гана тил жалпы массага толук жеткиликтүү, түшүнүктүү болуп, бирдиктүү жана стабилдүү абалга келе алат. Демек, маданияттуу, сабаттуу сүйлөөнүн жана өз ой-пикириин ушундай талапка ылайык жаза билүүнүн бирден-бир эталону тилдин адабий нормалары деп эсептешибиз керек.

Коомдук турмуштагы аткаралган милдетине жарапша кыргыз адабий тилинин стилдик системасы да калыптанып, функционалдык стилдердин төмөнкүдөй бир нече түрү пайда болду: көркөм адабияттын стили, илимий стиль, публицистикалык стиль, иш кагаздарынын стили. Стилдин мындай түрлөрү адабий тилдин ар түркүн коомдук милдет аткарышына байланыштуу жаралып, алар азыр көркөм чыгармаларды, иш кагаздарын, илимий әмгектерди, газета-журналдар учун ар кандай макалаларды жазууда, доклад жасоодо, лекция окууда, радио жана теле берүүлөрдү уюштурууда ж. б. иштерде кенири колдонулуп келүүде.

Кыргыздар кириллицага негизделген азыркы алфавитке чейин бир катар башка жазууларды колдонуп келишичи. Тарыхый маалыматтарга караганда, алар байыркы түрк урууларына таандык болгон орхон-енисейлик рун жазмасын колдонушкан. Андан соң араб, латын алфавиттерине негизделген жазууга әэ болушту. 1940-жылдан баштап азыркы колдонулуп келе жаткан алфавитке өтүштү.

1989-жылдын 23-сентябринде Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин кезексиз чакырылган онунчук сессиясы кыргыз адабий тилине «мамлекеттик тил» деген бийик статус берген аттайын Закон кабыл алды. Бул Закон кыргыз адабий тилинин коомдук функциясын мурдагыдан алда канча жогорку денгээлге чыгарды, анын өсүп-өнүгүшүнө мамлекеттик камкордук көрүүнүн зарыл милдеттерин ачык белгиледи.

<sup>1</sup> Б. М. Юнусалиев. Тандалган әмгектер, Фрунзе, 1985, 327-бет.

## ФОНЕТИКА

### § 2. Тыбыш жөнүндө негизги түшүнүк

Биздин сүйлөө речибиздеги ар бир сөздү айтууга жана угуп кабыл алууга ылайыкташкан ырааттуу формага келтирип турган негизги фактор тыбыштык материя болуп саналат. Ар бир элдин тили мына ушул тыбыштык материянын базасында гана байланыш-катыш куралы болуп жашай алат. Тилдин мындай материалдуулук касиети болбосо, биздин сүйлөө речибиздеги айрым сөздөр же сөз айкаштары менен сүйлөмдөр айтылыши да жана алардын экинчи тараапка угулушу, кабыл алышы да мүмкүн эмес.

Тыбыштар — сөздүн айтылышинда жана кулакка угулушунда бизге айкын сезилген материалдык белгилер. Жазууда бул белгилер тамгалар же башка графикалык каражаттар аркылуу туюнтулат.

Эгерде тилдеги морфемалар же жалпы эле сез формалары тыбыштар аркылуу материалдаштырылып турбаса, адам баласынын тили кылымдар бою өмүр сурууге да жана ал улам кийинки муундарга жетип турууга да мүмкүн эмес эле. Тилдин жогоркудай материалдык негизи жазуунун фонографиялык түрүнүн келип чыгышына да чон мүмкүндүк берди. Мындай жазуунун пайда болушу кулакка угулган тыбыштарды (фонемаларды) шарттуу белгилер (тамгалар) аркылуу туюнтуунун натыйжасы болуп саналат. Ошентип, азыркыдай алфавиттер, ошондой эле жазуунун ушул кездеги өркүндөтүлгөн түрлөрү адамдардын сүйлөө речинде жашап келе жаткан тыбыштык материянын базасында жарапып келди.

Биздин сүйлөө речибиздеги тыбыштар сөздүн составында колдонулат. Бирок алар ошол сөздүн тутумунда болуу менен гана чектелип калбайт, ошол эле тыбыштар башка сөздөрдө да колдонула берет. Ошентип, лексикалык составдагы көп миндеген сөздөр, чынында, аз гана сандагы тыбыштардын комбинациялык курамынан турат. Анткени деги эле үндүү жана

ұнсұз тыбыштардың бардыгын кошуп әсептегенде, кәэ бир тилдерде жыйырмадан ашуун, айрымдарында орто әсеп менен әлүү, көпчүлүгүндө отуз-кырк чамасында гана тыбыштар бар. *Маселен*, англіс тилиндеги ұнсұз тыбыштардың саны 24, ал әми ұндуулөрдүн саны 21 (қыска жана созулма ұндуулөрдү, дифтонгуларды кошо әсептегенде) болсо, орус тилинде булардың жалпы саны ұнсұз жана ұндуусу менен чогуу алганда  $43 + 6$  болот. Француз тилинде —  $21 + 13$ , армян тилинде —  $30 + 6$ , грузин тилинде —  $28 + 5$ , өзбек тилинде —  $24 + 6$ , эстон тилинде —  $16 + 9$ , бурят тилинде —  $27 + 17$ , эвенк тилинде —  $18 + 11$ , чукот тилинде —  $14 + 6^1$ .

Ар кандай тыбыштық тил, жогоруда көрсөтүлгөндөй, тыбыштық материя арқылуу белгилүү формага көлтирилген жана айтууга, угуп кабыл алууга толук мүмкүн болгон сөздөрдөн турат. Сөздөр ар кандай тыбыштардан куралат. *Маселен*, *китет* деген сөздүн составында [к], [и], [т], [е], [п] сыйктуу беш тыбыш бар. Ал әми *жамғыр*, *мектеп*, *турмуш*, *космос* деген сөздөрдүн ар бири алты тыбыштан, *курулуш*, *трактор*, *сугатчы*, *чалғычы* деген сөздөр болсо жети тыбыштан турат. Тилибизде тыбыштық составы мындан да арбын болгон сөздөр көп эле учурайт.

Ар бир тилде, *маселен*, *ат* (жылкы), *ат* (ысым, наам), *ат* (ок чыгаруу) сыйктуу болуп, тыбыштық составы окшошуп калган сөздөр аз болсо да кездешпей койбайт. Бирок, жалпысынан алганда, тилдеги сөздөрдүн көпчүлүк бөлүгү жогоркудай бир түрдүү эмес, ар түрдүү тыбыштардан куралган үчүн алар тыбыштық составы жагынан бири-бирине окшошпо бербайт. Анткени тыбыштар тилибиздеги сөздөрдү маани жактан өз ара ажыратып, ар бирин өзүнчө сез кылып көрсөтүүчү белги катарында кызмат кылат. Биз колдонуп жүргөн сөздөрдүн көпчүлүгү тыбыштық составы жагынан бири-бирине окшошпой, айырмалуу болуп турушунун негизги себеби да мына ушунда. Эгерде биз *үй* — *үй*, *көч* — *күч*, *баш* — *бош*, *булак* — *кулак*, *шар* — *шаар*, *бор* — *боор*, *эр* — *ээр*, *ук* — *үүк* деген сөздөрдү өз ара салыштырып көрсөк, булардын ар бири ар башка маанидеги сез экендигин байкайбыз. Бул сөздөрдүн маани жактан бири-биринен айырмаланып турушу составындағы тыбыштарга байланыштуу. *Маселен*, *үй* жана *үй* деген сөздөрдүн аяккы

<sup>1</sup> Бул маалыматтар В.И. Кодуховдун «Введение в языкознание» (М., 1979) аттуу китебинин 125-бетинен алмынын көлдөрүлгөнүү

ұңсұз тыбыштары бирдей болгону менен, башкы үндүү тыбыштары ([ү] жана [ү]) ар башка болуп жаткандастан, бул эки сөздүн маанилери да бири-бирине оқшош әмес. Ал әми көч жана күч, баш жана бош деген сөздөрдүн ар башка мааниге әә болуп турушу булардын ортонку үндүү тыбыштарына ([ө-ү], [а-о]) байланыштуу. Ушундай әле көрүнүш булак менен *кулак* ([б-к]), *шар* жана *шаар* ([а-аа]), *бор* жана *боор* ([о-оо]), *эр* жана *әэр* ([ә-әә]), *ук* жана *үук* ([ү-үү]) деген сөздөрдүн тыбыштык составынан да байкалат. Бирок тилдеги бардык әле сөздөр, жогоруда көрсөтүлгөндөй, бир гана тыбыш әмес, бир нече тыбыштар аркылуу да бири-биринен айырмаланат. Анткени тилдеги бардык әле сөздөрдүн тыбыштык составы сан жагынан бирдей боло бербейт. Бул жагынан алганда да алардын өз ара айырмачылыгы байкалып, ар бири өз алдынча сөз катары ажырап турат.

Фонетика (грек тилиндеги phone — «тыбыш» деген сөздөн алғынган) — тилдин тыбыштык системасы жөнүндөгү илим. Бул илим тыбыштардын акустикалық, артикуляциялық жана функционалдық касиеттерин, тыбыштардын речтик ағымда түрдүүче өзгөрүлүп айтылышын, муун, басым, интонация ж. б. маселелерди иликтейт. Речтеги тыбыштар татаал кубулуш болгондуктан, булардын изилдениш аспектилери да түрдүүче. Жалпы әле тыбыш жөнүндөгү илимдин функционалдык фонетика (же фонология), артикулятор дук фонетика жана акустикалық фонетика болуп, бир нече бөлүктөргө ажырап турғандыгы жогоркудай себептерге байланыштуу. Төмөндө биз булардын ар бирине өзүнчө токтолобуз.

### § 3. Тыбыштардын акустикалық касиеттери

Жалпы әле үн (добуш) абанын термелишинен жарагат. Абанын термелиши физикалық телонун (маселен, конгуроонун, кандаидыр бир музикалық инструменттин кылдарынын, газ же суюктук түрүндөгү заттардын, үн түйүндөрүнүн ж. б.) термелишинен улам пайда болот.

Үндүн жалпы теориясы жөнүндөгү илим тармагы акустика деп аталат. Ал — физика илиминин атайдын бөлүмү.

Үнгө (добушка) жалпы мүнөздөмө берүүдө акустика анын төмөнкүдөй белгилерине таянат:

**1. Үндүн бийиктиги.** Бул — термелүүнүн жыштыгына жаraphа аныктала турган белги. Термелүү канчалык жыш болсо, үндүн бийиктиги да ошончолук өлчөмдө бийик болот. Үндүн жапыздыгы термелүүнүн сейректигине байланыштуу. Жалпы эле термелүүнүн жыштыгы жана сейректиги убакыттын бирдигине карата өлчөнөт.

Үндүн бийиктик бирдиги катары герц кабыл алынган (бул термин гц түрүндө қыскартылып колдонулат, немец физиги Г. Р. Герцтин наамына негизделген). Мындай бирдик термелүү бир секундада бир жолу болот деген шарттуу эсептин негизинде келип чыккан.

Адамдын кулагы 16 герцтен 20000 герцке чейинки бийиктике болгон үндү угуп ажыратса алат. Эгерде үндүн бийиктиги 16 герцтен төмөн (инфра үн) болуп, же ал 20000 герцтен жогору (ультра үн) чыгып кетсе, муну биз уга албайбыз. Мындай үндү адам баласынын угуу сезими кабыл алууга жөндөмсүздүк қылат. Айрым жаныбарлар (өзгөче дельфиндер, ошондой эле жарганат, ит, түлкү сыйктуу бир катар айбанаттар) гана мындай бийиктиктеги үндү уга ала тургандыгы тажрийба жүзүндө аныкталган.

Ар бир адамдын речинде өзүнө мүнөздүү болгон орточо үн бийиктиги бар. Ошого жаraphа ар бир адамдын үнү теноr, баритон, бас, сопрано, альт, контрабас деп аталган түрлөрдүн кайсынысына жатарын аныкташка болот.

Интонациянын бир катар маселелери сүйлөө речиндеги үн бийиктигинин өзгөрүшү менен тыгыз байланышта чечилет. Демек, үн бийиктигинин туура аныкталышы интонация учун да чон мааниге ээ.

Термелүүнүн мүнөзүнө (жыштыгына же сейректигине) жаraphа пайда болгон үндү толкундуу (музыкалуу) үн жана қыска үн деп, экиге бөлүүгө болот. Мунун бириңчиси тоn, экинчиси shыбыш деп аталат. Биздин сүйлөө речибиздеги үндүү жана үnsүз тыбыштардын бөлүнүшү, үnsүздөрдүн жалпы составын сонор, жумшак жана каткалан үnsүздөр деп бөлүштүрүү жогоркудай белгилерге негизделет.

**2. Үндүн күчү.** Термелүүнүн арымына (акустикада бул амплитуда деп аталат) жаraphа пайда болгон физикалык кубулуш үндүн күчү деп аталат. Үндүн жарапалышына себеп болгон термелүүнүн жогору көтөрүлүп жана төмөн түшүп туруш арымы (амплитудасы) канчалык болсо, үндүн күчү да ошончолук даражада болот. Маселен, комуздун кылын ақырын гана козгоп койсок, үн алсыз (бассан) болуп чыгат. Эгерде аны

керилте тартып жиберип, термелүүнүн армыны чоңойтсок, үн ошончолук деңгээлде күчтүү чыгат. Үндүн добуштуу же басаң болуп угулушу анын жогоркудай күчтүүлүк даражасына түздөн-түз байланыштуу.

Сүйлөө речинде үндүн күчү түрдүүчө болуп өзгөрө бериши мүмкүн. Анын себеби ал адамдардын бири-бири менен ар кандай шартта, алыс же жакын аралыкта туруп сүйлөшкөнүнө жараша болот. Сөздүн басым түшкөн муунундагы үндүү тыбыш басымсыз муунундагыга караганда күчтүрөөк айтылат.

**3. Үндүн созулушу (узарыңкы чыгышы)** ошол үндү пайда кылган термелүүнүн белгилүү убакыттагы санына жараша болот. Речте колдонулган тыбыштардын созулуп айтылыши (же алардын айтылышындагы үндүн узундугу) өтө эле аз өлчөмдө, болжол менен алганда, ал 20дан 220га чейинки миллисекундун чегинен ашпайт. Ошондой болсо да анын тыбыштын сапатын өзгөртүүгө жарагыдай толук мүмкүндүгү бар. Алсак, орус тилиндеги басым түшүп айтылган үндүү тыбыштар, басымсыз үндүүлөргө караганда, созулунку айтылат. Кыргыз тилиндеги созулма үндүүлөрдө, кыска үндүүлөргө караганда, үндүн созулунку чыга тургандыгы мындан да ачыгыраак байкалат. Басымдуу айтылган созулмалар кыска үндүүлөрдөн айырмалуу болуп колдонулары англис, немец, француз, чех ж.б. тилдерге да мүнөздүү.

Жалпы эле үндүн же сүйлөө речиндеги тыбыштардын акустикалык жактан татаалдашып калышы негизги тонго резонатордук тондун кошулуу кетиши менен түшүндүрүлөт.

Резонатор — түш тарабы курчалган, абанын термелиши мүмкүн болгон жана кошумча үндү (жанырыкты) пайда кыла турган бош чейрө. Резонатордун ролун, маселен, бош бөлмө, комуздун же гитаранын капкакталган көндөй бөлүгү, конгуроонун көндөй жагы (ичи), сурнайдын түтүгү ж.б. нерселер аткара алат. Булардын ар биригин формасына, көлөмүнө же башка өзгөчөлүгүнө жараша термелүү жыштыгы да ар түрдүү болушу мүмкүн.

Абанын термелиши аркылуу келип чыккан үндүн жогоркудай резонаторлорго таралышы ошонун эле өзүндөй термелүүнү жаратып, кошумча үндү (жанырыкты) пайда кылат. Ал негизги үнгө кошулуу, аны татаалданат жана күчтөтүлгөн абалга жеткирет. Тактап айтканда, резонатор аркылуу баштапкы тондун үстүнө андан жогору турган гармоникалык обертон (жогорку тон) келип кошулат. Мындаай кубулуш резонаанс деп аталаат (бул французча г е с о н а п с е деген сөздөн келип

чыккан, жалпы мааниси «жанырык» — орусча «отзвук» дегенге туура келет).

Резонатор канчалык кен, ичи бош жана ички бети жылмакай болсо, үндүн жанырыгы да ошончолук күчтүү чыгат. Буга карама-каршы келген шартта үн жутулуп калып, анчалык катуу чыга албай, күчүн жоготуп коёт. Маселен, бош бөлмөдө үндүн жанырыгы катуу чыгып, ал эми мебель же башка үй буюмдары көбүрөөк болгон бөлмөдө мындай жанырык угубай, үндүн басаң чыгып калышы мына ушундай себептерге тикеден-тике байланыштуу.

Адамдын ооз көндөйү, мурун көндөйү, алкым сыйкуу мүчөлөрү да резонатордун милдетин аткарат. Тилдин, эриндердин, тандай көшөгөсүнүн тыбыш жасоодогу кыймылына жараша өзгөчө ооз көндөйүнүн формасы, көлөмү ж. б. жактары түрдүүче болуп өзгөрүп, натыйжада биздин сүйлөө речибизде колдонулуп жүргөн ар кандай сапаттагы тыбыштар жаралат.

#### § 4. Речтик аппарат жана анын тыбыш жасоодогу кызматы. Тыбыштардын артикуляциясы

Биздин сүйлөө речибиздеги тыбыштардын жасалышына керектелүүчү органдар абал мурда дем алуу, тамактануу ж. б. сыйкуу биологиялык муктаждыкка гана ылайыкталган аппарат болгон. Булардын тыбыш жасоодогу кызматы тилдин жаралышы менен бирдикте өнүгүп чыккан социалдык касиет болуп саналат. Анткени тил коомдук кубулуш болгон сон, бир дагы сүйлөө органы тыбыш жасоого гана ылайыкталган биологиялык мурас катары адам баласына «даяр» түрдө өткөн эмес.

Сүйлөө органдарынын жалпы составы төмөнкүдөй бөлүктөрдөн турат:

- 1) дем алуу органдары (көкүрөк клеткасы, диафрагма, епкө жана анын бронхалары, кекиртек);
- 2) көмөкэй (мында үн түйүндөрү жайгашкан);
- 3) ооз жана мурун көндөйлөрү;
- 4) тил жана эриндер;
- 5) борбордук нерв системасы.

Булардын тыбыш жасоодогу кызматы ар түрдүү. Төмөнде ушул туурасында жалпы мүнөздөмө берилет.

Биздин речибизде колдонулган ар кандай тыбыштар епкөдөгү абанын сыртка чыгышы аркылуу жасалат. Абанын

сыртка чыгышы адам сүйлөбөй, жөн гана дем алыш, дем чыгарган учурда да боло бере турган табигый көрүнүш экенди-ги талашсыз. Анын тыбыштарга айланып кетиши сүйлөө аппаратынын түрдүүчө кызматы аркылуу гана ишке ашат, аныз тыбыштар жөндөн-жөн жарага койбайт.

Дем алуу органдары тыбыштардын жаралышына башкы каражат катары жумшалуучу абанын агымын басым менен жогору карай түртүп, аны кекиртек аркылуу көмөкөйгө, андан ооз жана мурун көндөйлөрүнө багыттайт. Кекиртектин көмөкөйгө туташкан башкы бөлүгүндө бири-бири менен булчундар аркылуу туташкан бир канча чемирчек (хрящ) бар. Буларга үн түйүндөрү бириккен.

Үн түйүндөрү ар кандай тыбыштардын жасалышына негиз болуп саналуучу үндү пайда кылууда эн башкы ролду ойнот. Алар бири-бирине туташып, жана орношкон жана ортосунда үн жылчык часы бар эластикалдуу (серпилме) эки кичинекей булчундан турат. Бул эки булчундун арасы бирде биригип, бирде ачылып, үн жылчык часынын абалын өзгөртүп турушу тыбыштардын жаралышына өбелгө түзгөн бирден-бир негизги физиологиялык кубулуш болуп саналат.

Адам сүйлөй баштаганда, үн түйүндөрү керилген абалда болуп, анын жогоруда аталган булчундары үн жылчык часын жаап калат. Өпкөдөн кекиртек аркылуу өтүп келе жаткан абанын агымы жабык абалда турган үн жылчык часы аркылуу кысылып (ошол жылчыкчаны жарып) өтөт да, үн түйүндөрүн серпилтип, дирилдеген абалга келтириет. Бул үндү пайда кылуучу негизги шарт болуп эсептелет, анткени үн түйүндөрүнүн дирилдеши менен аба термелет. Мындай термелүүдөн үн пайда болуп, ал дагы башка сүйлөө органдарынын кызматы аркылуу ар кандай тыбыштарга айланат.

Эгерде үн түйүндөрүн түзгөн эки кичинекей булчундун арасы ачык болуп, өпкөдөн чыккан абанын агымы ачык абалда турган үн жылчык часынан эч тоскоолдуука учурбай өтсө, анда үн пайда болбайт. Анткени мындай учурда үн түйүндөрү дирилдебей, аба термелүүгө учурбай, эркин өтүп кетет. Мындай көрүнүш үн чыгарууда эмес, адам жөн гана дем чыгарганда (дем алганда) болот.

Тыбыштардын жасалышы үчүн ооз көндөйү менен мурун көндөйүнүн жана тандай көшөгөсүнүн да чоң мааниси бар. Ооз көндөйү менен мурун көндөйү тандай аркылуу бөлүнүп турат жана булардын ар бири өзүнчө резонатордук милдет аткарат. Тандайдын алды жак бөлүгү катуу, арткы бөлүгү жумшак тан-

дай деп аталац. Жумшак тандай кичине тилге туташып, тандай көшөгесү деп аталган органды түзет. Бул орган абаны ооз көндөйүнө же мурун көндөйүнө багыттоо кызматын аткарат.

Эгерде тандай көшөгесү көтөрүлгөн абалда болсо, мурун көндөйүнүн оозу жабылып, аба ооз көндөйү аркылуу өтөт. Бул учурда [а], [ә], [ы], [и], [б], [д] сыйктуу «таза» (мурунчул эмес) тыбыштар жасалат. Эгерде тандай көшөгесү төмөн түшүп, абанын агымы мурун көндөйүнө багытталса, ооз көндөйү жабылат. Мындай шартта [м], [н], [ң] сыйктуу мурунчул үнсүздөр жасалат.

Мурун көндөйү — көлөм жагынан да, форма жагынан да өзгөрбөй турган резонатор. Ал эми ооз көндөйү болсо эриндердин, тилдин, кичине тилдин, жумшак тандайдын тыбыш жасоодогу активдүү кыймылына жараша формасын да, көлөмүн да өзгөрте берет.

Эки эриндин бири-бирине тийип айтылыши менен [б], [п], [м] сыйктуу кош эринчил тыбыштар, астынкы эриндин үстүнкү тиштерге жакындашы аркылуу [в], [ф] тыбыштары, эки эриндин түтүк формасында болуп, алга карай жүткүнүшү менен [о], [ө], [ү], [ы] сыйктуу эринчил үндүүлөр жасалат.

Тыбыштардын ар түркүн айтылышина эн эле активдүү катышкан органдардын бири — тил. Мунун түпкү, ортонку жана уч жак бөлүгү аркылуу үндүү жана үнсүз тыбыштардын ар түркүн топтору жасалат. Өзгөчө мунун уч жаккы бөлүгү өте кыймылдуу ([д], [т] тыбыштарын айтканыбызда, тилдин учу астынкы тиштерге тийип жасаларын буга мисал кылсак болот).

Сүйлөө органдарынын тыбыш жасоодогу кызматын түздөн-түз башкарып турган орган мээ — борбордук нерв системасы болуп саналат. Мына ушул башкы орган аркылуу адамдар сүйлөө, пикир алышып, байланыш-катыш жасоо жөндөмдүүлүгүне ээ болуп келүүдө.

Жогоруда айтылганда, тыбыштар сүйлөө органдарыбыз-дын ар түркүн абалда кыймылга келүүсү же кыймылсыз абалда турса да бул процесске тикеден-тике катышуусу аркылуу жасалат. Сүйлөө органдарынын тыбыш жасоодогу мындай кызматы артикуляция деп аталац. Ар бир адамдын күндөлүк сүйлөө речинде колдонулушу көндүм болуп калган тыбыштардын айтылыши атайын аракеттенүүнү талап кылбайт. Анткени өзүнүн сүйлөө речинде колдонулуп жүргөн тыбыштарды айтууга тили жатыгып, биротоло машыгып калган ар бир адамга булардын артикуляциясы эч кандай кы-

йынчылык туудурбайт. Эгерде башка бир тилди үйрөнүшкө туура келсе, анда анын бир катар өзгөчө тыбыштарынын артикуляциясын өздөштүрүү үчүн атайын көнүгүү иштерин жүргүзүп, көп аракеттенишке аргасыз болобуз.

Сүйлөө органдары тыбыш жасоодогу кызматына жарапша активдүү жана пассивдүү болуп, ез ара эки топко бөлүнөт. Активдүү органдар төмөнкүлөр: үн түйүндөрү, тил, эриндер (өзгөчө астынкы эрин), жумшак тандай, кичине тил. Булар тыбыш жасоодо түрдүүчө кыймылга келип, абалын өзгөртүп турат. Пассивдүүлөр: тиштер, бүйлө, катуу тандай. Булар тыбыш жасоого кыймылсыз абалда туруп да катыша берет.

### § 5. Фонема жөнүндө түшүнүк

Речтеги тыбыштардын жогоркудай физикалык жана артикуляциялык кыскача мүнөздөмөсүнөн кийин биз фонеманы эмне экендигине жана анын негизги белгилерине токтоло кетүүбүз керек.

Фонеманы илимий-теориялык негизде аныктап чыгуу жалпы эле тил илиминин тарыхында маанилүү орунга ээ болгон өзүнчө бир чон бурулуш, илимий жаны табылга экендин баса белгилей кетишке туура келет. Фонема жөнүндөгү илим тармагы — фонология көп талаш-тартыштарды, түрдүүчө көз караштарды туудурган өзгөчө татаал жолду басып еткөн илимий изденүүлердүн негизинде өнүгүп келди. Ошондуктан фонология илиминде азырга чейин өкүм сүрүп келе жаткан бир канча фонологиялык багыт (фонологические школы) бар.

Мурда тыбыштын ар кандай түрүн жөн эле «тамга» деп атоо өкүм сүрүп келген, анткени тыбыштар жазууда графикалык белгилер аркылуу туюнтулган сон, алардын айтылышы менен жазылышына бардык учурда бир беткей мамиле жасалып, бардыгы тен тамга катары эсепtele берген.

Фонология илими тыбыш менен тамганын гана эмес, жалпы эле «тыбыш» деген түшүнүктүн жөнүн, ошондой эле фонеманын эмне экендигин аныктап, ар бириң өз-өз ордуна коё алды. Фонема сүйлөө речинде колдонулган тыбыштардын бардык түрүнэ туура келе бербайт. Ошондуктан булардын ар бириниң бөтөнчөлүктөрүн ажыратса билүүбүз кажет.

Биздин сүйлөө речибизде колдонулган ар кандай тыбыштардын бардыгын тамгалар аркылуу белгилеп, аларды тил

үйрөнүүдө өздөштүрүп чыгуу, чынында, мүмкүн боло көй турган иш эмес. Тил практикасында колдонулуп жургөн жазууда бир эле графикалык белги аркылуу көрсөтүлгөн канчайдыр бир тыбыш ар бир адамдын сүйлөө речинде ар башкача болуп айтышты мүмкүн. Бирок мындай айтыштын ар бири өзүнчө фонема боло бербейт. Фонема — тилдеги тибыштардын белгилүү даражада жалпылаштырылган негизги тиби.

Фонеманы речетеги көп сандаган физикалык тыбыштардан айырмалап, анын негизги белгилери эмнеде экендине И. А. Бодуэн де Куртенэ менен Л. В. Щерба биринчилерден болуп көнүл бурушкан. Фонеманын теориялык негизин аныкттоо мына ушул окумуштуулардын эмгектеринде ишке ашырылган. Ар бир фонема сөздөгү колдонулуш шартына жараша ар канчай өзгөрүүлөргө учурал, түрдүүчө вариантарга ээ болбой койбийт. Демек, бир эле фонема биздин сүйлөө речибизде түрдүүчө позициялык өзгөрүүлөргө учуроо аркылуу ар башка тыбышка өтүп колдонула бериши мүмкүн. Маселен, түн деген сөздөгү [н] фонемасы бир катар мучөлөрдүн башындағы үнсүз [г], [к] жана [б] аркылуу [н > н], [н > м] болуп өзгөрүлүп айтыла берет: түңгө чейин, түңкүсүн, түмбү. Демек, комбинациялык өзгөрүүлөргө учуралган бир эле үнсүз фонема бул жерде, чынында, уч башка тыбыш болуп колдонулду. Алар: [н] (түн), [н] (түңгө, түңкүсүн), [м] (түмбү). Буларды фонема катары жалпылаштыруучу тыбыштык тип [н] сыйктуу негизги вариант болуп саналат.

Дагы: бол жана бөл деген сөздөрдөгү [б], [л] фонемалары биринде жоон, экинчисинде ичке үндүү менен айкашып айтышына жараша ар башка тыбыш катары колдонулат. Алсак, биринчисинде (бол деген сөздө) жоон үндүү менен келген учун бил эки фонеманын айтыштын шарттуу белгилер аркылуу [бъ], [лъ], ал эми кийинки мисалдагы айтышты [бъ], [лъ] түрүндө белгилеп көрсөтүүгө болот. Мындағы үнсүз фонемалардын ар бири жогоркудай эки вариант менен колдонулсада, буларды жалпылаштырып турган негизги тыбыштык типтер деп биз [б] жана [л] фонемаларын эсеп кылабыз.

Кыргыз тилинде сингармонизм закондору күчтүү өнүккөндүгүнө байланыштуу, ар бир үнсүз фонема үндүү тыбыштардын жогоркудай таасири аркылуу комбинациялык өзгөрүүлөргө учурабай койбийт. Муну биз кыйык — кийик, угут — угут, тарак — терек, жумуш — жемиш, тоолор — төөлөр, тоголок — тегерек сыйктуу сөздөрдөгү үнсүз тыбыштардын жоон

жана ичке үндүүлөр менен айкашып айтылган комбинациялык шартынан улам байкасак болот. Бирок жогоркудай өзгөрүүлөрдөн улам пайда болгон тыбыштык вариантын ар бириң өзүнчө фонема деп кароого болбайт. Аларды жалпылаштырып турган негизги тыбыштык тип кайсы болсо, ошонун өзү гана фонема деп аталац, калгандары анын копшумча варианты гана боло алат. Маселен, *кыйык* жана *кийик* деген эки сездүн ар биричин башында жана аягында колдонулган [къ] жана [къ] тыбыштарынын ар бири өз алдынча фонемалык касиетке ээ әмес. Булардын эки башка тыбыштык касиетке ээ болуп турушун ошол сездөрдүн ар бириндеги жоон, ичке үндүүлөрдүн сапатына жараша келип чыккан кубулуш деп эсептешке туура келет.

Фонема тилдеги тыбыштардан турарында шек жок, андан ажырап, өз алдынча бөлүнүп калган фонема болушу мүмкүн әмес. Тыбыш менен фонема өз ара тыгыз байланыштуу. Фонема да, тыбыш сыйктуу, тилдин материалдык бирдиги болуп саналат. Бирок «фонема» деген түшүнүк менен «тыбыш» деген түшүнүк ар убакта бири-бирине шайкеш келе бербейт. Анткени бир эле тыбыш биздин сүйлөө речибизде турлүүчө болуп айтыла берет (бул жөнүндө жогоруда мисалдар келтирилди). Бирок ошол түрлөрдүн бардыгын фонема экен деп түшүнүүгө болбайт.

Жогоруда айтылгандардын негизинде төмөнкүдөй жалпы жыйынтыкка келүүгө болот: «фонема» — тилдеги негизги тыбыштык бирдикти түюндүруу үчүн колдонулуучу термин, ал тыбыштык тип, речтин тыбыштык модели (үлгүсү) дегенди билдирет. Речте колдонулган тыбыштардын бардыгы фонема боло бербейт. Фонема — тилдин тыбыштык системасынын майдаланып бөлүнбей турган эн кичине жана типтүү бирдиги, бул бирдик сездөрдү жана морфемаларды бири-биринен ажыратуу, айырмалоо милендеги аткарат.

## § 6. Речтеги тыбыштардын (фонемалардын) классификациясы

Дүйнө жүзүндөгү ар кандай тилдердин тыбыштык составында колдонулуп жүргөн тыбыштардын жалпы эсебине көнүл бурсак, алар эн эле көп санда экендиги талаш туудурбайт.

Эгерде биз ошол тилдердин ар биригинин жеке өзүнө тиешелүү болгон конкреттүү тыбыштарды санай келсек, алар анчалык деле көп эмес — орточо эсеп менен алганда, алардын жалпы санын 50 деп айтсак болот.

Бир эле тилге же бир канча тилдердин жалпы тобуна жеке мүнөздүү болуп, дүйнө жүзүндөгү башка тилдерге тарабаган тыбыштар, чынында, болбой койбойт. Бирок дүйнө жүзүндөгү бардык тилдерге болбосо да, бир катар тилдерди жалпы камтый турған типтүү көрүнүштөгү тыбыштар да аз эмес. Тыбыштарды классификациялык топторго бөлүштүрүүнүн бир канча тилге ылайык келгидей жалпы принциптерин иштеп чыгууда конкреттүү бир тил үчүн эмес, дүйнөдөгү бир катар тилдерге жалпы мүнөздүү болгон мына ушуңдай типтүү тыбыштардын болушу эсепке алынган. Тактап айтканда, речтеги тыбыштардын (фонемалардын) классификацияланышынын илимий-теориялык жоболору жогоркудай жалпы мүнөздө болгон тыбыштык белгилердин базасында жараган. Бул — бир жагы. Экинчиден, тыбыштардын ар кандай түрү бардык адамдарга жалпы мүнөздүү болгон речтик аппарат (үн түйүндөрү, тил менен эриндер, ооз көндөйү, мурун көндөйү, тандай көшөгесү ж. б.) аркылуу жасалат. Демек, бул жагынан алганда да тыбыштарды классификациялоонун принциптери дүйнө жүзүндөгү көпчүлүк тилдердин жалпы тобуна, негизинен, алгылыктуу боло тургандыгында талаш жок. Тыбыштарды классификациялоодо, чынында, речтик аппараттын тыбыш жа соодугу кызматына көбүрөөк көнүл бурулат.

### § 7. Үндүү жана үнсүз тыбыштар

Акустикалык жана артикуляциялык белгилерине карай речте колдонулган тыбыштардын жалпы составы үндүүлөр жана үнсүздөр болуп, эки топко бөлүнөт. Тыбыштарды мындайча бөлүштүрүү — дүйнө жүзүндөгү бардык эле тилдер үчүн жалпы мүнөздүү болгон көрүнүш. Илимий әмгектерде үндүүлөрдүн тобу в о к а л и з м, үнсүздөрдүн тобу к о н с о н а н т и з м деп аталат. Булар латынча *vocalis* — «үндүү» жана *consonantis* — «үнсүз» деген сөздөрдөн алынган лингвистикалык терминдерден болуп саналат.

Үндүүлөр менен үнсүздөрдүн негизги айырмачылыгын булардын мүүн түзүүдөгү ролуна жараша аныкташقا болот. Ап бир муундуун өзөгүндө үндүү тыбыш турат, ал эми үнсүздөр

болсо буга кошумча бөлүк катары гана катышат. Акустикалык жактан алганда тыбыштардын жалпы составы сонорлыу (латынча *sonorus* — «ұндұу», «ұн чыгаруучу») жана шыбыштуу болуп, эки топко ажырайт. Сонорлуулар музикалык ұндөн (тондон) турган тыбыштар болушу мүмкүн, мунун составына бүткүл ұндұу тыбыштарды кошууга болот. Ұн кебуреек болуп, шыбыш аз өлчөмде катышкан [р], [л], [м], [н], [ң], [й] тыбыштары да сонорлуу деп аталган топко кошулат. Булар кыргыз тили буюнча жазылған илимий әмгектерде, окуу китестеринде «уяң ұнсұздер» деп аталып, жалпы эле ұнсұз тыбыштардын составына кошуулуп келе жатат. Айрым учурда был аталган тыбыштарды ұндүүлөр менен ұнсұздөрдүн орто аралыгындагы тыбыштар деп да атап жүрушет.

Ұндүүлөрдү айтканыбызда, өпкөдөн кекиртек аркылуу етүүчү фонациалык абанын (сүйлөө убагында чыккан абанын) ағымы ооз көндөйүндө тоскоолдуука учурабай, эркин ағылып чыгат. Бул тыбыштардын жалаң ұндүн катышуусу менен жасалышынын башкы себеби мына ушунда. Сүйлөө органдарынын тоскоолдуугуна учурабай, абанын ағымы ооздон эркин чыккан үчүн ұндұу тыбыштарды обондотуп созуп айтууга да болот. Ұндүүлөрдүн ар кандай түрү ооздун ачылып турган абалында жасалат.

Ұнсұздөрдүн айтылышында аба ооз көндөйү аркылуу эркин етпөй, бир катар жолтоолукка учурайт. Мындай жолтоолук, негизинен, тил менен эриндер сыйктуу активдүү органдардын ұнсұздөрдү жасоодогу кыймыланан улам пайда болот.

Белгилүү орус окумуштуусу И. А. Boduen de Kortenэ ұндүүлөр менен ұнсұздөрдү артикуляциялык жактан айырмалай турган төмөнкүдөй белгилерди айрыкча бөлүп атait. Ұндүүлөрдүн жасалышында бардык сүйлөө органдары чыналуу (напряжение) абалында болуп турат, бул учурда резонатордук милдет аткаруучу ооз көндөйү менен алкымдын беттери да чыналат. Ал эми ұнсұз тыбыштарда болсо чыналуу сүйлөө органдарынын бирөөнө гана топтолот, анткени абанын ағымына бөгөт болгон тоскоолдуу кайсы жерге туура келсе, ошол сүйлөө органы гана чыналат. Ошентип, ұнсұз тыбыштарга локалдуу же бир мүчөлүү артикуляция мүнөздүү болсо, ұндүүлөргө, тескерисинче, локалсыз артикуляция мүнөздүү. Чыналуунун кайсы жerde болоруна карата ұнсұз тыбыштардын жасалыш ордун аныктоо анчалык кыйынчылык туудурбайт. Мына ушул жагынан алганда да ұнсұз тыбыштар ұндүүлөрдөн дагы бир кошумча белги аркылуу өзгөчөлөнүп турат.

Үндүүлөр менен үнсүздөрдүн акустикалык жана артикуляциялык өзгөчөлүктөрүнө назар салып, булардын негизги айырмачылыктарын көз алдыга элестетиш үчүн [а] жана [и] тыйыштарынын төмөнкүдөй орчуундуу белгилерин бири-бирине салыштырып талдап чыксак болот.

Биринчиден, [а] тыйышы жалан үндөн, ал әми [и] тыйышы болсо, мунун тескерисинче, шыйыштан турат, мунун жасалышына үн катышпайт.

Экинчиден, [а] тыйышынын айтылышында ооз көн ачылат да, абанын агымы ооз көндөйү аркылуу эч тоскоолдукка учурбай, сыртка эркин чыгат; [и] тыйышын айтканыбызда абанын агымы бири-бирине бекем жабышып (кептелип) турган эки эриндин тоскоолдугуна учурдай да, ал күч менен түртүлүп, бул бөгөттү жарып етөт.

Аталган эки тыйыштын акустикалык жана артикуляциялык белгилериндеги негизги айырмачылыктар мына ушулар. Мындай өзгөчөлүктөрдү жалпы эле үндүү жана үнсүз тыйыштардын ар бириң жогоркудай планда өз ара салыштыруу аркылуу ачык байкай алабыз.

## § 8. Үндүүлөрдүн классификациясы

Үндүүлөрдү классификациялык топторго бөлүштүрүү төмөнкүдөй үч белгиге негизделүүгө тийиш:

- 1) тилдин таңдайга карай вертикалдык багыт боюнча көтөрүлүшү же жаактын ачылуу денгээли;
- 2) тилдин горизонталдык багыт боюнча алдыга жана артка карай жүткүнүшү;
- 3) эриндердин катышы.

Тил алдыга карай жүткүнүп, уч жаккы бөлүгү жогору карай көтөрүлүшү менен [и], [э], [ө], [ү] сыяктуу төрт тыйыш жасалат. Булар мектеп грамматикаларында «ичке үндүүлөр» деген термин менен аталаип жүрөт, [и] тыйышынан бөлөгүнүн [ээ], [өө], [үү] сыяктуу созулма түгөйлөрү бар. Жогоруда көрсөтүлгөн белгилер кыска үндүүлөргө да жана алардын созулма түгөйлөрүнө да бирдей даражада мүнөздүү. Кыргыз тилинде [и] тыйышынын созулмасы жок, мындай созулма алтай, шор, хакас, якут, тува, гагауз тилдеринде бар.

Тил артка карай тартылып, анын ортонку же арткы бөлүгү жогору көтөрүлгөндө [ы], [а], [о], [ү] тыйыштары жасалат. Булар мектеп грамматикаларында «жоон үндүүлөр» деп ата-

лат, [ы] тыбышынан башкасы [aa], [oo], [uu] сыйктуу созулма түгэйлөргө ээ. Созулма [ыы] алтай, шор, хакас, якут, тува, гагауз тилдеринин үндүүлөр системасында бар.

Үндүү тыбыштар эриндердин катышына карата эринчил жана эринсиз болуп, эки топко бөлүнөт. Эринчи ледер: [o], [θ], [y], [v]. Булар эки эриндин түтүк формасында болуп, алга карай жүткүнүшү аркылуу жасалат. Аталган үндүүлөрдүн ар биринин созулма түгэйлөрү бар. Калган үндүүлөр эринчи ледердин тобун түзөт, алар: [a], [æ], [ы], [и].

Жаактын ачылышина карата кыргыз тилиндеги үндүүлөрдүн составын кен жана кууш үндүүлөр деп, эки топко бөлүүгө болот: Кен үндүүлөр: [a], [æ], [o], [θ]. Кууш үндүүлөр: [ы], [и], [у], [v]. Булардын ичиндеги эки үндүүнүн — [ы] жана [и] тыбыштарынын созулма түгэйүү жок, калгандарынын созулма түгэйлөрү бар.

Жалпысынан алганда, кыргыз тилинде 14 үндүү тыбыш бар. Алардын сегизи кыска, алтоо созулма үндүүгө жатат. Кыска үндүүлөргө караганда, созулма үндүүлөрдө үн белгилүү өлчөмдө созулуп айтылат. Созулмалардын ар бири өзүнчө фонемалык касиетке ээ. Муну аныкташ үчүн жан — жаан, тар — таар, эр — ээр, уч — ууч, кон — коон, бор — боор сыйктуу сөздөрдү бири-бирине карама-каршы коюп, ар биринин маанинен көнүл бурсак, булардын ар бири семантикалык жактан өз ара өзгөчөлөнгөн ар башка лексикалык каражат экендигин ачык байкайбыз. Эгерде созулма үндүүлөрдүн өз алдынча фонемалык касиети болбосо, анда жан деген сөз менен жаан деген сөздүн айырмасы жок болуп, ар бири өз алдынча лексикалык каражат катары эсептелбес эле.

### Үндүүлөрдүн бөлүнүш таблицасы

Эриндин катышына карата		Эринсиз үндүүлөр		Эринчил үндүүлөр	
Тилдин катышына карата		Жоон үндүүлөр	Ичке үндүүлөр	Жоон үндүүлөр	Ичке үндүүлөр
Жаактын ачылышина карата	Кен үндүүлөр	a, aa	ə, æ	o, oo	θ, ee
	Кууш үндүүлөр	ы	и	ү, uu	ү, YY

*Созулма үндүүлөрдүн пайда болушу.* Байыркы кыргыз тилинде азыркыдай созулма үндүүлөр колдонулган эмес. Ошондуктан азыркы кыргыз тилинде созулма үндүүлөр аркылуу колдонулуп жүргөн сөздөр байыркы кезде кыска үндүү менен айтылып келген. Биз колдонуп жүргөн созулмалар кыргыз тилинин эски доорунда үнсүз тыбыштардын үндүүгө айланып өнүгүшүне же үндүүлөрдүн арасындагы кээ бир үнсүз тыбыштардын жоюлуп кетишине байланыштуу келип чыккан. Маселен, байыркы түрк тилдеринде *tag*, *йоган*, *элиг*, *саг* деп айтылган болсо, азыркы кыргыз тилинде бул сөздөрдүн *тоо*, *жоон*, *элүү*, *саа* (уй саа) түрүндө созулма үндүүлөр аркылуу айтылып калышы мына ушундай тарыхый өзгөрүнүн натыйжасы болуп саналат. Демек, азыркы кыргыз тилиндеги созулма үндүүлөр кийин пайда болгон тыбыштык кубулуштарга жатат. Созулмалардын пайда болушу менен кыргыз тилиндеги үндүү тыбыштардын саны көбейгөн.

Жогоркудай созулма үндүүлөрдүн орду мурда кыска үндүүлөргө туура келгендигин аныктоо үчүн эски жазма эстеликтердин жана азыркы кыргыз тилинин төмөнкүдөй фактыларын өз ара салыштырып көрсөк болот:

Орхон-Енисей эстеликтеринде:	Азыркы кыргыз тилинде:
огул, оглан	үүл
йегин	жээн
багыр	боор
йаг	жоо
агыр	оор
йоган	жоон
улуг	улуу
катыг	катуу
кутлуг	куттуу
күдегү	күйөө
күчлиг	күчтүү
эрклиг	эрктүү
бирегү	бирөө
учегү	үчөө

Кыргыз тилиндегидей созулма үндүүлөр азыркы алтай, хакас, тува ж. б. түрк тилдерине да мүнездүү. Бирок азыркы бир катар түрк тилдеринде (мисалы, өзбек, уйгур ж. б. тилдерде) бул өндүү созулма үндүү тыбыштар колдонулбайт. Ошондук-

тан ал тилдерде биздеги созулма үндүүлөр менен айтылып жүргөн сөздөр кыска үндүүлөр менен гана айтылат. Муну төмөнкүдөй салыштыруу ачык көрсөтөт:

киргызча — уул, ооз, жаак, жоон  
өзбекче — угил, огиз, чакак, йугон  
уйгурча — огул, агиз, янак, йоган  
түркмөнчө — огул, агыз, янак, ёгын

Созулма үндүүлөр кыргыз тилиндеги араб-иран сөздөрүндө да кенири колдонулат. Мындан сөздөр өзүнүн түп нускадагы тыбыштык формасын өзгөртүп, кыргыз тилинде созулма үндүүлөр аркылуу айтылып калгандыгын төмөнкүдөй салыштыруу аркылуу аныкташка болот:

аалам—галәм (ар.)	маалымат—маглумат
баа—бәңа (ир.)	(ар.)
даам—тә'м (ар.)	маани—мәгнә (ар.)
даана—данә (ир.)	мәннет—мәһнәт (ир.)
доо—дәгва (ар.)	мөөр—мөһр (ар.)
доор—доур (ар.)	саат—сагәт (ар.)
жамаат—джәмәгәт (ар.)	соода—соуда' (ир.)
заар—зәһр (ир.)	соодагер—соудагәр (ир.)
зәэн—зәһин (ар.)	таалим—тәглиим (ар.)
коом—кәүм (ар.)	шаар—шәһәр (ир.)
маалим—маглум (ар.)	шоола—шүглә (ар.)

Кыргыз говорлорундагы эринчил дифтонгулар жана алардын колдонулушу. Эринчил дифтонгулар — [ow], [øw], [yw], [yw] — азыркы кыргыз тилинин бир катар жергиликтүү говорлоруна мүнездүү болгон эң негизги диалектилик өзгөчөлүктөрдүн катарына кирет. Кыргыз тилинин жергиликтүү өзгөчөлүктөрүндөгү тош белгисине, башкача айтканда, эринчил дифтонгуларга проф. С. Е. Малов тарабынан жыйырманчы жылдарда эле көнүл бурулган<sup>1</sup>. Буга отузунчук жылдарда белгилүү окумуштуу Касым Тыныстанов да көнүл бургандыгы жөнүндө

<sup>1</sup> Бул жөнүндө проф. И. А. Батмановдун «Некоторые лингвистические данные к этногенезу киргизского народа» деген эмгегинен караныздар (Труды Киргизской арх. этнограф. экспедиции, т. III, Фрунзе, 1959, 96-бет).

маалымат бар. Бирок элүүнчү жылдарга чейин эринчил дифтонгулардын тараган чеги жана колдонулушу жөнүндө толук аныкталган маалымат берилбей келди.

Элүүнчү жылдардын ичинде жүргүзүлгөн диалектологиялык экспедициялар жана изилдөө иштери кыргыз говорлондагы бул сыйктуу эң негизги диалектилик белгинин тараган чегин алда канча айкыныраак кылыш далилдеди. Азыркы колдо болгон материалдарга Караганда, дифтонгулар Талас, Чаткал өрөөндөрүнө, азыркы Жаны-Жол районунун Ала-Бука, Караван жаккы аймактарына жана бүткүл ичкилик кыргыздарына<sup>1</sup> тараган.

Проф. Б. М. Юнусалиев кыргыз говорлондагы эринчил дифтонгулар кыргыз, алтай тилдеринин бирдей жалпылыкта болуп келген байыркы доорунда эле күчтүү өнүккөн болуу керек деген корутундууга келет<sup>2</sup>. Ал «Грамматика алтайского языка» деген эмгекте жазылыш кеткен материалдарга таянат. Чынында да бул факт Тоолук-Алтайдагы чүйлүк телеуттар менен алтайлык калмактардын тилинде болгондуугу жогорку эмгектин авторлору тарабынан өткөн жүз жылдыктын алтымышынчы жылдарында байкалган<sup>3</sup>. Бирок бул тыбыш сез ортосунда гана эки компоненттен турган татаал тыбыш экени ачык көрүнүп (*көстү* > *көстүүм*, *пу* > *пуула*), сез аягында (ал тыбыштан кийин мүчө айкашпаганда) жөнөкөй тыбыш катарында угулат деп аныкташкан. Мына ошондуктан анын сез аягында айтылышын «у» сыйктуу гана бир тамга менен көрсөтүштөт. Мисалы: *атту* (<*атлыг*>), *саду* (<*сатыг*>)<sup>4</sup>. Бирок бул фактыны ошол эмгекти жазган авторлор дифтонг деп аташкан эмес. Мындай фактыны кийинки мезгилде алтай тили (эски термин. ойрот тили) боюнча жүргүзүлгөн Н. П. Дыренкованын эмгек-

<sup>1</sup> Ичкилик кыргыздарынын жайгашкан территориясы эң эле кенири. Азыркы аныкталган маалыматтарга Караганда, ичкиликтөр Түштүк Кыргыстандын бир катар райондоруна, Өзбекстанга (Фергана, Наманган, Андикан, Ташикент жана Самарканд областтарына), Тажикстанга (Памирге жана Жерге-Талга) ж. б. тараган. Жыйынтыктап айтканда, булардын өкүлдөрү Кыргыстандын территориясына Караганда, андан тышкары жактарга кебүрөөк жайгашкан.

<sup>2</sup> Б. М. Юнусалиев. К вопросу о формировании общенародного киргизского языка. Труды ИЯЛ АН Кирг. ССР, вып. VI, 1956.

<sup>3</sup> Грамматика алтайского языка, составлена членами Алтайской миссии, Казань, 1869, 11—15-беттер.

<sup>4</sup> Келтирилген бардык мисалдар жогорку эмгектен алынды.

теринен жолуктурганыбыз жок. Ал түгүл алтай тилинин диалектилери боюнча жазылган кийинки эмгектерде да бул жөнүндө әч кандай маалымат берилген эмес<sup>1</sup>.

Кыскасы, ал жөнүндө «Грамматика алтайского языка» деген миссионерлердин эмгегинен белек азырынча әч бир адабий булактардан кабар жолуктурулган жок.

Сөз ортосунда жана мүчөлөрдүн алдында жолуккан «уу» жөнүндө «Грамматика алтайского языка» деген эмгектин авторлору дагы төмөнкүдей аныктама беришкен: бул эки «у» -дан куралган; бирөө үндүү, а бирөө болсо «г» -дан өзгөрүлүп келген эринчил үнсүз тыбыш. Анын аяккы компонентинин үнсүз экенин аныктоочу факт катарында авторлор мындай деп жазышкан: «Бул -нын деген таандык жөндемөнүн (азыркы термин боюнча илик жөндөмө. — Авт.) -дын болуп кетиши менен аныкталат»<sup>2</sup>. Кыргыз говорлорунда дифтонг болуп каралып келаткан [ow], [əw], [uw], [w] тыбыштарынын экинчи компоненти да үнсүздөргө таандык белгилерди аздыр-көптүр сактайт. Муну дифтонгулардан кийин жалганган кээ бир морфологиялык жалгоолор жана дифтонгулардын айрым артикуляциялык белгилери аркылуу аныкташкан болот. Дифтонгулар менен аякталган төмөнкүдей сөздөргө кээ бир жөндөмө мүчөлөрдү (илик, табыш жөндемесүнүн мүчөлөрүн) жана III жакка тийиштүү кылыш көрсөткөн таандык мүчөнү жалгап көрөлү:

toow + нын = тошдун  
куйөш + нын = куйөшдүн  
тоow + ны = тошду  
тоow + ы = тошуу  
куйөш + ы = куйөшү ж. б.

Эгер дифтонгулардын аяккы элементи үнсүздүк белгини сактабай, толук үндүү катарында колдонулса, анда жогорку мүчөлөр башка вариантка (үнсүздөрдөн кийин жалганууда ээ болгон варианттына) өтпестөн, -нын (тошнун, куйөшнүн), -ны (тошну, куйөшну), -сы (тошсу, куйөшсү) түрүндө берилмек.

<sup>1</sup> Буга Н.А. Баскаковдун «Диалекты алтайского языка» (Ученые записки Горно-алтайского научно-исслед. ин-та истории, языка и литературы, вып. 1, 1955, 3 — 17-бет) жана «Алтайский язык» (М., 1959) деген эмгектерин ж.б. бир катар адабияттарды кошууга болот.

<sup>2</sup> Грамматика алтайского языка, § 14, 14-бет.

Дифтонгулардын әкинчи элементи толук үндүү эмес экендигин бир катар артикуляциялык белгилер да аныктай алат. Ал төмөнкүчө: дифтонгуларды айтканда эриндер чормоёт. Мындаи артикуляциялык белги эринчил үндүүлөргө (о, ө, у, ү жана булардын созулмаларына: оо, өө, уу, үү) жалпы таандык. Бирок дифтонгулардын аяккы әлементин айтуудагы эриндердин кызматы жогорку эринчил үндүүлөрдү айткандағыдан бир аз езгөчеленүп турат, анткени бул учурда эриндер өте чормоюп, бир-бирине кебүрөек жакындашат да, аба чыгуучу жол бир аз кысылып, үн анчалык кенен созулбай, тез кыскарат. Бул сыйктуу көрүнүш созулма үндүүлөргө мүнәздүү эмес, анткени алар (эринчил созулмалар) алда канча кенен жана айтылып бүткөнгө чейин бир калышта созулат.

Эгер дифтонгулар жогоркудай мүнәздүү белгилерге ээ болбосо, анда алардын созулма үндүүлөрдөн өч айырмасы болбой калмак. Кыскасын айтканда, дифтонгулардын әкинчи әлементин толук үндүү деп эсептөөгө болбойт, эгер ал толук үндүү болгондо, анда дифтонг эмес гле созулма үндүү болуп калууга тийиш.

Проф. Б. Юнусалиев дифтонгулардын әкинчи әлементин «чормогой үндүү» деп аттай<sup>1</sup>. Бирок буга шарттуу түрдө кароого туура келет, анткени аны үндүү деп атоодо жогоруда айтылган негизги белгилер эсепке алынбай калган. Ал эми проф. К. К. Юдахин болсо дифтонгулардын әкинчи әлементин (*w* тыбышын) үндүүгө айланып бүтө элек процессте турат деп, эң туура аныктаган<sup>2</sup>.

Бул элемент үндүүлөргө жакындаидай турган кээ бир касиеттерден да куру эмес. Эгер толук үнсүз катарында колдонулса, анда дифтонгулардын әкинчи әлементин кош эринчил жумшак үнсүз [b] менен гана жакындаштырууга болов эле. Бирок мунун [b] тыбышынан кескин айырмалана турган бир катар белгилери бар. *Биринчиiden*, ал абсолюттук түрдө сез аягына келип колдонула берет (*tow*, *cuw*, *күйөв* ж. б.). Ал эми [b] тыбыши болсо мындаи позицияда колдонулбайт. *Экинчиiden*, [b] тыбышына караганда [*w*] эриндер бири-бирине тийишпей айтылган авалда жасалат жана буга үн кебүрөек катышат. Ошон-

<sup>1</sup> Б. М. Юнусалиев. Кыргыз диалектологиясы боюнча программа. Фрунзе, 1955, 10-бет.

<sup>2</sup> Бул жөнүндө проф. К. К. Юдахиндин «Из лиялякских материалов» аттуу макаласын караңыздар (Труды ИЯЛИ Киргиз. ФАН СССР, вып. II, 1948).

дуктан жасалуу ыгы боюнча [w] үнсүздөргө караганда үндүүлөргө (эринчил үндүүлөргө) жакын келет да, ар дайым эринчил үндүүлөр (о, ө, у, ү) менен бирге айтылып, бир муун түзүштөт. Анын эринчил үндүүлөр менен бирге айтылыши жана ар дайым алар менен белүнгүс абалда турушу эринчил дифтонгулардын жаралышына шарт болгон. Мындай белгилүү гана үндүү тыбыштар менен туруктуу айкалышып, алардан ажыратылбай колдонулуучу касиет кыргыз тилиндеги үнсүздөрдүн эч биреөнө мүнездүү эмес.

Эгер [w] толук үнсүз тыбыш катарында айтылса, анда ал жогоруда көрсөтүлген өзгөчөлүктөргө ээ болмок эмес жана эринчил дифтонгулардын жаралышына да негиз боло албайт эле.

Академик В. В. Радлов «О языке куманов» деген эмгегинде кумандардын тилиндеги [w] тыбышын (*cäshmäk*, *täshä*, *osh* ж. б.) «үндүү-үнсүз (гласно-согласный) тыбыш» деп аныктаган жана аны өзүмдүн «Фонетикамда» да ушундай атаган элем деп жазып кеткен<sup>1</sup>.

Чындыгында, кыргыз говорлорундагы эринчил дифтонгулардын экинчи элементине да ушундай мүнездөмө берилүүгө тийиш. Анткени мунун үндүүлөргө да, үнсүздөргө да таандык белгилери бар. Ал жөнүндө жогоруда айтылды. Ошондуктан дифтонгулардын экинчи элементин «жарым үндүү» деп атоо алда канча туурааак болор эле, анткени ал, кандай болсо да, толук үндүүгө айланып бүтө элек абалда турат.

Аягы үндүү + г сыйктуу тыбыштык айкашуу менен келген байыркы түрк тилдериндеги жабык муундар кыргыз говорлорунун бардыгында бир кылка болуп өзгөрүлгөн эмес. Булардын азыркы кыргыз говорлорунун арасындагы өзгөрүш этаптары ар башка: айрымдарында ал дифтонг, көпчүлүк кыргыз говорлорунда жана адабий тилде созулма үндүүгө чейин жеткен. Демек, үндүү + жумшак үнсүз менен келген муундар бир гана тыбышка — дифтонгуга, же болбосо созулма үндүүгө айланган (-ag > osh > oo; -ыг > ysh > uu ж. б.).

Жыйынтыктал айтканда, кыргыз говорлорундагы эринчил дифтонгулар өзүнүн фонетикалык өнүгүшү боюнча үндүү + жумшак үнсүз (*tag*) сыйктуу тыбыштык айкалыш менен созулма үндүүлөрдүн (*too*) ортосундагы абалды ээлейт. Алардын андан кийинки өнүгүшү созулма үндүүлөргө чейин жетүүгө тийиш.

<sup>1</sup> В. В. Радлов. О языке куманов, прилож. «Записки Академии наук», т. 48, № 4, 1884, 36-бет.

Кыргыз говорлорундагы дифтонгулар  $\text{үндүү} + \text{г}$  гана эмес, кәэде  $\text{үндүү} + \text{г} + \text{үндүү}$  сыйктуу тыбыштык айкашуудан да өнүгүп пайда болгондугун кезиктиrebиз ( $\text{күдәгү} > \text{куйөш}$ ,  $\text{икәгү} > \text{экөш}$  ж. б.).

Сөздүн же муундун аягындагы  $\text{г} > \text{w}$  ( $\text{таф} > \text{тow}$ ) сыйктуу тыбыштык өзгөрүүнүн натыйжасында, ошол муундагы эринсиз ачык  $\text{үндүү}$ , жалпы эрин күүсүнүн законуна ылайык, комбинатордук өзгөрүүгө дуушар болгондугу, тактап айтканда, дифтонгунун экинчи компоненти ( $\text{«w» тыбышы}$ ) өзүнүн алдындағы эринсиз  $\text{үндүүнү}$  бара-бара эринчил  $\text{үндүүгө}$  еткөргөндүгү проф. И. А. Батманов тарабынан ачык белгиленген получу. Бул сыйктуу тыбыштык өзгөрүүнүн жолдорун автор  $\text{ag} > \text{aw} > \text{ow}$  (андан аркы өзгөрүшү  $>$   $\text{oo}$ ) сыйктуу схема менен көрсөткөн<sup>1</sup>.

Бул айтылгандарды төмөнкүдөй конкреттүү мисалдар менен көрсөтөбүз:  $\text{tag} > \text{taw} > \text{tow} > \text{too}$ ;  $\text{bag} > \text{baш} > \text{boш} > \text{boо}$ ;  $\text{cag} > \text{caш} > \text{coш} > \text{coо}$  ж. б.

Көш эринчил [ $w$ ] эринсиз ачык  $\text{үндүүлөрдү}$  эриндештирип, комбинатордук өзгөрүүгө дуушар кылышы толук ыктымал. Буга кыргыз тилинин фонетикалык закону — эрин күүсүнүн күчтүүлүгү да аз роль ойнобогон болуу керек.  $\text{Үндүүлөрдүн}$  эриндешүсү боюнча кыргыз тили менен бирдей даражада турган алтай тилинде да жогорку айтылгандай кубулуштар болгондугун «Грамматика алтайского языка» деген эмгектин авторлору белгилеп кетишкен. Анда мындай деп айтылат: «Чүйлүк телеуттарда мындай учурларда « $a$ » кәэде « $u$ »-нын (б. а. « $w$ »-нын. — Авт.) алдынан « $o$ »-го етүп өзгерөт»<sup>2</sup>.

Тарыхый жагынан алганда кыргыз говорлорундагы дифтонгулар байыркы түрк тилдеринде учуралган төмөнкүдөй тыбыштык айкалыштардын өнүгүшүнөн улам пайда болгон:

1) [ow] дифтонгунун пайда болушу:

$\text{ag} > \text{ow}$	<i>адаб. т. oo (жүгү ooду)</i>
$\text{агры} > \text{owry}$	» $\text{oory}$
$\text{bag} > \text{boш}$	» $\text{боо}$
$\text{tag} > \text{toш}$	» $\text{тоо}$
$\text{йаг} > \text{жош}$	» $\text{жоо}$
$\text{cag} > \text{coш}$	» $\text{коо}$

<sup>1</sup>И. А. Батманов. Фонетическая система современного киргизского языка, Фрунзе, 1946, 44-бет.

<sup>2</sup>Грамматика алтайского языка... 12-бет.

2) [yw] дифтонгунун пайда болушу:

<i>ога &gt; yw</i>	<i>адаб. т. уу</i>
<i>огуз &gt; ywуз</i>	<i>» ууз</i>
<i>огул &gt; yшул</i>	<i>» уул</i>
<i>бог &gt; буш</i>	<i>» буу (капты буу)</i>
<i>туг &gt; туш</i>	<i>» туу</i>
<i>улуг &gt; улуш</i>	<i>» улүү</i>
<i>уруг &gt; уруш</i>	<i>» уруу</i>
<i>азыг &gt; азуш</i>	<i>» азуу</i>
<i>адыг &gt; айуш</i>	<i>» аюу</i>
<i>ачыг &gt; ачуш</i>	<i>» аччуу</i>
<i>суб &gt; суш</i>	<i>» сүү</i>

3) [өw] дифтонгунун пайда болушу:

<i>биrägү &gt; бирөө</i>	<i>адаб. т. бирөө</i>
<i>икäгу &gt; экөө</i>	<i>» экөө</i>
<i>учäгу &gt; учөө</i>	<i>» учөө</i>
<i>төртäгу &gt; төртөө</i>	<i>» төртөө</i>
<i>кудäгу &gt; күйөө</i>	<i>» күйөө</i>
<i>кусäгу &gt; көсөө</i>	<i>» көсөө</i>

Бул дифтонг мындан башка төмөнкү сөздөрдөн да учуртай:

Дифтонгулар бар  
говорлордо:

Адабий тилде:

<i>көө (уйг. көге)</i>	<i>көө</i>
<i>көөдөн</i>	<i>көөдөн</i>
<i>көөнө</i>	<i>көөнө</i>
<i>көөкөр</i>	<i>көөкөр</i>
<i>мөшрө</i>	<i>мөшрө</i>
<i>төөнө</i>	<i>төөнө ж. б.</i>

4) [yw] дифтонгунун пайда болушу:

<i>көг &gt; күш</i>	<i>адаб. т. күү</i>
<i>әлиг &gt; элүш</i>	<i>» элүү</i>
<i>тириг &gt; тириш</i>	<i>» тириүү</i>

Эринчил дифтонгулар жалаң гана унгу сөздөрдө эмес, сөз мүчөлөрүндө да өнүккөн. Аларды төмөнкү мисалдар аркылуу көрсөтүүгө болот:

1) -*lysh* (башка варианты менен) мүчесүндөгү дифтонгулардын пайда болушу:

МДр <sup>1</sup> .	<i>канлыг &gt; кандуш</i>	<i>адаб. т. кандуу</i>
»	<i>канатлыг &gt; канаттуш</i>	» <i>канаттуу</i>
»	<i>татлыг &gt; таттуш</i>	» <i>таттуу</i>
»	<i>камышлыг &gt; камыштуш</i>	» <i>камыштуу</i>
»	<i>бутлуг &gt; буттуш</i>	» <i>буттуу</i>
»	<i>өкүнчлүг &gt; өкүнүчтүш</i>	» <i>өкүнүчтүү</i>

Бир катар түрк тилдеринде -*lyg*, -*lig* мүчесүнүн аяккы тыбыши түшүп жалганат. Мисалы: өзб. *булутли*, *төвүшли*; каз. *бултты*, *даусты*; кырг. говорлорунда *булуттуш*, *добуштуш*; адаб. т. *булуттуу*, *добуштуу* ж. б.

2) -*uw* (башка варианты менен) мүчесүндөгү дифтонгулардын пайда болушу:

МДр.	<i>болуг &gt; болуш</i>	<i>адаб. т. болуу</i>
»	<i>сатыгчы &gt; сатушчу</i>	» <i>сатуучу</i>
»	<i>йүрүг &gt; жүрүш</i>	» <i>жүрүү</i>
»	<i>сөвиг &gt; сүйүш</i>	» <i>сүйүү</i>
»	<i>кечиг &gt; кечүш</i>	» <i>кечүү</i>

Чаткал өрөөнүндө жана Ала-Бука, Караван жактагы аймактарда туруучу кыргыздардын тилинде [*uw*] сыйктуу әринчил дифтонг сейрек колдонулуп, анын ордун [*u + i*] сыйктуу башка мүнөздөгү тыбыштык айкалыш ээлеп калган учурлар аз эмес. Мунун себеби төмөнкүчө: байыркы түрк эстеликтегиндеги *тогру*, *огры*, *бугра*, *сугур* деген сөздөрдүн *ogr*, *ugr*, *ugur* сыйктуу тыбыштык айкалыштары бул объектилерде же дифтонг (*uw*), же созулма үндүүгө (*uy*) айланып өнүкпестөн, жөнекөй гана кыска түрүн сактап калган. Бирок [r] тыбышынан мурда келген үнсүз [ə] үнсүз [i] тыбышына өткөн: [ə > i]. Мисалы:


<sup>1</sup> МДр. — Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исслед., М. — Л., 1951 (мисалдар ушул китептен алынды).

МДр.	<i>тогру</i> > <i>туйра</i> ,	Талас, ичкилик гов.	<i>тушра</i>
»	<i>огры</i> > <i>уйру</i> ,	»	<i>ушру</i>
»	<i>бугра</i> > <i>буйра</i> ,	»	<i>бушра</i>
»	<i>сугур</i> > <i>суйур</i> ,	»	<i>сушур</i>

Бул сыйктуу тыбыштык кубулушту мындан башка да толуп жаткан сөздөрдөн кезиктирүүгө болот. Аны башка кыргыз говорлоруна жана адабий тилге салыштырганда төмөнкүчө:

Чаткал, Ала-Бука, Караван тарабындагы кыргыздарда	Талас жана ичкилик кыргыздарында	Адаб. т. жана башка говорлордо
1	2	3
<i>жуират</i>	<i>жушрат</i>	<i>жуурат</i>
<i>жуур</i>	<i>жушур</i>	<i>жуур</i>
<i>куйрул</i> (айлаң куйрул)	<i>кушрул</i>	<i>куруул</i>
<i>куира</i>	<i>кушара</i>	<i>куура</i>
<i>куйрай</i>	<i>кушрай</i>	<i>куурай</i>
<i>сүйур</i> (камырдан кыл сүйургандай)	<i>сүшур</i>	<i>сүур</i>
<i>туйур</i>	<i>тушур</i>	<i>туур</i>
<i>туйурдук</i>	<i>тушурдук</i>	<i>туурдук</i>

Демек, байыркы түрк эстеликтөринен *ogr*, *ugr*, *ugur* тибинде кезиге турган тыбыштык айкалыштар кыргыз говорлорунда әки түрдүү өзгөрүүгө учуралган. Аны төмөнкүдөй схема менен көрсөтүүгө болот:



Бирок кыргыз тилинде [ə > ī] болуп өтүү жагы жалаң гана бул эмес, башка учурларда да болуп келгендиги белгилүү. Маселен: МДр. *багла* > кырг. *байла*, МДр. *тäг*, *тиг* > кырг. *тий* (*тийди*), МДр. *йыгла* > кырг. *ыйла* ж. б. Фонетикалык өнүгүштүн мындаи закон ченемдүүлүгү бир катар башка түрк тилдерине да мунәздүү.

## § 9. Үнсүз тыбыштардын классификациясы

Үндүүлөргө караганда, үнсүз тыбыштардын классификациясы бир топ татаал. Мунун негизги себеби жалпы эле үнсүз тыбыштардын үндүүлөргө караганда сан жагынан көптүгү менен жана артикуляцияланышы да ошончолук татаал экендиги менен түшүндүрүлөт. Үнсүздөрдү классификациялык топторго ажыратып белүштүрүүнүн принциптери жалпысынан окшош болгону менен, айрым авторлордун сунуш кылган вариантында орчундуу айырмачылык кездешпей койбайт. Ар бир классификациялык топко бириктирилген үнсүздөрдүн жалпы аталышында (терминдеринде) да ар түрдүүлүк бар, бир эле түшүнүк бир нече термин менен туюндурула берип, тааталдашып кеткен жерлери чынында аз эмес.

Үнсүздөрдүн классификациясына негиз болуучу белгилер деп, төмөнкүлөрдү эсеп кылууга болот: үнсүздөрдүн жасалышына үн(тон) менен шыбыштын катышуу даражасы; үнсүздөрдүн жасалышы гы жана жасалыш орду, буга активдүү сүйлөө органдарынын катышы.

Акустикалык касиеттерин эске алып, үн (тон) менен шыбыштын катышына карата белүштүргөндө, үнсүздөрдүн жалпы составы сонорлуулар жана шыбыштуулар болуп, эки топко белүнөт. Сонорлуу үнсүздөр жөнүндө «Үндүү жана үнсүз тыбыштар» деп аталган буга чейинки параграфта айтылыш, алар кайсылар экендиги да саналыш оттуу. Кыргыз тилинде, ошондой эле башка түрк тилдеринде, булардын жалпы саны алтоо. Орус тилинде сонорлуу үнсүз фонемалардын саны тогуз: [м], [м'], [н], [н'], [л], [л'], [р], [р'], [й]. Булардын составында кыргыз тилине мұнәздүү болгон [ң] тыбышы жок.

Шыбыштуу үнсүздөр жалаң шыбыш менен айтылган жана шыбыш менен үндүн катышы аркылуу айтылган үнсүздөр болуп, өз ичинен дагы эки топко ажырайт. Жалаң шыбыштан турган үнсүздөр каткаланадар деп аталат. Алар [к], [ң], [с], [т], [ф], [х], [ң], [ч], [ш]. Шыбыш менен үндөн турган үнсүз тыбыштар жумшак үнсүздөр деп аталат. Алар: [б], [г], [д], [ж], [з]. Каткалан жана жумшак болуп белүнгөн көпчүлүк үнсүз тыбыштар өз ара түгэйлөш болот. Мисалы: [б-п], [д-т], [г-к], [з-с]. Түгэйүү жок үнсүздөрдө бүткүл сонорлуулар жана [ж], [ч], [ш] сыйктуу шыбыштуу үнсүз тыбыштар кирет.

Үнсүздөрдү жасалуу ордuna карай белүштүрүүдө көмекейдөн ооз көндөйүнө жана мурун көндөйүнө өткөн абанын ағы-

мы кайсы активдүү органдын кыймылы аркылуу жолтоолук-ка учурай тургандыгы негизги белги катары эсепке алышат. Бул белги боюнча үнсүздөрдүн жалпы составы эринчи ледер, уччулдар, орточулдар, түпчүлдер деп бөлүштүрүлөт.

Эринчилдердин же лабиаль<sup>1</sup> тыбыштардын ичинен [б], [п], [м] кош эринчилдерге жатат, буларды билабиаль<sup>2</sup> тыбыштар деп да атоого болот. Эрин-тишчилдерге [в], [ф] тыбыштары жатат. Булар кыргыз лексикасына орус тилинен кабыл алынган сөздөрдө (вагон, валюта, ферма, фабрика...) колдонулат. Кош эринчилдер астынкы жана үстүнкү эриндердин бири-бирине кептелип (жабышып) калышы, ошол аркылуу абанын сыртка чыгышына бөгөт болушу аркылуу жасалган тыбыштар. Эрин-тишчилдердин айтылышында үстүнкү тиштерге астынкы эрин тийишет да, абанын агымын бөгөп калат.

Уччул же тил алды деп аталауучу үнсүздөрдүн жалпы составы төмөнкүдей тыбыштардан турат: [т], [д], [с], [з], [ч], [ш], [ж]<sup>3</sup>, [и], [л], [р], [ң]. Бул үнсүздөрдүн артикуляцияланышына тилдин уч жаккы бөлүгү активдүү катышат. Булардын айрымдары тилдин учу тиштерге же тандайдын алды жак (мандай тиштерге жакын) бөлүгүнө тийишкен абалында жасалса, айрымдары ушул органдардын бири-бирине анча тийишпей, жакындашып (тиер-тийбес болуп) турушу аркылуу жасалат. Бирок кандай болсо да абанын агымына тилдин учу жолтоолук кылат, булардын уччулдар (тил алды үнсүздөр) деп аталышынын башкы себеби мына ушунда.

Орточулдар (же тил орто үнсүздөр) [й], [к], [г] сыяктуу составдан турат. Кийинки экөө кыргыз тилиндеги ичке үндүүлөр менен айкашып колдонулган [к], [г] тыбыштарына жатат. Мисалы: гүл, көк, көгүчкөн, төгерек, кереге, эшик, күзгү ж. б. Булар тилдин орто бөлүгү каттуу тандайга (латынча palatum) көтөрүлгөн абалында жасалат. Абанын агымына бөгөт болуучу органдар — тилдин орто бөлүгү менен каттуу тандай.

Орус тилинде орточул (тил орто) үнсүз катарында бир гана [й] тыбышы эсептелет, ал эми [к], [г] тыбыштары болсо

<sup>1</sup> Бул латынча *labia* («эрин» деген мааниде) сөзүнөн алынган термин.

<sup>2</sup> Бул термин латынча *bi* («эки» деген мааниде) жана *labia* деген сөздөрдөн куралып жасалган.

<sup>3</sup> Орус тилинен кабыл алынган «журнал», «жюри» деген сөздөрдө колдонулуучу [ж] тыбышы да ушул составга кирет.

түпчүлдөргө (заднеязычные) кошуулуп жүрет. Кыргыз, казак тилдеринде бул эки тыбыш орточулдар (тил орто үнсүздөр) катарында каралып келүүдө<sup>1</sup>.

Түпчулдөрдүн (тил арты үнсүздөрдүн) составы [к], [г], [ң], [х] тыбыштарынан турат. Мындай тыбыштардын жасалышында абанын агымына бөгөт болуучу органдар — жумшак тандай (velum) менен тилдин арт жаккы бөлүгү. Булардын ичинен [к], [г] тыбыштары *карагай, тоголок, бурганак, кагаз, кургак* сыйктуу жоон үндүүлөр менен айтылган сөздөрдө учурдай.

Үнсүздөрдүн жасалышына материалдык база болгон шыбыш абанын агымынын түрдүүчө жолтоолукка учурашынан улам келип чыгарын биз буга чейин белгилеп еттүк. Бирок мындай жолтоолук үнсүздөрдүн жасалып чыгуу процессинде жоюлат, ансыз үнсүз тыбыштардын эч биреө жасала албайт. Жолтоолуктун жоюлуш ыкмалары түрдүүчө. Алар үнсүздөрдү жасалыш ыгы боюнча бөлүштүрүүдө негизги белги катары эсепке алынат.

Жасалыш ыгы боюнча алганда, үнсүздөрдүн көпчүлүк бөлүгү жарылмалар (взрывные) жана жылчыкчылдар (щелевые) болуп, эки негизги топту түзөт. Жарылмаларга төмөнкүдөй үнсүздөр кирет: [б], [п], [д], [т], [г], [к]. Бул тыбыштардын айтылышында аба бири-бирине кептелип бириккен органдардын (эки эриндин, тил менен тандайдын, же тил менен тиштердин ж. б.) арасын жарып етөт. Бири-бирине кептелип (жабышып) турган органдар тез ажырап кеткендиктен, абанын сыртка үзүлүп чыгышы да ошончолук кескин, тез болот.

Абанын кууш еткөөлден (жылчыктан) сзыылып (сүрүлүп) чыгышы аркылуу жасалган үнсүздөр жылчыкчылдардын тобун түзөт. Булар фрикатив<sup>2</sup>, спирант<sup>3</sup> деп да аталат.

Жылчыкчылдарга төмөнкүдөй үнсүздөр кирет: [з], [с], [ж]<sup>4</sup>,

<sup>1</sup> И. А. Батманов. Современный киргизский язык. Вып. 1, изд. 4, Фрунзе, 1963, с. 79 (таблица), 95; Казіргі казак тілі. Алматы, 1954, 126 жана 136 (таблица) беттер.

<sup>2</sup> Фрикатив — латынча fricatio («сүрүлүү», «өйкөлүү» деген мааниде) дегендөн алынган термин.

<sup>3</sup> Спирант — латынча spirans, spirantis («үйлөмө», «үйлөп чыгаруучу» деген мааниде) деген сезедөн алынган.

<sup>4</sup> Орус тилинен кабыл алынган *журнал, вожатый* сыйктуу сезедерде колдонулат, муну кыргыздын төл сезедерүндөгү [ж] менен чаташтырбоо керек.

[ш], [й], [г], [в], [ф], [х]. Бул тыбыштардын айтылышында сүйлөө органдары (тил менен таңдай же тил менен тиштер) бири-бирине тиер-тийбес болуп жакындашып, етө кууш жылчыкча түзүлөт. Абанын ағымы ушул кууш өткөөлдөн сыйзылып (сүрүлүп) етет.

Жөгорку эки топко камтылбаган үнсүз тыбыштарды жасалыш ыгына карата өз ара топторго бөлүп, төмөнкүчө мүнәздөй кетүүгө болот.

1. Муринчулдар: [м], [н], [ң]. Буларды айтканыбызда аба мурун көндөйү аркылуу етет. Сүйлөө органдарынын бири-бирине кептелип (жабышып) калышы аркылуу жасалат. Маселен, [м] тыбышынын айтылышында эриндер бири-бирине кептелген абалда болсо, [ң] тыбышынын айтылышында тилдин учу үстүнкү тиштерге такалат. Бирок аба ошол тоскоолдук аркылуу өтпейт, анткени ал тоскоолдук жоюлганга чейин эле жумшак таңдай менен кичине тил ооз көндөйүн жаап калып, абанын ағымын мурун көндөйүн көздөй багыттайт. Булардын мурунчул үнсүздөр болуп аталып калышы (орусча н а з а л ь н ы е<sup>1</sup>) да ушуга байланыштуу.

2. Капталчыл үнсүз: [л]. Мунун айтылышында тилдин учу үстүнкү тиштерге такалып, аба тилдин эки капталынdagы ачыктар менен етет.

3. Дирилдеме үнсүз: [р]. Бул тыбыштын айтылышында тилдин учу иймекей тартып, катуу таңдайга тийишет жана дирилдөө абалында болуп турат.

4. Аффрикаталар (бириккен үнсүздөр): [ч], [ж]<sup>2</sup>, [ң]. Булар жасалышы татаал үнсүздөргө жатат, анткени жасалуу ыкмасында жарылмалар менен жылчыкчылдардын белгилери өз ара айкалышып турат. Аффрикаталар жарылма үнсүздөрдүн элементи менен башталып келип, жылчыкчылдардын элементи менен аяктала турган татаал жасалыштын натыйжасы болуп саналат. Маселен, [ң] тыбышы [т] жана [с] тыбыштарынын толук бойдон кошундусу эмес, булардын элементтери гана өз ара айкалышып, бир бүтүн тыбышка айланган. Кыргызча жолдош, жаңы, жумуш, жеңиш сыйктуу сездердөгү [ж] аффриката.

<sup>1</sup> Латынча *nasalis* деген сезден алынган, бул «мурунчул» (носовой) деген мааниде.

<sup>2</sup> Кыргызча жол, жомок, куржун, олжо сыйктуу төл сездердөгү [ж], бул жогоруда аталып өткөн орус сездерүндөгү дал ушундай тамга менен белгиленген тыбыштан айырмалуу экендигин ажыраты билүү керек.

**Үнсүз тыйыштардын белгүнүш таблицасы**

		Үнсүздөрдүн жасалуу ордуна карай бөлүнүшү			
		1) Эринге карай		2) Тилге карай	
		Кош эринчилдер	Эрин- тишчилдер	Уччулдар	Орточулдар
1) Жарымалар	жумшактар	б		д	г (түл)
	каткаландар	п		т	к (көл)
2) Жылчыкчылдар	жумшактар		в	з, ж (журнал)	г (карға)
	каткаландар		ф	с, ш	х
3) Бириккен үнсүздөр (аффрикаталар)	жумшактар			ж (жол)	
	каткаландар			ц, ч	
4) Капталчыл үнсүз				л	
	сонорлуулар			р	
5) Дирилдеме үнсүз				н	
6) Мурунчулдар		м			н

Фрикатасы да жарылма үнсүз [д] менен орусча «журнал» деген сөздөгү жылчыкыл үнсүз [ж] тыбыштынын механикалык кошундусу катары каралууга тиши эмес. Дагы бир айта кете турган нерсе: **Жолдошбеков**, **Жакыпов**, **Жаңыбаев** деген фамилиялардын же **Жеңиш**, **Жибек**, **Жумабек** сыйктуу адам аттарынын орусча колдонулушу «Дж» түрүндөгү тыбыштык айкалыш менен башталыш калса (**Джолдошбеков**, **Джакыпов**, **Джумабек**, **Джибек**), кыргыз тилиндеги [ж] орусча [д] + [ж] сыйктуу эки тыбыштын ордуна жүрөт экен деп түшүнүү, чыныда, жанылыштык болуп саналат. Мындай практикалык ыкманы кыргыз тилинин жогоркудай тыбыштык бөтөнчелүгүн дал өзүндөй так чагылдыруу эмес, аны болжолдуу түрдө окшоштуруп коюунун аракети деп түшүнсөк туура болот.

#### § 10. Муун жөнүндө түшүнүк. Муундун типтери

Буга чейин биз тыбыштардын айрым-айрым колдонулушу (бири экинчисине айкалышпай, өзүнчө жеке айтылышы) жөнүндө кеп кылдык. Бирок биздин сүйлөө речибиздеги тыбыштардын ар бири минтип ез алдынча айрым-айрым айтылыш колдонулушу мүмкүн эмес. Алар сүйлөө процессинде (речтик ағымда) бири-бирине кошуулуп, ар биринин чеги так ажырабаган абалда болуп калат. Бирок ошондой болсо да биздин речибиз эн эле кичине, артикуляциялык жактан алганда дагы майдаланыш кетүүгө мүмкүн болбой турган айрым бөлүкчөлөргө ажырабай койбийт. Анткени сүйлөө органдары аркылуу аба (үн) үзгүлтүксүз эле бир калышта ағылыш отуруп чыкпастан, жогоркудай табигый бөлүкчөлөргө белүнүп чыгат. Речтин мындай бөлүкчөлөрү бир тыбыштан (үндүү тыбыштан), же болбосо бир нече тыбыштан (үндүү жана үнсүз тыбыштардын ез ара айкалышкан тиркеминен) турушу мүмкүн. Булар м у ун деп аталат.

Мындайынча алыш караганда, эн эле жөнекей болуп көрүнгөнсүгөнү менен, муундун аныктамасы, чынында, алда канча татаал маселе экендигин алиге чейин өкүм сүрүп келе жаткан ар түрдүү пикирлер, ар кандай көз караштар, теориялар айкын элестетип турат. Муун жөнүндөгү бир катар теориялардын ичинен төмөнкүдөй эки теория — сонор төөрия яссы (сонорная теория) менен булчун теория яссы (мускульная теория) илимде көбүрөөк таанылыш келе жаткан-дагы белгилүү. Сонор теория яссы боюнча алганда, муун үн көбүрөөк болгон элемент (звукный элемент) менен үн азыраак

каташкан (менее звучный) элементтин өз ара айкалышынан турат. Бул жерде муундун башкы элементи катары, баарыдан мурда, үндүү тыбыштар эсепке алынган, анткени муун түзүүдөгү негизги роль үндүү тыбыштарга таандык. Кээ бир тилдерде муунду сонорлуулар да түзө берет. Маселен, чех тилинде ушундай үнсүздөр аркылуу муун түзүлөрүн *влик* (карышкыр), *краб* (очок, меш), *крик* (моюн) сыйктуу сөздөрден көрүүгө болот. Мында муун түзүүчүлүк ролу [л] жана [р] тыбыштарына таандык.

Муундун жогоркудай акустикалык касиетин негизгеге алып, сонор теориясын жактагандар даниялык тилчи О. Есперсен менен советтик фонетист Р. И. Аванесов болгон. Муундун артикуляциялык өзгөчөлүктөрүнө таянып, булчун теориясын иштеп чыккан француз окумуштуусу М. Громуон болгон, мууну советтик фонетист Л. В. Щерба да жактаган. Булардын көз карашы боюнча алганда, муундун башкы белүгүндө чыналуу күчтүү болуп, үн да көтөрүңкү чыгып, аяккы белүгүнө келгенде чыналуу да, үн да басандап барып бүтөт. Муундун бирдиги булчундун жогоркудай чыналуусу менен басандоосунун бир бүтүнгө биригип, өз ара айкалышып турасунда. Демек, муун артикуляциялык жактан алганда да майдаланып белүнбей турган бирдик<sup>1</sup>.

Муундун аныктамасы боюнча ой белүшкөн бардык эле илимпоздордун пикири боюнча ар кандай речь муунга гана белүнүп айтылат, андагы тыбыштардын ар бириң өзүнчө айрымайрым белүкчелөргө ажыратып айтууга эч мүмкүн эмес. Ар бир муундун борбордук элементин (негизги өзөгүн) үндүү тыбыш түзөт, анткени (негизинен) үндүүлөр гана муун түзүү касиетине ээ. Ошондуктан сөзде канча үндүү тыбыш болсо, ал сөз ошончо муунга белүнет. Кээ бир тилдердин бөтөнчөлүктөрүн эсепке албаганда, үнсүз тыбыштар өз алдынча муун түзө бербейт, бирок алар муун түзүүчү тыбыштан (үндүү тыбыштан) мурун да, кийин да келип айтыла берет. Эгерде үнсүздөр ал тыбыштан мурун келип колдонулса, анда алардын айтылыши белгилүү дөнгөлдөрдө күчтүүрөөк, анда кийин келип колдонулса, айтылыши бир аз басаныраак болуп чыгат. Булардын мындаи артикуляциялык өзгөчөлүктөрү сүйлөө органдарынын (алардын булчундарынын) чыналуу же бошон тартып калуу сыйктуу ар түрдүү абалына жараша болот.

<sup>1</sup> Бул маалыматтар төмөнкүдөй эмгектерден алынды: *Л. И. Баранникова. Введение в языкознание. Издательство Саратовского университета, 1973, с. 62 — 63; В. И. Кодухов. Введение в языкознание, М., 1979, с. 133 — 134.*

Кыргыз тилиндеги муундар төмөнкүдөй үч түргө бөлүнөт:

1) жалан гана үндүүдөн турса, же үнсүз тыбыш менен башталып, үндүү менен аякталган болсо, ачык муун деп аталат; 2) үндүү менен башталып, үнсүз менен аякталса, жабык муун деп аталат; 3) туюк муундар үнсүз менен башталып, үнсүз тыбыш (же тыбыштар) менен аякталат. Мисалы: *а-га, ба-ла, ке-ре-ге, о-куу-чу* (ачык муундар); *ат, ой, ёрт, ун, уул, ёөн, ээр* (жабык муундар); *кыр-гыз, кут-кар, тол-кун, шаар-кууш, жулк, кант* (туюк муундар).

Сөздөрдүн муундарга бөлүнүшү — алардын морфологиялык бөлүктөргө (морфемаларга) ажыроо тартибине байланыштай турган таптакыр башка маселе. Алсак, морфологиялык бөлүктөрү (унгусу, мүчелөрү) *кел + иш, чеч + им, жаз + уу, жай + + ыл + т* болуп ажырай турган сөздөрдүн муундарга бөлүнүшү *ке-лиш, че-чим, жа-зуу, жа-йылт* түрүндө болуп, бирине экинчиси окшошо бербейт. Бирок тилдеги көп эле сөздөрдүн унгуга жана мүчөлөргө бөлүнүү тартиби да, ошондой эле муундарга ажырашы да структуралык жактан өз ара төп келип калышы мүмкүн. Мисалы: *мал-чи-лар, ат-кар, жат-кыр-ган-да-ғы, үй-дө-гү-лөр-дүн* ж. б.

Келтирилген мисалдарда сөздөрдүн морфемалык составдарга ажырашы менен муундарга бөлүнүш тартиби толук окшошуп турат.

Кыргыз тилиндеги муундар төмөнкүдөй структуралык типтерге бөлүнөт:

- 1) Бир гана үндүү тыбыштан турган муундар: *а-(та), э-(гин), ы-(сык), у-(лук)*<sup>1</sup>.
- 2) Үндүү + үнсүз: *ат, аш, от, эр, ыр, ун, ук-(та), ат-(кар)*.
- 3) Үнсүз + үндүү: *да* (байламта), *же, де* (этиш), *жaa, тоо, суу, ба-ла-сы, ка-ра-ба-ды*.
- 4) Үнсүз + үндүү + үнсүз: *бар, бер, кел, төл, чек-тел-ген, кур-гак-тал, бор-бор-лош-тур*.
- 5) Үндүү + үнсүз + үнсүз: *айт, алп, ёрт, эрк, урк, ырк*.
- 6) Үнсүз + үндүү + үнсүз + үнсүз: *болк, булк, жулк, корк, морт, тарт, шарт, (баш)-тант, (тер)-мелт*.

Ар бир тилдин муун түзүлүшүндө айрым өзгөчөлүктөр болбой койбойт. Маселен, кыргыз тилинин төл сөздөрүндө эки үнсүз тыбыш катар келип башталган муундар кездеше бербейт. Мындай типтеги муундар төмөнкүдөй кабыл алынган сөздөрде

<sup>1</sup> Ар бир сөздүн мисал катары алынган муундары кашаанын сыртында берилди.

гана учурайт: *план, спорт, станция, трактор* ж. б. Кыргыз тилине кабыл алынган кәэ бир сөздөрдөгү муундар үч үнсүз тыбыштын катар келиши менен башталып (мисалы: *справ-(ка), (искус-)ство, струк-(тура)* ж. б.), айрымдары ошончо үнсүз тыбыштын катар келиши менен аяктайт (мисалы: *текст, пункт*).

Сөздөрдүн муунга бөлүнүшүн жакшы билүүнүн практикалык зарылдыгы төмөнкүдөй бир катар иштерге байланыштуу. Сөздүн айрым бөлүгүн ташымалдана жазуунун орфографиялык эрежелери жалпысынан муунга ажыратуу принцибине негизделген. Демек, ташымалдын эрежелери ошол тилдин муун структурасы менен тыгыз байланышта өз-дөштүрүлүш керек. Жаңыдан сабаттуулукка үйрөнүп жаткан кенже балдарга сөздөрдү окутканда жана жаздырганда, ошондой эле чет тилдерди үйретүүдө сөздөрдүн муунга бөлүнүш жолдорун так билүү оте чоң методикалык мааниге ээ ж. б.

### § 11. Басым жана анын түрлөрү

Эки же андан көп муундан турган сөздөрдүн составындагы бардык муундар оозеки речте бир калыпта айтыла бербайт. Алардын ичинен бирөө, башка муундарга караганда, айкыныраак ажырап, көтөрүңкү эпкин менен айтывлат. Мындай өзгөчөлүк ошол сөздүн басым түшкөн муунуна мүнөздүү. Ошол себептен улам ал басымдуу муун болот да, калгандары басымсыз муунга жатат.

Б а с ы м — эки же андан көп муундан турган сөздүн белгилүү бир муунундагы үндүү тыбыштын күчтүүрөөк эпкин менен өзгөчөлөнүп айтывышы. Сөздүн белгилүү бир муунунун басым түшүп айтывышынын үч түрү бар. Тагыраак айтканда, жалпы эле басым төмөнкүдөй үч түргө бөлүнөт.

1. Сөздүн бир мууну анын башка муундарынан бөлүнүп, айрыкча күчтүү эпкин менен айтывлат. Мындай басым э пикиндүү же динамикалык басым (силовое или динамическое ударение) деп аталат. Бул орус тилине, ошондой эле Европадагы қөпчүлүк тилдерге, түрк тилдерине (кыргыз, казак, өзбек, татар ж. б.) мүнөздүү.

2. Эгерде сөздүн басымдуу мууну анын башка муундарынан тондун өзгөрүшү (изменение тона) менен өзгө-

чөлөнсө, бул музыкалык же мелодикалык басым деп аталац. Мындай басым азыркы тилдердин ичинен япон, кытай, корей жана кәэ бир европалык элдердин тилдерине мүнәздүү, бул байыркы грек тилинде да болгон.

3. Квантативдик же сандык басым (квантативное или количественное ударение). Мында сөздүн басымдуу муунундагы үндүү тыбыш башка үндүүлөрдөн созулуп айтылышы менен өзгөчөлөнөт. Басымдын мындай түрү етө сейрек учурайт.

Адатта квантативдүүлүк басымдын динамикалык же музыкалык (мелодикалык) деп аталган тиби менен кабатталац, өз ара айкалышкан мүнәздө болуп калышы да мүмкүн. Деги эле басымдын ар кандай тиби таза абалда болбой, аралашкан (бири экинчисине айкалышкан) түргө өтүп кетиши көп тилдерге мүнәздүү. Алсак, орус тилинде басым динамикалык жана квантативдик көрүнүштө болушу жогоркудай себептен улам жараган. Мында сөздүн басымдуу мууну анын басымсыз муунунаң күчтүү эпкин аркылуу гана эмес, ошол үндүү тыбыштын созулуп (узарып) айтылышы менен да өзгөчөлөнөт.

Басымдын ар кандай типтеринин жогоруда көрсөтүлгөндөй кабат келип калма касиети дүйнө жүзүндөгү көп эле тилдерде бар экендигин айттык. Бирок мындай кабат келип калган учурда басымдын бирөө негизги (башкы) орунга ээ болот да, экинчиси ага кошумча (көмөкчү) кызмат аткарат. Мындай көрүнүш көбүнчө көп муундуу сөздөрдө учурайт. Көмөкчү басымга караганда, сөздүн негизги басым түшкөн мууну күчтүүрөөк, айкыныраак айтылат.

Басымдын сез ичинен алган орду бардык тилдерде бирдей эмес. Бир катар тилдер турктуу басымга (постоянное ударение) ээ болсо, калгандары эркин басымдуу (свободное ударение) тилдерге жатат. Алсак, орус тилинде басым сездүн ар кайсы муунуна (башкы, ортонку же аяккы муундардын бирине) түшө берет. Ошол себептен орус тилиндеги басым эркин басымга жатат: *выборы*, *золото*, *красный*, *кушать* (басым биринчи муунга түштү), *болово*, *хороший*, *молочный*, *перечитывать* (басым ортонку муунда), *огород*, *большой*, *зима*, *молоко* (басым аяккы муунда).

Эркин басым бирдей тыбыштык составда айтылган сездөрдүн же сез формаларынын семантикалык же граммати-

калык жигин ажыратыш үчүн да колдонулуп калат. **Мисалы**, орус тилиндеги *замок* (сепил, чеп) — *замок* (кулпу), *мұқа* (азап) — *муқа* (ун) сыйктуу омографтардың кайсынысы кандай мааниде колдонулуп жатышы басымдын кайсы муунда турушу аркылуу айкын болот. Ал эми *кружки* — *кружки*, *дұхи* — *духу*, *трусы* — *трусы*, *гвоздики* — *гвоздики*, *полки* — *полки* сыйктуу сөздөрдүн маанисин да, грамматикалык формасын да ажыратып таанышка басымдын кайсы муунда тургандыгы кошумча тилдик каражат катары кызмат кылат.

Түрк тилдери туруктуу басымга ээ тилдердин тобуна кирери, буларда басым сөздүн белгилүү бир муунуна, көбүнчө аяккы муунга түшөрү түркологдор тарабынан аныкталган. Муну кыргыз тилинен келтирилген төмөнкүдөй мисалдар айкындайт: *курал*, *карагай*, *тегирмэн*, *кыштак*, *жаратылыш*. Мындай көрүнүш башка түрк тилдерине да кенири мүнөздүү.

Сөздүн морфологиялык составы мүчөлөр аркылуу көнеген сайын, басымдын да орду өзгөрүлүп, ал улам кийинки муунду көздөй жыла берет. **Мисалы**:

*курұл*

*курулұш*

*курулушчұ*

*курулушчулар*

*курулушчулардын*

*курулушчулардагы*.

Орус тилинен же ал аркылуу башка тилдерден кабыл алынган сөздөрдө басымдын орун тартиби кыргыздын төл сөздөрүндөгүдөй болбостон, орус тилиндегидей ар башка муунга туура келип колдонулат. Демек, ал сөздөрдө басым сөздүн белгилүү бир муунунда турбастан, ар кайсы муунунан орун алыш колдонула бериши мүмкүн. **Мисалы**: *автор*, *армия*, *инструкция*, *газета*, *машина*, *диктатура*, *автомат*, *телефон*.

Түрк тилдеринде, анын ичинде кыргыз тилинде да, басымдын орун тартиби адаттагыдай болбой, кәэде сөздүн башка муунуна ооп кеткен учурлар кездешпей койбойт. Мындай кубулуш көп морфемалардан турган сөздөргө гана эмес, кәэде эки муундуу унгу сөздөргө да мүнөздүү экендиги бир катар эмгектерде аныкталып чыккан. Проф. И. А. Батманов кыргыз тилинде басым негизинен сөздүн аяккы муунунда болорун

айтып келип, кәэде ага чейинки муундарга да басым түшө берерине токтолуп өткөн<sup>1</sup>.

Кыргыз тилинде басымдын орун тартиби адаттагы нормадан өзгөчөлөнүп, айрым бир учурда башка муундарга ооп кетишинин төмөнкүдөй себептери бар. Биринчиден, мындай кубулуш кандайдыр бир эмоциялык максатка, же сөздүн маанисин ачууга, кырдаалды, шартты, буйрукту ж. б. даанарап көрсөтүүгө байланыштуу болуп калат. Экинчиден, басымсыз абалда туруп колдонулуучу кәэ бир мүчөлөрдүн жалганышы аркылуу да басымдын адаттагыдай орун тартиби өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Бул сыйктуу өзгөчөлүктөрдү төмөнкүдөй учурларда байкоого болот.

1. Интонация аркылуу кимдигин, кандайлыгын, эмне әкендигин баса белгилеп айтууга туура келсе, же болбосо кыймыл-аракеттин кимдир бирөө тарабынан аткарылган-дыгы, же аткарылууга тийиш әкендиги ачык, даана белгиленип айтылса, анда I жана II жактын жак мүчөлөрү жалганган атоочтор менен этиш сөздөрдө басымдын орун тартиби өзгөрүлүп, ал ошол жак мүчөлөрдөн мурдагы муунга туура келип калат. Мисалы: *жáшмын, жáшсың, жáшпыз, жáшсыз, жáшсыңар, мéнмин, сéнсиң, келгéнмин, алгáнмын, келгéнсиң, алгáнсың, барапын, барапың.*

Ушундай эле көрүнүш II жана III жакка буюруу иретинде колдонулган этиш сөздөргө да мүнездүү. Мында да басымдын орду аяккы муунда болбой, ал андан мурдараак катарга өтүп кетет. Мисалы: *áлгын, бáргын, áйткын, иштéгиле, баштáгыла, бéрсин, келбéсин, таштáсын.*

2. Кимдир бирөөгө карата берилген суроону тактоо, аракет ким же эмне тарабынан болуп жаткандыгын даанарап кылышп көрсөтүү максатында кәэде суроо уландысы-бы сөз аягында басымсыз айтылып калат да, басым андан мурдагы муунга түшүп айтылат. Мисалы: *мéнби? сéнби? жóкпу? Асáнбы? бáрбы?*

Кәэ бир көп муундуу сөздөрдө басым -бы мүчөсүнө жанаша айтылган алдынкы муунга эмес, андан мурдагы муундардын бирине барып түшүп калышы да мүмкүн. Мунун себеби да жогоркудай эле максатка байланыштуу. Мисалы: *өттүүбү? óкудубу? иштéдиби? баштáдыбы? бáрдыбы? жарáдыбы?*

<sup>1</sup> И. А. Батманов. Современный киргизский язык, с. 56 — 62.

3. Этиштин каалоо ынгайын уюштурууучу мүчөлөрдөн мурдагы муун басымдуу болуп айтылса, ал аркылуу кан-дайдыр бир чечкиндүүлүк оттенкасы пайда болот. Мисалы: *бараáын, кармáын, көрбөйүн, кетéли, иштéили, сактáйлы, берéли*.

4. Буюруу же өтүнүү маанисинде күчтүү сезим менен айтылган этиш сөздөрдө, ошондой эле суроо маанисинде айтылган атооч сөздөрдө басым -чи мүчөсүнө түшпөстөн, анын алдынчагы муунга түштөт. Мисалы: *алчы, окýчу, жазбáчы, иштéчи, жазды́рчы, көрсөтчү, мénчи? сéнчи? Айшáчы? Акмáтчы?*

5. Басым кээ бир омоним сөздөрдүн омонимдеш формалар менен өзгерүп айтылышины интонация аркылуу бири-биринен айырмалоо учун да колдонулат. Мынтай учурда басым омонимдеш сөздөрдүн ар башка муундарына түшүп айтылат.

Мисалы:

*атыңыз* (сиздин атыңыз, ат сиздики)  
*атыңыз* (сиз атыңыз, атып жибериниз)  
*атаңыз* (сиздин атаңыз, ата сиздики)  
*атаңыз* (атын атаңыз, атап айтыңыз)  
*атчы* (ат багуучу, ат кайтаруучу)  
*атчы* (атып жиберчи, сен атчы)  
*койчү* (кой багуучу, кой кайтаруучу)  
*кóйчу* (тийбечи, токтотчу).

6. Басымдын ар башка муунга түшүп айтылыши аркылуу кээде бир эле сөздүн окшош формаларын бири-биринен ажыратып колдонууга да мүмкүн болот. Мисалы:

*балабы́з* (биздин балабыз, бала биздики)  
*балáбыз* (биз өзүбүз балабыз)  
*койчубúз* (биздин койчубуз, кой кайтаруучубуз)  
*койчúбуз* (биз өзүбүз койчубуз)  
*башкармабы́з* (биздин башкармабыз)  
*башкармáбыз* (биз өзүбүз башкармабыз).

7. Сын атоочтун, кээде тактоочтун күчөткүч бөлүкчө аркылуу колдонулган формасында да басым өз ордунда болбой, башкы муунга келип түштөт (тактап айтканда, басымды ушундай форманы уюштурган бөлүкчөнүн өзү кабыл алат). Мисалы: *кáпкара, сáпсары, кýпкызыл, жáпжакын, жýпжука, мýпмұздак, кùпкундүз*.

8. Кыргыз фамилияларында -ов, -ова, -ев, -ева мүчөлөрү басымсыз айтылат. Ошондуктан, маселен, *Бердибаев*, *Керимкулов*, *Шаршёнова*, *Базарбаева* сыйктуу фамилияларда басым жогоркудай мүчөлөрдүн алды жагындагы муунга түшүп айтылат.

Сөздүн басым түшкөн мууну анын башка муунуна (муундарына) караганда көтөрүнкү үн менен күчтүрөөк айтылган үчүн кыргыз тилиндеги басымды динамикалык (эпкиндүү) басым деп эсептөөгө болот.

Бир катар түркологдордун көз карашы боюнча алыш караганда (маселен, В. В. Радловдон тартып, А. Н. Кононовдун, Н. А. Баскаковдун, И. А. Батмановдун, С. К. Кенесбаевдин ж. б. айткандары боюнча алганда), көп муундуу сөздөрдө негизги басым менен катар, ага кошумча көмөкчү басым да колдонула берет. Бирок басымдын мындай эки түрү (анын бир сөз ичинде кабатталып келүүсү) ошо сөздүн ар бир басымдуу муунунда бирдей күчкө ээ болуп айтыла албайт. Анткени үндүн көтөрүнкү эпкини сөздүн басым түшкөн ар бир муунуна бирдей денгээлде тебе бербайт. Кантсе да негизги басымдын күчү алда канча айкын сезилип, ал эми көмөкчү басым анчалык ачык байкалбай калышы мүмкүн. Ошондуктан көмөкчү басымдын орду сөздүн кайсы муунуна туура келет деген маселенин езү да али аныкталып бүтө элек. Көмөкчү басымдын негизги басым сыйктуу динамикалык (эпкиндүү) эмес, музыкалык (мелодикалык) мүнөздө болушу да анын сөз ичинен алган ордун аныктоо маселесин кыйыннатпай койбайт. Бул маселе эксперименталдык жол менен дагы теренирээк изилденмейинче чечиле койбайт деген пикир көптөн бери айтылып жүрөт<sup>1</sup>, бирок ал азырынча иш жүзүнө ашырыла элек.

Басым жөнүндөгү буга чейинки кыскача баяндамада сөзгө (тактап айтканда, сөздүн белгилүү бир муунуна) басымдын кандайча байланышы бар экендиги жөнүндө айтылды. Муну сөз басымы (словесное ударение) деп атасак болот. Мындай басым дүйнө жүзүндөгү бардык эле тилдерде бар экен деп түшүнүү да туура эмес. Сөз басымы айрым тилдерде такыр эле жок же болбосо ал анчалык даана сезиле бербайт. Алсак, алыску түндүктөгү эвенкилердин тилинде, ошондой эле палеазиат тилдеринин тобунда сөздөр басымсыз айтылат.

<sup>1</sup> Бул туурасында *К. Ахановдун* «Тіл біліміне кіріспе» (Алматы, 1965) аттуу эмгегин караңыздар, 347-бет.

Л. В. Щерба француз тили да сөз басымы тарабаган (мүнөздүү болбогон) тилдердин катарында турат, мында басым бир сөздүн эмес, бир канча сөздүн өзүнчө бир ритмикалык тобун камтыйт деп белгилейт. Басымдын мындай түрү фразалык же синтагматикалык басым деп аталат<sup>1</sup>.

Сөз басымы мүнөздүү болгон тилдерде басым түшпөй (басымсыз болуп) колдонулуучу сөздөр болбойт экен деп түшүнүү да туура эмес. Алсак, предлогдор, айрым бөлүкчөлөр, байламталар, артиклдер ж.б. адатта басымсыз колдонулат. Мындан тышкары, кээ бир сөз айкаштарынын составында турган сөздөрдүн ар бири өз алдынча басымга ээ болбой, булар айтылыш жагы өз ара ширелишип, белгилүү бир ыргакка бириккен абалда болуп, бир гана басымдын жалпы күүсүнө баш ийип калышы да мүмкүн. Кыргыз тилинде, жалпы эле түрк тилдери сыйктуу, мындай бир гана фразалык басымга багынып айтылган сөз айкаштары кездеше берет. Мындай айкаштын составындагы сөздөрдүн белгияүү бирөө гана басымды өзүнө оодарып кетет да, басымсыз айтылган сөз ага ыкталып, аны менен бир ыргактын алкагында болуп турат.

Бир сөз айкашынын составында басымсыз жана басымдуу болуп колдонулган эки сөздүн жанаша айтылыши, позициялык орун тартиби боюнча алганды, төмөнкүдөй эки түргө бөлүнет. Булардын ар бир түрүн өзүнчө туюндура турган терминдерди да бар.

Эгерде басымсыз турган сөз басымдуу бөлүктүн алды жагына келип айкашса, мындай сөздөр проклитика (грекче proklitikos — алды жагын көздөй ыктоо, энкейүү) деп аталат. Буга кол жазмá, бет ачáр, беш кундùк, төрт бурчтúк, көз карáш, кол койдý, көз салдý сыйктуу сөз айкаштарындагы бир муундан туруп, басым түшпөй колдонулган сөздөр мисал боло алат.

Эгерде басымсыз колдонулган сөз басымдуу бөлүктөн кийин коюлуп калса, энклитика (грекче enklitikos — арт жагын көздөй ыктоо, артын көздөй ийилүү) деп аталат. Буга орус тилинен келтирилген полугу, пónебу, на́руку, на́слово, на́день ж.б. сөздөрдү мисал келтире кетсек болот<sup>2</sup>. Мындағы

<sup>1</sup> Бул маалыматтар төмөнкү эмгектерде берилген: Л. В. Щерба. Фонетика французского языка. М., 1953 (гл. v); Л. Р. Зиндер. Общая фонетика. Л., 1960 (§ 258—261).

<sup>2</sup> Бул мисалдар Б. Н. Головиндин «Введение в языкознание» (М., 1977) аттуу китебинен алынды (59-бет).

басымсыз колдонулган сөздөр *по*, *на* предлогдорунан кийин орун алып, басымды алды жагындағы башкы бөлүк өзүнө оодарып кетти.

Кыргыз тилиндеги күчтөкүч бөлүкчөлөр менен күчтөкүч оттенкасын жаратуучу сөздөр басымды өз боюна тартып, ошол ыргакта бир бүтүндү түзүп турған өзүнөн кийинки сөздөрдү энклитикага айландырып жиберүү касиетине ээ. М и с а л ы: *эн мыкты, ётө бийик, абдан сонун, аябай семиз, ўкмуш сулуу*. Сын атоочтун, тактоочтун күчтөмө даражасын уюштуруучу башкы муундар да басымды өзүнө оодарып кетип, негизги маанигө ээ болуп турған андан кийинки бөлүк (сын атооч же тактооч сөздөр) басымсыз абалда болуп калат: *капкара, кылкызыл, көпкөк, сапсары, тұптуура, күпкүндүз, жапжакын, жұпжуука*.

Сүйлемдөгү белгилүү бир сөздү көтөрүңкү интонация менен айрыкча бөлүп айттып, башка сөздөрдөн өзгөчөлөнүү аракети жасалған учурлар да болуп калат. Мындай айтылыш ошол сөзгө ой топтоо, назар оодаруу максатына байланыштуу келип чыгат да, ага өзүнчө басым жасоого туура келет. Мындай басым логикалык басым жасоо арқылуу айкындей кетсек болот.

Бүгүн биз тоого барабыз (башкалар эмес, *биз*).

Бүгүн биз тоого барабыз (башка жакка эмес, *тоого*).

Бүгүн биз тоого барабыз (барбай койбайбуз, *барабыз*).

Бүгүн биз тоого барабыз (эртең эмес, *бугун*).

Адатта логикалык басым көбүнчө баяндоочтун алдындағы сөзгө түшө турғандығы белгилүү. М и с а л ы: «Коноктор шаардан *бүгүн келишет*» деген сүйлемдө логикалык басымдын *бүгүн* деген сөзгө түшкөндүгү көрүнёт. Ушул сүйлемдөгү сөздөрдү төмөнкүдөй тартипте которуштурасак, анда логикалык басымдын орду ошол эле баяндоочтун алдында турған сөзгө туура келип калат:

Бүгүн коноктор *шаардан келишет*.

Бүгүн шаардан *коноктор келишет*.

Күчтүү сезим менен айтылған илептүү сүйлемдөрдө логикалык басым сүйлемдүн баяндоочуна түштөт. М и с а л ы: Элдердин достуғу *чыңдала берсин!* Силердин үй-бүлөнөрдө жамандык *болбосун!* Ар дайым бактылуу *болгула!*

Логикалык басым жазма тилде өзүнө тиешелүү каражаттар (тыныш белгилери) жана контекст арқылуу айкындалат.

Оозеки речте болсо бул маселе сүйлөөчүнүн интонациясы (кайсы сөздү өзгөчө бөлүп, ага айрыкча назар оодарып, көтөрүнкү үн, күчтүү сезим менен айтышы) аркылуу чечилүүгө тийиш.

### § 12. Тыбыштардын речтик агымда бири-бирине таасир эткен өзгөрүшү

Биз сүйлөгөн учурда речтеги тыбыштар бири-биринен бөлүнбей, ез ара айкалышкан түрдө колдонулат. Ошондуктан алар речтик агымда бири экинчисине жана шарттарга дуушар болбой койбыйт. Мындай шарттар тыбыштардын түрдүүчө өзгөрүүлөрүн пайда кылат. Тыбыштардын сүйлөө процессинде келип чыккан бул сыяктуу өзгөрүүлөрүн сүйлөөчү да, аны тыңдап, угуп жаткандар да ар дайым эле байкай беришпейт. Бирок байкала тургандары да аз эмес. Алсак, орус тилиндеги *луг* (шалбаа), *слог* (муун), *народ* (эл), *город* (шаар) сыяктуу сөздөрдүн аяккы үнсүз тыбыштары оозеки речте каткаландашып, *лук*, *слок*, *нарот*, *горот* түрүндө айтылары орус тилин билгендерге айкын сезилбей койбыйт.

Кыргыз тилинде [ч] тыбышынын [ш] болуп угулушу *кашты* (кач + ты), *уш сом* (уч сом) сыяктуу сөздөрдө учуарын кыргызча жакшы билген адамдар ачык байкай алат. Бул сыяктуу комбинациялык өзгөрүүлөр жалаң гана үнсүз тыбыштарга мүнөздүү боло турган кубулуш эмес, мындайлар үндүүлөрдө да боло берет. Маселен, түрк тилдериндеги үндүүлөрдүн сингармонизм закондоруна баш ийип өзгөрүүсүн алсак, буга кыргыз тилинен келтирилген төмөнкүдөй мисалдар ачык далил боло алат: 1) *эл + га — элгө*; 2) *тоо + лар — тоолор*.

Биринчи мисалдагы унгуда ичке жана эринсиз үндүү турган үчүн, ага жалғанган мүчөдөгү жоон үндүү ичкерип, [э] тыбышына өттү. Демек, мүчөдөгү үндүү унгудагы үндүү тыбышка тандай күүсү боюнча окшошуп өзгөрдү. Экинчи мисалдагы унгу жоон жана эринчил үндүүдөн турган соң, -*лар* мүчөсүндөгү үндүү тыбыш эриндешип, [о] тыбышына өттү. Демек, мында тандай күүсү боюнча да, эрин күүсү боюнча да окшошуп өзгөрүү кубулушу пайда болду.

Речтик агымдагы жогоркудай тыбыштык өзгөрүүлөрдү комбинациялык жана позициялык шарттарга байланыштуу пайда болгон өзгөрүүлөр деп, жалпысынан экиге бөлүп кароого туура келет. Мунун ар биригинин жөнүн кыскача түшүндүрө кетиш үчүн орусча лодка жана сад деген эки сөздөгү [д] каткалан [т] тыбышына кандайча еткөндүгүн мисал катары талдап чыксак болот.

Биринчисинде [д] тыбышы өзүнөн кийинки [к] тыбышына каткаландашуу жолу менен окшоп, оозеки речте бул лотка сыйктуу тыбыштык түргө ээ болот. Бул комбинациялык өзгөрүү деп аталат, анткени жанаша айтылган эки үнсүздүн бирөө экинчисине таасир этип, аны каткалан үнсүзгө өткөрдү. Экинчи мисалдагы [д] сөз аягында турган үчүн каткаландашып өзгөрүп, сат түрүндө айтылат. Мындай өзгөрүү позициялык шартка ылайык пайда болду, анткени орус тилинде мындай позицияда (сөз аягында) жалпы эле жумшак үнсүздөр каткаландашып өзгөрөт (мисалы: *город* > *горот*, *народ* > *нарот*, *остров* > *остроф*, *лоб* > *lop*, *хлеб* > *хлеп* ж. б.).

Сүйлөө процессинде тыбыштар ар түркүн өзгөрүүлөргө учурдай, анын ар бир түрүн өзүнчө аташ үчүн тил илиминде ар кандай терминдер колдонулат. Төмөндө тыбыштык өзгөрүүлөрдүн айрымдарына өз-өзүнчө токтолобуз.

### § 13. Сингармонизм

Бир сөздүн чегиндеги үндүү тыбыштардын бири-бирине үндөшүп айтылышы с и н г а р м о н и з м<sup>1</sup> деп аталат. Сингармонизм түрк тилдерине, монгол тилдерине, ошондой эле финно-угор, тунгус-манжур тобундагы тилдерге да мүнөздүү тыбыштык закон болуп саналат.

Түрк тилдериндеги сингармонизм туурасында эң алгачкылардан болуп ой бөлүшүп, аны илимий чөйрөгө биринчи алыш чыккан түрколог катарында О. Бётлингктин ысымын атай кетүүбүз керек. Кийинчөрөк бул маселе В. В. Радлов, П. М. Мелиоранский, В. А. Богородицкий ж. б. түркологдор тарабынан изилденип келди.

<sup>1</sup> Бул термин грек тилинин *sin* («бирге» деген мааниде) жана *harmonia* («үндөшүү», «окшоо») сыйктуу эки сезүнүн айкаалышынан жасалган.

Кыргыз тилиндеги сингармонизм маселесине К. К. Юдахин өзүнүн «Кыргызча-орусча сездүгүнүн» (1940) баш жағындағы «Киргизский язык» деген чакан макаласында токтолуп етөт. И. А. Батмановдун кыргыз тили боюнча жарық көргөн әмгектеринде — өзгөчө «Современный киргизский язык. Вып. I» деген ат менен бир нече ирет басылып чыккан китебинде бул маселе кенири планда каралган. Буга мындан башка да бир катар авторлор кайрылгандығы белгилүү.

Үндүү тыбыштардың үндөшүү (сингармонизм) закондоруна баш ийип, бир сөз ичинде өз ара оқшошуп айтылышинын төмөнкүдөй эки түрү бар: 1) үндүүлөрдүн таңдай күүсүнө (жоон же ичкелигине) карата үндөшүүсү; 2) үндүүлөрдүн эрин күүсүнө (эринчил же эринсиз үндүү болуп айтылышина) карата үндөшүп өзгөрүшү.

Үндөшүүнүн мындаи түрлөрү түрк тилдеринде узак мезгилден бери карай жашап келе жаткандығын айтып келип, белгилүү түрколог А. М. Щербак өзгөчө таңдай күүсү (палатальная гармония) эң байыркы доордо (азыркы түрк әлдеринин байыркы ата-бабалары жалпы бир тилде — баба тилде сүйлешкен мезгилде) эле жараган тыбыштык кубулуштардың бири болуу керек деп эсептейт<sup>1</sup>. Академик А. Н. Кононов байыркы түрктердүн Орхон-Енисей жазма әстеликтеринде таңдай күүсү гана эмес, белгилүү деңгээлде эрин күүсүнүн да изи сакталгандығын тилдик фактылардын негизинде далилдеген<sup>2</sup>.

Өзбек адабий тилин эсепке албаганда, азыркы түрк тилдеринин бардығында үндүү тыбыштар таңдай күүсүнө багынып, сездүн бардык муунунда же жалан жоон үндүү, же жалаң ичке үндүү колдонулат, үндүүлөрдүн бул эки түрү аралашып калган учурлар көбүнчө башка тилдерден кабыл алынган сездөрдө болушу мүмкүн.

Үндүүлөрдүн эрин күүсүнө баш ийип үндөшүүсү азыркы кездеги түрк тилдерине жалпы мүнөздүү болгон көрүнүш эмес. Мындаи үндөшүү, А. Н. Кононов айткандай, «өзүнүн абсолют-

<sup>1</sup> А. М. Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970, с. 121—122.

<sup>2</sup> А. Н. Кононов. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв. Л., 1980, с. 66—68.

тук формасында» кыргыз, тоолук алтай жана якут тилдеринен гана орун алган<sup>1</sup>.

Сингармонизм закондору боюнча үндүүлөрдүн жоон жана ичке үндүү, эринчил жана эринсиз үндүү болуп, бир сөз ичинде кандайча окшош тургандыгын кененирээк баяндаш үчүн бул маселени төмөнкүче талдоого алсак болот.

1. *Үндүүлөрдүн таңдай күүсүнө карата үндөшүүсү.* Бир сөз ичиндеги үндүү тыбыштардын жалаң жоон же жалаң ичке үндүүлөрдөн болуп, жоон же ичкелик сапаты жагынан жалпы окшоштукка ээ болуп үндөшүүсү кыргыз тилине гана эмес, көпчүлүк түрк тилдерине таандык фонетикалык кубулуштардан болуп саналарын жогоруда белгилеп еттүк. Үндүү тыбыштардын мындай законго багынып үндөшүүсүнөн улам пайда болгон окшоштугу тубаса (унгугу) сөздөрдүн да, мүчөлөр аркылуу морфемалык составы көнин туунду сөздөрдүн да бардык муундарынан кездешет. Маселен, *бала, талаа, жакын, калың, тукум, тоголок, жыйырма, отуз* сыйктуу тубаса сөздөрдүн составында жалаң жоон үндүүлөр колдонулса, *эртең, эпкин, эшик, жигит, етүк, көпүрө, көңүл, көгүчкөн* деген сөздөрдө жалаң ичке үндүүлөр келип айтылат. Мындай үндешүү жогоркудай тубаса сөздөрдүн ар кандай мүчөлөр менен өзгөрүп айтылышында (туунду сөздөрдүн составында) айрыкча даана байкалат. Анткени сөздүн унгусунда кандай үндүү (же үндүүлөр) болсо, мүчөлөрдөгү үндүү тыбыш да жоон же ичкелиги жагынан ошого толук окшошуп жалганат.

Буга -чи, -лар, -ыбыз, -дан сыйктуу мүчөлөрдөгү үндүүлөрдүн төмөнкүдей сөздөрдөгү үндүү тыбыштарга кандайча ылайыкташып жалганарын мисал катары келтирсек болот.

1. Жоон үндүүлөр менен келген сөздөргө жалганышы: *мал + чы + лар + ыбыз + дан, жылкы + чы + лар + ыбыз + дан, жол + чу + лар + ыбыз + дан, жумуш + чу + лар + ыбыз + дан.*

2. Ичке үндүүлөр менен келген сөздөргө жалганышы: *жетек + чи + лер + ибиз + ден, иш + чи + лер + ибиз + ден, сүрөт + чу + лөр + үбүз + дөн, тигүү + чу + лөр + үбүз + дөн.*

<sup>1</sup> А. Н. Кононов. Жогоруда аталган әмгек, 67-бет. Автор бул туурасында мындай деп жазат: «Губная гармония в ее абсолютной форме известна только киргизскому, горноалтайскому и якутскому языкам».

Кыргыз тилинин тыбыштык системасындагы үндүү тыбыштардын тандай күүсү боюнча окшошуп үндөшүүсү (сөздүн башкы муунунда кандай үндүү турса, анын соңунан кайсы үндүүлөр келип айтылары) төмөнкү таблицада мисалдар аркылуу берилди.

	Сөздүн башкы муунундагы үндүү	Сөздүн кийинки муундарындагы үндүүлөр	Мисалдар:
Жоон үндүүлөр	а	а, ы, о, у	карагай, жаратылыш, арноо, чалгындоочулар
	ы	ы, а, о, у	кыймыл, ынтымактуу, сыноо, кыштоодогулар
	у	у, а, ы, о	буйрук, булак, бургулоочулар, сурамжылоо
	о	о, у, а, ы	котормо, корутунду, жогорудагы, жоогазын
Ичке үндүүлөр	э	э, и, ү, ө	келечек, келишимдүү, не-гиздөөчү, келишпөөчүлүк
	и	и, э, ү, ө	иийгилик, ителги, ишенбөөчүлүк, тигүүчүлөр
	ү	ү, ө	сүйүнүч, күзәтчүлөр, күзүндөгү, күрөшүү
	ө	ө, ү	кергөэмө, көгүчкөн, көтерүлүш, өнүмдүүлүк

Сөздүн бардык муундары жалаң жоон же жалаң ичке үндүүлөрдөн туруп, тандай күсү боюнча толук үндешүү закон ченемдүүлүгү кыргыз тилинин төл сөздөрүндө негизинен турктуу сакталат. Ал жөнүндө жогорку таблицада берилген мисалдардан ачык байкоого болот. Тандай күсүнө баш ийип өзгөрүү кыргыз тилине кабыл алынган кәэ бир араб-иран сөздөрүнө (*аңгеме, тарбия, маданият, мамлекет, кандек, илимпоз, калемпир, акиташ*) жана орус тилинен киргөн сөздөргө (*машина, техника, актив, газета, армия, искусство*) гана тараалган эмес.

Жогоркудай айрым сөздөрдү эсепке албаганда, кыргыз тилиндеи көпчүлүк араб-иран сөздөрү тандай күсүнө толук багынып, улуттук тилибиздин өзүндөгү тыбыштык закондорго ылайыкташып кеткен. Алсак, *мектеп, китеп, медресе, саясат, эсеп* (эсеп-кысыап), *өнөр, мөмө, мейиз* сыйктуу сөздөр, ошондой эле дүйшөмбү, шайшемби, бейшемби, ишемби, жекшемби сыйктуу күндүн аттары, тыбыштык жагынан алганда, түп нускадагы айтылыши нормасынан кескин өзгөчөлөнүп, азыркы кыргыз тилинде, чынын айтканда, башкача тыбыштык нормага ээ болуп калды.

2. *Үндүүлөрдүн эрин күсүнө карата үндөшүүсү*. Сөздүн бардык муунунда баштан аяк эринчил үндүүлөрдүн колдонулушу үндүү тыбыштардын эрин күсү боюнча ээ ара окшошуп өзгөрүшүн көрсөткөн тыбыштык кубулушка жатат. Үндүүлөрдүн мындай окшоштукка ээ болуп айтылыши тилдин лексикалык составындагы унгу сөздөрдө да, алардын мүчөлөр аркылуу өзгөргөн туунду формасында да кенири көздеше берет. Башка түрк тилдерине караганда, кыргыз тилинде үндүүлөрдүн бул сыйктуу кубулушу бир топ активдүү өнүккөн. Аны төмөнкүдөй мисалдардан көрүгө болот: *ортос, тоголок, жумуш, түмшүк, күлүк, түлкү, көлөкө, көпүрө* (унгу сөздөрдөгү үндөшүү); *ортос + до + гү, тоголок + то + гон, жумуш + убуз + дү, түмшүк + түү + нун, күлүк + төр + үбүз + дүн, түлкү + лөр + дү, көлөкө + дө + гү + лөр, көпүрө + лөр + дүн* (жогоркудай унгу сөздөрдүн мүчөлөр аркылуу өзгөргөн туунду формаларындагы үндөшүү).

Эрин күсүн тандай күсүнөн тышкary турган, ага эч кандай катышы жок өзүнчө тыбыштык закон катарында кароого болбийт. Анткени эрин күсү боюнча бири-бирине окшошуп айтылган үндүүлөрдүн тобу ээ ичинен тандай күсүнө да баш ийип, үндешүүнүн бул эки түрү ээ ара айкалышкан абалда болуп турат. Демек, бир эле сөздүн ичинде жоон эринчил үндүүлөр ээ алдынча, ал эми ичке эринчил үндүүлөр ээ алдынча үндөшүп

айтылат. Мисалы: борбор — борборлошкон, орто — ортодогуну, умтул — умтулушту, ук — уккулуктуу (жоон эринчил үндүүлөрдүн өз ара үндөшүүсү); көчө — көчөлөрүбүзгө, көлөкө — көлөкөлөштү, өтүк — өтүкчүлөрдүн, күч — күчөтүлгөн (ичке эринчил үндүүлөрдүн өз ара үндөшүүсү).

Бирок кыргыз тилинде үндүүлөрдүн эрин күсү боюнча үндөшүүсү, тандай күсүнө караганда, анча активдүү эмес. Кээде сөздүн башкы муунундагы эринчил үндүү өзүнөн кийинки муундагы үндүү тыбышканда айкашып айтала албай, бир эле сөздүн ичинде эринчил үндүү да, эринсиз үндүү да катар келип айтыла бериши мүмкүн. Мындай көрүнүш кабыл алынган сөздөрдө гана эмес, кыргыз тилинин төл сөздөрүндө да төмөнкүдөй учурларда кездешет.

1. Кыргыз тилиндеги бир катар сөздөрдүн алгачкы муунундагы эринчил үндүү [ү] өзүнөн кийинки муундагы (же муундардагы) [а] тыбышын эриндештирип өзгөртүп жибербестөн, бир сөз ичинде [ү + а] түрүндө айкашып айтала берет. Мисалы: улак, улар, булак, кулак, булгаары, бурганак, кумалак. Ал эми эринчил [ү] тыбышы болсо жогоркудай позицияда [ү + э] түрүндө колдонулбастан, өзүнөн кийинки үндүүлөр менен толук үндөшүү абалында болуп турат. Мисалы: ужек, устөк, бүркөк, түгөл, түлөк, жугөн, жугөрү, чукө, күйкө, күйкөлөк, устөмөн, күмөндер, түбөлүк.

Кыргыз тилиндеги [а] тыбышы менен келген бир катар мүчөлөр (-чан, -ла, -лар, -га, -ган, -да, -дан ж. б. мүчөлөр) эринчил [ү] тыбышынан кийин уланганда, мүчөдөгү үндүү ([а] тыбышы) эрин күсүнө багынып өзгөрбестөн, өзүнүн мурдагы калыбын сактап кала берет. Бирок ушул эле мүчөлөр эринчил [ү] тыбышы менен айтылган сөздөргө уланганда, мүчөдөгү [а] эрин күсүнө багынып, [е] тыбышына өтүп өзгөрөт. Муну төмөнкүдөй мисалдардан ачык байкоого болот:

жоолукчан	өтүкчөн
сулуула	күчтүүлө
куулан	куулөн
куулар	куулөр
орунга	өмүргө
чогулган	чөмүлгөн
колунда	көңүлүндө
үйдан	үйдөн

Мына ошентип, бириңчисинде [ү + а] сыйктуу эринчил жана эринсиз үндүүнүн өз ара айкашып айтала бериши толук

мүмкүн болсо, экинчисинде [у + е] сыйктуу жалаң эринчил үндүүлөр гана өз ара үндөшүү абалына ээ болгондугу бул салыштыруудан ачык көрүнүп турат. Демек, [у] тыбышынын өзүнөн кийинки эринсиз үндүүлөрдү эриндештирип өзгөртүүчү таасири етө күчтүү. Ал эми [у] тыбышы болсо мындай касиетке ээ эмес. Ал [а] тыбышына караганда [ы] тыбышын толук эриндештирип жибере алат. **М и с а л ы:** *кутул + ып — кутулуп, жуун + ды — жуунду, сүүк + ы — сүүгү, түү + сы — түүсу ж. б.*

2. Эрин күүсүнүн бузулушу кәэде созулма [oo] тыбышынан кийинки муунда да болуп калышы мүмкүн. **М и с а л ы:** *оолак, боола, жоола, коола, доола, оозант, оона, оома, соогат, тоодак, коомай, шоона, шоола.*

Бирок ушундай эле типтеги тыбыштык айкашууда созулма [өө] тыбышы өзүнөн кийинки муундагы үндүү менен толук үндөшүү абалында болуп турат. **М и с а л ы:** *өөнө, жөөлө, көөлө, көөрчөк, көөмөй, көөкөр, көөнөр, мөөрө, сөөмөй.*

3. Оозеки айтылышта көп муундуу сөздөрдүн бардык муундарында эрин күүсү өз калыбынча болбой, бузулуп калышы да мүмкүн. Алсак, *үйдөгүлөрүбүз* дебестен, кәэде *үйдеги-лерибиз* деп, же болбосо *үмтөтүшөт* дегенди *үмтетишет* деп айтуу — оозеки речте учурай бере турган көрүнүш. Демек, эрин күүсү боюнча үндөшүү кәэде сөздүн башынан аягына чейин бирдей денгээлде сактала албай да калат.

Сөздөгү үндүү тыбыштардын үндөшүү багыты негизинен биринчи муундагы үндүүдөн башталып, ал андан кийинки муундарга таралат. Жогоруда келтирилген мисалдар үндөшүүнүн мына ушундай **прогрессив**<sup>1</sup> багытына туура келет. Кәэде үндөшүү сөздүн кийинки муунунан башталат да, ал башкы (биринчи) муундуу көздөй багыт алат.

Мындай **прогрессив**<sup>2</sup> багыт боюнча үндөшүү оозеки речте *бүрөө* (бирөө), *өкөө* (экөө) болуп айтылуучу жамдама сан атоочторго, ат атоочтун *мындан* (бул + дан), *мындаи* (бул + дай), *мында* (бул + да) сыйктуу формаларына, ошондой эле *быяк* (бу жак), *тыяк* (тиги жак), *бүгүн* (бу күн), *быйыл* (бу жыл), *минтип* (мындай этип), *өйүз* (ал жүз), *бүйүз* (бул жүз), *үнчук* (үн-

<sup>1</sup> Прогрессив — латынча *progressus* (алга карай жылыш) деген сөздөн алынган.

<sup>2</sup> Регрессив — латынча *regressio* (артка карай жылыш) деген сөздөн алынган.

чык) сыйктуу бириккен сөздөргө ж. б. мұнәздүү. Бул келтирилген мисалдарда үндөшүү сөздүн баш жагын көздөй багытталгандыктан, башкы муундагы үндүү тыбыш андан кийинки муундагы үндүүгө баш ийип, ушундай өзгөрүүлөрдүн келип чыгышына себеп болгон.

Ал эми *анттип* (андай этип), *кантип* (кандай этип), *кантикенде* (кандай эткенде), *ошентип* (ошондой этип), *нечак//эчак* (не чак) сыйктуу ар башка унгудан бириккен сөздөрдө жоон үндүү менен ичке үндүүнүн бир сөз ичинде катар келип калышы үндөшүү чегинен тышкary болуп, жогоркуга карама-каршы келе турган факт катары эсептелет. Мындай кубулуштар кыргыз тилинде аз болсо да учурап калат. Аларга төмөндө айрым-айрым токтолобуз.

Кыргыз тилине иран тилдеринин кәэ бир грамматикалык элементтери көбүнчө араб-иран сөздөрү аркылуу келип кирди, айрымдары кыргыздын төл сөздөрүндө да колдонулуп кетти. Бирок булар үндөштүк закондоруна төп келбей (айрымдары тандай күүсүнө, кәэ бирлери эрин күүсүнө баш ийбей), мындай нормадан четтең кеткен учурлар да болуп калат. Аны төмөнкүдөй мисалдар айгинелейт: *амалкөй*, *тамашакөй*, *кызматкер*, *жоокер*, *жоопкер*, *асылкеч*, *аракеч*, *арабакеч*, *илимпоз*, *беймаал*, *бейкүнөө* ж. б. Кыргыз тилинде тандай күүсүнө багынбаган *адабий*, *маданий*, *саясий*, *рухий* сыйктуу сын атооч сөздөр да бар. Бул — араб тилинен келип кирген форма. Тыбыштык составы өзгөрбей колдонулуп, эркелетүү, кичирейтүү маанисин туюндурган бир катар мүчөлөрдө да үндөшүү нормасы сакталбай калат. Мисалы: *атаке*, *апаке*, *абаке*, *коёнек*, *кыргыек*, *женетай* ж. б.

Үндешүү чегинен тышкary турган жогоркудай айрым четтөөлөрдү өске албаганда, кыргыз тилинде сингармонизм закондорунун (өзгөчө тандай күүсүнүн) күчтүү сакталарында шек жок. Көпчүлүк түрк тилдерине караганда, кыргыз тилинде эрин үндөштүгү да жакшы сакталган. Бул жагынан кыргыз тили бизге коншу жашаган элдердин тилдеринен, мисалы, казак жана өзбек тилдеринен кескин айырмаланат десек болот. С. К. Кенесбаев «Казактын оозеки тилинде аз болсо да эрин үндөштүгү байкалат... Муундардын саны жагынан эрин үндөштүгүнүн күчү үч муундан ашпайт: өзгөчө эки муундуу сөздө эринчил үндүү менен келген алгачкы муундун эринчилдик таасири анык сезилип турат, үчүнчү муунда соглундоо сези-лет» деп айтып келип, автор мунун жөнүн мисалдар аркылуу төмөнкүчө чечмелейт. Эки муундан турган орун, *кулун*, *көрүк*,

күдүк сыяктуу сөздөр оозеки речте эрин күүсүнө баш ийип, эринчил үндүүлөр менен айтылса, мүчө жалганып, үчүнчү муун кошулганда, булардын башкы муунундагы эринчил үндүүнүн кийинки муундагы үндүүгө тийгизген таасири начарлап, солгун тартып кетет. Ошол себептен *орыны*, *кулыны*, *көріктің*, *күдікті* болуп, эрин күүсү жоюлуп калат<sup>1</sup>.

Буга толук шайкеш келген пикир К.Ахановдун «Тіл біліміне кіріспе» (1965) аттуу китебинде да айтылган. Анын 356-бетинде автор мындан деп жазат: «Эринчил үндүүнүн таасири экинчи муундан ашкан сон, биротоло алсызданып жоюлат. Мисалы, казак тилиндеги *көлеңке* деген сөздүн биринчи муунундагы эринчил үндүүнүн үчүнчү муундагы үндүүгө таасири, экинчи муунга караганда, алда канча солгун, деги эле жокко эссе десе болот.

Ошентип, казак, кара калпак, ногой, татар тилдеринде эрин үндештүгү, башка түрк тилдери менен салыштырганда, алсыз түрдө учурайт».

Өзбек адабий тилинде сингармонизм жоюлуп буткөн. Мында тандай үндештүгү да, эрин үндештүгү да сакталған эмес. Мындан кубулуштар өзбек тилинин айрым бир диалектилеринде гана бир аз учурайт. Демек, булар нукура диалектикалык белгилерден болуп саналат<sup>2</sup>.

#### § 14. Ассимиляция

Бир сөз ичиндеги же жанаша айтылган эки сөздүн орто-сундагы тыбыштардын бири экинчисине таасир этип, түрдүүче комбинациялык өзгөрүүлөрдү жаратары буга чейинки бөлүмдө жалпы сөз менен эксертилген эле. Ушундай комбинациялык өзгөрүүлөрдүн бири а с с и м и л я ц и я<sup>3</sup> деп аталат. Жалпы эле ассимиляция жөнүндө кеп баштардан мурда бул үндүүлөр менен үндүүлөрдүн жана үнсүздөр менен үнсүздөрдүн бири-бирине тийгизген таасиринен улам келип чыга турган кубулуш экендигин айта кетүүбүз кажет. Демек, жалан үндүүлөрдүн жана жалан үнсүздөрдүн өз-өзүнө тиешелүү ассимиляциялык

<sup>1</sup> С. Кенесбаев, У. Мусабаев. Казіргі казак тілі. Лексика, фонетика. Алматы, 1962, 290—291-беттер.

<sup>2</sup> В. В. Решетов. Узбекский язык. Часть I. Введение. Фонетика. Ташкент, 1959, с. 295 — 299.

<sup>3</sup> Ассимиляция — латынча *assimilatio* (окшоо, окшошуу) деген сөздөн алтынган термин.

өзгөрүштөрү болот. Ошентип, ассимиляциянын бир түрү — биз жогоруда токтолуп өткөн сингармонизм. Биз муну үндүү тыбыштарга байланыштырып талдап өттүк. Азыркы кепке ала турганыбыз — үнсүздөрдүн ассимиляциясы.

Үндүулдердүн тандай күүсүнө жана эрин күүсүнө карата үндөшүп өзгөрүшү, жалпысынан алганда, сөздүн бардык муундарына (ошол сөздүн башынан аягына чейин) текши тарай турган тыбыштык кубулуш экендиги сингармонизм жөнүндө кеп болгон жерде айтылган эле. Үнсүз тыбыштардын ассимиляциясына байланыштуу өзгөрүү бул сыйктуу кенири аймакка тарай албайт. Ал көбүнчө эки үнсүздөрдүн бири-бирине катар келип айкашкан чегинен чыкпаган тар чейрөнү гана камтый алат.

Ассимиляциянын натыйжасында бири-бирине жанаша колдонулган эки тыбыштын бири экинчисине таасир кылыш, аны өз ынгайына каратып, толук багындырышы же жарым-жартылай багындырып өзгөртүшү мүмкүн. Ушул белгисине карата үнсүздөрдүн ассимиляциясын төмөнкүдөй бөлүштүрүп кароого болот: 1) т о л у к а с с и м и л я ц и я; 2) т о л у к э м е с (жарым-жартылай) а с с и м и л я ц и я.

Эгерде эки башка тыбыштын бири экинчисине таасир этип, аны бардык белгилери боюнча абсолюттук окшоштугу бар (башкача айтканда, дал өзүндөй) тыбышка өткөрүп жиберсе, мындай көрүнүш толук ассимиляциялык өзгөрүү болуп саналат. М и с а л ы: түн + ма — түмма (мындағы окшош үнсүздөр: м + м), жат + ды — жатты (окшош үнсүздөр: т + т). Үнгү менен мүчөнүн чегинде турган [мм] жана [тт] толук окшоштукка әз болду.

Бир сөз ичинде же жанаша айтылган эки сөздүн аралыгында [cc] жана [mm] түрүндөгү эки окшош үнсүздөрдүн катар келип, ушундай типтеги окшошуунун жаралышы дагы төмөнкүдөй учурларда пайды болот: 1) түzsура > түssура, сөzsүз > сөssүз, азсын > ассын, жазса > жасса, көз сал > көс сал, муз сыйктуу > мус сыйктуу; 2) жанмай > жаммай, карын май > карым май, күн мурун > күм мурун ж. б.

Бирок кыргыз тилинде ассимиляциялык өзгөрүүлдердүн жогоркудай толук түрүнө караганда, анын толук эмес (жарым-жартылай) түрү басымдуулук кылат. Анткени ассимиляциялык кубулуштардын жалпы негизи үнсүздөрдүн бири-бирине толук окшошуп өзгөрбестөн, айрым бир белгилери боюнча гана өз ара жакындашып, жарым-жартылай окшошуп калуу өзгөчөлүктөрүнөн турат. Мындаид окшошууну, маселен, үнсүздөрдүн эриндейшүү же мурундашыу жолу менен болгон

өзгөрүшүнөн, ошондой эле жумшак үнсүздөрдүн каткалаңдашып кетүүсүнөн ачык көрүүгө болот. Буга төмөнкүлөр мисал боло алат: 1) [н+б] түрүндөгү тыбыштык айкалышта [б] тыбыши [н] тыбышын әриндештирип, [н > м] сыйктуу ассимиляциялык өзгөрүүгө алып келет: *тұмбұ* (< тұн + бы), *тұмбады* (< тұн + ба + ды), *мұмкүм бекен* (< мұмкүн бекен); 2) *тапан*, *тепин*, *буун* сыйктуу бир катар сөздөрдөгү [п], [б] тыбыштары сез аягындагы мурунчул [н] арқылуу [м] тыбышына өтүп (п > м, б > м болуп өзгөрүп), ал сөздөр *таман*, *темин*, *муун* түрүндө колдонулуп калган; 3) каткалаң үнсүздөр менен аякталған сөздөргө айкашканда, мұчөнүн башындагы жумшак үнсүз тыбыш өзүнүн каткалан түгөйүнө өтүп өзгөрет: *ташка* (< таш + га), *сууктан* (< суук + дан), *бышыкпы* (< бышык + бы), *бастыр* (< бас + дыр) ж. б.

Үнсүздөр сөздүн алды жаккы багытын көздөй да, арткы багытын көздөй да өзгөрүп айтыла берет. Эгерде үнсүз тыбыштар өзүнөн мурдагы тыбыштын таасири менен өзгөрүп айтылса (башкача айтканда, өзгөрүү сөздүн алды жагын көздөй багытталса), үнсүздөрдүн прогрессивдүү ассимиляциясы деп аталац. Өзүнөн кийинки тыбышка карата болгон өзгөрүү үнсүздөрдүн регрессивдүү ассимиляциясы на жатат. Мынданай учурда өзгөрүү сөздүн арткы багытын көздей оойт.

*Прогрессивдүү ассимиляция.* Үнсүздөрдүн мынданай багыттагы өзгөрүшү унгу менен мұчөнүн айкашкан жеринде же бири-бирине жанаша айтылған эки сез ортосунда (каткалаң + жумшак болуп кабатталып келген абалда) өзгөчө айкын сезилет. Эгерде сөздүн аяккы тыбышы каткалан үнсүз менен аякталса, ага жалғанған мұчөнүн же жанаша айтылған экинчи бир сөздүн башындагы жумшак үнсүз да өзүнүн каткалан түгөйүнө өтөт. Мисалы:

1) б > п: *жаш + бы* — *жашпы*, *тарт + ба* — *тартпа*, *ук + ба* — *укпа*, *жооп бер* — *жооп пер*.

2) ә > т: *жумуш + дан* — *жумуштан*, *тундук + да* — *тундуктө*, *класс + да* — *класста*, *тарт деди* — *тарт теди*.

3) ғ > к: *бак + га* — *бакка*, *саат + га* — *саатка*, *ат + гыч* — *аткыч*, *тыш + гары* — *тышкары*, *көк гүл* — *көк күл*.

Бирок мынданай өзгөрүүлөрдүн бардык түрү тен эле адабий тилдин орфографиялык нормасынан орун ала берген әмес. Булардын ичинен унгу менен мұчөнүн чегиндеги каткалаң +

каткалаң болуп кабатталган тыбыштык айкалыштар гана (үк-па, класс-та, ат-кыч) ушул турушунда жазылат. Ал эми сөз ортосунда учуралган жогоркудай кубулуштар жазууда берилбестен, оозеки айтылышта гана боло турган өзгөрүүлөргө жатат.

Эгерде унгу менен мүченүн же эки сөздүн өз ара айкалышкан чегинде жалаң жумшак үнсүздөр, же болбосо жумшак үнсүз менен кандаидыр бир үндүү тыбыш кабат келип айтылып калса, анда мүченүн да, бири-бирине жанаша айтылган эки сөздүн кийинки сезүнүн да башкы үнсүз тыбышы өзгөрбөстөн кала берет. Жазууда да ал үнсүз тыбыштын ушул айтылган түрү толук сакталат. Мисалы: мал + бы — малбы, бар + бы — барбы, жаз + ба — жазба, сура + ба — сурара, жакши бекен, жаан + дан — жаандан, кел дели, алма + га — алмага, карма + гыч — кармагыч, кызыл гүл ж. б.

Каткалан түгэйлөрү жок болгондуктан, [р], [л], [м], [н], [и], [й] сыйктуу сонор үнсүздөр өзүнөн башка жумшак үнсүздөр менен да, каткаландар менен да жанаша келип айтыла берет. Демек, сонор үнсүздөрдүн лб — лп, лд — лт, лг — лк, рг — рк, рб — рп, рд — рт, мг — мк, мд — мт, йг — йк, ѹд — ѹт, нд — нт, нг — нк, ңд — ңт ж. б. сыйктуу болуп айкалыша берүүгө толук шарты бар. Мисалы: калбыр — калпак, жалгыз — жалкы, балдак — балта, коргон — коркок, чарбак — чырлык, жарды — жарты, тамга — томкор, сомдо — коломто, тайгак — тайкы, кайдан — кайтар, жандык — жантык, мөңгү — мөңкү, каңда — каңтар ж. б. Сонор үнсүздөр менен аякталган сөздөргө кээ бир мүчөлөр эки түрдүү болуп жалгана бериши да мүмкүн. Анын бирөө жумшак үнсүз менен башталса, экинчи бир түрү каткалан үнсүз менен да келе берет. Мисалы: адамгерчилик — адамкерчилик, жайгар — жайкар, өңгөй — өңкөй, бывтыргы — бывтыркы, бейгүнөө — бейкүнөө, соңгу — соңку, таңғы — таңкы, балтырган — балтыркан, бир гыйла — бир кыйла.

Ал эми -дыр мүчөсүнүн [л] тыбышы менен аякталган этиш сөздөргө жумшак же каткалан үнсүз менен башталып, эки түрдүү жалганишы мындан алда канча кенири. Буга этиштин төмөнкүдөй аркылуу мамиле формасы мисал боло алат:

ал-дыр	кал-тыр
бил-дир	кел-тир
кул-дүр	тол-тур
жул-дүр	өл-тур

**Регрессивдүү ассимиляция.** Үнсүз тыбыштардын бул ба-гыт боюнча өзгөрүшү да бир сөз ичинде (унгу менен мүчөнүн чегинде) жана бири-бирине жанаша айтылган эки сөз ортосунда кездеше берүүчү тыбыштык кубулуштардан болуп саналат. Буга төмөнкүдөй орус сөздөрүнүн оозеки речтеги айтылышын ми-сал кылсак болот: *збить* (< сбить), *зделать* (< сделать), *одых* (< отдых). Кыргыз тилинде тыбыштык өзгөрүүнүн мындай ба-гыты төмөнкүдөй учурларда болот, бирок жазууда берилбей, оозеки айтылышта гана учурайт.

1) Унгу менен мүчөнүн же жанаша айтылган эки сөздүн ортосунда [н + г], [н + к] болуп кабатталган үнсүздөрдүн кийинкиси ([г], [к]) өзүнөн мурдагы үнсүзгө ([н] тыбышына) таасир этип, аны [н > н] түрүндө өзгертөт: *көрүнгөн* > *көрүңгөн*, *муунга* > *муңга*, *жуунган* > *жуңган*, *кубанган* > *кубаңган*, *күйин келди* > *күйиң келди*, *мен гана* > *мен гана*, *түнкү* > *түңкү*, *мурунку* > *муруңку*, он гектар > он гектар ж. б.

2) Жогоркудай комбинациялык абалда [з + с] түрүндө ка-бат келип айтылган эки үнсүз тыбыштын каткалалы ([с] ты-бышы) өзүнөн мурдагы жумшак үнсүзгө ([з] тыбышына) таасир этип, [з > с] түрүндө каткаландаштырып жиберет: *сөзсүз* > *сөс-сүз*, *түзсүз* > *түссүз*, *созсо* > *сocco*, *азсынат* > *ассынат*, *көз сал* > *көс сал*, *боз сымак* > *бос сымак* ж. б.

3) Бир сөз ичинде же жанаша айтылган эки сөздүн ортосунда [н + б], [н + м] болуп кабатталып айтылган үнсүз тыбыштардын экинчи түгөйү (б, м) кош эринчил болгондуктан, ал өзүнөн мурдагы [н] тыбышын кош эринчил [м] тыбышына өткөрүп, анын натыйжасында [нб > мб], [нм > мм] сыяктуу өзгөрүү пайда болот: *танба* > *тамба*, *тонбу* > *томбу*, *ынан-байт* > *ынамбайт*, *түнма* > *тумма*, *жуунмайынча* > *жуум-майынча*, *карын май* > *карым май* ж. б.

Кээде бири-бирине жанаша колдонулган эки сөздүн арасында үнсүз тыбыштардын алга карай (прогрессивдүү ассимиляция боюнча) жана артка карай (регрессивдүү ассимиляция боюнча) өзгөрүп айтылыши кабат келип калышы да мүмкүн. Маселен, жанаша айтылган эки сөздүн ички чегинде [н+к] болуп жанашкан эки үнсүздүн кийинкиси мурункусуна жана мурункусу кийинкисине бир эле учурда өз ара таасир этип, [н+г] сыяктуу башка тыбыштык айкалышты жаратат. Бирок мындай өзгөрүү оозеки айтылышта гана учурайт, жа-зууда анын өзгөрбөгөн түрү сакталат. Мисалы: *түң гирди* (< тун кирди), *амаң гелди* (< аман келди), *тоң гийди* (< тон кийди), *ээн калды* (< ээн галды) ж. б.

Ассимиляция бири-бирине чукул жанашып турган эки

тыбыштын өз ара таасири аркылуу да жана бири әкинчиси-  
нен обочо жайгашкан тыбыштардын таасиринен улам да пай-  
да боло берет. Мунун биринчи түрү контактылуу ассимиляция деп  
аталат. Биринчисине жогоруда көп эле мисалдар келтирилди  
(бак + га — бакка, сөз + сын — сөссүз, тун + ма — тум-  
ма, тун + бы — тумбу ж. б.). Экинчисине муун (< буун),  
таман (< тапан), темин (< төп + ин), чамынды (< чап +  
ынды), жамынчы (< жап + ынчы) сыйктуу мисалдар туура  
келет. Мында [н] тыбышы өзүнөн оолак турган [б], [п]  
тыбыштарын мурунчул [м] тыбышына еткөрдү. Ошондуктан  
булар бири-биринен обочо жайгашкан үнсүздөрдүн ассимиля-  
циясына жатат. Бирок мындай фонетикалык кубулуш кыргыз  
тилинде анча көп кездеше бербейт.

### § 15. Диссимилияция

Тыбыштардын ассимиляциялык өзгөрүүсү менен дисси-  
миляциялык өзгөрүүсүнүң ар бирине мүнөздүү ички өзгөчө-  
лүктөрү бар. Алсак, ассимиляцияда ар башка тыбыштар өз  
ара окшошуп, бири әкинчисине ыңгайлашып өзгөрсө, дис-  
симилияциядагы өзгөрүү бир типтеги (бири-бирине жакын  
турган) тыбыштардын өз ара катышына байланыштуу келип  
чыгат. Бирок диссимилияцияда ассимиляцияга карама-каршы  
кеle турган тыбыштык кубулуштар жараплат. Анткени бири-  
бирине толук окшоп турган же кандайдыр бир жакындыгы  
бар эки тыбыштын жанаша колдонулуп калышы окшоштугу  
болбогон башка бир тыбыштын пайда болушуна алып келет.  
Мисалы, кыргызча, казакча мал деген сөзгө -лар мүчөсү  
жалганса, бул мал + лар эмес, малдар болуп, [л + л] сыйк-  
туу толук окшоштугу бар эки үнсүздүн биреөнүн таптакыр  
башка үнсүзгө етүп кетиши диссимилияциялык өзгөрүүнүн  
натыйжасы болуп саналат. Кыргызча айыл, казакча ауыл  
деген сөздөрдүн илик жөндемөдөгү формасы — айылдын  
(кыргызча), ауылдың (казакча). Экөөндө тен-нын деген  
мученүн башындағы үнсүз [н > д] болуп өзгөрдү. Бул да  
диссимилияция кубулушуна жатат, анткени мында да окшош-  
пой өзгөрүү пайда болду.

Түрк тилдериндеги бир катар үнсүздөр артикуляциялык  
белгилери боюнча анча окшопогон башка бир үнсүз тыбыш-  
ка да етүп өзгөрө берет. Бирок мындай тыбыштык кубулуш-  
тарды тил практикасында туш келди эле учурай берүүчү чар-

жайыт көрүнүштөр катары кароого болбайт. Булар айрым гана үнсүздөрдүн бири-бирине кабат келип айкалышкан комбинациясында учурай турган жана ассимиляцияга караганда анча активдүү өнүкпөгөн тыбыштык кубулуштардан болуп саналат.

Кыргыз тилиндеги үнсүз тыбыштардын мындаи диссилияциялык кубулуштары негизинен төмөнкүдөй учурларда байкалат.

1) Бир катар мүчөлөрдүн (*м ис а лы:* -ла, -лар, -луу, -лык, -ны, -нын, -ныкы) башкы [л], [н] тыбыштары сөз аягында колдонулган жумшак үнсүздөргө кабат келип айтылган учурда [*л > д*] жана [*н > д*] болуп өзгөрет. Жазууда да булардын ушул сияктуу өзгөргөн түрлөрү толук сактала берет. *М ис а лы:*

а) -ла, -лар, -луу, -лык мүчөлөрүнүн [з], [л], [н], [н], [м] менен аякталган сөздөргө жалгандышы:

-ла:	көз + ла — көздө пул + ла — пулда жан + ла — жанда кам + ла — камда чиң + ла — чиңда
-лар:	кызы + лар — кыздар жыл + лар — жылдар сан + лар — сандар күйим + лар — күйимдер
-луу:	дөң + лар — дөңдөр муз + луу — муздуу мал + луу — малдуу жан + луу — жандуу ченем + луу — ченемдүү
-лык:	жең + луу — жеңдүү семиз + лык — семиздик жыл + лык — жылдык кенен + лык — кенендик өкүм + лык — өкүмдүк калың + лык — калыңдык

Аягы [р] тыбыши менен бүткөн бир катар сөздөргө жогоркудай мүчөлөр жалгандын учурда, булардын башкы [л] тыбыши өзгөрбөй да жана өзгөрүп, [д] тыбышына өтүп айтылышы да мүмкүн. *М ис а лы:*

*турлө — турдө*

карла — карда  
 барлык — бардык  
 жерлик — жердик  
 тарлык — тардык  
 карлуу — кардүү  
 түрлүү — түрдүү ж. б.


б) -ны, -нын, -ныкы мүчөлөрүнүн [й], [з], [л], [м], [н], [ң], [р] менен аякталган сөздөргө жалгандыши:

-ны:	карагай + ны — карагайды
	кагаз + ны — кагазды
	канал + ны — каналды
	чыгым + ны — чыгымды
	кулун + ны — кулунду
	тоң + ны — тоңду
	таар + ны — таарды
-нын:	сарай + нын — сарайдын
	кебез + нын — кебездин
	курал + нын — куралдын
	коом + нын — коомдун
	кырман + нын — кырмандын
	кайың + нын — кайыңдын
	жер + нын — жердин
-ныкы:	үй + ныкы — үйдүкү
	каз + ныкы — каздыкы
	айыл + ныкы — айылдыкы
	балам + ныкы — баламдыкы
	жәэн + ныкы — жәэндики
	атаң + ныкы — атаңдыкы
	шаар + ныкы — шаардыкы

Эгерде жогоркудай [л], [ң] тыйыштары менен башталган мүчөлөр каткалан үнсүздөр менен бүткөн сөздөргө жалгандыши болсо, анда [л > д], [ң > д] сыйактуу диссимилияциялык кубулуштун орду ассимиляциялык кубулушка өтөт. Анткени [д] сөз аягындагы каткалан үнсүздөр менен катар келип айтыла албайт. Ошондуктан ал өзүнүн каткалан түгөйү болгон [т] тыйышына өтүп кетет. Мисалы: *кап + ла — капта, тоок + лар — тооктор, чөп + лүү — чөптүү, көп + лык — көптүк, ат + ны — атты, күш + нын — күштүн, көпчүлүк + нын — көпчүлүктүн* ж. б.

Диссимилияядан ассимиляцияга карай оогон мындай тү-

быштык кубулуштун пайда болуу жолдорун мындайча схема менен жыйынтыктап түшүндүрүшкө болот:



2) Үнсүздөрдүн диссимилиялык кубулуштарының дагы бир көрүнүшү бир сез ичинде (унгу менен мүчөнүн чегинде) жана бири-бирине жанаша айтылган эки сез ортосунда учуралган [ч + с], [ч + т], [ч + ч], [ч + ж] сыйктуу тыбыштык айкалыштардын негизинде пайда болот. Мындай айкалыштарда [с], [т], [ч], [ж] тыбыштарынын таасири менен өзүнөн мурдагы [ч] тыбышы [ч > ш] болуп өзгөрөт. Бирок жазууда мунун өзгөрбөгөн түрүнө гана жол берилет. Мисалы: *чач + + са > чаcса, кач + сын > кашсын, ач + ты > асты, кеч + те > кеште, уч + чул > ушчул, жыгач + чы > жыгашчы, кеч чыкты > кеш чыкты, куч сынады > күш сынады, уч тун > уш тун, уч жаш > уш жаш, уч жуз > уш жуз ж. б.*

Кыргыз тилиндеги үндүү жана үнсүз тыбыштардын жогоркудай комбинациялык өзгөрүүлөргө кәбүрөөк учурал айтылышы сез мүчөлөрүнүн да ошончолук деңгээлде көп варианттуу болуп калышына алыш келген. Бул жагынан алганда кыргыз тили кәэ бир түрк тилдеринен (мисалы, өзбек, түркмөн, уйгур ж.б. тилдерден) белгилүү деңгээлде өзгөчөлөнүп турат. Бирок көп варианттуулук кыргыз тилиндеги бардык эле сез мүчөлөрүндө бирдей өлчөмдө әмес. Маселен, үнсүз тыбышы да, үндүүсү да көп түрдүү болуп өзгөргөндүктөн, төмөнкүдөй мүчөлөр он эки варианттуу болуп колдонулат:

- ла, -ле, -ло, -лө; -да, -де, -до, -дө; -та, -те, -то, -тө;
- лар, -лер, -лор, -лөр; -дар, -дер, -дор, -дөр; -тар, -тер, -тор, -төр;
- лык, -лик, -лук, -лук; -дык, -дик, -дук, -дук; -тык, -тик, -тук, -түк;
- ны, -ни, -ну, -нү; -ды, -ди, -ду, -дү; -ты, -ти, -ту, -тү;
- нын, -нин, -нун, -нүн; -дын, -дин, -дун, -дүн; -тын, -тин, -тун, -түн.

Кыргыз тилинде эки, төрт, алты жана сегиз варианттуу болуп колдонулуучу мүчөлөр да бар.

## § 16. Редукция

Белгилүү бир фонетикалык себептердин натыйжасында сөздөгүй айрым тыбыштар үндүн солгун тартып, алсызданып (басандап) чыккан абалында айтылат. Мындаи кубулуш сөздүн басым түшпеген муунунда же басым сөздүн башка муунуна ооп кеткен учурда пайда болот. Бул редукция<sup>1</sup> деп аталат. Кээде айрым бир тыбыштар айтылбай, сөздүн тыбыштык составынан сыйлыгышып түшүп да калат. Түрк тилдеринде мындаи фонетикалык кубулуш кенири учурдайт. Бул элизия деп аталат, мунун редукция менен тыгыз байланышы бар. Анткени тыбыштардын мындаи түшүрүлүп айтылышы үндүн солгун тартып (басандап) калышынын (редукциянын) акыркы натыйжасы болуп саналат<sup>2</sup>.

Редукция — кууш үндүүлөргө көбүрөөк тараган көрүнүш. Буга кыргыз тилиндеги *бул(y)ttyuу, к(ы)лыч, (и)ште* сыйктуу сөздөрдүн оозеки речте айтылышын мисал кылсак болот (редукцияланган үндүүлөр кашаанын ичинде берилди). А. Н. Кононов өзбек тилиндеги кууш үндүүлөрдүн редукцияланышын төмөнкүдөй мисалдар аркылуу көрсөтөт (техникалык себептерден улам автордун транскрипциясын дал өзүндөй бере албагандыктан, редукцияланып айтылган тыбыштарды кашаага алыш белгилешке туура келди): *к(и)ши, п(и)шик, к(и)зил, эш(и)тиб, б(и)ринчи, д(и)ректор, икк(и)та<sup>3</sup>* ж. б.

Кууш үндүүлөр катышкан бир катар сөздөргө таандык мүчөлөр жалғанган учурда басымдын башка муунга оошуп кетүсү эн эле активдүү көрүнүшкө ээ болот. Мындаи учурда сөздүн аяккы муунундагы [ы], [и], [ү], [ү] тыбыштары редукцияланат да, сыйлыгышып түшүп калат. Буга кыргыз тилинен төмөнкүдөй мисалдарды келтирүүгө болот: *дайын — дайным, дайыңыц, дайны; айыл — айлым, айлың, айлы; пейил — пейлим, пейлиң, пейли; моюн — мойнум, мойнуң, мойну; эрин — эрдим, эрдиң, эрди.*

<sup>1</sup> Редукция — латынча *reductio* (артка карай бурулуу) деген сөздөн алынган термин.

<sup>2</sup> Өзбек адабий тилиндеги мына ушундай көрүнүш туурасында А. Н. Кононов мындаи деп жазат: «Падение (элизия) гласных х тесно связано с ослаблением гласных и является конечным результатом редукции гласных» (автордун «Грамматика современного узбекского литературного языка» (М. — Л., 1960) деген эмгегинде, 45-бет).

<sup>3</sup> Мисалдар А. Н. Кононовдун жогоруда аталган эмгегинен алынды (45-бет).

Мындай типтеги редукция казак, өзбек, татар ж. б. түрк тилдерине да кеңири мұнәздүү. Буга төмөнкүдәй мисалдар далил болот. Өзбек тилинен: *угил + и > угли*, *багир + и > багри*, *огиз + и > огзи*, *бурун + и > бурни*. Казак тилинен: *орын + + ы > орны*, *ерін + и > ерні*, *карын + ы > карны*, *ерік + и > еркі*, *бөрік + и > бөркі*. Татар тилинен: *кучел* («көнүл») — *кучле*, *килен* («келин») — *килне*, *муйын* («моюн») — *муйны*, *борын* («мурун») — *борны*.

Жанаша айтылган сөздөрдүн биринчиси үндүү менен аяктап, ага удаалаш айтылган кийинки сез да үндүү менен башталса, бул эки сездүн чегиндеги үндүүлөрдүн экөө тен бирдей дөнгөзлө айтыла бербейт. Кантсе да биринчи сездүн аягындағы же әкинчи сездүн башындағы үндүү күнүрттөнүп, өзүнүн баштапқы айтылыш нормасын толук сактай албай, ал турсун, такыр сыйлыгышын түшүп калууга чейин барат. Ошол себептен улам, маселен, *тору ат*, *алты ай*, *кайын ага* сыйктуу сездөр кыргыз, казак тилдеринде *торат*, *алтай*, *кайнага* сыйктуу кыска формага айланып калат. Кыргыз тилинен келтирилген төмөнкүдәй мисалдарда да ушул сыйктуу сыйлыгышу бар, бирок кыргыз орфографиясында булардын мындай оозеки айтылыштагы нормасына жол берилбейт. Мисалы:

айтылышы:

*каруй*  
*карат*  
*кулат*  
*алөпкө*  
*табалбайт*  
*келалбайт*  
*билалбайт*  
*айталек*  
*көрөлек*  
*бileлек*

жазылышы:

*кара уй*  
*кара ат*  
*кула ат*  
*ала өлкө*  
*таба албайт*  
*келе албайт*  
*бile албайт*  
*айта элек*  
*көрө элек*  
*бile элек*

Редукция менен элизия жогоркудай үндүү тыбыштарга гана мұнәздүү көрүнүш әмес. Мындай фонетикалык кубулуш үнсүз тыбыштарга да тарапат. Алсак, кыргыз тилинде колдонулуп жүргөн бир катар араб-иран сездерүнүн эне тилге бетен (мұнәздүү болбогон) тыбыштары түшүрүлүп, ал сездердүн айтылышы жалпы әлдик нормага жакындашып «жөнөкей-лешкөн» түргө айланып кеткен. Мисалы: *есеп* (арабча *хесаб*), *урмат* (арабча *хурмат*), *укук* (арабча *хухук*), *окуя* (арабча *хекайә*, *хекайәт*), *әч* (иранча *хич*) ж. б.

Кыргыз адабий тилинде орок, элек, тарак болуп колдонулуп жүргөн сөздөр мурда оргок, элгек, таргак сыйктуу баштапкы формасынын өзгөрүп кетишинен (үнсүз [г] тыбышынын түшүп калышынан) улам келип чыккан. Баштапкысы кыргыз диалектилеринде азырга чейин бар, булар эски түрк тилдеринде ушундай тыбыштык түрдө колдонулуп келгендигин байыркы жазма эстеликтерде кезиккен оргак, таргак деген зат атооч сөздөр жана элга (кырг. эле) деген этиш сез аркылуу далилдешке болот<sup>1</sup>. Оозеки речте учураган окус (окуста, окустат) сыйктуу тыбыштык форма кокус деген сөздүн [к] тыбышы түшүп айтылуудан улам пайда болгон. Бул тыбыштын сез ортосунда жана сез аягында түшүрүлүп айтылыши кыргыз тилиндеги төмөнкүдөй сөздөрдөн учурайт: жымыр — жымкыр, көмөр — көмкөр, тара — тарка, уруй — уркуй, чуму — чумку, чачы — чачык, тепке — тепкек. Бир катар сөздөрдө [л] тыбышынын түшүп калышын төмөнкүдөй мисалдардан көрүүгө болот: ошо — ошол, тиги — тигил, а — ал, бу — бул, ушу — ушул, отур — олтур ж. б. Кыргызстандын түштүк райондорунда келген, болгон, келбайт, болбайт сыйктуу сөздөр диалектилик өзгөчөлүк катарында богон, кеген, бобойт, кебейт болуп да колдонула берет.

Диалектилик өзгөчөлүк катары [н] тыбышынын сез башында түшүрүлүп айтылыши — Кыргызстандын түндүк райондоруна кенири тараган көрүнүш. Ошол себептен улам Нурманбет, Нургазы, Ныязаалы, Нусуп сыйктуу адам аттары бул тараптагы кыргыздарда кәэде Урманбет, Ургазы, Иязаалы, Усуп болуп да колдонулуп жүрөт. Мындай энчилүү аттарды гана эмес, жалпы аттарды да [н] тыбышын сез башынан түшүрүп айтуу бул аймактагы кыргыздардын нукура диалектилик белгиси болуп келгендигин диалектологиялык изилдөөлөрдө берилип келе жаткан ике (нике), юшөр (ношөр), айза (найза), оопаз (ноопаз), асыя (насыя), уска (нуска), ым (nym), окто (нокто), оокас (ноокас) ж. б. сөздөр аркылуу аныкташ카 болот.

Оозеки речте орусча сердце, солнце, поздно, честный, повестка сыйктуу сөздөр бир үнсүз тыбышын түшүрүп, серцъ, сонцъ, познъ, чесный, павеска түрүндө колдонулат. Орус тилине кенири мүнөздүү болгон мындай тыбыштык өзгөрүүди эрез а<sup>2</sup> деп аталат. Сез аягында [ст] сыйктуу эки катка-

<sup>1</sup> Кара: Древнетюркский словарь. Л., 1969, с. 170, 370, 537.

<sup>2</sup> Диэреза — грекче diairesis (ажырап кетүү, бөлүнүп калуу) деген сөздөн алынган термин.

лан үнсүздүн кабатталып айтылышы кыргыз тилинин муун структурасына мунездүү көрүнүш болбогондуктан, *дост* (еэб. *дүст*) деген сөздүн аяккы [т] тыбыши да түшүрүлүп, *дос* түрүндө айтылып калган. Мындай тыбыштык өзгөрүү кыргыз лексикасына орус тили аркылуу келип кирген *артист*, *тракторист*, *машинист*, *шахматист*, *футболист*, *капиталист*, *журналист* сыйктуу сөздөрдүн оозеки речте колдонулушунан (*артис*, *тракторис*, *машинис*, *шахматис*, *футболис*, *капиталис*, *журналис*) ачык көрүнөт.

### § 17. Фонетикалык процесстердин башка түрлөрү

Речтик ағымда үндүүлөрдүн жана үнсүздөрдүн өз-өзүндө боло турган тыбыштык өзгөрүүлөрү туурасында буга чейинки сингармонизм, ассимиляция, диссимилиация деп аталган параграфтарда айрым-айрым айтылып еттү. Бирок тыбыштардын өзгөрүшү бул сыйктуу бир түрдүү таасирдин натыйжасында, тактап айтканда, жалан үндүүлөрдүн же жалан үнсүздөрдүн арасында гана боло бербейт. Жанаша колдонулган үндүүлөр менен үнсүздөр да бири-бирине таасир этип, речтик ағымда өз ара ынгайлышып турат. Мындай ынгайлашуу аккомодация<sup>1</sup> деп аталат.

Сингармонизмдин тандай үндөштүгү деген закону буюнча алып караганыбызда, түрк тилдеринде, анын ичинде кыргыз тилинде да, үнсүз тыбыштардын сапаты өзү менен жанаша айтылган үндүүлөрдүн сапатына жараша ынгайлышып өзгөрөт. Буга биз [к], [г], [л] фонемаларынын ичке үндүүлөр менен (*кереге*, *кол*) жана жоон үндүүлөр менен (*карагай*, *кол*) катар келип, ар түрдүү сапатка ээ болуп айтылышын мисалга келтирсек болот.

Үндүүлөрдүн сапаты бардык үнсүз тыбыштарга таасир этиши — сингармонизм закондору күчтүү сакталган тилдердин бирден-бир касиети. Жалпы эле түрк тилдери, ошонун ичинде кыргыз тили да, ушундай тилдердин тобуна кирери белгилүү. Үнсүздөр үндүүлөргө карата ынгайлаша турган закон ченемдүүлүк өкүм сүргөн тилдер учун [к], [г] гана эмес, бардык үнсүз фонемалардын жоон жана ичке үндүүлөр менен айтылган учурдагысын өз-өзүнчө тамга менен белгилөөнүн зарылдыгы

<sup>1</sup> Аккомодация — латынча *accommodatio* (ынгайлашуу) деген сөздөн алынган термин.

жок деп, бул маселени фонологдор туура аныкташкан. Кыргыз, түркмөн, татар, алтай тилдеринде, ошондой эле Түркиядагы түрктөрдө [к], [г] фонемалары учун бир гана тамга алуу керек деп, өздөрүнүн улуттук алфавитине ашыкча тамгаларды жүктөй бербегендиги жогоркудай фонетикалык закон ченемдүүлүктүн негизинде келип чыккан туура аракет болуп саналат.

Кыргыздар кириллицага өтүп, жаны алфавитин түзүп жаткан мезгилде проф. К. К. Юдахин ушул маселеге катуу кийлигишип, кыргыз алфавитине ашыкча жүктөн сактап калгандыгы белгилүү. Муну түшүнбөгөн айрым адамдар алиге чейин ушул маселенин тегерегинде катуу талаш-тартыш туудуруп жүрүшет.

Үндүүлөрдүн үнсүз тыбыштарга тийлизген таасири каткаландарды жумшак үнсүздөргө өткөрүп өзгөртүү жагынан да көрүнет. Демек, речтик агымда үнсүздөр үндүү тыбыштарга мына ушул жагынан да белгилүү дөнгөлдө ыңгайлашып турат.

Каткалан үнсүздөрдүн жумшарышы алтай, хакас, тыва сыйктуу бир катар түрк тилдеринде етө кенири өнүккөн. Аларда үндүү тыбыштардын таасири аркылуу бардык каткалан үнсүздөр комбинатордук өзгөрүүгө учурал, өзүнүн жумшак түгэйлөрүнө өтүп айтыла берет. Буга тыва тилинен төмөнкүдөй мисал келтирсек болот: *кижи* («киши»), *кижен* («кишен»), *ажык* («ачык»), *бажы* («башы»), *эжик* («әшик»), *көжеге* («көшегө»), *кежээ* («кечээ»), *эдик* («этек»), *чадыр* («чатыр»); алтай тилинен: *кижи*, *бажы*, *көжөгө*, *эжик*, *эдек*; хакас тилинен: *кужук* («кучук»), *судем* («сүтүм»), *адым* («атым»), *кізі//кіжі* («киши»), *ізік* («әшик»), *тазым//тажым* («ташым»), *пазым//пажым* («башым»), *шажым//сазым* («чачым») ж. б.

Түркмөн тилинде болсо [к], [п], [т], [ч] тыбыштары гана жумшарат, калган каткалан үнсүздөр үндүүлөрдүн таасирине баш ийип өзгөрө бербейт. Ал эми кыргыз тилинде болсо үндүүлөрдүн таасирине карай жумшарып айтылуучу тыбыштардын саны етө эле аз. Алар: [к], [п]. Бул тыбыштар казак тилинде да ушул сыйктуу комбинатордук өзгөрүүгө учурайт.

Булардын үндүүлөр аркылуу жумшарып өзгөрүүсү көбүнчө регрессивдүү аккомодациялык кубулуштарга жатат, прогрессивдүү аккомодация боюнча өзгөрүшү анча кенири өнүккөн эмес. Эгерде башкы тыбышы үндүү менен келген мүчөлөр жалганса, сөз аягындағы [к], [п] тыбыштары жумшарып, [к > г], [п > б] болуп өзгөрөт. Демек, мүчөдөгү үндүү тыбыштар өзүнөн мурдагы каткалан үнсүздөргө таасир этет. Жазууда да

булардын ушул сыйктуу өзгөргөн түрү сактала берет. Мисалы: *бак + ым* > *багым*, *жук + уу* > *жугуу*, *чык + ар* > *чыгар*, *тек + ы* > *теги*, *тик + уу* > *тигуу*, *көк + ар* > *көгөр*, *топ + ым* > *тобум*, *чап + уу* > *чабуу*, *сеп + ыл* > *себил* ж. б.

Бири-бирине катар келип айтылган эки сездүн биринчиси каткалаң [к], [п] тыбыштарынын бири менен аяктап, андан кийинки сез үндүү тыбыш менен башталса, ал каткаландар өзүнөн кийинки үндүү тыбыш카 карата өзгөрүп, [г], [б] тыбыштарына етет, бирок мындай өзгөрүү жазууда берилбейт. Мисалы:

айтылышы:

агала  
көгала  
турагүй  
жогеле  
бегекен  
кебук  
чөбүймөк  
сатыбал  
тобойно

жазылышы:

ак ала  
көк ала  
турак үй  
жок эле  
бек экен  
кеп ук  
чөп үймөк  
сатып ал  
топ ойно

Бул айтылган тыбыштардын прогрессивдүү аккомодация боюнча өзгөрүшүн төмөнкүдөй мисалдардан көрүгө болот (бирок мындай өзгөрүү эки сез ортосунда гана учурдай).

айтылышы:

алагийиз  
карагарга  
соогелди  
сүүгүйду  
барагой  
алдагачан  
эртегел  
карагүрөң  
тоо гийик

жазылышы:

ала кийиз  
кара карга  
соо келди  
сүү күйдү  
бара кой  
алда качан  
эрте кел  
кара күрөң  
тоо кийик

Үнсүздөрдүн жогоркудай өзгөрүүсү эки сез ортосунда сонор үнсүз+каткалан үнсүз болуп айтылыш калган учурда да боло бериши мүмкүн. Жазууда булардын өзгөрбөгөн түрүнө гана жол берилет. Мисалы: *таңгалды* < *таң калды*, *менгим* < *мен ким*, *жөңгөй* < *жөн кой*, *шамгүйду* < *шам күйдү*, *каргетти* < *кар кетти*, *тоңгийди* < *тон кийди* ж. б.

Бирок бул каткалан үнсүздөр бардык учурда эле үндүүлөрдүн таасиринен улам өзгөрө бербейт. Айрым учурда булаар эки үндүүнүн ортосунда келип айтылганына карабастан, өзүнүн каткалан абалында кала бериши да мүмкүн. Маселен, *бек*, *кең*, *шек* деген сөздөр мүчөлөр аркылуу өзгөрүп, *беки*, *бекем*, *кеңең*, *шекин* болуп, аякты үнсүз тыбышы каткалан боюнча кала берет. Аягы [к], [п] тыбыштары менен келген тууранды сөздөргө ылда мүчесү айкашкан учурда да бул каткалан үнсүздөр жумшарбастан, мурдагы калыбынча колдонула берет. Мисалы: *бак* + ылда — *бакылда*, *шак* + ылда — *шакылда*, *как* + ылда — *какылда*, *куң* + ылда — *куңкулдө*, *дүк* + ылда — *дүкулдө*, *топ* + ылда — *топулда*, *дүп* + ылда — *дүпүлдө* ж. б.

Фонетикалык процесстердин жалпы тобуна кире турган дагы төмөнкүдөй тыбыштык кубулуштар бар.

**Эпентеза.** Сөздөгү тыбыштардын арасына кандайдыр бир кошумча тыбыштын кыстырылып кирип калышы эпентеза<sup>1</sup> деп аталат. Эки үндүүнүн арасына үнсүз тыбыштын кошулууп калышы орус тилине кенири мүнөздүү. Орус тилинин диалектилеринде же элдин карапайым сүйлөө речинде *радио* деген сөздүн *радиво*, ал эми *нрав*, *срам* деген сөздөрдүн *нрав*, *страм* болуп колдонулушу, *Ларион*, *Родион*, *Леонтий* сыйктуу энчилүү аттардын *Ларивон*, *Родивон*, *Левонтий* болуп айтылыши тыбыштык кубулуштардын ушул түрүнө жатат. Сырттан кабыл алынган сөздөр эне тилдин тыбыштык заңдоруна ылайыкташып өзгөрсө, мындай кубулуштар эпентезанын жарагышына себеп болушу мүмкүн. Мисалы, кыргыз тилиндеги *керебет* — орусча *кровать* деген сөздөн жараган эпентезанын бир көрүнүшү. Орус тилинен кабыл алынган *метр*, *литр*, *трактор*, *трико*, *сентябрь*, *октябрь*, *ноябрь*, *декабрь* сыйктуу сөздөрдүн оозеки речте *метр*, *литр*, *тырык*, *тырактыр*, *сентябир*, *октябир*, *ноябир*, *декабир* түрүндө айтылып калышы да жогоркудай тыбыштык кубулуштун наыйжасында пайда болгон.

**Протеза.** Негизинен, бул эпентеза сыйктуу эле тыбыштык кубулуш, анын бир көрүнүшү болуп саналат. Муну андан айырмалап турган негизги белги катарында төмөнкүдөй өзгөчөлүктү айта кетсек болот. Эпентезада кошумча тыбыш сөздүн ортосуна кыстырылса, протезада мындай тыбыш сөздүн

<sup>1</sup> Эпентеза — французча *épenthèse*, бул грек тилиндеги *epenthesis* (кошунду) деген сөздөн алынган.

алдына кошулуп айтылат. А. А. Реформатский түрк тилдерине мындаи кубулуш өтө мунәздүү деп, бул оюн орус тилинен кабыл алынган сөздөрдүн айтылышын мисалга келтирүү аркылуу бекемдейт<sup>1</sup>. Сөз башында эки үнсүз тыбыштын катар келиши кыргыз тилинин (бул башка түрк тилдерине да тиешелүү) муун структурасынын кадимки стандартына ылайык келбегендиктен, *стол, стакан, справка, станция, штан, шкаф, штраф* сыйктуу орус тилинен кабыл алынган сөздөр оозеки-речте *устол, ыстакан, ыспырапке, ыстанса, ыштан, ышкап, ыштарап* түрүндө айтылып келди. Айрымдары (*устол, ыштан* ж. б.) ушундай айтылышы боюнча адабий норма катары кабыл алынып, азырга чейин колдонулуп келе жатат.

Сөз башында [л], [р] тыбыштарынын колдонулушу кыргыздын төл сөздөрүнө мунәздүү көрүнүш эмес. Ошондуктан төмөнкүдөй араб-иран сөздөрү да протезделип (башына үндүү тыбыш кошулуп) айтылат, булар ушул турушунда жазылып да жүрөт: *ылай, ылайык, ырай, ыраң, ырайым, ыраазы, ыракмат, илеген*.

Кыргыз тилиндеги орус деген сөздүн (*орус эли, орус тили*) алдындағы үндүү протезделүүнүн натыйжасында пайда болгон, бул этномим өзбек адабий тилинде, орус тилиндегидей, *рус түрүндө колдонулат: рус тили, рус маданияты, рус халки*.

*Метатеза*. Сөз ичиндеги тыбыштардын орун алмашып өзгөрүү кубулушу м е т а т е з а деп аталат. Бул — түрк тилдеринде кенири кездеше турган фонетикалык кубулуштардын бири. Аны төмөнкүдөй бир катар сөздөрдүн түрк тилдериндеги тыбыштык көрүнүшүне назар салып, бирин экинчисине салыштыруу аркылуу баам кылсак болот. Мисалга *өлкө* деген сөздү алсак, мунун үнсүз тыбыштары биринде [pk], экинчисинде [kp] түрүндө болуп (*өлкө*), орундары алмашкан көрүнүште болуп турат. А. А. Пальмбах менен Ф. Г. Исхаковдун маалыматы боюнча алып Караганда, бул сөздүн [pk] сыйктуу тыбыштык айкалыш менен колдонулушу кыргыз, кумык, өзбек, уйгар, татар тилдерине, ал эми [kp] түрүндөгү айкалыш менен колдонулушу алтай, казак, ногой, тува, хакас тилдерине туура келет<sup>2</sup>. Муну авторлордун төмөнкүдөй мисалдарынан көрүүгө болот:

<sup>1</sup> А. А. Реформатский. Введение в языкознание. М., 1960, с. 172.

<sup>2</sup> А. А. Пальмбах, Ф. Г. Исхаков. Явления метатезы в тувинском и некоторых других языках. Сб. «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков». Фонетика. М., 1955, с. 293.

алт. *өкпе* — кырг. *өпкө*  
каз. *өкпе* — кум. *өпгө*  
ног. *өкпе* — езб. *үпка*  
тув. *өкпе* — уйг. *өпкә*  
хак. *өкпе* — тат. *үпкә*

Кыргызча *терезе* деген сөз башкырт тилинде *тәэрә*,  
кыргызча *жамғыр* түрүндө колдонулган сөз түркмөнчө *ягмыр*,  
кыргызча *капкан* болуп айтылса, бул сөз хакас адабий тилин-  
де *хахпан* түрүндө айтылат. Тува тилинде *өдүрек*, *ышкаш*, *ас-*  
*как* түрүндө айтылган сөздөрдүн тыбыштык орун тартибин  
кыргыз тилиндеги ушул сөздөргө салыштырсак, *өрдөк*, *окшош*,  
*аксак* сыйктуу өзгөчө тыбыштык көрүнүштө болуп чыгат. Кыр-  
гызча *тамга* деген сөз түркмөнчө *тагма* түрүндө айтылат.

Жыйынтыктап айтканда, метатеза кубулушу түрк тилде-  
ринин эң эле көп сөздөрүнө тараалган. Аны ар бир түрк тилде-  
ринин жогоркудай фактыларын ез ара салыштырып, алардын  
кайсы тыбыштарынын орун тартиби кандайча оопшуп кетерин  
аныкташقا болот.

Метатеза бир эле тилдин өзүндөгү сөздөрдүн тыбыштык  
жактан өзгөчөлөнүп колдонулушу аркылуу да пайда болот.  
Алсак, айрым бир сөздөрдүн жергиликтүү диалектилерде же  
оозеки речте айтылышы анын адабий тилдеги колдонулуш  
нормасынан өзгөчөлөнүп, натыйжада кээ бир тыбыштардын  
орун тартиби алмашылган абалда болуп калат. Буга казак  
тилиндеги *капкан* — *какпан*, *тепкі* — *текпі*, *түпкір* — *тукпір*  
сыйктуу айтылыштарды мисал кылсак болот. Кыргыз тилин-  
де сөздөгү жанаша колдонулган тыбыштар да, кээде обочо жай-  
гашкан тыбыштар да жогоркудай орун которуштуруп, мета-  
теза кубулуштарын жаратат. Мисалы: *бөксө* — *бөскө*, *мык-*  
*чы* — *мычкы*, *чепкен* — *чекмен*, *курумшу* — *курмушу*,  
*кыргый* — *кыйгыр*, *кыйнал* — *кыйлан*, *тегирмен* — *темирген*,  
*кончоруш* — *төңкөрөш*, *күмөн* — *күнөм*, *каракчы* — *каракчы*,  
*жылаңач* — *жыңалач* ж. б.

жадынан көпшілдік жағынан да оның тишилердегі  
жазылдықтардың иштесінде оның нормаларынан  
бейнелдейтін. Оның барлық нормаларынан көрсеткіштіктердегі архитектуралық  
жазылдықтардың тишилердегі оның нормаларынан  
струннорганның иштесінде оның нормаларынан  
тишилердегі оның нормаларынан көрсеткіштіктердегі  
символдардың тишилердегі оның нормаларынан

## ОРФОЭПИЯ

### § 18. Орфоэпия жөнүндө түшүнүк

Ар бир әлдин адабий тишинин белгилүү дөңгөлдө калып-  
танып, оозеки речте эреже катары кармана турган орфоэпиялық  
нормалары болууга тишиш. Тилдин сүйлөө речте колдонул-  
ган бирдиктүү адабий нормаларын аныктоочу эрежелердин  
жыйындысы о р ф о э п и я<sup>1</sup> деп аталат. Орфоэпия менен  
фонетиканың тыгыз байланышы бар. Адабий тил өзүнүн  
орфоэпиялық эрежелерин нормалаштырып, аларды бирдиктүү  
(жалпы әлдик) дөңгөлдө жеткирүүдө тилдин фонемалық сис-  
темасын, фонемалардын речтик ағымда пайда болгон түрдүүчө  
өзгөрүү закондорун негизге алышп, оозеки речте же диалекти-  
лерде колдонулуп жүргөн ар түрдүү айтылыштардын ичинен  
тил практикасына ылайыктуусун, ийкемдүүсүн иргейт, анык-  
тайт. Ошентип, адабий нормада сүйлөөнүн эталону болгон  
бирдиктүү орфоэпиялық эрежелер жаратат.

Ар бир адабий тилдин орфоэпиясы тыбыштардын сүйлөө  
процессинде өз ара айкалышып турган тиркемин гана эмес,  
жалпы эле сездүн өзүн, фразаларды туура айтуунун эрежелерин  
да өз ичине камтыйт. Анткени сездөр менен сез айкаштарынын  
айтылыш жана жазылыш нормалары ар дайым эле бири-бирине  
төп келе бербейт. Мисалы, «Түн бою тынбай жааган жамғыр  
эртеси күн кечтеп калган маалда басылды» деген сүйлөмдөгү  
*түн бою, тынбай, кечтеп* сыйктуу сездөргө көнүл буруп көрөлу.  
Булардын оозеки речте *түн бою, тынбай, кештеп* болуп ай-  
тылышы тилдин орфоэпиялық нормаларына туура келет да,  
жазылышынан кескин айырмаланып турат. Анткени мындай  
сездердөгү тыбыштардын [н + б], [ч + т] болуп айкальшкан ком-  
бинациясы [н > м], [ч > ш] сыйктуу өзгөрүүлөрдү жаратат.

<sup>1</sup> Орфоэпия — грекче *orthos* (түз, туура) жана *eros* (сөз, сүйлөө) деген  
сөздөрден куралып жасалган термин.

Ошол себептөн улам орфоэпияга түздөн-түз тиешеси болгон жогоркудай тыбыштык кубулуштар туулат.

Жазылышы менен айтылышы бири-биринен алыстап, жазылыш жагы тилдин орфографиялык әрежелерине туура келсе, айтылышы орфоэпиянын талаптарына төп келе турган учурлар тил практикасында кенири кездешет. Буга орус тилинен да төмөнкүдөй мисалдарды көлтирең болот. Жазууда будет болуп колдонулса, оозеки речте бул сөз бүт түрүндө да айтыла берет, жазылышта сберкасса, сделать, сделка түрүндө колдонулган сездер оозеки речте зберкасса, зделать, зделка болуп айтылат. Сөздүн басымсыз айтылган муундарында «о» тамгасы келип жазыла турган төмөнкүдөй сездер орус тилиде [а] тыбышы аркылуу айтылат: кастюм, раман, рамашка, кастер, вада ж. б. (бул мисалдарда басым түшпөй айтылыш жаткан биринчи муундагы үндүү [о] түрүндө эмес, [а] түрүндө айтылыш жатышына назар салуубуз керек).

Жалпы эле басым маселеси — орус орфоэпиясындагы олуттуу мааниге ээ болгон ири маселелердин бири. Анткени орус тилинде басым сездүн белгилүү бир муунуна түшпөстөн, анын орду ар кандай муунга туура келе берет (бул жөнүндө кара: § 11). Ошондуктан ар бир сездөгү басымдын ордун так аныктап, аны адабий нормага шайкеш көлтирип, туура колдоно билиштин өзү да оной-олтоң эле ишке аша койбайт. Бул тилде үндүү тыбыштардын басым түшкөн муундагы айтылышы кээде басымсыз муундагы айтылышынан айырмаланып калат. Алсак, орусча вода, нога деген сездердөгү [о] басымсыз айтылган үчүн [а] түрүндө колдонулуп (вада, нога сыйктуу болуп), бирок ушул эле сездердү табыш жөндөмесүнө кооп, воду, ногу түрүндө өзгертуп колдонсок, биринчи муундагы [о] басым аркылуу өз калыбынча айтылары мына ушундай тыбыштык кубулуштардын бир көрүнүшүн элестетет. Басымдын ар башка муунга түшүрүлүп айтылышы аркылуу бири-биринен айырмалуу ар башка сездер маани жактан ажыратылат. М и с а л ы: áтлас (географиялык же анатомиялык атлас) — атлás (жибек көздеменин бир түрү); замок (сепил, чеп) — замóк (кулшу) ж. б.

Орус тилинде басымды туура колдонууга жетектей турган ар кандай справочниктердин иштелип чыгышы, орусча сездүктөрдө басымдын белгиси коюлуп, ар бир сездүн туура айтылышын аныктап берүүгө жасалган аракеттер орус орфоэпиясында басымдын канчалык чоң мааниге ээ экендигин айдан ачык айгинелеп турат. Түрк тилдеринде, ошондой эле кыргыз тилинде да, басым маселеси орфоэпия үчүн орус ти-

линдегидей орчундуу маселелерден болуп саналбайт. Анткени билүү тилдерде басымдын орду, негизинен, туруктуу (бул туурасында биз басым жөнүндөгү параграфта кенен токтолуп еткөнбүз).

Тыбыштардын бир сез ичинде да, ошондой эле жанаша айтылган эки сездүн аралыгында да бири-бирине өз ара ынгайлашып, үндөшүү абалында болуп айтылышы орфоэпиялык эрежелерге негиз боло турган закон ченемдүүлүккө жатат. Буларды эсепке алмайынча, адабий тил өзүнүн айтылыш нормаларын тактай албай, чар жайыттык, баш аламандык кебейе берүүгө тийиш. Сөздөр кандай жазылса, аны ошол белгисине карап айтууга аракет кылсак, анда биз, маселен, бала, болочок, бөлчөк, бер, бил деген сездердөгү жана аба, абал, дөбө, табышмак, обон сыйктуу сездердөгү [б] тыбышына бирдей мамиле жасап, ар бир учурдагысын өз-өзүнө ылайыктуу орфоэпиялык норма боюнча айта албаган борор элек.

Жанаша айтылган эки сездүн, кээде уч сездүн аралыгындағы үндүү, үнсүз тыбыштар түрдүүче фонетикалык кубулуштарга дуушар болору эсепке алынбаса, анда ак ала, көк ала, ала карга, ак улак, туз сал, таап алды, бере албайт, таба албай калды, айтып бере койду сыйктуу татаал сездердү тийиштүү орфоэпиялык норма боюнча туура айтууга мүмкүн эмес. Анткени булардын бири-бирине жанашып турган ички чегиндеги үндүүлөр менен үнсүздөр жазылышы боюнча эмес, өзүнө тиешелүү орфоэпиялык нормасы боюнча айтылат. Өз эне тилин жакшы билген кыргыз мындай сездердүн жазылышы менен айтылышын чаташтыrbай, ар бирин өз орду менен туура колдоно алат.

Жалпы элдик адабий тилдин орфоэпиялык эрежелери адабий нормага сыйбаган нукура диалектилик өзгөчөлүктөргө карама-каршы туруп, алардын күндөлүк байланыш-катьштан четтелиши жана адабий тилдин тазалыгы учун кызмат кылышы керек.

Адабий тилдин орфоэпиялык нормаларынын калыптанышына, алардын күндөлүк байланыш-катьшта туура сакталып, жетекчиликке алышына, ошол аркылуу тил маданиятынын өркүндешүнө мектептер менен жогорку окуу жайларынын, театр, кино ж. б. маданий мекемелердин, радио уктуруу менен теле берүүллөрдүн аткарган иштери айрыкча чон роль ойнойт. Ар бир билимдүү адам сездердү жалпыга бирдей адабий нормалар боюнча туура жазууга да жана орфоэпиялык нормаларды бузбай, туура айтууга да аракет кылса, анын тил маданияты өркүндөйт, сабаттуулугу артат.

Кыргыз тилиндеги бардык эле сөздөр кыргыз әлиниң бүткүл өкүлдерү тарабынан адабий тилдегидей бир түрдүү норма боюнча айтыла бербейт. Анткени кыргыз тилинин адабий формасы менен катар анын жергилиткүү диалектилик формасы да азырынча байланыш-катыш куралынын милдетин аздыркөптүр аткарып келе жатат. Демек, кыргыз тилинин жергилиткүү диалектилик өзгөчөлүктөрү толук жоюлуп, алардын орду адабий нормалар менен толукталып бүттү деп айтуу азырынча әртелик кылат. Адабий тилдик норма боюнча сүйлеөгө толук үйрөнэ элек айрым адамдар бир катар сөздөрдү орфоэпиялык эрежелерге ылайык туура айта албай, аларды диалектилик айтылыш боюнча колдонушу мүмкүн. Маселен, Талас өрөөнүндө жана Кыргызстандын түштүгүндөгү айрым райондордо жашаган жергилиткүү өкүлдөр *тоо*, *сүү*, *куйөө*, *бирөө*, элүү сыйактуу сөздөрдү адабий тилдегидей созулма үндүү менен айтпастан, *тош*, *сүш*, *куйөш*, *бирөш*, элүү түрүндө дифтонг аркылуу колдонушат. Чүйдө, Таласта жана Нарын областынын аймагында жашаган кыргыздарда [з], [с] тыбыштарынын ар бири өз-өз орду менен так колдонулбастан, [с] менен айтылып, [з] тыбышы колдонулбай калышы учурай берет. Демек, мындай өкүлдөрдүн речинде зарыл, кызыл, кыз деген сөздөр *сарыл*, *кысыл*, *кыс* болуп айтыла бериши мүмкүн. Ысык-Көл аймагындағы айрым жергилиткүү өкүлдөр *пияз*, *маки*, *чабалекей* деген сөздөрдү *мыяз*, *баки*, *чабиекей* деп айтарты диалектологиялык изилдөөлөрде көрсөтүлгөн.

Бул өндүү айтылыштар адабий нормага жатпаган, нукура диалектилик көрүнүштердөн болуп саналат. Кыргыз адабий тилинин орфоэпиялык эрежелери мына ушул өндүү диалектилик өзгөчөлүктөрдү жоюп, адабий нормалардын тезирээк калыптанышын камсыз кылышы керек. Орфоэпиялык эрежелердин дагы бир негизги милдети адабий тилде жазылышы менен айтылышы бирдей боло бербеген сөздөрдү талдоого алып, алардын айтылыш нормасын тактап көрсөтүү болуп саналат. Мындай сөздөргө жазылышы — *тынчтык*, *нанбы*, *түнбуу*, *бирөө*, *экөө*, ал эми айтылышы — *тынштык*, *намбы*, *түңкү*, *бүрөө*, *өкөө* болуп колдонулуп жүргөн фактыларды кошууга болот.

Кыргыз тилине орус тилинен кирген кәэ бир сөздөрдүн да айтылышы менен жазылышы бирдей боло бербейт. Мисалы: айтылышы — *раман*, *клуп*, *парат*, жазылышы — *роман*, *клуб*, *парад*.

Мындай сөздөрдүн айтылышын жазылышына окшоштуруп колдонуу да туура боло бербейт. Айтылышы кандай болсо,

жазылышын ошого окшоштуруп койсок, анда булар тилдин орфографиялык нормасына ылайык келбей калат. Ошондуктан бул эки маселени бири-бири менен чаташтырбоо керек.

### § 19. Кыргыз орфоэпиясынын негизги эрежелери

Жергиликтүү диалектilerдин орфоэпиялык жактан адабий тилден өзгөчөлөнүп турган айрым мунездүү белгилери жөнүндө буга чейин қыскача баяндалыш өттү. Төмөндө бул өндүү дагы бир катар фактylардын адабий тилге орфоэпиялык норма катары кабыл алынган жана кабыл алынбай, нукура диалектилик факт катары эсептеле турган түрлөрүнө қыскача токтоло кетебиз.

1. Адабий тилде [н] тыбышы сөз башында туруктуу сакталып айтылат: нарк, наиза, нагыз, начар, нике, нокто, небере, нечен, нөшөр, ным (*нымдуу, нымда*), номер.

2. Түштүк диалектиде [г] тыбышы менен башталып айтылуучу бир катар сөздөр адабий тилде [к] тыбышы менен айтылат: кеп, килем, күмбөз, күнөө. Бирок гүл, газета, газ, гектар, гербарий, гудок сыйктуу сөздөр адабий тилде [г] тыбышы менен айтыла берет.

3. Адабий тилдин орфоэпиялык нормасы боюнча пайды, пахта, пейил, пул, пикир, пенде сыйктуу сөздөр [п] тыбышы менен башталыш айтылат. Булардын түндүк диалектидегидей [б] аркылуу айтылышы адабий нормага жатпайт .

4. Кыргыз тилинин түштүк диалектисине мунездүү болгон [э] тыбышы адабий тилдин орфоэпиялык нормасына туура келбейт. Ошондуктан түштүктө кәсәл, мәйдә, мәрт, гәп, шәэр, мәни, бәәри түрүндө айтылуучу сөздөрдүн кесел, майда, март, кеп, шаар, маани, баары болуп айтылышы гана орфоэпиялык нормага ылайык келет.

5. Кәэ бир этиш сөздөрдөн [л] тыбышын түшүрүп айтуу (*кебейт, бобойт, кеген, богон*) адабий тилдин нормасына ылайык келбейт. Ошондуктан түштүктүн айрым райондорунда жашаган жергиликтүү өкүлдердүн речинен орун алган мындай өзгөчөлүк орфоэпиялык нормага сыйбай турган көрүнүш болуп саналат.

Сөздөрдүн айтылышы менен жазылышынын бири-бирине туура келбей калышы кайсы учурда пайда болот, андай сөздөрдүн айтылыш нормасы кандай болмокчу? Төмөндө орфоэпиялык эрежелердин мына ушул маселеге тиешелүү жерлерин талдап көрөбүз.

## I. ҮНСҮЗ ТЫБЫШТАР БОЮНЧА

Бир сөз ичинде же жанаша айтылган эки сөздүн ортосунда [зс] түрүндө кабат келген үнсүздөр [сс] болуп айтылып калат. Анткени булардын бири жумшак, экинчи каткалан үнсүз болгондуктан, бири-бирине таасир этүүнүн натыйжасында [зс > сс] болуп өзгөрөт. Мисалы: *сөссүз* (жазылышы — *сөзсүз*), *түссүз* (жазылышы — *түзсүз*), *соссо* (жазылышы — *созсо*), *жасса* (жазылышы — *жазса*), *көс сал* (жазылышы — *көз сал*), *жүс сом* (жазылышы — *жүз сом*) жана башкалар.

Ушул сыйктуу кубулуштар [нб], [нм] болуп кабатталып айтылган үнсүздөрдө да учурайт. Бул кабатталган тыбыштардын экинчи түгэй болгон [б] жана [м] — кош эринчил үнсүздөр, ошондуктан ал өзүнөн мурдагы [н] тыбышын кош эринчил [м] тыбышына өткөрет да, [нб > мб], [нм > мм] сыйктуу өзгөрүү пайда болот. Мисалы: *тамба* (жазылышы — *танба*), *томбу* (жазылышы — *тонбу*), *көрүмбес* (жазылышы — *көрүнбес*), *түм бую* (жазылышы — *түн бую*), *түмма* (жазылышы — *түннэ*), *жууммайынча* (жазылышы — *жуунмайынча*), *карым май* (жазылышы — *карын май*).

Бир сөз ичинде же жанаша айтылган эки сөз ортосунда [ч] тыбышына [с], [ч], [т] тыбыштары [чс], [чч], [чт] болуп, кабат келип айкашкан учурда [ч] тыбышы [ш] тыбышына өтүп айтылат. Мисалы: *чашса* (жазылышы — *чачса*), *кашты* (жазылышы — *качты*), *ушчул* (жазылышы — *уччул*), *жыгачы* (жазылышы — *жыгачы*), *кеш чыкты* (жазылышы — *кеч чыкты*), *куш сынады* (жазылышы — *күч сынады*).

Жогоркудай эле комбинацияда [н] тыбышы [к], [г] тыбыштары менен кабатталып айкашылса, анда [н] тыбышы [н] тыбышына өтүп айтылат. Мисалы: *түңкү* (жазылышы — *түнкү*), *жааңга* (жазылышы — *жаанга*), *көңгөн* (жазылышы — *конгөн*), *эрэл калды* (жазылышы — *эрэн калды*), *мен келдим* (жазылышы — *мен келдим*).

Каткалан [к], [п] тыбыштарынын эки сөз ортосунда жумшарып айтылыши да адабий тилдин орфоэпиялык нормасына толук ылайык келет. Мисалы:

айтылыши:

коног үй  
аг улак  
бара гел  
кара гарга

жазылышы:

конок үй  
ак улак  
бара кел  
кара карга

*тааб ал*  
*көб эл*  
*караб отур*

*таал ал*  
*көп эл*  
*карап отур*

## II. ҮНДҮҮ ТЫБЫШТАР БОЮНЧА

Бири-бирине жанаша айтылган әки сөздүн бирөө үндүү менен аяктап, әкинчиси дагы үндүү тыбыш менен башталса, бул үндүүлердүн бирөө сыйлыгышын түшүп калат. Мындаи айтылыш адабий тилдин орфоэпиялык нормасына толук ылайык келет. Бирок жазууда ал үндүү тыбыш түшүрүлбөстөн, толук сакталып жазылат. Мисалы:

айтылышы:

*карат*  
*карала*  
*сарапла*  
*торала*  
*көрөлек*  
*билалбады*  
*көналбады*

жазылышы:

*кара ат*  
*кара ала*  
*сары ала*  
*тору ала*  
*көрө элек*  
*бите албады*  
*көнө албады*

Кыргыз тилинде созулма үндүүлөрдүн бир сөз ичинде кабат келип колдонулушу жана булардын ушул турушунда жазылышы — орфографиялык нормага толук ылайык келе турган көрүнүш. Мисалы: *баалоо*, *эрлөө*, *таануу*, *уулоо* (уга чыгуу), *баалуу*, *суулуу*, *тоолуу*, *куулуу* ж. б. Бирок оозеки речте бул созулмалардын бардыгы тен бирдей денгээлде созулуп айтылбастан, кантсе да бирөө (көбүнчө кийинки муундагысы) кыска үндүү сыйктуу колдонулары белгилүү. Мисалы: *баалоо*, *эрлөө*, *таануу*, *уулоо* (же *улоо*: *балык улоо*), *баалуу*, *суулуу*, *тоолуу*, *куулуу*. Бул сөздөрдүн ушундай түрдө айтылышы кыргыз тилинин орфоэпиялык нормасына төп келет. Демек, мындағы бардык созулмаларды жазылышына карата толук созултуп айтуу орфоэпиялык нормага сыйбайт. Бул сөздөрдүн морфемалык составында (унгусу менен мүчесүндө) созулма үндүүлөрдүн колдонулуп жазылышы кыргыз орфографиясынын морфологиялык принципине ылайык келет. Бирок орфоэпияда ошол созулма үндүүлөр ез калыбында сактала албайт, бирөө созулуп айтылса, әкинчиси кыска үндүү сыйктуу созулбай колдонулат.

## § 20. Кыргыз тилиндеги орус тилинен кабыл алынган сөздөрдүн айтылыш нормасы

Кыргыз тилинин төл сөздөрүндө эмес, орус тилинен кабыл алынган сөздөрде колдонуулуучу [в], [ф], [х], [ц], [щ], [ж] (журнал, вожатый) тыбыштарын жана мунун структурасы боюнча төл сөздөрдөн өзгөчөлөнгөн *справка, станция, искусство, трест, текст, пункт, прогресс, процент* ж. б. сөздөрдү орус тилинин орфоэпиялык нормасына ылайык туура колдонуу кийинки мезгилдерде кыргыз адабий тилинде уламдан-улам толугураак өздөштүрүлүп бара жатат.

Кыргыз лексикасына орус тили аркылуу келип кирген сөздөрдүн айрымдарынын айтылышы менен жазылышы бирдей боло бербейт. Мындай сөздөрдүн кыргыз тилиндеги айтылышы жалпы эле орус адабий тилинин орфоэпиялык әрежелеринин талабына толук туура келет. Демек, бул сөздөр орус тилинде да жазылышы боюнча айтылбастан, андан бир аз өзгөчөлөнүп, тийиштүү орфоэпиялык норма боюнча колдонулат. Ал норма ошол сөздөр менен бирге кыргыз адабий тилине да өткөн. Муну төмөнкүдөй мисалдардан көрүүгө болот.

1. Айрым жумшак үнсүздөр сөз аягында каткалаң болуп колдонулат. Мындай өзгөрүш [б], [в], [г], [д], [ж], [з] сыяктуу жумшак үнсүздөр менен аякталган төмөнкүдөй кабыл алынган сөздөрдүн айтылышында кездешет.

[б] ордуна [п] келип айтылган сөздөр: *дүп* (дуб), *клуп* (клуб), *герп* (герб), *гардероп* (гардероб), *штап* (штаб);

[в] ордуна [ф] келип айтылган сөздөр: *афтор* (автор), *афтамат* (автомат), *актиф* (актив), *устаф* (устав), *спрафка* (справка);

[д] ордуна [т] келип айтылган сөздөр: *парат* (парад), *отряд* (отряд), *склат* (склад), *доклат* (доклад), *авангарт* (авангард), *миллиарп* (миллиард);

[ж] ордуна [ш] келип айтылган сөздөр: *гараш* (гараж), *багаш* (багаж), *экипаш* (экипаж), *тираш* (тираж), *морш* (морж);

[з] ордуна [с] келип айтылган сөздөр: *союс* (союз), *эскис* (эскиз), *совхос* (совхоз), *синтес* (синтез), *княсь* (князь);

[г] ордуна [к] келип айтылган сөздөр: *биолок* (биолог), *хирурк* (хирург), *комсорк* (комсорг), *пирок* (пирог), *рычак* (рычаг), *шланк* (шланг).

2. Кээ бир кабыл алынган сөздөрдүн жазууда «о» тамгасы аркылуу берилүүчү, бирок басым түшпөй колдонуулуучу мүү-



## ГРАФИКА ЖАНА ОРФОГРАФИЯ

### § 21. Жазуу, анын түрлөрү жана өнүгүү этаптары

Адамзат коому башталыш, жер жүзүндө алгачкы тил жаралгандан бери жарым миллион жылдан ашуун мезгил өттү деген илимий болжол бар. Жазуунун алгачкы түрлөрү пайда болгондон бери, кеп эле болсо, он миндей же андан да аз жылдар өттү. Тамгага негизделген жазуунун тарыхы (азыркыдай алфавиттердин тарыхы) үч мин жылга жетпеген мезгилиди ичине алат.

Жазуу — адамзат коомунун эң маанилүү табылгасы, маданияттын зор ийгиликтеринин бир көрүнүшү. Жер жүзүндөгү цивилизация жазуунун жаралышы менен тыгыз байланышта өнүккөн. Адам билимге жетүү учун жазылгандарды окуйт, антикени жазма тилде илим-билимдин кенчи сакталган. Адамзат коомунун азыркыдай илим-техникага ээ болушу, маданий турмуштагы ийгиликтер, мамлекет аралык официалдуу байланыш-катыштар, элдердин маданий, экономикалык, соодасатык, чарбалык жактан байланыш түзүп, ез ара тажрыйба алмашып турушу жазуу, сабаттуулук аркылуу гана ийгиликтүү ишке ашып келүүдө..

Оозеки речь мезгил жагынан да, аралык жагынан да чектелген гана мүмкүнчүлүккө ээ. Мунун себеби төмөнкүчө: биринчиден, айтылган кепти сүйлөшүп жаткан маалда гана угууга болот; экинчиден, адамдар жакын аралыкта туруп гана сүйлөшпө аллат, азыркыдай техникалык каражаттарды эсепке албаганда, үн жетпеген алыштыкта туруп сүйлешүүгө мүмкүн эмес. Жазууда мындаи чектелгендик болбойт. Анткени биз кечээги жазылганды да, мындан жуз же мин жыл мурда жазылганды да окусак болот. Жазуу аркылуу биз жер жүзүнүн бардык булун-бурчундагы жанылыктар, болгон окуялар менен тааныша алабыз. Адамдар кандай аралыкта турса да, катаркылуу кабар алышып, байланышып турруу мүмкүндүгүнө ээ.

Жазуу аркылуу ата-бабаларыбыздын өткөндөгү тарыхы, маданияты, үрп-адаты, турмуш-тиричилиги менен таанышбыз. Жазма эстеликтерде сакталып калган нечен тарыхый сырлардын түйүнүн чечип, адамзат коомунун маданий байланыштарын, басып өткөн жолун изилдөө мүмкүндүгүне ээ болобуз. Ошентип, жазуу мурдагы доор менен азыркы доорду байланыштырат, бүгүнкүлөрдү келечектегилерге жеткирүү милдетин аткарат.

Оозеки речь адамдын эсинде гана сакталат, бирок ооздон чыккан кептин бардыгы тен толук бойдон эсте кала бериши да мүмкүн эмес. Анткени бардык эле адамдын ошончолук көп маалыматты толук бойдон эсине сактап, кийин текпәй-чачпай айтып берүүгө кудурети жетишке бербейт. Анын үстүнө эс да толук ишеничтүү каражат болуп саналбайт. Эсте калгандар уннтулуп, экинчи кайтып жанбай (эске түшпөй) калышы да мүмкүн. Эстеп жүргөн кишилердин өмүрү да түбөлүктүү эмес. Же болбосо эсине сактап жүргөн кишилер керектүү учурда жок болуп (учурабай) калышы да мүмкүн.

Турмуштагы ушул өндөнгөн түрдүү шарттарга жараша адамдар байыркы кездерде эле оозеки речти алмаштыра турган көп амалдарды ойлооп көрүшкөн. Анткени адамдардын оозеки речь аркылуу берилүүчү ой-пикири айтылып эле тим болбостон, ал андан кийин да жашай бериши жана узак аралыктагы кишилерге да жиберилип турушу турмуш учун өтө зарыл болгон. Ушундай зарылдыктын натыйжасында жазуунун эң алгачкы типтери пайда боло баштаган.

Жазуунун тарыхы байыркы замандарда эле башталган, анын баштапкы (эн алгачкы) тиби катарында п и к т о г р а ф и я (сүрөттүү жазуу) эсептелип келе жатат. Бул термин латынча *pictus* «сүрөттүү» жана грекче *grapho* деген сөздөрдөн алынган. Пиктография аркылуу берилүүчү ой-пикир же кандайдыр бир түшүнүк п и к т о г р а м м а л а р д ы н (ар кандай сүрөттөрдүн) жардамы менен ишке ашырылып келген. Пиктограммалар жеке сөздөрдү белгилөө учун эмес, бүтүндөй бир кабардын, белгилүү бир окуянын жөнүн жалпы баяндап, анын мазмунун туюндуруу учун керектелүүчү сүрөттөрдөн турган шарттуу белгилердин системасы болуп саналат.

Жазуунун бул түрү бардык әлдерде, жер шарынын бүткүл бөлүгүндө колдонулуп келген. Бирок пиктография байланыш катыш жүргүзүүгө толук жарамдуу болгон бирден-бир жазма каражат катарында туруктуу сакталып жүрүп отурган эмес.

Мунун системасы да анчалык так иштөлбөгендиктен, сүрөт аркылуу берилген ойлордун бардыгын чечмелеп окуп чыгыштын өзү эле көп кыйынчылыкты туудурган. Ал бир топ чеберчилики, жөндөмдүүлүктү талап кылгандыктан, мындай жазууну колдонуу бардык адамдардын колунан келе берген эмес. Ошондуктан цивилизациянын эң баштапкы өнүгүш доорунда эле бул жазуунун өзгөрүү, өнүгүү эволюциясы башталат. Мындай эволюция, бириңиден, символиканын (сүрөттүү жазуудагы шарттуулуктун) практикалык зарылдыктан улам андан ары карай өнүгүшү менен түшүндүрүлөт.

Ошентип, жазуунун андан кийинки жаны этабы башталат. Ал идеография же логография деп аталат. Бириңиси грекче *idea* (идея, ой, түшүнүк) жана *grapho* (жазамын) деген сөздөрдөн жасалган термин, экинчиси ошол эле тилдеги *logos* (сөз) жана *grapho* деген сөздөрдүн курамынан турат.

Алгачкы еткеөл этабынын башталышында идеографияда пиктографиянын эле сүрөттүү белгилери (пиктограммалар) колдонулуп келген, бирок алар мурдагыга караганда абстракттуу түшүнүктөрдү да туюндуруп, берген мааниси да кыйла кең жана татаал боло баштайт. М а с е л е н, көздүн сүрөтү пиктограмма катарында «кез» деген маанини билдирген болсо, кийин ал идеограмма катарында мурдагы маанисин кенитип, «кыраакылык», «сергектик», «көрүү» ж. б. сыйктуу түшүнүктөрдү да туюндуруп калган. Күндүн сүрөтү идеограмма катары «ачык», «жарык», «ак», «күн» (день), «бакыт» деген түшүнүктөрдү билдириүү учун колдонулган.

Кийинчөрөөк идеографиялык жазууда сез эмне жөнүндө болуп жаткандыгын баяндоо учун ошого ылайык сүрөттердү тартуунун зарылдыгы болбой, бул ыкма бара-бара өзгөрүлө баштайт. Ошол себептен улам ар бир сөздүн маанисине ылайык шарттуу белгилер (идеограммалар же логограммалар) пайда болот. Мунун өзү пиктографиялык жазуудан бара-бара идеографиялык жазууга өтүүнүн алгачкы этабынын натыйжасы болуп саналат. Алгачкы идеограммалар нерселердин кадимки сүрөттөрүнө окшоп турган болсо, кийин алар ез ордун башка сүрөттөргө бере баштайт. Ал сүрөттөр дагы өзгөрүлүп отуруп, кийин жөн гана шарттуу белгилерге — символдорго айланып калат.

Идеограммалар көпчүлүк учурда иероглифтер деп да аталат. Бул наам мындай жазууну башта жрецтер колдо-

нуп келгендигине байланыштуу пайда болгон (грек тилинде hieroglyphoi, мунун сөзмө-сөз котормосу «касиеттүү оюу», «касиеттүү жазуу», «жрецтердин оюсу» дегенге туура келет). Адепки башталышында сүрөттөргө окшогон иероглифтер бара-бара шарттуу белгилердин жөнүнчө бир түрүнэ айланып, эволюциялык өзгөрүүлөргө дуушар болуп келген. Тигр менен Евфраттын аралыгындагы ерөөндө, Месопотамияда жашаган байыркы шумерлер нерселердин болжолдуу сүрөтү (сөлекетү) сакталган идеографикалык белгилерден турган мына ушундай жазууну колдонушкан. Египеттик жазууда да сүрөттөр менен иероглифтер бири-бирине айкалышып, бирок нерселердин сырткы кебетесин көрсөткөн мурдагы сүрөттөргө окшогон эмес. Маселен, «басуу» деген түшүнүк египеттик жазууда буттун жөнөкөй сөлекетү аркылуу берилген. Ортосуна чекит кюлган тегерек «күн» дегенди, күштүн кебетесин элестеткен чийме «учуу» дегенди билдирген.

Биздин эрага чейинки IV мининчи жылдан бери колдонулуп келе жаткан кытай жазуусу да иероглифтик жазуу болуп эсептелет. Анын түпкү теги сүрөттөрдөн алынган, бирок нечен кылымдык тарыхый жолдорду басып өтүүдө орчундуу өзгөрүүлөргө учурал отуруп, бул жазуу баштапкы түрүн жоготкон. Ошентип, адепки башталыштагы сүрөттөрдүн ордуна азыркы кытай иероглифтери пайда болгон.

Жазуунун жогоруда баяндалыш өткөн түрлөрү (пиктография жана идеография) сөздөгү тыбыштарга эмес, түшүнүккө, мааниге негизделгендиктен, мындай жазуунун кайсынысы болсо да тилдик өзгөчөлүк менен тикеден-тике байланышы жок болгон. Ошондуктан бул эки система менен жазылган каттарды бардык уруулардын екулдерүү сүрөтүнө, символдук белгисине карата ажыратып окуй алышкан. Демек, анда тигил же бул уруунун тилдик материалдары (тыбыштары, лексикасы, грамматикасы ж. б.) эсепке алынбастан, сүрөттер, шарттуу белгилер гана бардыгына тиешелүү болуп колдонула берген. Бул жагынан алганда, жазуунун мындай системасы санды туюнтурган цифраларга, химиялык формулаларга же илимий символиканын дагы башка түрлөрүнө окшоп кетет десек болот. Бул айтылгандардын иероглифтерге да тиешеси бар. Кытайда, маселен, «киши» деген түшүнүк бир нече сөз менен берилет. Пекиндик кытай кишини жөнө десе, кантондук кытай янь дейт, ал эми шанхайлык кытайларда киши нинг деген сөз аркылуу берилет. Бирок жазууда киши бир гана иероглиф менен туюнтулган сон, мунун мааниси бардык кытайга тү-

шүнүктүү. Эгерде тыбыштык жазуу аркылуу жазышка туура келсе, кытайларда кишини билдириүүчү жогоркудай сөздөр, кантсэ да, үч башка болуп чыкмак, бирок аларды бардык эле кытай түшүнө бербейт болчу.

Кытай тилинин толук курапшырылган сөздүктөрүндө 40 минден ашык иероглифтер камтылгандыгы белгилүү. Азыркы тексттерде колдонулган иероглифтердин саны эки минден беш минге чейин жетет. Ошол себептен кытай тилинде сабаттуулукка жетүү — арзанга турбаган оор иш, аны үчүн узак мезгил бою катуу аракеттенишке туура келет.

Жазуунун андан аркы өнүгүшү фонографиянын пайда болушуна алыш келген. Фонография (грекче *phone* — тыбыш, *grapho* — жазамын) жазуунун кыйла өнүккөн, мурдагыдан алда канча өркүндөтүлгөн түрүнө жатат. Мында сөздүн айтылыш жагы негизге алышып, анын тыбыштык элементтерин — муундарын же тыбыштык составын чагылдыруу аракети жасалат. Ошого жараша бул жазуунун төмөнкүдөй эки түрү болгон: 1) мүүндуу жазуу (сөздүн ар бир мууну өзүнчө белгиленген жазуу); 2) тыбыштык жазуу (сөздөгү ар бир тыбыш өз-өзүнчө тамга менен көрсөтүлгөн жазуу).

Жалпы эле фонография системасынын буга чейин колдонулуп келген жазуунун эки түрүнө — пиктография менен идеографияга караганда көп артыкчылык жактары бар экендиги белгилүү. Мында графикалык белгилердин саны мурдагы идеограммаларга караганда алда канча аз, анткени бул жазууда ар бир сөз үчүн өзүнчө белги алына бербестен, сөздүн муундары же тыбыштары үчүн зарыл болгон тамгалар гана иштетилет. Ошондуктан мындай жазуу өздөштүрүүгө жана колдонушка да ыңгайлдуу болгон, окутуу иштерине да бир топ женилдик алыш келген. Бул жазуу аркылуу тилдин сөздүк составы, грамматикалык формалары, сөз айкаштары менен сүйлөмдөр текстте кенен чагылдырылат. Демек, тексттен ошол тилдин жөнүн аныктап билүүгө боло турган материалдар көз алдыга элестелип турат.

Жазуунун фонографиялык системасынын бул эки түрү бир мезгилде жарала калган эмес. Фонографиянын эң алгачкысы муундуу жазуу болгон. Муну тарыхта биринчи колдонушкан элдер — шумерлер менен египеттиктер. Алар мурдагы эле жазуунун белгилерин (идеограммаларды) сөздүн муундарын белгилеп жазыш үчүн колдоно баштайт. Муундуу жазуунун азыркы кезге чейин колдонулуп келе жаткан үлгүлөрү катары

рында Индиядагы деванагари деген жазууну, Япониядагы канака жазуусун, эфиоп жазуусун ж. б. эсеп кылууга болот.

Муундуу жазуу аз муундан (көбүнчө бир же эки муундан) турган сөздөрдүн жазылышына өтө ынгайлуу болгон, анткени мындай сөздөрдүн ар бир муунуна ылайыктуу белгилерди коуп чыгуу анчалык кыйын болгон эмес. Эгерде сөздөр көп муундан турса, анда бул жазуунун системасы өтө татаал жана колдонууга да ылайыксыз болуп, бир топ кыйынчылык туудурган. Ошол себептен улам сөздүн муунуна караганда, тыбыштык составын толук чагылдырып жазуунун коом үчүн практикалык зарылдыгы көбүрөөк болгон.

Тарыхый жактан алыш караганда, дүйнөдөгү эң алгачкы деп эсептелген тыбыштык жазуунун үлгүсү — финикийлердин алфавити. Бул жазууда үнсүз тыбыштар гана атайын арип менен белгиленип, үндүүлөр жазылган эмес. Финикий жазуусунун негизинде өнүгүп чыккан байыркы арамей алфавити аркылуу араб жазуусу жаралган. Армян, грузин, уйгур, согди сыйктуу толуп жаткан башка жазуулардын чыгыш тарыхы да финикийлердин жазуусунан башталат. Байыркы гректер да өз алфавитин ушул башкы булактан алыш жаратышкан.

Грек жазуусунда жалан гана үнсүздөр эмес, үндүү тыбыштар да өз алдынча тамга менен белгиленет. Дүйнөгө эң кенири тараган латын алфавити батыш грек жазуусунун эң байыркы формаларына негизделип жаралган, ал эми чыгыш формаларынан славяндардын кириллицасы пайда болот. Кириллицанын негизинде дагы бир кенири тараган алфавит — орус алфавити жаралган. Азыркы колдонулуп жүргөн кыргыз алфавити да кириллицага негизделген.

## § 22. Кыргыз жазуусунун тарыхынан кыскача маалымат

*Орхон-Енисей алфавити.* Кыргыздар азыркы колдонулуп жүргөн алфавитке чейин бир катар башка жазуулардан да пайдаланып келишкен. Алсак, кыргыздардын Орхон-Енисей жазуусу же байыркы түрк алфавити деп аталган жазуу системасын колдонушкандыгы жөнүндө проф. С. Е. Маловдун эмгегинде таамай аныктама берилген. Автор Енисей эстеликтеринин тилин байыркы кыргыз тили деген жалпы жыйынтыкка келет<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. М. — Л., 1952, с. 3 — 8.

Биздин байыркы доордо жашаган ата-бабаларыбыз буга чейин эмне деген жазма-чиймени колдонуп келишиңи экен, ал кандай жазуу болду экен деген ойлор туулушу мүмкүн. Бул туурасында, чынын айтканда, кандайдыр бир тарыхый маалымат же кат түрүндө сакталып калган жазма эстелик болбогондуктан, Орхон-Енисей алфавитин гана кыргыздар колдонгон жазуулардын тарыхта изи сакталган жана илимий негизде аныкталган эң алгачкы үлгүсү деп эсеп кылсак болот.

Байыркы түрк уруулары (анын ичинде кыргыздар да) кылымдар бою колдонуп жүрүп, кийин такыр унутулуп, дайыны чыкпай калган табышмактуу жазуунун сырды XIX кылымда гана толук ачылып, дүйнөгө кенири тааныла баштад. Булар туурасында төмөнкүдөй кыска баяндама бере кетсек болот.

Эң эле кенири аймакка, атап айтканда, Сибирден Монголияга чейин тараалып, ал гана эмес, Орто Азиянын чегине чейин, андан тышкаркы жактарга да жеткен бул байыркы түрк жазуусу, негизинен, таш беттеринде сакталган. Башка нерселерге (карапага, металлга, жыгачка ж.б.) жазылгандары эң эле аз. Көпчулук бөлүгү же эң алгачкылары Орхон менен Енисейдин боюнан табылган соң, бул алфавиттин наамы да шарттуу түрдө ушул эки дарыянын атына негизделип коялган.

Орхон-Енисей жазуулары бар таш эстеликтер жөнүндөгү алгачкы кабар XVII кылымдын аяк ченинде пайда болгон. Мындай кабарды 1692-жылы амстердамдык бургомистр Николас Витзен биринчи ирет билдиригендиги илимий эмгектерде белгиленип келе жатат. Андан соң, 1697-жылы, Тобольск шаарындагы боярдын уулу Семен Ремезов «Чертеж всех Сибирских градов и земель и чертеж земли безводной и малопроходной каменной степи» деп аталган карта сызып, анда Талас суусунун баш жагы «Орхон камень» (Орхон таш) деп белгиленген. Бирок булар анча тاكتалбаган, үстүртөн гана учкай айтылып откен маалыматтар болгон.

Белгисиз рун<sup>1</sup> жазмасы аркылуу бериленген байыркы түрк эстеликтеринин кайсы жерде экендигин так көрсөткөн маа-

<sup>1</sup> Рун — байыркы скандинавиялыктардын тилинде бул сөз «жашырын сыр» деген мааниде колдонулган. Орхон-Енисей эстеликтеринде сакталган жогоркудай жазуунун түйүнү чечилип, дүйнөлүк илимде чон ачылып жарагалганга чейин бул сырдуу (табышмактуу) маселе болуп келгендиги талашсыз.

лыматтар XVIII кылымдын башында гана пайда болот. Мынданай эстеликтердин алгачкы үлгүлөрүн швед армиясынын Тобольск жакта сүргүндө жүргөн капитаны Ф. И. Страленберг «Европа менен Азиянын түндүк жана чыгыш бөлүктөрү» (Стокгольм, 1730, немец тилинде) аттуу эмгегинде жарыялайт. Сибирде 1720 — 1727-жылдары экспедиция менен саякатта жүрүп, ушундай эстеликтер туурасында уккан белгилүү саякатчы Д. Г. Мессершмидт өзүнүн күндөлүгүндө булар жөнүндө жазып калтырат, күндөлүктө рун жазмасынын бир канча сүрөттөрү (көчүрмөсү) да берилет. 1793-жылы П. С. Паллас рун жазуусу бар бир канча эстеликтердин сүрөтүн жарыялап, булар гот уруусуна тиешелүү болуш керек деген гипотезаны сунуш кылат. Г. Байер бул табылган жазуулар кельт жазуусу болуу керек деген ойду билдирият.

Француз окумуштуусу, белгилүү востоковед Абель Ремюза бул табышмактуу рун жазмасы түрктөрдүкү (байыркы усундардыкы) болуу керек деп, чындыкка жакындал барып токтогон оюн сунуш кылат. Бул гипотезага Г. И. Спасский таптакыр каршы турган. Ал түштүк Сибирде түрктөрдүн пайда болушу кийинки мезгилге туура келет, мурда алар бул аймакта болушкан эмес деп эсептеп, бул эстеликтер тек жагынан монгол же калмак урууларына таандык болуш керек деген ойдо болот. Кийинчөрээк Спасский буларды байыркы славяндарга тиешелүү деген жалган теорияны да сунуш кыла баштайт. Академик А. А. Шифнер бул жазуунун түпкү теги байыркы түрк урууларынын тамгасына негизделип пайда болгон деген ойду айткан, муну кийинчөрээк бир катар окумуштуулар жактап чыгышкан. 1874-жылы Ж. Аспелин орхон-енисейлик рун жазмаларын финдерге таандык деп чыгат. Ал 847 тамганы өз ара салыштырып көрүп, булар бар болгону 38 же 40 гана тамганын ар түрдүү варианты болуу керек деп эсептейт.

Кыскасы, бул жазма эстеликтер кимдердики, кандай жазуу, мында эмнелер жөнүндө айтылган — булар туурасында толгон ойлор, ар кандай сунуштар айтыла берип, арадан жыйырмадай жыл өтсө да, табышмактуу рун жазмасынын сыры ачылбай келе берди. Жазууну чечмелеп окуу жагы ишке ашканга чейин Орхон, Енисей дарыяларынын боюнан, Абакан, Туба, Талас жактардан жана Сибирдин бир катар жерлеринен дагы жаны эстеликтердин үлгүлөрү табыла баштады.

Николай Михайлович Ядринцев ошол мезгилде И. С. Богоявленский менен А. В. Адрианов тарабынан табылып, Минусин музейинде сакталып турган эстеликтердин баяндамасы

берилген макаласында, булардын түрктөргө таандык экендигин айтуу менен бирге, жалпы эле Орхон-Енисей жазма эстеликтерин фин, гот, грек, славян сыйктуу батыш жактагы калктарга тиешелүү деген жалган теорияларды четке кагат. Анын 1889-жылкы археологиялык экспедициясы дүйнөлүк мааниси бар бол чоң проблеманын чечилишине зор салым кошкон табылгаларды берген: Монголиядагы Орхон дарыясынын күймасы Кекшун-Орхондун боюндагы Кошо-Цайдам ереөнүнөн Күлтегин менен анын бир тууганы Могуланханга коюлган монументтер ачылды. Бул эки эстеликтин капитал беттеринде жана артында кытай иероглифтери чегилип коюлган сон, кийин негизги тексттердин окулушуна булардын чоң жардамы тиidi. Ядринцевдин экспедициясынын жыйынтыгы белгилүү болгондун кийин, Ж. Аспелиндиктеориясын жактаган финдер 1890-жылы Г. Гейкель баштаган экспедицияны Монголияга карай ошол маршрут боюнча жөнөтүштөт, 1891-жылы ушундай экспедиция Россия илимдер академиясынын атынан да жөнөтүлөт, буга атактуу түрколог академик В. В. Радлов башчылык кылат.

Кийин бул эки экспедициянын жыйынтыгы өз-өзүнчө атлас болуп жарыяланат. Орустар жарыялаган атласты толуктоо максатында алты томдон турган әмгектердин жыйнагы да басылып чыгат. Эки атластын жарык көрүшү жана эки чоң эстеликтеги кытайча жазылып калган тексттер аркылуу бул рун жазууларында түрктөр жөнүндө баяндалат деген маалыматтын пайда болушу даңазалдуу сырдын түйүнүн чечүүнүн биринчи ачкычын жаратты. Иштин мындан аркы багыты бул табышмактуу жазуунун тамгаларын ажыратып таап, чечмелеп окуп чыгуу жагына буруулуп, буга Даниядагы лингвист, филолог жана тарыхчы проф. Вильгельм Томсен жана Россиядагы атактуу түрколог, академик Василий Васильевич Радлов киришет.

В. В. Радлов менен Г. Гейкелдин экспедициялары топтогон материалдардан турган эки атластын негизинде рун жазмасынын тамгаларын таап чыкканыгы жөнүндө проф. В. Томсен 1893-жылы 15-декабрда Даниянын илимдер академиясынын конференциясында доклад жасайт. Ошол кезде академик В. В. Радлов бул жазууларды окууга аракет кылып, анын он бешке жакын тамгасын ажыратып таап койгон эле. Бул алфавиттин толук ачкычын Томсендөн алары менен, ал Күлтегиндин урматына коюлган эстеликтин («Памятник в честь Кюль-Тегина») сөздөрүн (текстин) орус тилине которуп чыгып, аны 1894-жылы 19-январда Петербург илимдер академиясында

окуйт. Ошентип, дүйнөгө белгилүү болгон чон ачылып жаралып, бардык табылган жазма эстеликтер түрктөрдүкү болуп чыгат.

В. В. Радлов менен бирдикте бул ишке П. М. Мелиоранский да активдүү катышып, баалуу салымдарын кошту. Кийинчөрээк мындай эстеликтердин бир канчасын орус тилине, чет тилдерге которуу, алардын тилин изилдеп, грамматикалык очерктерин жаратуу, сөздүктөрүн түзүү, жарыялоо ж. б. иштер жүргүзүлүп, буга көптөгөн илимпоздор өз салымдарын кошуп келишти. Бул жагынан алганда В. Л. Котвич, Г. Рамstedt, С. Е. Малов, С. В. Киселев сыйктуу түркологдордун ысымын өзгөче белуп атоого болот.

Мындай эстеликтердин бир канчасы Кыргызстандын Талас өрөөнүнөн революцияга чейин да, андан кийинки мезгилде да табылыш келди. Алсак, 1896 жана 1898-жылы жергилитүү край таануучу (краевед) В. А. Каллаур менен мугалим Гастев экөө Таластан Айры-Там-Ой өрөөнүнөн эски түрк жазмасы бар уч таш табылат. 1898-жылы Таласка финдердин Г. Гейкель баштаган археологиялык экспедициясы келип, ушундай жазмасы бар дагы эки таш табылат. 1930-жылы М. Е. Массон тарабынан Чийим-Таш жана Терек-Сай капчыгайлары кайрадан изилденип, кезегинде В. А. Каллаур көрүп кеткен орхон-енисейлик рун жазуусунун эки сабына тактоо киргизилет, ошол эле капчыгайдагы аска беттеринен мурда байкалбай калган бир канча жаны рун белгилери табылат. Таластан ушундай жазуусу бар жол таякчасы 1932-жылы табылыш, ал жыгач таякчаны археолог М. Е. Массон изилдеп чыгат. Таластан таылган жазма эстеликтерди чечмелеп окуп чыгуу ишине өз кезегинде В. В. Радлов, П. М. Мелиоранский, С. Е. Малов, Ю. Немет, Х. Н. Оркун сыйктуу белгилүү илимпоздор катышып, болгон жыйынтыктары жарыяланып турду.

Акырында, 1961-жылы, ошол эле Талас өрөөнүнөн дагы төрт-беш таштын бетине түшүрүлгөн эски рун жазууларынын үлгүлөрү табылыш, алар түрколог И. А. Батманов тарабынан изилдөөгө алынган.

Байыркы түрк жазма эстеликтеринин бири болгон бул ташты (Талас өрөөнүнөн табылган ташты) жана анын бетиндеги жазуунун текстин жалпы эле Орхон-Енисей алфавитинин үлгүсү катары келтире кетсек болот:



Текст

5 20 25 30 35 40 45 50 55 60  
 А Т Ы С Т Р О Й  
 6 21 26 31 36 41 46 51 56 61  
 7 22 27 32 37 42 47 52 57 62  
 8 23 28 33 38 43 48 53 58 63  
 9 24 29 34 39 44 49 54 59 64  
 10 25 30 35 40 45 50 55 60 65  
 11 26 31 36 41 46 51 56 61 66  
 12 27 32 37 42 47 52 57 62 67  
 13 28 33 38 43 48 53 58 63 68  
 14 29 34 39 44 49 54 59 64 69  
 15 30 35 40 45 50 55 60 65 70  
 16 31 36 41 46 51 56 61 66 71  
 17 32 37 42 47 52 57 62 67 72  
 18 33 38 43 48 53 58 63 68 73  
 19 34 39 44 49 54 59 64 69 74  
 20 35 40 45 50 55 60 65 70 75  
 21 36 41 46 51 56 61 66 71 76  
 22 37 42 47 52 57 62 67 72 77  
 23 38 43 48 53 58 63 68 73 78  
 24 39 44 49 54 59 64 69 74 79  
 25 40 45 50 55 60 65 70 75 80  
 26 41 46 51 56 61 66 71 76 81  
 27 42 47 52 57 62 67 72 77 82  
 28 43 48 53 58 63 68 73 78 83  
 29 44 49 54 59 64 69 74 79 84  
 30 45 50 55 60 65 70 75 80 85  
 31 46 51 56 61 66 71 76 81 86  
 32 47 52 57 62 67 72 77 82 87  
 33 48 53 58 63 68 73 78 83 88  
 34 49 54 59 64 69 74 79 84 89  
 35 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Транскрипция

5	10	15	20	25	30	35	40
45	50	55	60	65	70	75	80
Aty čur(a) otuz oylan asyy ačy adyrylmyš sızä talçyj ārān sızä oylan							
čur ulaju qalmyš qatuny tuly qalmyš (a).							

Бул алфавиттин төмөнде келтирилген таблицасы академик А. Н. Кононовдун «Грамматика языка тюркских runических памятников VII — IX вв.» аттуу эмгегинен алышып берилди (анын 58 — 59-беттерин караныздар).

Тюркские runические знаки			Звуковое значение (чтение)
Таласские	Енисейские	Орхонские	
и	и и и	и	а, ä, (e)
и	и и и	и	и, i, (e)
><	><	> { }	о, у
н	н н н н н н	н н н	ö, ü
ж	ж ж ж ж ж	ж ж ж	б
ж	ж ж ж ж ж	ж ж ж	б'
ы	ы	ы	չ, չ'
չչ	չչ չ ՞ ՞ ՞ ՞ ՞ ՞	չ ՞	d, (ð), (t)
չ	չ + ⊗ ⊕ ՞	չ +	d', (ð'), (t')
չ	չ ՞ ՞ ՞ ՞ ՞ ՞	՞	շ
ժ	ժ ժ ժ ժ ժ	ժ ժ ժ	շ'
ժ	ժ ժ ժ ժ ժ	ժ ժ ժ	յ
ն	ն ն ն ն ն	ն հ	գ
	↓↑	↓	գ при о, у
	▷◁▷▷▽	▷ ▷	գ при ի
կ	կ կ կ կ կ	կ կ կ	կ'
	բ բ բ բ բ	բ բ բ բ բ	կ' при ö, ü
լ	լ լ լ լ լ	լ յ	լ
լ	լ	լ	լ'

Ճ	ՃՃՃՃ	ՃՃՃՃ	Ճ	<i>m, m'</i>
Ծ	ԾԾԾԾ	ԾԾԾԾ	Ծ	<i>n</i>
Ջ	ՋՋՋՋ	ՋՋՋՋ	Ջ	<i>n'</i>
Շ	ՇՇՇՇ	ՇՇՇՇ	Շ	<i>ʃ, (nj)</i>
Վ	ՎՎՎՎՎՎ	ՎՎՎՎՎՎ	Վ	<i>v, v'</i>
Ւ	ՒՒՒՒՒՒ	ՒՒՒՒՒՒ	Ւ	<i>p, p'</i>
Ր	ՐՐՐՐՐՐ	ՐՐՐՐՐՐ	Ր	<i>r</i>
Դ	ԴԴԴԴԴԴ	ԴԴԴԴԴԴ	Դ	<i>r'</i>
Ց	ՑՑՑՑՑՑ	ՑՑՑՑՑՑ	Ց	<i>s</i>
Ւ	ՒՒՒՒՒՒ	ՒՒՒՒՒՒ	Ւ	<i>s'</i>
Ֆ	ՖՖՖՖՖՖ	ՖՖՖՖՖՖ	Ֆ	<i>š</i>
Հ	ՀՀՀՀՀՀ	ՀՀՀՀՀՀ	Հ	<i>š'</i>
Ա	ԱԱԱԱԱԱ	ԱԱԱԱԱԱ	Ա	<i>t</i>
Ի	ԻԻԻԻԻԻ	ԻԻԻԻԻԻ	Ի	<i>t'</i>
Ժ	ԺԺԺԺԺԺ	ԺԺԺԺԺԺ	Ժ	<i>z, z'</i>
Ը	ԸԸԸԸԸԸ	ԸԸԸԸԸԸ	Ը	<i>lt, l't'</i>
Ԧ	ԦԦԦԦԦԦ	ԦԦԦԦԦԦ	Ԧ	<i>nt, n't'</i>
	ԸԸԸԸԸԸԸԸ	ԸԸԸԸԸԸԸԸ	ԸԸ	<i>nč, n'č'</i>
	ԾԾԾԾԾԾ	ԾԾԾԾԾԾ	Ծ	<i>rt</i>
Շ	ՇՇՇՇՇՇ	ՇՇՇՇՇՇ	:	знак словораздела

### Յ-ըսրէտ

Түрктөрдүн байыркы рун алфавитинин (Орхон-Енисей жа-  
зуусунун) кайсы жерде, качан жана кимдер тарабынан түзүлүп  
чыккандыгы жөнүндө илимде азырынча так маалымат жок.  
Айрым окумуштуулар муну түрктөр Орто Азиядагы иран  
тилдеринде сүйлөгөн (ираноязычные) калктарадан кабыл алыш-  
кан, бул алфавиттин тарыхы арамей алфавитинен башталып,  
пехлебей, хорезм жана согди алфавити аркылуу келип жеткен  
булуу керек деген ойду айтышат.

Бул алфавиттин составында баш-аягы кыркка жакын  
тамга бар (кээ бир авторлор 38 тамга деп эсептешет), алар 8  
үндүү тыбышты жана 16 үнсүздү белгилөө учун колдонулган.  
А. Н. Кононовдун берген маалыматына караганда, үндүүлөр  
учун беш гана тамга иштетилген, калгандары үнсүздөрдүн там-  
галарына жатат. Үнсүздөрдүн жоон үндүүлөр менен айкаш-  
кандары өзүнчө, ичке үндүүлөр менен айкашып колдонул-  
гандары өзүнчө тамгалар менен белгиленген. Үнсүздөрдүн ай-  
рым тамгалары үндүүлөрдүн жогоркудай әки түрүне төң бирдей  
колдонула берген<sup>1</sup>. Бул алфавитте жалпы эле үнсүз тыбыш-  
тарды белгилөөчү тамгалардын сан жагынан көп болуп калы-  
шынын негизги себеби да мына ушуга байланыштуу болуу  
керек.

Орхон-Енисей алфавитиндеги тамгалардын жазууда кол-  
донулушу ондон солго же жогортон төмөн карай багытталган.  
Үндүү тыбыштар жазууда белгиленбей да кала берген. Ошол  
себептен бул жазуунун системасы, негизинен, консонанттык  
система болгон.

*Араб алфавити.* Айрым окумуштуулардын (В. В. Бар-  
тольд менен Ч. Лоукотканын) болжолуна караганда, кыргыз-  
дын эзелки ата-бабалары эски уйгур алфавитин да колдонуп  
келишкен болуу керек. Бирок муну толук далилдей турган  
документалдуу фактылар азырынча табыла элек.

Дүйнөгө кенири тараалган жазуулардын бири — араб жа-  
зуусу. Муну Египеттеги, Ливиядагы, Алжирдеги, Тунистеги,  
Мароккодугу, Судандагы, Сириядагы, Ливандагы, Сауд Ара-  
виядагы, Ирактагы, Ирандагы, Афганистандагы жана дагы  
бир катар өлкөлөрдөгү элдер колдонушат. Орто Азиядагы,  
Кавказдагы бир катар калктарадан да мурда ушул алфавитти кол-  
донуп келишкен. Орто Азияда бул алфавиттин таралышы

<sup>1</sup> А. Н. Кононов. Грамматика языка тюркских рунических памятников (VII — IX вв.). Л., 1980, с. 60 — 62.

арабдардын үстөмдүгүнө жана ислам дининин кабыл алышына байланыштуу болгон.

Проф. В. М. Насилов мындай деп жазат: «960-жылы Каражанидердин мамлекетинде ислам официалдуу дин катары кабыл алышат. Ушуга байланыштуу араб алфавити да официалдуу жазуу катары кабыл алышы»<sup>1</sup>.

Кыргыздарга араб алфавити арабдардын өздөрү аркылуу эмес, ошол кезде ислам динине өтүп калган өзбек, уйгур жана татар элинин динчил өкүлдөрү тарабынан диний китеңтерди окутуп, жергиликтүү калкты ислам динине өткөрүү максатында таралып келген. Ал кездеги карапайым калкты сабаттуулукка үйретүү иши, негизинен, дин менен ажырагыс байланышта жүргүзүлгөн. Бирок, ошондой болсо да, бул алфавит аркылуу эл арасынан кат тааныган айрым сабаттуу адамдардын чыга баштاشына аздыр-көнтүр өбелгө түзүлүп, алар бир катар адабий чыгармаларды, санжыраларды, айрым бир тарыхый документтерди жазып калтырышкандыгы бизге белгилүү. Ж. Шүкүров тарабынан Алматынын тарыхый архивинен табылган жана анын «Кыргыз тилинин тарыхынан» аттуу ма-каласында<sup>2</sup> айтылып кеткен маалыматтар боюнча алыш караганыбызда, ушундай тарыхый документ 1854-жылга туура келет, андан кийин 1861 жана 1863-жылга туура келген дагы эки документ табылган.

Албетте, кыргыздар араб жазуусун мындан алда канча мурда эле колдоно баштаган болуу керек. Бирок кол жазмалар же кандайдыр бир жазма эстеликтер сакталып калбагандыктан, бул алфавитти кыргыздар кайсы мезгилден тартып колдоно баштагандыгы азырынча белгисиз.

Араб алфавитинде сабаты ачылган айрым акындар, элдин тилин, тарыхын иликтеген сабаттуу адамдар тарабынан 1911—1914-жылдардын аралыгында Казанды жана Уфада араб жазуусу менен басылган төрт китең жарык көргөн. Алар: улуу акын Молдо Кылыштын «Зилзала» поэмасы, Османаалы Сыдык уулунун «Тарыхы Кыргызия», «Тарыхы Шадмания» аттуу эки китеңи жана Ишенаалы Арабаевдин «Кыргыз алиппеси».

Белгилүү акын Молдо Кылыштын мындан башка да көп казалдары, ырлары кол жазма түрүндө эл арасында кенири

<sup>1</sup> В. М. Насилов. Язык тюркских памятников уйгурского письма XI—XV вв. М., 1974, с. 9.

<sup>2</sup> Труды института языка и литературы Киргиз ФАН СССР, вып. II, 1952, с. 68—74.

тарап келген. Бул туурасында белгилүү адабиятчы Кенешбек Асаналиев мындайча баяндайт: «Молдо Кылыштын кол жазмасы — был чындыгында да кыргыз көркөм сөз искуствоосундагы жаны багыттын башталышы, кол жазма адабиятынын (манускриптик адабияттын) башталышы болчу. Акындын чыгармаларынын бир нече варианта бизге келип жетиши — был манускриптик адабияттын бирден-бир белгиси. Анткени акындын чыгармалары өз учурунда ар түрдүү кечүрмелерде эл арасында кенири эле тараплан. Маселен, Т. Саманчиндин билдируүсү боюнча, Молдо Кылыштын чыгармаларын көчүрүп тараткандардын бири көрүнүктүү жазгыч акын Ысак Шайбеков болгон. Кийинчөрөк Молдо Кылыштын чыгармаларын жазып калтыруу, жарыялоо ишине Белек Солтоноев, Ишенаалы Арабаев сыйктуу өз заманынын белгилүү адамдары, агар түучү ишмерлери бел байлап катышканынын өзү эле акындын кол жазмасы эл арасына канчалык таанымал, белгилүү экенин ырастайт»<sup>1</sup>.

Революцияга чейин басма аркылуу жарыялана албаса да, кол жазма түрүндө эл арасына кенири тараплан чыгармаларды Молдо Нияз, Тоголок Молдо, Ысак Шайбеков сыйктуу бир катар жазгыч-акындар да жаратышып, булар өз заманынын шартына жараша мыкты иштерди аткарып келишкендиги коомчулукка кенири белгилүү.

Араб алфавитинде жазылган адабий чыгармаларда же башка мазмундагы кол жазмаларда кыргыз тилинин тыбыштык бетөнчөлүктөрү же кээ бир грамматикалык формалары эне тилге мунездүү нормада сакталбай, орфографиялык жактан өзгөчөлөнүп калган жерлери болбой койгон эмес. Мунун бир катар объективидүү себептерин түшүнбөй, кыргыз авторлорунун колу менен жараплан мындай чыгармалардын, ар кандай документтердин тилин кыргыздыкы эмес, булар чагатай тилинде жазылган деп ойлогон адамдар да болуп келген. Бул туурасында проф. Х. К. Карасаевдин «Кыргыз орфографиясынын тарыхынан» деген көлемдүү макаласында кенири маалымат берилип, толгон мисалдардын негизинде кыргызча тексттердин орфографиясы жакшы талданып чыккан. Мунун негизги себептерин автор мындайча түшүндүрөт: «Ырас, мын-

<sup>1</sup> Бул Молдо Кылыштын «Казалдар» (Фрунзе, 1991) аттуу чыгармалар жыйнагына К. Асаналиевдин «Башат» деген ат менен жазган баш сезүнен алышында (17-бет).

дан 100—150 жыл илгери араб тамгасын кыргыздар өзүнүн тилинин тыбыш өзгөчөлүгүнө ылайыктай албагандыгы, коншулаш жашаган башка түрк элдеринин орфографиясын ээрчип жазгандыгы белгилүү, анткени кыргыздын уруулары бир гана эл менен эмес, бир нече эл менен экономикалык байланышта болгон, алгачкы араб тамгасын окуган бириң-серин адамдар ошол коншу элдин тилинде окуп, ошол элдин тилинде түзүлгөн китеп менен сабатсыздыгын жойгондугунда талаш жок. Бирок, ошондой болсо да, өзүнүн колу менен жазган документтерде жана адабий чыгармаларда өз эне тилинин өзгөчөлүгүн киргизбей койгон да эмес. Мындайлар ошол «чатгатай тилинде жазылган» деген документтерден ачык эле көрүнүп турат»<sup>1</sup>.

«Ошол кездеги орфографиянын бир өзгөчөлүгү — араб тамгасын колдонгон түрк элдери айрым терминдерди жана сөздөрдү бирдей жазган да, ар кимиси өз тилине ылайыктап окуган... Революциядан мурунку акындардын кол жазмаларын алсак, бардыгы дәэрлик бир түрдүү жазышкан, бирок кыргыз тилинин өзгөчөлүктөрүнө ылайыкталып окулган, анткени ошол кездеги жалпы түрк элдеринин колдонуп жүргөн орфографиялык принциби ар элдин тилинин тыбыштык өзгөчөлүгүнө ыла-йыкталган эмес»<sup>2</sup>.

Араб алфавитинин жазууда, окууда кыйынчылык келтире турган, кыргыз тилинин тыбыштык өзгөчөлүгүнө анча ыла-йык келбеген жактары болсо да, ал өз учурунда кыргыз эли-нен сабаттуу адамдардын чыгышына, ошол аркылуу маданиятыбыздын, көркөм өнөрүбүздүн да өнүгүшүнө, алгачкы жазма традициябыздын да башталышына аздыр-көптүр таасирин тийгизбей койгон жок. Мунун бардыгы кыргыз элинин ошол учурдагы коомдук түзүлүшүнө, замандын ошол кездеги шартына жарапша болгондугун эске алышыбыз керек.

Араб алфавитинин төмөнкүдөй негизги өзгөчөлүктөрү болгон:

1. Көпчүлүк тамгалардын жазылышы окшоп турат. Ошондуктан алар бири-биринен асты-устунө коюлган чекиттердин саны боюнча гана айырмаланат. Эгерде чекит өз ордуна туура коюлбай калса, ал катышкан сөз башкacha маани берип калган. Мисалы:

<sup>1</sup> Тюркологические исследования. Сборник статей, посвященный 80-летию академика К. К. Юдахина, Фрунзе, 1970, с. 74.

<sup>2</sup> Жогорку жыйнактын 75-бетинде.

## ب (б), پ (п), ت (т.)

2. Бир эле тамга сез ичйнде алган ордуна карай түрдүүчө жазылган. Ошондуктан бир эле тыбышты колдонулуш шартына жарапча ар башка жазыпшка туура келген.

3. Кээ бир тамгалар өзүнөн мурунку тамга менен кошуулуп жазылса, кээ бири кийинки тамга менен кошуулуп жазылган; айрымдары бири-бирине кошулбай да жазыла берген.

4. Жазуу ондон солго карай, цифралар солдон онго карай жазылган.

5. Үндүү тыбыштарды белгилей турган атайын тамгалардын саны етө эле чектүү болгон.

Алфавиттеги 28 тамганын ичинен 9 тамга кыргыз тили учун керексиз (зарылдыгы жок) болуп, бирок эне тилибизге мунездүү бир катар тыбыштарды белгилөөгө керектүү тамгалар мындан орун алган эмес. Үндүү тыбыштарга бар болгону уч гана тамга ыйгарылган. Алар:

## ڭ (ا), ئ (و), ئى (ي).

Муну менен кыргыз тилиндеги сегиз кыска, алты созулма үндүүнү толук белгилеп жазууга мүмкүндүк болгон эмес.

Мына ошондуктан жыйырманчы жылдардын ичинде араб алфавитине тийиштүү өзгөртүүлөр киргизип, мурда традиция катары баштапкы калыбы бузулбай колдонулуп келген жазууну кыргыз тилинин ички бөтөнчөлүктөрүнө, мүмкүн болушунча, ылайыкташтыруунун аракети жасалган. Бул иштин кандайча жүргүзүлгөндүгү жана мындан эмне натыйжа чыккандыгы жөнүндө «Кыргыз жазуусунун тарыхынан» (авторлору: К. Дыйканов, С. Кудайбергенов, Ю. Яншансин, Фрунзе, 1958) деген эмгекте кенири баяндалган. Анда мындай деп айтылат: «Реформанын негизги максаты араб алфавитиндеги кыргыз тилине жараксыз, артык баш тамгаларды алыш таштап, жетишсизин тамганын астына же үстүнө чекит коую аркылуу толуктап, алфавитти кыргыз тилинин фонетикалык өзгөчөлүгүне ылайыктоо болгон» (38-бет).

Аталган эмгекте бул реформанын төмөнкүчө жүргүзүлгөндүгү жөнүндө сез болот:

1. Араб алфавитинин составынан кыргыз тилине керексиз, артык баш тамга катарында төмөнкүлөр алышын ташталган:

ـ(س), ح(хъ), خ(х), ذ(дзэ), ض(дъ), ص(съ), ڭ(тъ), ڦ(زъ), ڻ(رъ).

2. Алфавиттин составындагы айрым тамгалардын ордуна эне тилдеги бир катар үндүү тыбыштарды белгилөө үчүн түрдүү кошумчалар киргизилип, аларды кыргыз тилинин тыбыштык бетөнчөлүктөрүнө мүмкүн болушунча ылайыкташтыруунун аракети жасалган. Ошонун натыйжасында [ә], [օ], [ү] тыбыштарын белгилөөнүн жаңыча ыкмасы иштелип чыгыш, кыргыз тилиндеги үндүүлөрдүн составын жазууда толугураак жана даанараак берүүгө шарт түзүлгөн. Ошондой эле [ө], [ү], [ы] тыбыштары араб алфавитинде өзүнчө тамга менен берилбegen. Реформа жүргүзгөн элдерде алар [օ], [ү], [и] тыбыштарына окшош болуп жазылып, бул тыбыштар катышкан сөздөрдүн алдында ичкертуү белгиси (кыбачы) коюлган.

Жогоркудай өзгөртүүлөрдүн натыйжасында кыргыз тилинин араб графикасына негизделген алфавити төмөнкүдөй болгон (жогорку эмгектин 39-бетинен алынды):

Ӑ(а), Ӗ(б), Ҫ(پ), Ҫ(ت), ڶ(ҹ), ڶ(ж), ڣ(د), ڣ(ر), ڸ(ز), Ӯ(ش), Ӯ(س), Ӯ(ڭ), Ӯ(گ), Ӯ(ك), Ӯ(ڭ), Ӯ(ر), Ӯ(ن), Ӯ(ل), Ӯ(م), Ӯ(ه), Ӯ(ء), Ӯ(ي), Ӯ(ئ), Ӯ(ى), Ӯ(قىباچى).

Традиция катары өзгөртүлбөй колдонулуп келген бул алфавитти кыргыз тилинин ички бетөнчөлүктөрүнө ылайыктаап өзгөртүү аракети 1924-жылы ишке ашырылып, реформаланган араб алфавити менен ошол жылдын 7-ноябринан тартып биринчи кыргыз газетасы «Эркин Тоо» басылып чыга баштайт. Бул газетанын эң биринчи жана кийинки бир катар сандары Ташкентте басылып чыккан.

Эски араб алфавитине караганда, реформаланган алфавит элди сабаттуулукка үйрөтүү ишин мүмкүн болушунча женилдеткен. Бул алфавит менен окуу китечтери, адабий чыгармалар, коомдук-саясий китечтер басылып чыгат. Кыргыз жаштарын өз эне тилинде окутуу иштери жүргүзүлөт. Мамлекеттик документтерди, ар кандай иш кагаздарын жазуу ушул алфавиттеп кыргыз элинин күн сайын өсүп жаткан жаны талаптарына толук жооп бере алган жок. Ал калктын сабаттуулугун кыска мөөнөттүн ичинде көтөрүү, газета-журналдарды, ар кандай китечтерди көбүрөөк чыгарып туруу ишине анча жарамдуу боло

бербегендиктен, арадан көп убакыт етпей эле, кыргыз жазуусун латын алфавитине каторуу маселеси козголо баштайт.

**Латын алфавити.** Бул жаны алфавитке өтүүгө даярдык көрүү иши 2—3 жылга созулуп, латын алфавитинин артыкчылыгы жөнүндөгү маселе нечен ирет талкууланып, жергиликтүү органдар тарабынан тийиштүү токтомдор кабыл алынып келди.

Араб алфавитине караганда, латын алфавитинин бир катар артыкчылыгы бар экендиги темөнкүдөй негизги шарттарга байланыштуу: 1) тамгалардын айрым жазылышы; 2) араб алфавитинде колдонулуучу кошумча белгилердин жоктугу; 3) алфавиттеги тамгалардын баш тамга, кичине тамга болуп, эки түрдүү жазылышы; 4) техникалык жактан алганда, латын алфавитинин көп онтойлуу жактары болуп, колдонулушу жағынан алда канча ийкемдүү жазуу экендиги.

Ушул себептерди эске алуу менен, Кыргызстанда гана эмес, башка түрк элдеринде да латын алфавитине өтүү маселеси ар мезгилде козголуп келди.

Латын алфавитине өтүүнү биротоло чечүү үчүн 1926-жылдын март айында Баку шаарында Бүткүл союздук биринчи түркологиялык съезд чакырылып, анда араб алфавитин колдонуп келген элдердин латын графикасына өтүү жөнүндөгү демилгеси колдоого алынып, жер-жерлерде жаны алиппе комитеттерин түзүү боюнча чечим кабыл алынат. Жаны алфавитке өтүү маселеси ар бир элдин өзүнде жана бир катар шаарларда өткөрүлгөн Борбордук жаны алиппе комитеттинин пленумдарында нечен ирет коюлуп, буга көп даярдык көрүлүп, нечен долбоорлор түзүлүп, алар кенири талкууланып келген.

Бакуда өткөн биринчи түркологиялык съездде Жаны түрк алфавитинин борбордук комитети түзүлгөн. Бул кийинчөрөөк Жаны алфавиттин бүткүл союздук борбордук комитети болуп кайра уюшулган. Комитеттин туруктуу орду Баку шаарында болгон. Комитет СССР элдеринин тилдери боюнча бардык адистерди бириктирип, жаны алфавитти түзүү, анын составын тактоо жана колдонуу иштерине түздөн-түз жетекчилик кылыш турган.

Кыргызстанда латын алфавитине өтүүгө даярдык көрүү иштерин Областтык эл агартуу белүмүнүн алдынdagы Билим комиссиясы жүргүзүп келген. 1926-жылы октябрь айында Кыргызстандын областтык аткаруу комитетинин сессиясы болот. Сессияда Билим комиссиясы тарабынан латын алфавитинин негизинде түзүлгөн жаны алфавитке өтүү жөнүндөгү сунуштун долбоору каралган. Сунуш бир добуштан жактырылып, сессия реформаланган араб алфавитинен акырындык менен

латын алфавитине өтүү жөнүндө чечим кабыл алган. Бул сесияда жаны алфавитке өтүү ишине жалпы жетекчилик кылуу үчүн Областтык жаны алфавит комитети түзүлөт. Жаны алфавитке өтүү боюнча илимий-методикалык иштерди жургузуу жагы Областтык эл агартуу бөлүмүнүн алдындагы Билим комиссиясына тапшырылат. Мына ушундан тартып жер-жерлерде жаны алфавит боюнча курстар ачылып, анда мугалимдер жаны алфавитти үйрөнө башташат. Эл арасында жаны алфавиттин артыкчылыгы жөнүндө кенири түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт.

Кыргыз АССРинин Советтеринин 1927-жылдын март айында болгон I учредителдик съезди жаны кыргыз алфавитин Кыргызстанда 1927-жылдан тартып милдеттүү турдө киргизүү жөнүндө токтом кабыл алган. 1927-жылдын декабрь айында жаны алфавит өкмөт тарабынан мамлекеттик алфавит катары бекитилген. 1928 — 29-окуу жылдан баштап, мектептердеги бардык сабактар жаны алфавит менен өтүлө баштаган. Мекемелерде иш кагаздарын жазуу, окуу китечтерин жана башка адабияттарды, газета-журналдарды басып чыгаруу иши 1929-жылдын аягына чейин толук бойдон жаны алфавитке көчүрүлүп бүткөн. Кыргыз АССРинин аткаруу комитети 1929-жылы 29-ноябрдагы токтому менен 1930-жылдын 1-январынан тартып Кыргызстандын территориясында араб алфавитин колдонууга тыюу салган.

Алгачкы кабыл алынган мезгилде латын алфавитинде да бир катар жетишпегендиктер болгон. Анын жетик эмес жактарын толуктоо, таңтоо маселеси коомдук турмуштун ошол учрдагы талаптарына ылайык кайрадан каралып, улам өзгөртүүлөр кийилип турду. Жаны алфавиттин составында адегенде 24 гана тамга болгон. Баш тамгалар жана ичке үндүүлөрдү билдириүүчү ө, ү, и тамгалары жок болчу, о, у, ы тамгалары катышкан сөздөрдүн четине кыбачы (ичкертуү белгиси) коюлса, сез ичке болуп окулган. Башкача айтканда, [ө], [ү], [и] тыбыштары катышкан сөздөрдүн башына кыбачы (v) белгиси колдонулуп, ошолор аркылуу [о], [у], [ы] тыбыштарын билгизген тамгалар ичкертилип окулган.

Октябрь революциясынан кийин кыргыз тилине орус тили аркылуу кирген жаны сөздөрдүн туура жазылышын жаны алфавиттин мурунку составы толук камсыз кыла алган эмес. Ошондуктан 1928-жылы май айында Кыргыз АССР эл агартуу комиссариатынын коллегиясында алфавиттин составы кайрадан каралып, кыбачы белгиси (v) чыгарылып ташталган. Ичке үндүүлөрдү белгилөө үчүн ө, ү, i, тамгалары, бир

катар үнсүздөрдү белгилөө үчүн x, v, f, h тамгалары жаңыдан киргизилип, тамганын саны 24 эмес, 31 графикалык белгиге жеткен. Бирок коллегиянын бул жолку чечиминде баш тамга кабыл алынган эмес.

1930-жылы июль айында Фрунзе шаарында баш тамгаларды кабыл алуу, терминология жана орфография маселелери боюнча кенешме өткөрүлгөн. Кенешмеде баш тамгалар кабыл алынган. Кыргыздын төл сөздөрүндө h тамгасы колдонулбагандыктан, алфавиттин составынан чыгарылган. Орус тили аркылуу кирген айрым сөздөрдү туура жазуу үчүн 1938-жылы z (ж) тамгасы кабыл алынган.

Ошентип, кошумча тамгалар менен биротоло толукталган латын алфавити төмөнкүчө болгон:

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Qq Ii Jj Kk  
а б ч ж д э ф г гъ и й к

Ll Mm Nn ң Oo Θθ Pp Qq Rr Ss  
л м н ң о θ п къ р с

Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Zz ь  
ш т у в х ү з ж ы

Жаңы алфавиттин мурунку составына караганда, кийинки такталган түрү менен сөздөрдү туура жазуу иши барган сайын женилдеп олтурган. Мисалы: kolxoз, neft, janvar, vagon, zurnal ж. б.

Кыргыстанда латын графикасына негизделген жаңы алфавитке өтүүнүн даярдыгы жүрүп жаткан мезгилде бул ишке көрүнүктүү илимпоз Касым Тыныстанов активдүү катышып, Бакуда өткөн түркологиялык съездде «Жаңы алфавитти түзүүнүн негизги принциптери жөнүндө» деген темада доклад жасады. Андан соң бул алфавиттин долбоорун түзүү, аны талкуулоо, элге тааныштыруу, айрым ондоолорду киргизүү, толуктоо иштерин аткарып келди. Кыргыз орфографиясынын жаңы алфавитке негизделген долбоорун иштеп чыгып, аны 1934-жылы жарыялады, 1936-жылы бул автордун «Кыргыз имләсү жөнүндөгү докладдын негизги багыттама жоболору» аттуу эмгеги жарык көрдү. Кыскасы, Касым Тыныстанов кыргыз элинин маданий турмушунда зор мааниге ээ болгон жогоркудай мамлекеттик денгээлдеги чон иштерге бардык күч аракетин жумшап, көп эмгек синирди.

Латын алфавити, араб жазуусуна караганда, кыргыз калкынын сабаттуулугун ёстуруп, маданий деңгээлин жогорулатуда чон роль ойноду, анткени бул жаңы алфавит менен элди жазууга, окууга үйретүү алда канча женил болгон. Бирок отузунчы жылдардагы саясий жана социалдык кырдаалдын таасири менен, Советтер Союзундагы толуп жаткан башка элдердөй эле, кыргыздар да орус графикасына негизделген жаңы алфавитке ётүнү ылайык деп табышып, бул маселе Кыргыз ССР Жогорку Советинин 1940-жылы декабрь айында чакырылган сессиясында чечилип, жаңы алфавиттин жана анын негизинде иштелип чыккан кыргыз тилинин орфографиялык әрежелеринин долбоору жактырылды.

### § 23. Графика жөнүндө жалпы түшүнүк. Кыргыз графикасынын айрым өзгөчөлүктөрү

Сөздөрдү биз айтып гана тим болбайбуз, аларды тамгалар аркылуу жазабыз. Тамгалар аркылуу сөздөр басмага да басылат. Тамгалар — сөздөгү тыбыштарды жазуу же басма иштепринде графикалык белгилер аркылуу түшүрүү үчүн колдонула турган шарттуу белгилер.

Сөздөрдү жазууда жана басма аркылуу түшүрүүдө тыбыштар әмес, алардын белгилери болгон тамгалар пайдаланылат. Тыбыштардын тамгалар аркылуу белгиленишинин түрдүү өзгөчөлүктөрү бар. Тил илиминин мына ушундай өзгөчөлүктөрдү үйретүүчү атайын белгемү граfiка деп аталат.

Кыргыз тилиндеги көпчүлүк тыбыштардын ар бири өзүнчө тамга менен белгиленет. Маселен, [а], [о], [ы], [и] сыйктуу үндүү тыбыштарды же болбосо [б], [в], [п], [д], [т], [с], [з] сыйктуу үнсүз тыбыштарды алсак, жазууда булардын ар бири бир гана тамга менен берилет.

Бирок бардык учурда эле сөздөгү тыбыштарга тамгалардын саны туура келе бербейт. Кыргыз тилинде эки тамга менен белгилене турган тыбыштар да бар. Маселен, созулма үндүүлөрдүн ([aa], [ээ], [oo], [өө], [үү], [үү]) ар бири эки тамга менен белгиленет. Ошондуктан созулма үндүү келип айтылган сөздөрдө тыбыштар аз, тамгалар көп болот. М а с е л е н , тоо деген сөздө үч тамга жазылып турган менен, мында эки эле тыбыш бар ([т] жана [oo]). Ал эми тоолуу деген сөздө алты тамга жазылган, бирок бул сөз төрт гана тыбыштан турат ([т], [oo], [л], [үү]).

Бир эле тыбыш эки башка тамга менен берилген учур да кездешет. Буга э жана е тамгаларынын колдонулушу мисал боло алат. Сөз башында э тамгасы колдонулса, сөз ортосунда жана сөз аягында е тамгасы колдонулуп, бирок бул эки тамга бир гана тыбышты билдирет. М и с а л ы: эмгек, эртөң менен, электр энергиясы.

Кыргыз графикасында к, г сыйктуу тамгалардын ар бири эки түрдүү тыбышты билгизет. М и с а л ы: 1) кол, орок, акыл — көл, күрөк, өкүл; 2) торгой, кыргый, агар — бүгүн, тегирмен, көгөр.

Ушундай эле көрүнүштү биз ж тамгасынын колдонулушунаң да байкайбыз. Буга төмөнкүдөй сөздөрдү мисал келтириүүгө болот: 1) жарык, жеңиш, тажрыйба, эжигей; 2) журнал, жюри, абажур, этажерка. Бириңчи топтоту мисалдарда айтылган [ж] менен экинчи топтоту мисалдарда айтылган [ж] тыбышынын айырмасы бар. Бирок бул эки тыбыш бир гана ж тамгасы менен белгиленет.

Кээ бир тамгалар жанаша айтылган эки тыбышты белгилөө үчүн колдонулат. Мындай графикалык белгилер йоттошкон тамгалар деп аталат. Алар: я(я), е(й), ё(йо), ю(йу). М и с а л ы: таяк, аяк, бајатан, чие, киет, иет, коён, боёк, тоёт, куюн, оюн, суюк. Бул жерде да тыбыш менен тамгалардын саны бири-бирине туура келе бербейт. Алсак, таяк деген сөздө төрт тамга жазылып турган менен, мында беш тыбыш бар. Алар: [т], [а], [й], [а], [к]. Ал эми чие деген сөздө үч тамга, төрт тыбыш бар ([ч], [и], [й], [е]).

Эгерде [oo], [uu] сыйктуу созулма үндүүлөр [й] тыбышынан кийин келип айтылса, анда йоо, йуу болуп жазылбастан, ёо, юу түрүнде жазылат. М и с а л ы: боёо (бойоо эмес), таёо (тайоо эмес), аюу (айуу эмес), союу (сойуу эмес). Мындай учурда тыбыштардын да, тамгалардын да саны бирдей болуп чыгат. Аны төмөнкүдөй салыштыруудан ачык байкайбыз: боёо деген сөз төрт тамгадан турат, мында [б], [о], [й], [oo] сыйктуу төрт тыбыш бар; аюу деген сөз үч тамгадан турат, мындағы тыбыштардын саны учөө — [а], [й], [уу]. Бирок [үү], [өө] созулмалары [й] тыбышынан кийин колдонулган болсо, кадимки калыбында жазыла берет; чийүү, күйүү, күйөө, сүйөө. Бул мисалдарда тамгалардын саны тыбыштардың на караганда көптүк кылат, анткени созулма үндүүлөрдүн ар бирөө эки тамга менен берилип жатат.

## § 24. Азыркы кыргыз алфавити

Ар бир тилде колдонулуп жүргөн бардык тамгалардын белгилүү тартипке салынган ирети а л ф а в и т деп аталат.

Ушул кылымдын кыркынчы жылдарынын башында кыргыздар орус графикасына негизделген жаңы алфавитке өткөндүгү туурасында биз буга чейин сөз кылдык. Бул алфавитке орус графикасында колдонулган 33 тамгасын бардыгы берилип, улуттук тилдин тыбыштык составындагы өзгөчө тыбыштарды толук белгилөө үчүн дагы үч тамга кошумчаланды. Алар: *ө*, *ү*, *ң*. Кошумчасы менен бирге эсептегенде, кыргыз алфавитинин составы 36 тамгадан турат. Созулма үндүлөр кыска үндүүлөрдү белгилей турган тамгаларды эки кайталап жазуу аркылуу белгиленді: *aa*, *әә*, *oo*, *өө*, *uu*, *үү*. Кыргыз тилинде да *я*, *ю*, *е*, *ё* сыйктуу йоттошкон тамгалар бар, булар кыргыздын төл сөздөрүн жана орус тилинен кабыл алынган сөздөрдү жазууда колдонулат. Ошентип, кыргыз алфавитинин жалпы составы төмөнкүдөй тамгалардан турат: *A*, *B*, *V*, *G*, *D*, *E*, *Ё*, *Ж*, *Z*, *И*, *Й*, *К*, *L*, *M*, *N*, *H*, *O*, *Ө*, *P*, *R*, *C*, *T*, *Ү*, *Y*, *Ф*, *X*, *Ц*, *Ч*, *Ш*, *Җ*, *Җ*, *Ҙ*, *ҙ*, *Қ*, *қ*, *Ҝ*.

Ажыратуу (ъ) жана ичкертуу (ъ) белгилери өзүнчө тамга катары алфавиттин составында жүргөнү менен, булар эч кандай тыбышты билдирибейт. Бул эки тамга кыргыз лексикасына орус тилинен кабыл алынган сөздөрдө (сьезд, разъезд, пальто, толь) гана жазылат.

Сөздүктүн ар кандай түрлөрү, тизмелер, китеңканалар картотекасы ж. б. алфавит тартиби боюнча түзүлөт, алфавит тартибине салууда сөздүн башкы тамгасы гана эмес, андан кийинки тамгалары да толук бойdon эсепке алышат. Ошондо гана сөздөрдүн жайгаштырылышы толук алфавиттик тартипке келет. Тамгалардын алфавиттик тартибин жакшы билген адам сөздүктөрдөн же ар кандай тизмелерден керектүү сөздөрдү, фамилияларды, картотекадагы көрсөтүлгөн китеңтерди ж. б. тез таап алат, өзү да алфавит тартибине салып тизме түзүүгө же ошол сыйктуу башка иштерди аткарууга жөндөмдүү болот. Демек, алфавит тартибин жатка билүүнүн жогоркудай практикалык иштерде чоң мааниси бар.

## § 25. Орфография жана анын мааниси, практикалык милдеттери жөнүндө жалпы түшүнүк

Тил аркылуу байланыш-катыш жасоо, пикир алышуу, негизинен, эки түрдүү формада боло тургандыгы жалпыга белгилүү. Мунун бириңчиси, оозеки речь, адамдар өз ара сүйлөшүп, пикир алышып жаткан белгилүү бир учур үчүн гана кызмат кылса, әкиңчиси, жазуу аркылуу берилген речь, тескерисинче, узак убакыт бою сакталып, адам баласынын бир нече муундарын (мурункулар менен кийинкилерди) өз ара байланыштырып туруучу касиетке ээ.

Жазуу аркылуу болуучу байланыш-катыш үчүн тилдин жалан гана графикалык системасы жетиштүү боло бербейт. Графикалык каражаттарды (тамгаларды) колдонуп, ар ким өз билгенинче жаза берсе, анда бир эле сөз кәэде бир нече түрдүү болуп жазылып, орфографиялык баш аламандыкка алыш келиши мүмкүн. Айтылыши менен жазылыши бири-бирине төп келбей, орфограммаларды пайда кылуучу тилдик кубулуштар көп учурда сөздөрдүн тыбыштык составындагы комбинациялык жана позициялык өзгөрүүлөрдүн эсебинен жараплат. Маселен, *күн, түн* деген эки сөзгө -да, -бы, -га мүчөлөрүн улап айтып көрсөк, оозеки речте булар *күндө, түндө, күмбү, түмбү, күңгө, түңгө* болуп, уч түрдүү колдонулары талашсыз (бириңчинде сөздүн унгусу — *күн, түн*, әкиңчинде — *күм, түм*, үчүнчүсүндө — *күң, түң* түрүндө айтылат). Бирок орфографияда мындай айтылыштар эсепке алынбайт. Ошондуктан *күн, түн* деген сөздөр өзүнүн унгу түрүндөгү абалын өзгөртпей, бардык учурда бирдиктүү нормага салынып, бир түрдүү жазылат. Эгерде орфографиялык эрежелер эске алынбай, ар ким айтылышина карата жаза берсе, анда *кара ат, ала карга, он беш, качты, түзсуз* деген сөздөр *карат, алагарга, омбеш, кашты, түссуз* болуп жазылыши да ыктымал.

Кандай жазыларын тийиштүү орфографиялык эрежелер аркылуу тактап коуюга туура келген (башкача айтканда, орфограммалардан турган) сөздөр ар бир тилде болбой койбайт. Орфографиянын милдети мына ушундай сөздөрдү бир түрдүү жазууга жетектөөчү эрежелердин илимий негизин аныктап, алардын практика жүзүндө туура колдонушун камсыз кылуу болуп саналат.

Жалпыга орток (жалпы элдик) мүнөздөгү бирдиктүү нормалардын болушу — адабий тилдин эң негизги белгилеринин бири. Адабий тилди толук өздөштүрүү үчүн оозеки сүйлеөдө

да, жазуу иштеринде да анын бардык тилдик нормаларын туура колдоно билүүгө үйрөнүү керек. Орфографиялык нормалар, адабий тилдин башка нормалары сыйктуу эле, тил маданиятын көтөрүүнү, сабаттуулукту өркүндөтүүнү көздөйт.

Орфография — адабий тилдин жазууда колдонулушу бирдиктүү нормаларын туура сактап, сөздөрдү бир түрдүү жазыш үчүн атайын иштелип чыккан эрежелердин системасы. Орфографиялык эрежелер сөздөрдү туура жазуунун ар кандай маселелерин өз ичине камтыган төмөнкүдөй негизги бөлүмдөрдөн турат:

1. Сөздүн жана сөз мүчөлөрүнүн (морфемалардын) жазылыш эрежелери.
2. Сөздөрдү бирге, бөлөк жана араларына дефис белгисин кооп жазуунун эрежелери.
3. Баш тамгаларды жазуунун эрежелери.
4. Сөздөрдү ташымалдаш жазуунун эрежелери.

Булардын ар биригин өзүнчө милдети жана негиз катары таяна турган ички принциптери бар. Ошондуктан алардын ар бирине өзүнчө токтолобуз.

## § 26. Унгу сөздөрдүн жана сөз мүчөлөрүнүн жазылышы

Кыргыз тилиндеги унгу сөздөрдүн жана сөз мүчөлөрүнүн жазылышы жалпысынан эки түрдүү орфографиялык принципке негизделген. Анын бирөө — морфологиялык принцип, экинчиши — фонетикалык принцип.

*1. Морфологиялык принцип.* Мындай принцип көбүнчө унгу сөздөрдүн жазылышына негиз болот. Бул принцип боюнча унгу сөздөрдүн ар кандай тыбыштык өзгөрүүлөргө учурал айтылышы эсепке алынбай, жазууда алардын унгу түрүндөгү баштапкы тыбыштык көрүнүшү, негизинен, өзгөрүлбей сакталууга тийиш. Демек, морфологиялык принцип унгу сөздөрдүн түрдүүчө өзгөрүп айтылышына карабай, бир түрдүү жазылышын камсыз кылат. Маселен, айтылышы *жээке*, *текстин*, *бүрөө*, *әкөө* болуп угулганны менен, морфологиялык принцип боюнча бул сөздөр *жээкке* (*жээк* + *га*), *тексттин* (*текст* + *нын*), *бирөө* (*бир* + *өө*), *әкөө* (*эки* + *өө*) болуп, унгу түрүндөгү калыбы бузулбай жана мүчөлөрдүн да тыбыштык составы толук сакталып жазылышы орфографиялык жактан туура деп эсептелинет.

Эгерде созулма ундуулөр бир сөз ичинде кабат келип калса, оозеки речте анын бардыгы тен созулуп айтылбастан,

көбүнчө кийинки муундагысы кыска үндүү катары колдонулат. Морфологиялык принцип боюнча мындай сөздөрдүн бардык муундарындагы созулма үндүүлөр жазууда толук сакталат. **М и с а л ы:**

**айтылышы:**

<i>баалу</i>	<i>уулу</i>
<i>суулу</i>	<i>тоолу</i>
<i>түүралу</i>	<i>уулу (уулу заттар)</i>
<i>улоо (балык улоо)</i>	<i>түүралуу</i>
<i>таану</i>	<i>уулоо (балык уулоо)</i>
<i>мээлө</i>	<i>таануу</i>
<i>ээлө</i>	<i>мээлөө</i>
<i>кунөөлө</i>	<i>кунөөлөө</i>
<i>жоопту</i>	<i>жооптуу</i>
<i>куулу</i>	<i>куулүү</i>
<i>каарду</i>	<i>каардүү</i>
<i>бороонду</i>	<i>бороондүү</i>

**жазылышы:**

<i>баалуу</i>	<i>уулуу</i>
<i>суулуу</i>	<i>тоолуу</i>
<i>түүралуу</i>	<i>уулуу (уулуу заттар)</i>
<i>уулоо (балык уулоо)</i>	<i>түүралуу</i>
<i>таануу</i>	<i>уулоо (балык уулоо)</i>
<i>мээлөө</i>	<i>таануу</i>
<i>ээлөө</i>	<i>мээлөө</i>
<i>кунөөлөө</i>	<i>кунөөлөө</i>
<i>жооптуу</i>	<i>жооптуу</i>
<i>куулүү</i>	<i>куулүү</i>
<i>каардүү</i>	<i>каардүү</i>
<i>бороондүү</i>	<i>бороондүү</i>

Жазылышы жогоркудай морфологиялык принципке негизделип, бирок айтылышы жазылышынан бир аз өзгөчөлөнүп турган сөздөрдүн пайда болушу кыргыз тилиндеги үндүү, үнсүз тыбыштардын бир сөз ичинде же жанаша колдонулган эки сөздүн арасында комбинациялык өзгөрүүгө учурал айтылышына байланыштуу. Мына ушундай жалпы закон ченемдүүлүктүн натыйжасында бир сөз ичинде же жанаша келген эки сөздүн аралыгында [ч] тыбышы [ш] тыбышына өтүп, же болбосо [н] тыбышы [н] же [м] тыбышына өтүп айтыла бериши мүмкүн.

Унгудагы кээ бир каткалап үнсүздөрдүн жумшарып же жумшак үнсүздөрдүн каткаландашып айтылышы да мына ушундай өзгөрүүлдердүн түрүне кирет. Бирок жазууда мындай айтылыштар эсепке алынбай, сөздөрдүн унгу түрүндөгү бөлүгү өзүнө таандык тыбыштык көрүнүштү толук сактап кала берет. Демек, унгу сөздөрдүн өзүнөн кийин ар кандай мүчөлөр жалганип же экинчи бир сөз менен жанаша айтылып калган учурдагы абалын морфологиялык принцип эсепке алып отурбайт.

Ошондуктан мындай сөздөрдүн айтылышы менен жазылышы бири-бирине төп келбей, кээ бир айырмачылыктар бо-

луп калуусу мүмкүн. Муну төмөнкүдөй мисалдардан ачык байкоого болот:

жазылышы:

качты  
кечти  
ишенбе  
түнма  
көрүнбөйт  
бүгүнкү  
нанга  
түзсүра  
көз сал  
созсо  
таап ал  
кеп айт  
ак уй  
ала карга  
көк улак  
жооп бер  
топ бер

айтылышы:

кашты  
кешти  
ишембе  
тумма  
көрүмбөйт  
бүгүнкү  
наңга  
түссүра  
көссал  
соссо  
таабал  
кебайт  
агүй  
алагарга  
көгулак  
жооппер  
топпер

Морфологиялык принцип боюнча төмөнкүдөй сез айкаштарынын ар бир составдык бөлүгү айрым-айрым ажыратылып жазылат:

жазылышы:

кара уй  
тору ала  
сары ала  
кара ала  
тору ат  
көрө элек  
бара элек  
бере алат  
ала алат

айтылышы:

каруй  
торала  
сарала  
карала  
торат  
көрэлек  
барэлек  
бералат  
алалат ж. б.

2. **Фонетикалык принцип.** Үнгудагы үндүү, үнсүз тыбыштарга карата сез мүчөлөрүнүн өзгөрүп айтылышы — кыргыз тилине өтө мүнөздүү көрүнүш. Ошол себептүү кыргыз тилинде мүчөлөр эң эле көп варианттуу болуп колдонулат. Орфографияда алардын белгилүү бир варианттын гана калтырып, кал-

гандарына орфографиялык укук бербей коюуга, башкача айтканда, бардыгын бир формага келтирип жазууга эч мүмкүн эмес. Маселен -лар мүчөсүнүн 12 варианта (-лар, -лер, -лор, -лөр; -дар, -дер, -дор, -дөр; -тар, -тер, -тор, -төр) колдонулуп айтылышын бир гана түргө келтирип коюуга туура келсе, анда *таштар*, *аттар*, *малдар*, *жолдор* деген сөздөр *ташлар*, *атлар*, *маллар*, *жоллар* болуп жазылууга тийиш. Бул тилдик норманы бузгандык болор эле. Ошондуктан -лар мүчөсүнүн сөзгө жалганып айтылган бардык 12 варианты жазууда толук берилүүгө тийиш. Мисалы: *аталар*, *энелер*, *тоолор*, *көчөлөр*, *айбандар*, *күйимдер*, *коёндор*, *унсуздөр*, *балыктар*, *жемиштер*, *тооктор*, *бөжөктөр*.

Унгулар жана ага жалганып айтылган сөз мүчөлөрү бири-биринен ажыратылбай чогуу жазылгандыктан, кыргыз орфографиясынын жогоркудай эки принциби бир сөз ичинде эле өз ара айкалышып турат. Анткени сөздүн бир бөлүгү (унгусу) морфологиялык принципке негизделсе, ошол эле сөздүн экинчи бөлүгү (мүчөлөрү) фонетикалык принципке негизделип жазылат. Бирок бул эки орфографиялык принциптин жогоркудай нормалары бардык эле сөздөр үчүн түрүктүү колдонула бербейт.

Кээ бир сөздөрдө морфологиялык принциптин талабы толук сакталбай, ага фонетикалык принцип үстөмдүк кылыш кетиши да мүмкүн. Мындай сөздөрдүн унгулары өзүнүн баштапкы (унгу түрүндөгү) тыбыштык көрүнүшүн сактабай, мүчөлөр аркылуу бир аз өзгөрүп айтылган калыбында жазылат. Демек, фонетикалык принцип мындай сөздөрдүн мүчөлөрүн гана эмес, унгуларын да бир аз камтый кеткендиктен, унгу сөздөрдүн жазылышы толук бойdon морфологиялык принципке негизделбей, фонетикалык принципке да баш ийип калат. Муну унгунун аягындағы кээ бир каткалан үнсүздөрдүн мүчөдөгү үндүүлөр аркылуу жумшарып айтылышын жана жазууда да ушундай айтылышы толук сактала берерин көрсөтүүчү төмөнкүдөй мисалдар аркылуу далилдешке болот:

*китеп + ы — китеби*  
*бутак + ы — бутагы*

*тап + уу — табуу*

*көнүк + уу — көнүгүү*

*ысык + ыраак — ысыгыраак*

*көп + ыраак — көбүрөөк*

*ак + ыш — агыш*

*чап + ыш — чабыш*

*тап + ыл — табыл*

*тик + ыл — тигил ж. б.*

Кыргыз тилиндеги кээ бир унгу сөздөр айрым мүчөлөрдүн жалганышы аркылуу тыбыштык составын өзгөртүп, бир аз

кыскарган түрдө да айтылып калат. Жазууда да ушундай айтылышы толук сактала берет. Тактап айтканда, бул унгу сөздөрдүн жазылышында да фонетикалык принцип көбүрөөк үстөмдүк кылат.

### М и с а л ы:

бала + лар — балдар  
жыйын + а — жыйна  
кыйын + а — кыйна  
оюн + а — ойно  
жумуш + а — жумша  
сана + оо — саноо  
тиле + оо — тилөө  
эрин + ы — эрди

эки + оо — экөө  
алты + оо — алтоо  
жети + оо — жетөө  
сары + гыч — саргыч  
дайын + ы — дайны  
мурун + ы — мурду  
карын + ы — карды  
орун + ы — орду ж. б.

Таандык мүчө жалғанганда *карын*, *мурун*, *эрин*, *орун* сыяктуу унгу сөздөрдүн жогоркудай өзгөрүп кетүүсү тилде орфографиялык норма катары биротоло бекиген көрүнүш эмес. Ошондуктан унгу сөздөрдүн таандык мүчө аркылуу өзгөрүлүп же өзгөрүлбөй толук сакталган эки түрүнө (*карыны* — *карды*, *муруну* — *мурду*, *эрини* — *эрди*, *оруну* — *орду*) бирдей орфографиялык укук берилет. Демек, көрсөтүлгөн унгу сөздөрдүн таандык мүчө аркылуу айтылган учуру морфологиялык принцип боюнча да жазыла берүүгө тийиш.

Таандык мүчөнүн жалғанышы *кайын*, *иин*, *кийим*, *моюн*, *оюн*, *айыл* ж. б. унгу сөздөрдүн тыбыштык составын да өзгөртүп, аяккы муунундагы үндүүнүн кыскарып айтылышына себепчи болот. М и с а л ы: *кайын* + ы — *кайны*, *иин* + ы — *иини*, *кийим* + ы — *кийими*, *моюн* + ы — *мойну*, *оюн* + ы — *ойну*, *айыл* + ы — *айлы* ж. б. Кыргыз орфографиясында бул сөздөрдүн жогоркудай өзгөрүп айтылышына да жана өзгөрүлбөй, тыбыштык составын толук сактап айтылган түрүнө да бирдей укук берилет. Ошондуктан булар *кийми* — *кийими*, *айлы* — *айлы*, *мойну* — *моюну*, *иини* — *иини* ж. б. болуп, эки түрдүү жазыла берет.

Кыргыз тилиндеги бир муундуу унгу этиштерге -ып мүчөсү жалғанганда, унгу менен мүчөнүн чеги так ажырабай, экөө тен деформацияланган абалга чейин келип жетет. Жазууда да алардын мына ушундай көрүнүшү толук сакталат. М и с а л ы:

там + ып — *таамп*  
чап + ып — *чаап*

*көп + ып — көөп*

*өп + ып — өөп*

*кап + ып — каап*

*сеп + ып — сээп* ж. б.

Созулма үндүүлөр менен аяктаган сөздөргө -ып мүчесү төмөнкүдөй кыскарган формада жалганат, жазууда да ушул түрү толук сакталат:

*саа + ып — саап*

*жaa + ып — жаап*

*куу + ып — кууп*

*оо + ып — ооп* ж. б.

### *3. Дифференциялык жана традициялык принциптер.*

Кыргыз тилинин орфографиялык эрежелеринин жалпы системасын кенири камтыган жогоркудай эки негизги принципке караганда, үстөмдүгү алардан азыраак болгон дагы эки орфографиялык принцип бар. Анын биреө д и ф ф е р е н ц и я л ы к (айтылышы бирдей, бирок мааниси ар башка болгон омоним сөздөрдү бири-биринен ажыратып жазуу принциби), экинчиси т р а д и ц и я л ы к принцип деп аталат. Булардын ар бириниң жөнү төмөнкүчө.

Оозеки речте бири экинчисинен айырмаланбай, айтылышы окшош болгон кээ бир сөздөрдү бири-биринен айырмалап (бирине экинчисин окшоштурбай) жазуу үчүн колдонула турган орфографиялык принцип дифференциялык принципке жатат. Мындай принцип кыргыз тилиндеги айрым бир сөздөрдүн жазылышына гана тараалган. Оозеки айтылышта бири-бирине омонимдеш болуп, экөө тен созулма үндүү менен айтылып, бирок жазууда бири кыска, экинчиси созулма үндүү аркылуу жазылып жүргөн *сulu* — *сулуу*, *булө* — *булөө* сыйктуу сөздөр жогорудагы орфографиялык принципке дал келүүчү фактыларга жатат.

Оозеки речте эле эмес, айрым адабий чыгармаларда да бул сөздөр алиге чейин созулма үндүү менен берилип келе жатат. Демек, булардын омоним сөздөр катары колдонулуп жүрүшү азырынча толук бойdon жоюлуп кете элек. Муну адабий чыгармалардан келтирилген төмөнкүдөй мисал аркылуу далилдесек болот: *Арпа*, *будай*, *сулуулар* эжигейдей болуп бышып *калгандыктан*, *машина* менен *чаап*, *ошол талаага бастырып алуу* учун *Алмарек Ичке-Тасманын оюна көчүп барды* (Жантөшев). *Макмалга сайма сайгандай Кавказдын*

*суллуу жерин көр* (Токомбаев). Эр бүлөөнүн көбү казатта (Сыдыкбеков). *Кылыштай болгон ак канжар* Бүлөө таш менен *кайраган* (Осмонкул).

Кыргыз тилинде гүл жана күл деген сөздөрдү өз ара айырмалоо үчүн гана биреөнүн *г*, экинчисин *к* тамгасы менен жазууга туура келгенин байкоо кыйын әмес. Кыргызстандын түндүгүндө *гүл* деп айтуу анча мунөздүү болбогондугу *килем*, *кумбез* сыйктуу сөздөрдүн [г] әмес, [к] тыбышы менен башталып айтылышы жана кыргыз орфографиясында да ушундай жазылсын деп нормаланып калышы аркылуу ачык көрүнүп турат. Анткени *килем*, *кумбез* деген сөздөр да *гүл* сыйктуу эле кабыл алынган иран сөздөрү жана иран тилдеринде булар [к] әмес, [г] тыбышы менен айтылат. Кыргыз тилинде [г] сөз башында колдонулбагандыктан, *гилем*, *гүмбөз* болуп айтылуучу сөздөр *килем*, *кумбез* түрүндө айтылып калган жана ушундай айтылыш боюнча жазылыш да жүрөт. Демек, *гүл* деген сөз да *кул* болуп айтылышы толук закон ченемдүү көрүнүш. Проф. К. К. Юдахин «Кыргызча-орусча сөздүгүндө» (1965) бул сөздүн азыркы кезге чейин жогоркудай эки түрдүү айтыларын ачык белгилеп кеткен.

Мына ошентип, *гүл* (кызыл гүл, алманын гулү) жана *кул* (куурайдын күлү, күл чыгаруу) болуп, эки түрдүү жазуунун себеби айтылышы окшош болгон эки сездүү бири-биринен ажыраттуу (дифференциялоо) максатына көбүрөөк байланыштуу деп айтууга толук негиз бар.

Айтылышы бири-бирине окшош келип, бирок жазууда бири экинчисинен айырмаланып, *кан* жана *хан* түрүндө эки башка берилип жүрүштүн себеби да жогоркудай эле принципке байланыштуу болуу керек. Бул эки сөздүн кийинкиси проф. К. К. Юдахиндин сөздүгүндө *хан* әмес, *кан* түрүндө негизги вариант катарында берилген, анткени оозеки речте (орфографияда әмес) бул сөздүн башкы тыбышы [к] аркылуу айтылат да, *кан* түрүндөгү (орусча *кровь*) башка бир сөз менен омонимдеш болуп колдонулат.

Бир эле сөздүн ар кандай тыбыштык көрүнүшкө әэ болгон вариантынын ар бири өз алдынча сез болуп, маани жагынан алганда бирине экинчиси таптакыр туура келбей калышы да мүмкүн. Ошондуктан мындай сөздөрдүн ар бир вариантына бирдей орфографиялык укук берилет. Анткени түпкү теги боюнча булар бир эле сөздүн ар башка варианты болгону менен, тил практикасында ар бири өз алдынча лексикалык каражат катары кызмат етөйт. Буга кыргыз тилиндеги *дүйнө* — *дүнүйө*,

*табыш — тыбыш, чабынды — чамынды, форма — борум, завод — зоот, ряд — ирет ж. б. сөздөрдү мисал қылууга болот.* Мурда дүйнө жана дүнүйө бир эле сөздүн эки башка тыбыштык көрүнүшү болуп колдонулуп келген болсо, кийин булар бир-биринен ажырап (дифференцияланып), маани жагынан алганды ар бири өзүнчө сез болуп бөлүнүп кетти.

Аны төмөнкүдөй мисалдардан ачык көрүгө болот: *тынчтыкты жактоочулардын бүткүл дүйнөлүк конгресси, бириңчи дүйнөлүк согуш, экинчи дүйнөлүк согуш, дүйнө белүктөрүнүн географиясы, жаныбарлар дүйнөсү, байыркы дүйнөнүн тарыхы, дүйнө жүзү, дүйнөлүк рекорд, дүйнөлүк чемпион, атагы бүткүл дүйнөгө белгилүү, дүйнөдөн так оттуу ж. б.* Мына ушул мисалдардагы дүйнө деген сез дүнүйө болуп айтылып же жазылып калса, анда тилдик норманы сактабагандык ачык эле сезиле түштөт. Анткени азыр дүнүйө деген сөздүн мааниси *мулк*, *байлык* дегенди билдирип, дүйнө деген сездүн маанисине эч жакындаштай калды.

Ал эми *форма — борум, завод — зоот, ряд — ирет* деген сөздөрдүн ар бирее өзүнчө сез болуп колдонулуп кетиши да кийинки вариантынын таптакыр башка мааниге өтүп кетишіне байланыштуу келип чыккан тилдик кубулуш десе болот.

Азыр борум «кооздук», «сулуулук», «керкемдүк», «салттуулук» деген мааниде колдонулуп жүрүшүнө төмөнкүдөй мисалдар далил боло алат: *Борумундан, боз бала, Боздотпочу, садага* (Осмонов). *Борумдуу элден ажырап, Бозоруп кайда жүрдүңүз?* (Эшмамбеттин Токтогулга учурашкандагы ырынан). *Борумунду көргөндө, Бозодой ичим кайнады. Жаза берсем бир китеп, Керме-Тоонун боруму.* Мурунук борум мистедей (бул мисалдар К. К. Юдахиндин «Кыргызча-орусча сөздүгүндө» берилген).

Кыргыз тилинде малга карата *зоот түкүм, зоот мал, зоот жылкы, зоот үй, зоот чалыш* ж. б. сыйктуу сез айкаштары кенири колдонулуп келген. Мындағы *зоот* орус тилинен кабыл алынган завод (жылкы заводу) деген сөздөн пайда болгон. Кыргыз тилиндеги мындаі сез айкаштары завод түкүм, завод жылкы, завод чалыш болуп колдонулушу эч мүмкүн эмес, анткени *зоот* менен завод эки башка мааниде колдонулуп, бири-биринен кескин айырмаланып кеткен.

Проф. К. К. Юдахин *ирет* деген сездүн түпкү тегин орус тилиндеги *ряд* менен байланыштырып карайт. Бирок *ирет* орусча *ряд* менен болгон маанилик байланышын жогото баштап, акырында ага эч кандай жакындыгы болбогон бир нече

жаны мааниге ээ болуп кеткен. Алсак, К. К. Юдахин иштет деген сөздүн бириңчи маанисин гана орус тилиндеги ряд менен бир аз жакындаштырат, ал эми калган үч мааниси болсо орус тилиндеги мааниден алда канча алыс турат.

М. И. Матусевич орус тилиндеги цирк, фонтан, фантазия деген сөздөрдүн жазылышы айтылышына толук окшошпой калышы бул сөздөрдүн традициялык принцип боюнча жазылып жүргөндүгүне байланышту деп карайт. Орус тилиндеги айтылышы боюнча алганда, цирк эмес, цырк (маселен, цыплёнок болуп жазылган сыйктуу), ал эми фонтан, фантазия деген сөздөрдүн биреөнүн гана эмес, экөөнүн төн бириңчи мууну *a* тамгасы аркылуу жазылууга тийиш эле. Бирок француз, немец тилдеринде цирк деген сөз *y* эмес, *и* аркылуу жазылып жана кийинки эки сөздүн бириңчиси *o*, экинчиси *a* менен берилип жүрүшү орус орфографиясында да традиция катары кабыл алышып кеткен. Традициялык принциптин бул сыйктуу ролу кыргыз орфографиясынан да байкалат. Бирок кыргыз тилиндеги бардык эле кабыл алынган сөздөр жазылыш традициясын өзү менен кошо ала келген эмес. Кыргыз орфографиясындагы традициялык принцип орус тилинен жана орус тили аркылуу башка тилдерден кабыл алынган сөздөр учун гана кенири мүнәздүү.

Кыргыз тилиндеги араб, иран сөздөрү жергиликтүү шартка толук баш ийдирилип, кыргызча айтылышы боюнча жазылат. Анткени бул кабыл алынган сөздөр кыргыз лексикасына биротоло бекип, төл сөз катары синип калгандыктан, кыргыз тилинин тыбыштык закондоруна толук баш ийип бүткөн. Демек, кыргыз тилиндеги мектеп, китеп, адабият, маданият, анар, арзан, шаар, базар ж. б. толуп жаткан араб, иран сөздөрүн атайлап иликтегенде гана кыргыздын төл сөздөрү эмес деп ажыратпаса, жөнүнчө алганда булардын эч кандай «бөлөк-бөтөндүгү» байкала койбайт. Арабча да, иранча да билбеген эл мындай сөздөрдүн түп нускадагы айтылышы менен жазылышы кандай экендигин так биле албайт. Ошондуктан мындай сөздөрдүн кыргыз тилиндеги азыркыдай айтылып жүргөн түрүн өзгөртүп, традициялык принцип боюнча мурдагы калыбына келтирип жазышка мүмкүн эмес, анткени көбүнчө оозеки речте гана колдонулуп жана оозеки речь аркылуу кыргыз лексикасына кабыл алышып отургандыктан, жалпы эл массасы бул сөздөрдүн түп нускасын кескин өзгөртүп, эне тилинин тыбыштык закондоруна багындырып алган.

Араб-иран сөздөрүнө караганда, орус тилинен кирген сөздөрдүн орфографиялык нормага салыныш маселеси онойго турган жок. Ал учурдагы социалдык факторлорго жараша улам өзгөрүлүп, улам жаңыча карапы жүрүп отурду. Орус тили кыргыздарга чоочун тил эмес. Ошондуктан орус сөздөрү да тааныш, аларды күндөлүк байланыш-катышта көп угуп, өздөрү да көп колдонуп жүрүштөт. Мындай лексикалык каражаттар кыргыз тилине түрдүүчө жолдор менен кабыл алынып, кыргыздар булардын орус тилиндегидей колдонулуш нормаларын (айтылышы менен жазылышын) практика жүзүндө өздөштүрө баштаган сайын, кыргыз орфографиясында да бул маселе кайрадан карапып, өзгөртүп отуруп, 1953-жылкы бекитилген эрежелер жыйнагында төмөнкүчө талап коюлду: «Мурунку орфографияда Улуу Октябрь социалисттик революциясынан мурун орус тилинен кыргыз тилине кирген кәэ бир сөздөрдүн эки түрдүү жазылышына жол коюлган. Азыркы орфографияда алар орус орфографиясы боюнча жазылат».

Бирок кыргыз лексикасына Октябрь революциясынан мурда кирген бардык эле орус сөздөрүн орус орфографиясындай бир түрдүү жазууга мүмкүн боло бербекендиктен, 1955-жылы Кыргыз ССР агартуу министерствосу тилчи адистер менен басма сез кызматкерлеринин кенешмесин өткөрүп, орфографиялык эрежелердин айрым жерлерин кайрадан тактап чыгып, аны менен бирге *сот*, *турмө*, *чиркөө*, *ирет*, *бөтөлкө*, *каамыт*, *самоор*, *меш*, *соко*, *момосуй*, *кемсел*, *желетке* сыйктуу бир катар сөздөрдүн жазылышы жөнүндөгү эрежелерге толуктоо кийирген эле. Булар кыргыз элинин улуттук басма сезү жок мезгилде кыргыз тилинин тыбыштык закондоруна баш ийип, эне тилибиздин лексикалык составына төл сөздөр сыйктуу эле синип кеткен. Ошондуктан буларды орус тилиндегидей орфографиялык норма боюнча жазганга караганда, жалпы элдик нормага салып, кыргызча айтылышы боюнча жазуу алда канча ылайыктуу болору талашсыз. Демек, жогоркудай кабыл алынган сөздөрдү *хомут*, *соха*, *церковь*, *суд*, *буылка* деп, орус тилиндегидей жазууга эч мүмкүн эмес десек болот.

Жалпысынан алганда, жогоркудай саналуу гана сөздөргө тарабаганы менен, кыргыз орфографиясынын бул принциби орус тилинен жана орус тили аркылуу башка тилдерден кабыл алынган жана дагы кабыл алынып жаткан лексикалык каражаттардын жалпы негизин кенири камтыйт.

## § 27. Сөздөрдү бөлөк, бирге жана араларына дефис белгисин коюп жазуу

Тексттеги сөздөрдү бириктirбей, ар бирин айрым-айрым жазуу принциби айтылып жаткан ойду так, туура түшүнүүгө да, сүйлөмдөгү ар бир сөздүн чегин ажыратып таанууга да толук мүмкүндүк берет. Мына ушундай практикалык зарылчылыктан улам ар бир сүйлөмдөгү өзүнчө лексикалык мааниси бар атооч сөздөр (зат, сын, сан, ат атоочтор), этиштер, тактоочтор гана эмес, кызматчы сөздөрдүн бардык түрү (байламталар, жандоочтор, бөлүкчелөр, модаль сөздөр) жана тууранды сөздөр менен сырдык сөздөр да бири-биринен бөлүнүп, айрым жазылат.

Эгер сөздөрдү бири-бирине туш келди эле кошуп жаза берүүгө туура келсе, анда ошол кошулуп жазылган сөздөрдүн айрымдары таптакыр башка маанидеги бир сөз катары кабыл алышы да мүмкүн. Маселен, «сонун кураганбы?» деп, нерсенин бири-бирине куралышы жөнүндө айтылып жаткан сөз «сонункураганбы?» болуп жазылса, анда бир нерсени соңун көрүү дегендей таптакыр башка маани келип чыгар эле. Демек, бөлөк жазылууга тийиш болгон ар башка сөздөрдүн ушул сыйктуу өз ара айкалышкан түрүн бириктирип жазгандада, алар таптакыр башка маанидеги сөздөргө окшоп калат. Муну төмөнкүдөй мисалдардан көрүүгө болот:

бат ат — батат	кара май — карамай
кур алды — куралды	суу май — суумай
жай калды — жайкаалды	ал ачык — алаачык
кургак тал — кургактал	ал аман — аламан
мал алат — малалат	ант алат — анталат ж. б.

Орфографияда жалпы эле сүйлөм ичиндеги ар кандай сөздөрдүн чегин ажыратып, бири-биринен айырмалап жазуу ма-селеси гана каралbastan, татаал сөздөрдүн составдык бөлүктөрүн бириктирип же бөлүп жазуу, араларына дефис белгисин коюп жазуу жөнүндөгү маселе да каралыш керек. Аныз орфографиялык бирдиктүүлүктү толук камсыз кылууга мүмкүн эмес. Демек, орфографияда татаал сөздөрдүн жазылышы боюнча атايын принциптердин жана анын негизинде иштелип чыккан эрежелердин болушу зарыл.

Бирок татаал сөздөрдүн бардык түрлөрүн бир гана эрежеге багындырып жазуу мүмкүн эмес, анткени алардын ар бир түрүнүн мүнөздүү өзгөчөлүктөрү бар. Ошондуктан татаал

сөздөрдүн жазылышы кыргыз орфографиясында төмөнкүдөй үч түрдүү эрежеге негизделген.

1. Тарыхый жагынан татаал сөз болуп эсептелген менен, составдык бөлүктөрү өз ара биригип, тыбыштык түрүн өзгөртүп жиберген жана тилдин азыркы абалында жөнөкөй сөз катарында колдонулуп жүргөн сөздөр бирге жазылат. Мисалы:

улутун (улуу+тын)	таяке (тай+аке)
бүгүн (бу+күн)	сексен (сегиз+он)-
унчук (ун+чык)	агайын (ага+ини)
китеңкана (китең+кана)	кантип (кандай+этин)
быйыл (бу+жыл)	кайнене (кайын+энэ)
токсон (тогуз+он)	чугой (чү+көй) ж. б.

Эгер татаал сөздөрдүн жогоркудай өз алдынча колдонулбаган жана мааниси да жоюлуп кеткен бөлүктөрү жанындагы түгейнөн бөлүнүп, өзүнчө басым менен айтылса, андай татаал сөздөрдүн ар бир бөлүгү айрым-айрым жазылат: *кара өзгөй, кара мұртөз, кеч курун, калы килем, өрө кийиз, чар карга, коң карга, актив сөрөй, ак жуумал, чала моңол, бир жаңсыл, бир саам, сүй жыгыл, төрт түлүк, быши кулак, көк шилти, тай талаш, бир оокумда, жай баракат, төш жары, орто саар, көрт башы, тири карак, өнө бою*.

Адамдардын, жаныбарлардын бир нече сөздөн турган татаал энчилүү аттарынын бардык составдык бөлүктөрү чогуу жазылат: Мисалы: *Керимкул, Кожожаш, Мамбеткерим, Турдумамбет, Эркесары* (адам аттары), *Бөрүбасар, Алгара, Аккула, Суркоён, Сарала, Суречки, Гүлсары* (жаныбарлардын энчилүү аттары) ж. б.

Өз аты менен катар колдонулган же өз атынын ордун басып, ылакап катары колдонулуп кеткен адам аттарынын (татаал аттардын) ар бир сөзү айрым-айрым жазылат. Мисалы: *Тоголок Молдо, Молдо Нияз, Жаңыл Мырза* ж. б.

2. Кошмок сөздөрдүн ар бир составдык бөлүгү бириктирилбей, айрым-айрым бөлүнүп жазылат. Мисалы: *таш бака, алп кара күш, кош аяк, айры күйрук, таш көмүр, темир жол, бала бакча, жол башчы, кара жыгач, козу карын, ат кулак, ит мурун, эчки маарак, кара боор, эжеке бәз саа* ж. б.

Татаал сандардын жана татаал сын атоочтор менен тактоочтордун, татаал этиштердин ар бир бөлүгү айрым-айрым жазылат: *он беш, эки жүз элүү, кырк биринчи; көк ала, мала кызыл, кара күрөң, ак ала; ар качан, бир кезде, таң эртөң*

менен, таңга маал, кечке жуук, бара албады, алып бара кой, берип жибер, сүйлөй бер, көрүп отургула, таап бергиле ж. б.

Жардамчы этиш жат кээ бир негизги этиштер менен биригип кетип, ат түрүндө айтылса, ал негизги этишке кошулуп, бирге жазылат: *Бараткан жолубуз алыс. Кайда бара тышкан экен? Окуудан тарап келатышкан балдар.*

3. Кош сөздердүн арасына дефис белгиси коюлуп жазылат. Кыргыз тилиндеги кош сөздөр, негизинен, төмөнкүдөй түрлөргө бөлүнөт.

1) Сыңар маанилүү кош сөздөр: *арык-торук, аркы-терки, бала-бакыра, кызы-кыркын, кемпир-кесек, жип-шүү, кийим-кечек, жолдош-жоро, ыйлап-сыктап, кейип-кепчип, будуң-чаң, оңай-олтоң, кем-карч, кир-кок, кийим-кече, эгин-тегин, жоон-жолпу, чай-пай, эт-мет, май-сай, эптең-септеп, тыйынтыпыр, төркүн-төс, кең-кесири.*

2) Түгэйлөрдүн эч бири өз алдынча колдонулбаган жана маани бербеген (туюк маанилеш) кош сөздөр: *үйгү-түйгү, акырчикир, ыйкы-тыйкы, кажы-кужу, ыз-быз, илең-салан, азан-казан, ымыр-чымыр, бирин-серин, убай-чубай, үңкул-чуңкул, өңгүлдөңгүл, алай-дүлөй, оргу-баргы.*

3) Түгэйлөрү бир-бирине маанилеш (синонимдеш) кош сөздөр: *күбүр-шыбыр, оюн-шоок, ачык-айкын, кайғы-капа, болек-бөтөн, чыр-чатак, күч-кубат, алдуу-кучтүү, курал-жарак, түүгән-туушкан, жарды-жалчы, сурап-тилеп, сылап-сыйнап, арып-ачып, жадырап-жайнап, арыз-арман, куулук-шумдук, жорук-жосун, кылык-жорук, кеп-сөз, төкпөй-чачпай.*

4) Карама-каршы маанилүү (антонимдеш) кош сөздөр: *йидө-төмөн, улүү-кичүү, эртели-кеч, келим-кетим, жакшы-жаман, ары-бери, тердеп-кургап, чоң-кичине, маңдай-тескей, жоон-ичке, жайы-кышы, баш-аяк, кары-жааш.*

5) Жамдама кош сөздөр: *курт-кумурска, чымын-чиркей, ит-куш, айыл-кыштак, ата-энэ, кызы-көлин, ун-талкан, чынычайнек, аяк-табак, айран-сүт, канат-чай, жер-сүү, коон-дарбыз, алма-өрүк, кой-әчки, музоо-торпок, кулун-тай.*

6) Кайталама кош сөздөр: *улам-улам, кайра-кайра, журө-журө, бара-бара, араң-араң, тез-тез, бат-бат, узун-узун, чоң-чоң, башма-баш, колмо-кол, көзмө-көз, жекемежеке, оозмо-ооз.*

Кошмок сөз тибиндеги төмөнкүдөй географиялык аттардын ар бир бөлүгү айрым-айрым жазылып, арасына дефис белгиси коюлат: *Талды-Булак, Чон-Далы, Кум-Бел, Узун-Акмат, Тянь-Шань, Ысык-Көл, Чон-Сары-Ой, Тескей-Ала-Тоо* ж. б.

## § 28. Баш тамгалардын колдонулушу

Жазуу иштеринде баш тамгалар жалпысынан төмөнкүдөй үч түрдүү орфографиялык милдет аткарат.

Бириңчиден, баш тамгалар чекит, суроо, илеп белгилеринен же көп чекиттен кийин жазылган айрым сүйлөмдердүн башталышын айырмалап көрсөтүү милдетин аткарат. Ошону менен бирге, алар тексттеги ар бир сүйлөмдүн өз ара-чегин ажыратып турат. Бул жагынан алганда баш тамгалардын колдонулушу жалаң гана орфография эмес, синтаксис үчүн да чоң мааниге ээ.

Экинчиден, баш тамгалар сүйлөмдөгү энчилүү аттарды жалпы аттардан айырмалап жазуу үчүн колдонулат. Демек, энчилүү аттар бардык учурда (сүйлөмдүн кайсы жеринде колдонулса да) баш тамга менен жазылууга тишиш. Баш тамгалар аркылуу жалпы ат да, энчилүү ат да болуп колдонулган сездөрдүн (алтын — Алтын, эрмек — Эрмек, кең арал — Кең Арал, чоң таш — Чоң-Таш) кандай мааниде айтылып жаткан-дагы ачык көрүнүп турат. Демек, баш тамгалардын сез маанилерин ажыратуу жагына да бир аз катышы бар.

Үчүнчүдөн, ыр саптары да көбүнчө баш тамгалар менен башталыш жазылат. Ырдын ар бир сабы езүнчө сүйлөм болбо-со да, анын бириңчи сезүн баш тамга менен жазуунун негизги максаты ошол саптарды белгилүү формага келтирип, башта-лышын айкыныраак көрсөтүү болуп саналат.

Булардын ичинен езгече татаал энчилүү аттарга арналган орфографиялык эрежелерде көп чаташуулар болуп, орфографиялык бирдиктүлүктүү сактоо онойлук менен ишке ашпай, бир катар практикалык кыйынчылыктар туулбай койбойт. Көп түрдүү орфографиялык талаптардын негизинде иштелип чыккан мындай эрежелерди толугу менен эсте сактоо жана жазуу иштеринде туура колдоно билүү үчүн булардын ар бириниң жөнүн ачык түшүнүп алуунун эң чоң практикалык мааниси бар.

Орфографиялык эрежелерде көрсөтүлгөн талаптарга ыла-йык, бир катар татаал энчилүү аттардын бардык сездөрү баш тамга менен жазылат. Мисалы: *Кыргыз Республикасы, Россия Федерациясы, Америка Кошмо Штаттары, Кичи Азия, Орто Азия, Борбордук Азия, Батыш Европа, Ыраакы Чыгыш, Жаңы Зеландия, Тундук Кавказ ж. б.*

Бир нече сездөн турган төмөнкүдөй географиялык, адми-нistrativик-территориялык аттардын арал, жарым арал, кырка тоолор, булун, кысык, деңиз, океан, область, көчө ж. б.

сөздөрдөн турган аяккы бөлүгү кичине тамга менен, калгандары баш тамга менен жазылат: *Түндүк Муз океаны, Балтика деңизи, Кара деңиз, Жер ортолук деңизи, Каспий деңизи, Арап деңизи, Дарданелл кысығы, Магеллан кысығы, Алай кырка тоолору, Кавказ кырка тоолору, Филиппин аралдары, Куриль аралдары, Балкан жарым аралы, Таймыр жарым аралы, Челюскин түмшүгү, Фин булуңу, Перекоп мойногу, Волга-Дон каналы, Орто-Токой суу сактагычы, Жети-Өгүз району, Ош области, Фергана өрөөнү, Ленин көчөсү, Ала-Арча көчөсү, Женшил аянты ж. б.*

Адабий же искусство чыгармаларынын, газеталардын, журналдардын, китептердин аттары тырмакчага алынып, көп сөздөн тургандарынын биринчи сөзү баш тамга менен, калгандары кичине тамга менен башталып жазылат: «*Таң алдында*», «*Тоо арасында*», «*Биринчи мугалим*», «*Каныбек*», «*Сынган кылыш*», «*Олжобай менен Кишимжан*», «*Манас*», «*Эр Табылды*», «*Согуш жана тынчтык*», «*Тынч Дон*», «*Абай*» (адабий чыгармалар), «*Сынган бугу*», «*Ибарат*», «*Ак тамак, көк тамак*», «*Камбаркан*», «*Көкөй кести*», «*Насыйкат*» (куулдердүн аттары), «*Көл боюнда*», «*Айчүрөк*», «*Чолпон*», «*Ажал ордуна*», «*Аида*», «*Отелло*», «*Спартак*» (искусство-лук чыгармалар), «*Кыргыз туусу*», «*Кыргыз маданияты*», «*Асаба*», «*Күт билим*», «*Республика*», «*Ала-Тоо*», «*Чалкан*», «*Байчечекей*» (газета, журналдардын аттары) ж. б.

### § 29. Сөздөрдү ташымалдап жазуу

Эгерде сөз жазып келе жаткан жолго батпай калса, анын батпай калган бөлүгүн экинчи жолго жазууга туура келет. Бирок сөздөрдү бир жолдон экинчи жолго туш келди бөле берүүгө болбрайт. Ал ташымалдын төмөнкүдөй эрежелерине ылайык иштелүүгө тишиш.

1. Сөздөр бир жолдон экинчи жолго муун тартиби боюнча ташымалданат: *чар-ба, кар-ма, ке-реге же кере-ге, тан-далма же тандал-ма, ка-наттуулар же канат-туулар же канат-туу-лар*. Ар бир созулма үндүү бирден гана муун түзгөндүктөн, созулма үндүүлөрдүн тамгаларын бири-бираинен ажыратып ташымалдоого болбрайт: *тала-ада эмес, талаа-да; коро-олор эмес, короо-лор; жэ-эктеги эмес, жээк-теги*.

2. Эгерде сөз бир гана муундан турса, аны бөлүктөргө ажыратып ташымалдоого болбрайт. Ошондуктан он, өр, эл, жер,

*той, акт, нефть, уу, ээ, жаак, уук, ээр, күү, төө сыяктуу бир муундуу сөздөр бөлүнбөстөн, чогуусу менен бир сапка жазылат.*

3. Эки муундан турган *aга*, *ата*, *атак*, *аалам*, *аары*, *араа*, *энэ*, *эшик*, *ээле*, *элек*, *өмүр*, *өтүк*, *ысык*, *оона*, *уула*, *унаа*, *ишен*, имер сыяктуу сөздөрдү ташымалдаш жазууга болбайт. Анткени бил сөздөрдүн бир гана тыбыштан турган (үндүү тыбыштан турган) муунун өзүнчө калтырып, калган бөлүгүн экинчи жолго ташып жазуу ылайыксыз. Демек, бил сөздөр *а-га*, *а-та*, *а-так*, *а-лам*, *а-ры*, *а-раа*, *э-не*, *э-шик*, *ээ-ле*, *э-лек*, *ө-мүр*, *ө-түк*, *ы-сык*, *оо-на*, *уу-ла*, *у-наа*, *и-шен*, *и-мер* болуп, муунга бөлүнүшү боюнча ташылбастан, бардыгы чогуу (экинчи жолго бөлүнбей) жазылат.

4. Сөздүн *e*, *ё*, *ю*, *я* сыяктуу жалгыз тамга менен берилген муунун өзүнчө бөлүп ташымалдоого болбайт. Ошондуктан *та-я*, *сы-я*, *то-ё*, *бо-ё*, *чи-е*, *акац-я*, *арми-я*, *ю-мор*, *я-щик* болуп ташылбайт. Бул келтирилген мисалдардагы *акация*, *армия* деген сөздөр *ака-ция*, *ар-мия* болуп ташылышы мүмкүн, калгандары ташымалдоого ылайыксыз.

5. Ичкертуү (ъ), ажыратуу (ъ) белгилерин өзүнөн мууринку үнсүз тыбыштан бөлүп ташымалдоого болбайт. Ошондуктан *батал-ъон*, *консул-ътация*, *раз-ъезд*, *под-ъезд* болуп ташылбастан, *баталь-он*, *консуль-тация*, *разъезд*, *подъезд* болуп ташылышы эрежеге туура келет.

6. Үндүүлөр арасында айтылган эки оқшош үнсүз тыбышты чогуу койбостон, бири-биринен ажыратып ташымалдоо керек: *мас-са* (*ма-сса* эмес), *кас-са* (*ка-сса* эмес), *тон-на* (*то-нна* эмес), *салтанат-ттуу* (*салтана-ттуу* эмес), *кат-та* (*катта* эмес), *тап-па* (*та-ппа* эмес), *булак-ка* (*була-кка* эмес), *жээк-ке* (*жээ-кке* эмес).

### § 30. Сөз варианты, алардын түрлөрү жана жазылышы

Кыргыз тилинде эки, айрымдары андан да көп варианттуу болуп колдонулган бир катар сөздөр бар. Бирок булардын бардык эле вариантыны орфографиялык эрежеге туура келе бербайт. Мындай сөздөрдүн көпчүлүгүнүн бир гана түрү орфографиялык вариант болуп эсептелип, калгандары оозеки айтылышта же жергиликтүү диалектилерде гана колдонулган (орфографиялык нормага сыйбаган) сөз вариантына жатат. Буга төмөнкүлөрдү мисал кылыш көрсөтүүгө болот.

Орфографиялык  
варианттар:

балчык  
жагжай  
мына бу  
маки  
мөөн  
пейил  
пияз  
тоот  
табылгы  
тыгыз  
обон  
чабалекей

Оозеки жана диалектилик  
варианттар:

балкыч  
жакжай  
мобу, мабу  
баки  
бөөн  
бейил  
быяз, мыяз  
тобот, тогот  
тобулгу  
тыкыс  
абан, абен  
чабиекей ж. б.

Жогоркудай көп варианттуу сөздөрдүн орфографиядан орун алыш, жазыла берүүгө тийиш болгон адабий варианктарын аныктоо жана колдонууга сунуш кылуу иши орфографиялык сөздүктүн милдеттерине жатат.

Кыргыз тилинде бардык түрү жазыла бере турган сөз варианктары да бар. Аларга төмөнкүлөр жатат: *бак* — *бакты* — *бакыт*, *убак* — *убакты*, *бардык* — *барлык*, *турдүү* — *турлүү*, *тара* — *тарка*, *аткар* — *атказ*, *өткөр* — *өткөз*, *куткар* — *кутказ*, *далдал* — *далдалчы*, *жапан* — *жапайы*, *силк* — *силки*, *жый* — *жыйна*, *жыш* — *жышы*, *жышаан* — *жышаана*, *жымыр* — *жымкыр*, *отур* — *олтур*, *тайгак* — *тайгалақ*, *чалкасынан* — *чанкасынан*, *чуму* — *чумку* ж. б.

## ЛЕКСИКОЛОГИЯ

### § 31. Лексикология жана анын предмети, милдеттери

Тилдеги бардык сөздердүн жалпы жыйындысы лексика (грекче *lexis* — «сөз») деп аталат. Аны тилдин сөздүк составы же лексикалык составы деп да атоого болот. Тилдин сөздүк составын (лексикасын) изилдөөчү илим лексикология деп аталат. Бул термин грек тилинин *lexis* — «сөздүк состав» жана *logos* — «илим», «окуу» сыйктуу эки сөзүнөн куралган, жалпы мааниси «сөздөр жөнүндөгү илим» же болбосо «сөздүк состав жөнүндөгү окуу» дегенге туура келет. Бул илим сөздердүн маанисин, колдонулушун, өнүгүү булактарын, пайда болушун ж. б. маселелерди изилдейт. Мына ушундай милдеттерине жарапша лексикология илими бир нече тармактарга бөлүнөт. Анын бирөө семасиология деп аталат (бул грек тилинин *semasia* «белги», «тамга» жана *logos* «илим», «окуу» деген сөздөрүнөн куралган). Мында тилдин сөздүк составындагы сөздөр маани жактан текшерилет. Сөздердүн көп маанилүү болушу, көп маанилүүлүктүн өнүгүү, пайда болуу жолдору, себептери элдин коомдук турмушу, жашоо тиричилиги, маданий өнүгүшү ж.б. маселелер менен тыгыз байланышта каралат. Булардан тышкары, омонимдер, синонимдер, антонимдер да семасиологиянын изилдөө объектилерине жатат.

Сөздердүн чыгыш тегин, анын кайсы тилдерден кабыл алынгандыгын ж. б. маселелерди тарыхый планда текшерүү лексикологиянын этиология депен бөлүмүнүн милдети болуп саналат (бул термин грекче *etymon* «чындык» жана *logos* деген сөздөрдөн куралган). Энчилүү аттарды — адам аттары менен жер-суу аттарын изилдөө ономастикан (грекче *onomata* «ат», «аттоо» деген сөздөн алынган) милдетине жатат.

Бизди курчап турган айлана-чөйредөгү, объективдүү чындыктагы заттар менен кубулуштар жеке сөздөр менен гана

эмес, туруктуу сөз айкаштары (татаал сөздөр) менен да атаплат. Булар да жеке сөздөр сыйктуу эле атоо (номинативдик) функциясын аткарат. Мындай милдетти тилдин лексикалык составындагы фразеологиялык сөз айкаштары да аткара тургандыгы белгилүү. Тилдин сөздүк составындагы фразеологиялык айкаштардын көпчүлүк белүгү, мааниси боюнча алганда, жеке сөздөргө шайкеш келип, алар сүйлөмдүн белгилүү бир мүчөсү болуп да колдонула берет. *М и с а л ы, ташка тамга баскандай* (таамай, так), *кара кылды как жарган* (калыс, адилет), *кулак-мурун кескендей* (жымжырт, тыптынч), *жүрөгү жок* (коркок), *союп калтагандай* (окшош), *ооздугу жок аттай* (адепсиз, тартиби жок) сыйктуу фразеологизмдердин жеке сөздөрдөн турган синонимдери бар. Демек, булар тилде жеке сөздөр сыйктуу эле атоо функциясын аткарат.

Жалпы эле фразеологизмдердин ар кандай түрлерүн изилдей турган илим тармагы лексикология курсунун өзүнчө бир составдык белүгү болуп саналат (бул туурасында «Фразеология» белүмүндө өзүнчө сөз болот).

Тилдин лексикалык системасындагы сөз каражаттарын топтол, атайдын иштелип чыккан принциптердин негизинде ар кандай сөздүктөргө бириктириүү (сөздүк түзүү) иштери тил илиминде л е к с и к о г р а ф и я (грекче leksikos — «сөздүк» жана grapho — «жазамын») деп аталат.

Ошентип, лексикология тилдин лексикалык каражаттарын түрдүүчө аспектиде изилдееде көп кырдуу проблемаларды кучагына аларын анын жогоруда аталац өткөн тармактарынын өзү эле ачык көрсөтүп турат. Лексикалык составды изилдөө жеке лексикологиянын да, ошондой эле жалпы лексикологиянын да милдетине жатат. Мунун төмөнкүдөй себептери бар. Ар бир тилдин сөздүк составынын өз-өзүнө тиешелүү ички бөтөнчөлүктөрү болуу менен бирге, дүйнө жүзүндөгү көптөгөн тилдерге жалпы мүнөздүү ортос белгилер да болбой койбайт. Демек, ар бир тилдеги сөздөр бир маанилүү да, көп маанилүү да болушу мүмкүн, ар бир тилдин омонимдери, синонимдери, антонимдери, фразеологизмдери, эскирген сөздөрү, жаны пайдала болгондору, лексикалык кабыл алуулары ж. б. сезсүз болууга тийиш. Адабий тил бар жерде сөздөрдүн ар түрдүү стилистикалык катмарлары жааралбай койбайт.

Жалпы лексикология менен жеке лексикология (жеке бир тилдин сөздүк составын иликтей турган лексикология) өз ара тыгыз байланышта болуп, бирин экинчиси толукташ, бири-бирин илимий-теориялык жоболор, факт материалдар менен

байытуу аркылуу өнүгөт, чындалат, бири экинчисине таасириң тийгизет.

### § 32. Сөз жана анын мааниси. Сөз жана түшүнүк

Сөздүн эмне экендигине так аныктама берүү лексикологиянын алиге чейин толук чечилип бүтө элек татаал маселелеринин бири десек болот. Мындайча алыш караганда жөнөкөй сыйктынып сезилген менен, «Сөз деп эмнени айтабыз?» деген суроого азырынча толук жыйынтыкталып бүткөн так жооп табыла элек. Бул маселеге кайрылган авторлордун ар бириниң ою ар башка чыгып, бир пикирге келише албай жаткандыгы көптөгөн илимий эмгектерде, окуу китептеринде ж. б. такай айтылып жүргөндүгү белгилүү. Бирок сөздүн аныктамасына катышы болгон авторлордун ар бири сөздин тилдин эң негизги (башкы) единицасы (бирдиги) деп эсептешет. Демек, сөздүн талаш туудурбаган жана толук колдоого ээ болгон негизги белгилеринин бири деп мына ушуну эсеп кылсак болот. Бул белгинин түпкү негизи төмөнкүдөй бир катар маанилүү факторлор аркылуу жараган.

Дүйнө жүзүндөгү ар бир элдин тилинин лексикалык байлыгы анын сөздүк составы аркылуу аныкталат. Тилдин тыбыштык, грамматикалык түзүлүшү да сөздүк составдагы сөздөр менен тыгыз байланышта, алар сөздөр аркылуу гана жашай алат. Сөз менен байланышы болбогон, андан тышкары турган тыбыштык жана грамматикалык түзүлүштүн системасы болушу мүмкүн эмес.

Тилдеги ар бир тыбыш сөздөрдү кураштырып түзүүнүн материалы жана аларды айтуу үчүн керектелүүчү белги катарында колдонулат. Сөз үчүн керектелбеген болсо, анда мынчалык көп түрдүү тыбыштардын пайда болушу да мүмкүн эмес эле. Сөздүн ээ алдынча лексикалык маанигэ ээ болбогон белүктөрү (жалпысынан «мүчө» деп аталаш жүргөн морфемалар) да сөздөргө жалганып, аларды ээ ара байланыштыруу, же маанисин өзгөртүп, жаны лексикалык каражаттарды түзүү үчүн жумшалат. Демек, булардын да сөз менен тикеден тике байланышы бар, мучелөр аныз тилдик каражат катары ээ алдынча жашай да албайт. Сөз болмоюнча биз өзүбүздү курчап турган айлан-чейрөдөгү, объективдүү чындыктагы ар бир нерсенин, кубулуштун атын же алар жөнүндөгү өзүбүздүн түшүнүгүбүздү белгилеп туюндура албайбыз. Сөздүн эң негизги

белгиси мына ушул номинативдик (атоо) функциясы болуп саналат (латынча потеп «ат», «наам» дегенди билдирет). Сөздөрдүн катышы менен сөз айкаштары жана сүйлөмдөр түзүлүп, алар аркылуу биз өз ара пикир алышуу, сүйлөшүү мүмкүндүгүне ээ болобуз.

Тил үйрөнүү ошол тилдин күндөлүк байланыш-катышта жыш колдонулуп, турмуштук эн зарыл түшүнүктөрдү билгизген сөздөрдү үйрөнүүдөн башталат. Сөздөрдүн маанисин түшүнмөйүнчө жана сөздөр кандай грамматикалык каражаттар аркылуу уюштулуп, сөз айкаштары менен сүйлөмдүн составдык бөлүктөрүнө айланарын билмейинче, тилди практика жүзүндө үйрөнүп чыгуу да мүмкүн эмес.

Демек, сөз — ар бир тилдин эн башкы, борбордук бирдиги. Ал бири-бири менен өз ара тыгыз байланышы бар тилдик бирдиктердин бардыгына база болуп, аларды өзүнө топточ турган татаал жана көп аспектилүү бирдик (многоаспектная единица) болуп саналат. Мындай аныктамага негиз болгон башкы факторлор жогоруда аталып өттү.

Тилдеги сөздөр тыбыштардын өз ара айкалышынан куралгандыктан, алардын ар бири өзүнчө тыбыштык тиркем (комплекс) катары элестелип турат. Бир нече тыбыштан куралбастан, жалгыз тыбыштан турган уу (уу чөптөр), ээ (үйдүн ээси), оо (жүгү ооду) сыйктуу сөздөр тилдин сөздүк составында эн эле аз, мындайлар бирин-серин гана учурдайт. Сөздөрдүн кепчүлүк бөлүгү эн кеминде эки же андан көп тыбыштардан турат. Бирок сөздөрдү тыбыштардын жөнүнчө эле айкалышы катарында эсеп кылууга болбайт. Бир нече тыбыштан турган, бирок эч кандай маани бербеген формалдуу айкалыштар өз алдынча сөз боло албайт. Сөздүн дагы бир негизги касиети анын белгилүү бир мааниге ээ болуп турушунда. Андай болбогондо жаратылыш, курулуш, турмуш, эмгек, саякат, кыштак, жайлоо, асман, мейкиндик, аалам ж. б. сөздөрдүн ар бири әмнени, кандай түшүнүктү туюндууары бизге белгисиз болуп, булар тилдин лексикалык системасында өз алдынча сөз катары жашай албас эле. Сөздүн мааниси белгилүү бир тыбыштык тиркемге (бир нече тыбыштардын тобунан турган комплекске) бекиген, аны менен тыгыз байланышкан абалда болуп, ошол тиркем менен бирдикте сөздүн өзүн да жаратуучу ички негиз катары кызмат кылат. Демек, тыбыштар сөздүн материалдык формасын, ал эми маани болсо анын ички манызын, мазмунун түзөт. Бул экөөнүн өз ара тыгыз байланышы, биримдиги аркылуу гана сөз өзүнүн толук белгилерине ээ боло алат.

Бирок сездүн мааниси менен анын тыбыштык жагынын бири-бири менен болгон жогоркудай ички байланышын, ошондой эле нерсенин наамы менен ошол нерсенин өзүнүн байланышын кандайдыр бир предметтик негизи бар байланыш катарында кароого болбайт. Анткени сездүн тыбыштык жагында ошол сез аркылуу туюнтулуп жаткан нерсенин материалдык белгилери же кандайдыр бир башка касиеттери кошо чагылдырылган эмес. Ошондуктан, маселен, әгерде кандайдыр бир сез семантикалык жылышка дуушар болуп, мааниси өзгөрүп кеткен болсо, ошого жарапша анын тыбыштык жагы да кошо өзгөрө бербайт. Же сездүн тыбыштык жагындагы өзгөрүү менен биргэ анын мааниси да кошо өзгөрүп кетпейт. Бир эле нерсенин аты дүйнедөгү ар башка тилдерде ар турдүүче колдонулуп журушу аркылуу да сез менен нерсенин же сездүн мааниси менен анын тыбыштык жагынын ортосунда шарттуу гана байланыш бар экендигин байкай алабыз. Анткени ар кандай тилде сүйлөгөн элдердин нерсе же анын сын-сыпаты, сан-өлчөмү, кыймыл-аракети ж.б. жөнүндөгү түшүнүгү, негизинен, жалпы, окшош болгондугуна карабастан, алардын сез аркылуу туюнтулушу бардык тилдерде бирдей эмес, ар башка.

Ар бир сездүн материалдык формасы тыбыштардан турган үчүн сездер тыбыштар аркылуу айтылат жана экинчи тарапка угулат, кабыл алынат. Экинчи тараптын сүйлөгөнү биринчи тараптагыларга угулат. Мына ошентип, тыбыштар аркылуу гана сездер колдонулат, адамдар сүйлөө мумкүндүгүнө ээ болот. Тыбыштардын мындан башка да төмөнкүдөй маанилүү касиети бар. Сөздөгү ар бир тыбышты (фонеманы) өзүнчө тамга менен белгилеп, ар бир сездүн көзгө көрүнүп жана окула турган элесин жаратууга да болот. Демек, тыбыштар сездерду жазуу, басмага түшүрүү ишине да негиз боло алат. Биздин колдонгон жазуубуздун тыбыштык жазуу экендиги да мына ушуга байланыштуу.

Тилдин лексикалык составындагы сездердүн басымдуу көпчүлүгү нерселерди, кубулуштарды, сапаттык же башка белгилерди, кыймыл-аракетти атоо үчүн колдонулат. Андай сездерге жаратылыши, жер, суу, китеп, стол, ўй, өмүр, кыял, достук, акылмандык жана башкаларды мисал кылууга болот. Ал-абалды, кыймыл-аракет процессин иштөө, куруу, басуу, кел, тур, бар, оку, отур, көр, аткар, жуун, эксперт сыяктуу сездер билдирет. Сын атооч, сан атооч сездер болсо заттын сын-сыпатын, белгисин, сан-өлчөмүн, иретин туюннат. Бул айтылгандар лексикалык мааниси бар сездерге жатат.

Жогоркудай лексикалык мааниге ээ болгон сөздөрдүн сөз айкашындагы, сүйлөм ичиндеги ез ара байланышын, мамилесин, бири-бири менен болгон катышын билдируучу кызматчы сөздөр да бар. Мындаидай сөздөр тилде номинативдик функция аткарбайт. Алар: байламталар (*жана, менен, бирок, анткени*), бөлүкчөлөр (*го, бейм, отө, эң, өңчөй, гана, эле*), жандоочтор (*карай, көздөй, сыйктуу, жөнүндө, карата, сымак, чалыш, сайын*).

Сөз — көзгө көрүнүп, сезилип-тюлуп, колго урунуп турган конкреттүү нерсенин гана эмес, ошол жөнүндөгү түшүнүктүн да аты. Маселен, *тоо* деген сөз бизге көрүнүп, же биз үстүндө басып-туруп, же болбосо кыдырып көрүп чыккан конкреттүү бир тоо эмес, жалпы эле тоо жөнүндөгү түшүнүктүн да туюндурат. Биз тоону көрбөй туруп, тек гана *тоо* деген сөздүн езүн уккан болсок, анын эмне экендиги биздин ан-сезимибизге дароо эле жетет. Анткени тоонун тоо экендиги бизге мурдатан белгилүү, ал жөнүндө бизде белгилүү түшүнүк бар. Ошол түшүнүктүн аты аталса, ал биздин ан-сезимибизге жетет, биз аны кабылдайбыз. Ар кандай түшүнүктүн элеси бизге сөз аркылуу келип жетет.

Түшүнүк — реалдуу чындыкта болгон нерселердин, кубулуштардын жалпы жана эң негизги белгилеринин элеси. Түшүнүк жалпы элдик (дүйнөдөгү бардык калайык-калк учун жалпы) мүнәзгө ээ, анын улуттук чеги болбайт. Ал эми сөздөр болсо белгилүү бир тилде сүйлөгөн калк учун гана жалпы, алар дүйнөнүн бардык калкы учун жалпы боло албайт. Демек, сөздүн жалпылыгынын улуттук чеги бар. Ошол себептен дүйнө жүзүндөгү тилдердин саны көп. Эгерде бардык сөздөр бүткүл дүйнө калкына жалпы болуп колдонулган болсо, анда дүйнө жүзүндө мынчалык көп тилдердин болушу мүмкүн эмес эле.

Сөздөр сөз айкашынын же сүйлөмдүн карамагына түшкөн учурда алардын ар бириinin лексикалык маанисине грамматикалык маанилер да кошулат. Ошондо гана сөздөр бири-бири менен байланышып, сүйлөм түзүүгө, адамдар бири-бири менен сүйлөшүү, пикир алышууга мүмкүн болот. Маселен, *шаардын эли* деген сөз айкашындагы *шаар*, эл деген сөздөргө жалаң гана лексикалык эмес, элдин *шаарга* таандык экендигин көрсөткөн грамматикалык маанилер да кошулду. Тактап айтканда, бул эки сөзгө жалганган жогоркудай мүчөлөр (жөндөмө мүчө, таандык мүчө) булардын бирине экинчиси таандык экендигин туюнкан грамматикалык байланыштын келип чыгышын уюштурду.

Сөздөр сүйлөмдүн составында колдонулганда кандай грамматикалык маанилерге ээ болорун байкаш үчүн *окуучу*, *мектеп*, кел деген сөздөрдү эң мурда лексикалык жактан талдап көрөлү: *окуучу* — мектепте окуган, мектеп жашындағы бала же кыз; *мектеп* — жаш жеткинчектерге (окуучуларга) билим, тарбия берүүчү окуу мекемеси; *кел* — бир жерден әкинчи жерге баруу, белгилүү бир жайга киругү. Бул айтылгандар жогорку үч сөздүн лексикалык маанилерине жатат.

Аталган үч сөздү катыштырып, «Окуучулар мектепке келиши» деген сүйлөм түзүп, мындағы ар бир сөздү грамматикалык жактан талдап көрөлү: *окуучулар* — зат атооч, көптүк санда, атооч жөндөмөсүндө, сүйлөмдүн ээси; *мектепке* — зат атооч, жекелик санда, барыш жөндөмөсүндө, сүйлөмдүн айкындооч мүчөсү; *келиши* — этиш, көптүк санда, айқын өткөн чак, сүйлөмдүн баяндоочу. Булар жогорку сөздөрдүн грамматикалык маанилерине жатат.

Сөздүн лексикалык маанилерине караганда, грамматикалык маанилери алда канча жалпы жана абстракттуу мүнәзде болот. Маселен, зат атооч жана этиш сөздөр тилде канчалык кенири, көп экендигине карабастан, алардын зат атооч же этиш экендигин билдирген грамматикалык маани бул эки сез түркүмүнүн ар бир тобуна жалпы тиешелүү болуп турат. Ошол себептен тилдин лексикалык системасындағы *дыйканчылык*, *жер*, *сүү*, *тоо*, *таш*, *техника*, *шаар*, *кыштак*, *айыл*, *көчө*, *курулуш* ж. б. сөздөргө ортот болгон грамматикалык маани булаардын заттык белгилеринин негизинде келип чыккан болсо, *кел*, *кет*, *оку*, *жаз*, *тур*, *жат*, *иште*, *чурка*, *ал*, *бер*, *карма*, *жайна*, *жумша*, *ойно* сыйктуу сөздөрдү жалпы камтыган грамматикалык маани бул этиштердин кыймыл-аракетти туюндурушуна карата пайда болгон. Же болбосо илик жөндөмөсүнүн мүчөсү -нын белгилүү бир зат атооч сөзгө гана эмес, ошол типтеги башка сөздөргө да бирдей жалгана бергендиктен (эненин, атанын, баланын, айылдын, *мектептин*, *келечек-тин*, *чарбачылыктын*, *техниканын* ж. б.), бул грамматикалык маанинин да жалпылыгы ошончолук кеңири.

Ал эми лексикалык маани болсо жогоркудай сөздөрдүн ар биригинин жеке өзүнө гана тиешелүү болуп, грамматикалык мааниге караганда алда канча конкреттүү келет. Демек, ар бир зат атооч сөздүн, же ар бир этиштин (ощондой эле башка сөз түркүмдөрүнө тиешелүү болгон сөздөрдүн да) жеке өзүнө таандык болгон өзүнчө лексикалык мааниси бар. Мына ошондуктан, маселен, *жер* деген сөздүн мааницине *сүү* деген сөздүн

*мааниси туура келбейт, курулуш деген сөзгө кыштак, айыл, чарба, тиричилик, жер, тоо, таш ж. б.* сөздөр маани жактан дал келе бербейт. Ошондой эле *оку, жаз, иште, ойно, ал, бер* ж. б. этиш сөздөр да семантикалык жактан бири-биринен айырмалуу, анткени булардын ар бири — өзүнчө лексикалык бирдик.

Бирок сөздүн лексикалык маанисинде да белгилүү даражада жалпылык бар, анткени сөз конкреттүү бир нерсенин аты болуу менен бирге, ал ошол типтеги (ошонун өзүнө жалпы окшоштугу бар же ошол категорияга кире турган) дагы башка нерселерди да жалпы туюндурга турган касиетке ээ. Маселен, *балта, кетмен, чалғы, күрөк* деген сөздөрдү алсак, булар биз көрүп турган, же колубузга алыш, урунуп жүргөн ушул конкреттүү куралдардын өзүн билдириүү менен бирге, чон-кичинесине, узун-кыскасына, тышкы формасына же дагы башка белгилерине карабастан, белгилүү жалпылыкка ээ болуп турган ошол типтеги дагы башка балталардын, кетмендердин, чалгылардын, күрөктөрдүн да жалпы аты болуп колдонула берет. Анткени бул куралдардын ар бирине тиешелүү болгон түшүнүктүн өзүндө да ушул сыйктуу абстракттуулук жана жалпылап атоочулук даражалары бар. Мындай даражаны биз азыркы кыргыз жана бир катар башка түрк тилдеринин лексикасындағы *мал* деген сөздөн да көре алабыз. Бул сөз *кой, эчки, үй, жылкы, төө* сыйктуу үй айбандарына байланыштуу бир канча конкреттүү түшүнүктөрдү өз кучагына бириктирип, алардын жалпы наамы катары колдонулат. Ал гана эмес, *мал* деген сөз жалпылап, өз кучагына камтып турган кенири түшүнүктүн айрым бир белгүн туюнтурган жылкы деген сөздү алсак, бул сөз ушул эле малдын *кулун, тай, кунан, жабагы, байтал, бышты, асый, бәэ, айғыр* деп аталуучу түрлөрүн өз ичине камтыган жалпы түшүнүктү билдирет.

Мына ошентип, сөз абстракциялоонун жана жалпылоонун куралы болуп саналат. Ал ар бир конкреттүү нерсени жана конкреттүү кубулушту гана билдирибестен, ошого окшош же ошол типтеги дагы башка нерселер менен кубулуштарды, алардын ички байланыштарын жалпылап көрсөтөт. Эгерде сөздүн мындай жалпылоочулук касиети болбой, турмуштагы ар бир конкреттүү нерсeler, кубулуштар өз-өзүнчө сөз менен атала берсе, анда тилдин лексикасындағы сөздөрдүн саны збек-гейсиз көп болуп, тилдин байланыш-катыш курал катары жашап турушу да мүмкүн болбос эле. Же болбосо анын коомдук турмушта колдонулушу да ийкемсиз болуп, эң эле көп баш аламандык келип чыгар эле.

## СЕМАСИОЛОГИЯ

### § 33. Сөздүн көп маанилүүлүгү (полисемия). Сөздүн лексикалык маанилеринин түрлөрү

Тилдин сөздүк составындагы бардык сөздөрдүн семантикалык жүгү (семантическая нагрузка) бирдей боло бербейт, анткени бир катар сөздөр сынар мааниге ээ болсо, калгандары көп маанилүү сөздөргө жатат. Ошентип, маани жагынан болгон өзгөчөлүгүне карата тилдеги сөздөр бир маанилүү жана көп маанилүү болуп, жалпысынан эки топко ажырайт.

Эгерде сөздөр белгилүү бир нерсенин, түшүнүктүн атын билдирип, сынар мааниде гана колдонулса, алар бир маанилүү сөздөргө жатат. **М а с е л е н, балык** деген сез сууда сүзүүгө ылайыкталган канатчалары, куйругу бар, бакалоор менен дем алуучу, омурткалдуу суу жаныбарын билдириет. Бул сөздүн мындан өзгөчөлөнгөн дагы башка кошумча мааниси жок. **Балыктардын ар** бир түрү өзүнчө башка-башка аталышы мүмкүн, бирок алардын жалпы наамы жогоркудай эле балык бойdon кала берет. Демек, бул сез түрлөрү эн эле көп суу жаныбарын жалпылаш атаса да, берген мааниси бирөө болгон үчүн, бир гана маанилүү сөздөрдүн тобуна кирет. Мындаи сынар маанилүү сөздөргө **дарак, көчө, кыш, жаз, жай, күз, кар, жамғыр, жоокер, жолоочу, кооздук, сулуулук, көркөмдүк, чыгармачылык, достук ж. б.** толуп жаткан сөздөрдү мисал кылууга болот.

Бирок тилдин лексикалык составындагы сөздөрдүн көпчүлүк бөлүгү көп маанилүү сөздөрден турат. Андай сөздөргө эки же андан көп мааниге ээ болгон сөздөр кирет. **М ис а лы, үңгу** деген сез кыргыз тилинде төмөнкүдөй эки мааниде колдонулат:

1. Балта, керки, кетмен ж. б. куралдардын сап аштала турган бөлүгү. **Үңгусу карыш** чоң кетмен, **Кол учунда ойносун** (Осмонкул).
2. Сөздүн мүчелөргө ажырабаган негизги бөлүгү. **Сөздүн үңгусу**. **Үңгу сөздөр.**

Ал эми көз деген сөздүн мааниси мындан алда канча кенири:

1. Адамдын, жан-жаныбарлардын көрүү органы. Адамдын көзү. Күштүн көзү. Койдун көзү.
2. Бир нерсенин көзөнегү, ачык жери. Ийненин көзү. Түзактын көзү. Булактын көзү. Электин көзү. Калбырдын көзү.
3. Куржундун бир жак бөлүгү. Мына, куржундун эки көзү толтура буудай алып келдик (Жантөшев).
4. Шакектин же башка буюмдун асыл таш, мончок жана башкалар орнотулган жери. Шакектин көзү.

5. Күндүн, айдын бети. Жылтырайт бак ичинен айдын көзү (Шукурбеков). Күндүн көзүн далдалаган ала булуттар өйдөтөмөн көчөт («Ала-Тоо»).

Көп маанилүү сөздөрдүн бардык маанилери тилдин нечен жылдык өнүгүү процессинде пайда болуп, өнүгүп отуруучу тарыхый кубулуштарга жатат. Сөздөрдүн жаны мааниге ээ болушу элдин коомдук турмушунун өсүп-өнүгүшү менен да тыгыз байланыштуу.

Алсак, кыргыздын эзелки турмушунда борбор деген сөз ордо оюнундагы тегерек чийимдин дал ортосун (чүкө жана «хан» жайгашылган жерин) гана билдириген болсо, кийин бул сөз айлананын (геометриялык фигуранын) дал ортосундагы чекитти атоо учун да колдонула баштады. Мындан тышкary, мамлекеттин, республиканын өкмөттүк мекемелери, башкаруу органдары орношкон башкы шаары да борбор деп атальп кетти. М и с а л ы: *Борбор шаар. Бишкек — Кыргызстандын борбору. Өнөр жай тармактарынын борбору. Соода тармактарынын борбору. Административдик борбор. Райондун борбору.*

Кыргыз тилиндеги уюл (Түндүк уюл), талкуу (илимий талкуу, адабий чыгармаларга талкуу уюштуруу), котор (кыргыз тилине которуу), бас (китең басып чыгаруу, машинкага басуу), мучө (партиянын мучесү, кооперативдин мучесү, сүйлөмдүн мучесү), күрөш (тап күрөшү, саясий күрөш), өкүл (элдин өкүлү, коомдук уюмдардын өкүлдөрү) ж. б. сөздөрдүн кийинки мезгилде пайда болгон жаны маанилери элдин социалдык жана экономикалык турмушундагы олуттуу өзгөрүүлөрдүн негизинде пайда болду. Бул сөздөр кыргыз элинин мурдагы турмушунда азыркыдай кен мааниде колдонулган эмес. Алар замандын ошол учурдагы шартына ылайык түшүнүктөрдү атоо учун колдонулуп келген. Ал эми жаны маанилери болсо мурдагынын үстүнө келип кошулган семантикалык жылыштардын өзүнчө бир көрүнүшү болуп калды.

Көп маанилүү сөздөрдүн бардык эле маанилери жогоркудай бир семантикалык негизге топтолгон ички байланышын жоготпой, маанилик бирдигин бир калыпта сактап жүрө бербейт. Кәэде алар бири-биринен толук ажырап, ар бири өз алдынча сөз болуп кетиши да мүмкүн.

Алсак, азыркы кыргыз тилиндеги *кайчы I* (кайчы пикир, кайчы өтүү) жана *кайчы II* (кайчы менен кесүү, кайчылоо) сыйктуу сөздөрдүн түпкү теги бир, бирок кийин ар бирөө өз алдынча сөз катары бөлүнүп чыккан. Муну аныкташ учун *кайчы I* деген сөздүн маанисине «кайчы» деген куралдын формасы жөнүндөгү түшүнүктүү салыштырып көрүү эле жетиштүү болот. Жөнүнчө алып караганда, бул эки сөздүн тек жагынан болгон жакындыгы анча байкала бербейт.

Көп маанилүүлүктүн андан ары карай өнүгүшү аркылуу келип чыккан сөздөргө дагы төмөнкүлөрдү мисал кылууга болот.

*КОЛ I* — адамдын бир нерсени кармоо, иштөө функциясын аткаруучу мүчөсү. *Барпы эки колун артына алыш, аркытерки басты* (Байтемиров).

*КОЛ II* — кишилерден турган согуштук күч, аскер. *Жарактуу кол куралсын, аба* (Турусбеков).

*КОЛ III* — кимдир бирөөнүн өзүнө гана мүнөздүү болгон жазуу, арип тартуу өзгөчөлүгү. *Жазылган катты окуп, кимдин колу экенин айыра тааныды. Документке кол коюу.*

*УЧ I* — кандайдыр бир нерсенин бүткөн, аяктаган жери, чети. *Жеңдин учу. Колдун учу. Тајктын учу.*

*УЧ II* — калем саптын сыя же түшь менен жазууга ылайык-талып, курч металдан жасалган учтуу бөлүгү (орусча «перо» дегенге туура келет). *Калем сапка жаңы уч саюу. Калем саптын учун алмаштыруу.*

Тилдин азыркы абалы боюнча алыш караганда, жогорку сөздөрдүн бири-бири менен ички байланышы жоктой эле сезилет. Анткени булардын маани жактан болгон биримдиги ажырап, ар бири өзүнчө сөз болуп кеткен. Бирок бул сөздөрдүн ар бириниң ички маанисине назар салып текшере келгенде, *кол I* деген сөздүн алгачкы маанисинин базасында кийинки эки сөз пайда болгондугу, *уч I* деген сөздүн маанисине ылайык калем саптын учун билдириген өзүнчө сөз пайда болгондугу ачык элестелип турат.

Бир маанилүү сөздөрдүн эмнеге карата айтылып, кандай түшүнүктүү билдирип жаткандыгы бардык учурда (сүйлөмдүн ичинде гана эмес, өз алдынча, айрым, колдонулган учурда да)

ачык белгилүү болуп турат. Ал эми көп маанилүү сөздөрдүн кандай мааниде колдонулуп жаткандыгы, негизинен, контекстке карата аныкталууга тийиш. Аңсыз булардын кандай мааниде колдонулуп жаткандыгы анча так болбой калышы да мүмкүн.

Сөздүн көп маанилүүлүгү турмуштагы белгилүү бир нерсенин, кубулуштун наамы экинчи биреөнө да оошуп өтүү, биринен экинчисине жылышуу аркылуу өнүгө тургандыгын жогоруда келтирилген мисалдардан баам кылсак болот. Көп мааниге ээ болгон сөздөрдүн бардык маанилери бир мезгилде (же бардыгы чогуу) жарала калбайт. Булардын алгачкысы жана андан кийин өнүгүп чыккан жанысы (жанылары) болбой койбайт. Буга биз жогоруда токтолуп өткөн көз деген сөздү мисалга келтирсек болот. Мунун «керүү органды» деп түшүндүрүлгөн мааниси алгачкы мааниге жатат, калгандары ошонун негизинде кандайдыр бир окшоптуруунун, салыштыруунун натыйжасында өнүгүп чыккан кошумча маанилерден болуп санаат.

Сөздүн алгачкы маанисинин кандайча пайда болгондукун аныктоо мүмкүн боло койчу иш эмес. *Мисалы*, көздүн эмне үчүн «көз» деп аталып калышына же болбосо *тоо, таш, суу, кел, кет, бар, жок* сыйктуу сөздөрдүн кандайча келип чыккандыгына эч ким жооп бере албайт. Анткени булар — далилденбей турган маани (немотивированное значение). Ал эми *көз* деген сөздүн алгачкы маанисинен башка маанилери кайдан келип чыккандыгын аныктоонун эч бир кыйынчылыгы жок. Ошондуктан булар далилдене турган мааниге (мотивированное значение) жатат десек болот.

Сөздүн алгачкы мааниси менен кийинки маанисинин (же маанилеринин) ортосунда мындан башка да олуттуу айырма бар. Сөздүн алгачкы маанисинин ошол аталган нерсеге же кубулушка түздөн-түз тиешеси болот, аны менен тикеден-тике байланышат. Мындаидай маанилер сөздүн атоо (номинативик) мааниси деп да, тиже мааниси деп да, же эркин мааниси деп да, айтор, түрлүүчө аталып жүрөт. Калган маанилер оошмо маани (переносное значение) деп аталат, анткени алар ошол алгачкы маани аркылуу туюнтулган нерсенин, кубулуштун наамы кийинкилерге да оошуп өтүшү аркылуу жараган туунду маанилерге жатат. Демек, түпкү маанинин негизинде кийинки (туунду) маанилер пайда болот.

Мындаидай маанилердин кайсынысы кайдан келип чыгарын, же булардын алгачкысы менен кийинкисин бири-биринен

ажыратып таануу, чынында, бир топ кылдаттыкты талап кылат. Муну билүү үчүн төмөнкүдөй жупташтырылып берилген мисалдарга назар салсак болот:

ысык суу  
терең көл  
курч бычак  
караңгы түн  
адамдын башы  
таш дубал  
ачуу калемпир  
жук көтөрүү

ысык мамиле  
терең акыл  
курч мунөз  
караңгы адам  
көчөнүн башы  
таш боор  
ачуу сөз  
сөз көтөрүү ж. б.

Сөздүн тике маанисинин эркин маани деп аталаштыкты талап кылышынын себеби анын башка сөздөр менен айкашуу мүмкүндүгүнүн кенен, эркин болушуна байланыштуу. Буга таш деген сөздү мисал кылсак болот. Бул сөз өзүнүн тике маанинде турганда таш ўй, таш дубал, таш жол, таш көпүрө, таш короо, таш дөбө, таш кордо, таш төшөө, таш кулаттуу, таш оодаруу, таш тизүү, таш ыргытуу, таш чегүү, шагыл таш, уймөк таш ж. б. сыйктуу таштан жасалган же жалпы эле таш менен тикеден тике катышы болгон нерселердин, кыймыл-аракеттин аттарын билдириген сөздөр менен эркин айкашпа биригип колдонула берет.

Жогоркудай эркин айкалышта эмес, белгилүү бир сөз айкашында (башка сөздөр менен бирге турганда) гана колдонулуучу сөз маанилери да бар. Булар көбүнчө туруктуу сөз айкаштарына (фразеологизмдердин составына) байланган маанилерге жатат. Мындан маанилер эркин сөз айкаштарын түзө албайт, башка сөздөр менен эркин айкалышып колдонулуу мүмкүндүгүнө ээ эмес. Мисалдарга кайрылып көрөлү. Биз таш деген сөздүн тике мааниде колдонулушу көптөгөн сөздөр менен эркин айкалышты түзөрүн буга чейин белгилеп өттүк. Бул сөздүн «катуу», «ырайымсыз» деген өтмө маанине карата болгон катышы таш боор сыйктуу сөз айкашында гана көрүнө алат. Анын мындан башка сөздөр менен айкалышып колдонулушу (таш ўй, таш дубал, таш оодаруу, таш тизүү, уймөк таш ж. б.) жогоркудай өтмө маанини жарата албайт.

Туруктуу сөз айкашына гана телинип, ага биротоло маталып, эркин белгүнүп чыга албаган сөз маанилери аскар тоо, ак жуумал, кыпча бел, чалкар көл, дырдай жылаңач, керт башы, өнө бою, өрө кийиз сыйктуу мисалдарда да учурдайт. Бул мисалдардагы аскар, жуумал, кыпча, дырдай, керт, өнө, өрө

сыяктуу сөздөр жогоркудай түгөйүнөн ажыраса, өзүнө тиешелүү маанисинен да ажырайт. Алардан бөлүнбөй, туруктуу сөз айкашынын бир түгөйү катарында турганда гана белгилүү бир мааниге ээ боло алат.

Мындай көрүнүштөрдү башка тилдерден да көп эле жолуктурушка болот. Мисалы, орус тилиндеги чревато деген сөздүн мааниси чревато последствиями сыяктуу сөз айкашында гана ачылат. Ал эми пробудить деген этиш желание, интерес, охота сыяктуу айрым бир сөздөр менен гана айкаша алат: пробудить желание, пробудить интерес, пробудить охоту.

Сөздүн туунду маанилеринин айрым бир түрү кээде ошол сөздүн сүйлемдегү синтаксистик милдетине түздөн-түз байланыштуу болуп калат. Тактап айтканда, сөз сүйлемдө колдонулуу ыңгайына жараза негизги маанисинен өзгөчөлөнгөн кандайдыр бир кошумча мааниге да өтүп кетет. Мысалы, *Бала тилди суудай* билет деген сүйлемдү алыш карайды. Мында *суудай* деген сөз «мыкты», «етө так», «абдан» сыяктуу өтмө мааниде турат, бул маани ушул сөздүн баштапкы маанисинен таптакыр башка. Мындай маанинин жааралышы *суудай* деген сөздүн бил деген этиш менен айкашып, сүйлемдө бышыктоочтук милдет аткарып турушуна байланыштуу десек болот.

Кээ бир сөздөр белгилүү бир этиш менен байланышмайынча, тилде өз алдынча сөз катары жашай албайт жана мааниге да ээ болбайт. Алар ошол этиш сөздөр аркылуу гана сүйлемдүн белгилүү бир мучесү болуп колдонула алат. Мысалы : *сүй* (сүй жыгылды), *топук* (топук кылалы), *дыр* (дыр койду), *жек* (жек көрөт), *итатай* (итатайым тутулат) ж. б.

Орус тилиндеги *шляпа* деген сөз «этеменин эбин таба албаган энөө, ыкшоо адам» маанинде колдонулуш учун сүйлемдө баяндооч катары туруш керек: *Ты просто шляпа*. Ал эми *голова* деген сөздүн «акылман, даанышман адам» сыяктуу мааниге ээ болушу (*Он у нас голова*) бул сөздүн баяндоочтук милдет аткарып турушуна байланыштуу.

Көп маанилүү сөздөрдүн семантикалык структурасын аныктоодо сөз маанилерин жогоркудай типтерге ажыратып талдоонун чон мааниси бар. Анызы сөздөрдүн маани жактан болгон жылыштарын, кубулуштарын, алардын пайда болуш жолдорун так ажыратышка мүмкүн эмес.

### § 34. Көп маанилүүлүктүн пайда болуу, өнүгүү жолдору

Турмуштагы ар кандай жанылыктарга, айлана-чейрөдөгү өзгөрүүлөргө жаraphа адамдардын түшүнүгү, ан-сезими да өркүндөп, өсүп-өнүгүп отурат. Мындай кубулуштар тилдин лексикалык составына жаны сөз каражаттарынын кошуулуп, толукталып турушун талап кылат. Бирок тилдин сөздүк составы сырттан кабыл алынган же тилде жаныдан жасалып чыккан сөздөр аркылуу гана эмес, анын мурдатан берки материалдык негизи болуп саналган даяр сөздөрдүн семантикалык өзгөрүүгө учурал, жаны лексикалык маанилерге ээ болушу аркылуу да байыйт, толукталат. Эгерде тил мындай касиетке ээ болбой, коомдогу ар бир жаны түшүнүк өзүнчө тыбыштык тиркемеден турган жаны сөздөрдү талап кыла берсе, анда тилдин сөздүк составы эбегейсиз көбейүп кеткен болор эле. Анчалык көп сөздөрдү ал тилде сүйлөгөн колективдин мүчөлөрү өздөштүрүп да бүте алмак эмес, тилдин өзү да колдонууга ийкемсиз болуп, пикир алышууга көп кыйынчылык түүдүрмак. Демек, тилдин байлыгы анын сөздүк составындағы өзүнчө айрым-айрым колдонулган сөздөрдүн санына жаraphа гана эмес, ошол сөздөрдүн семантикалык структурасына жаraphа да аныкталат. Тилде көп маанилүү сөздөр канчалык кенири өнүгө берсе, анын лексикалык байлыгы да ошончолук даражада арбын, мол болууга тийиш.

Ар бир сөздүн алгачкы маанисинин негизинде анын жаны пайда болгон кийинки мааниси (же маанилери) өнүгүп чыгып, кийинкилери мурдагынын үстүнө кошуулуп турат. Ошондуктан сөздүн семантикалык структурасын түзгөн мурдагы жана кийинки маанилер тилдин лексикалык системасында катар жашай берет.

Сөздүн жаны мааниге өтүшү ошол сөз аркылуу туюнтулган мурдагы түшүнүк менен жаны түшүнүктүн өз ара окоштуугун, функциясы боюнча жакындыгын же кандайдыр бир ички байланышын көрсөткөн жалпы белгилердин негизинде келип чыгат. Мурдатан белгилүү болуп, тилде өз алдынча колдонулуп жүргөн айрым сөздөр аркылуу туюнтулган нерселердин, кубулуштардын же кандайдыр бир түшүнүктөрдүн атынын андан кийинки пайда болгон нерселерге, кубулуштарга, түшүнүктөргө да өтүп, анын натыйжасында сөздөрдүн көп маанилүү болуп колдонулуп калышынын түрдүүче жолдору бар. Төмөндө булардын ар бирине жекече токтолобуз.

### § 35. Метафора

М е т а ф о р а (грекче *metaphora* «оошуу») — сөздөрдүн көп маанилүү болуп колдонулушунун кенири өнүккөн, эң ийкемдүү жана өнүмдүү ыкмасынын бири. Түрмушта жаны пайда болгон тигил же бул нерсенин, кубулуштун өзүнөн мурда белгилүү болуп жүргөн кандайдыр бир нерсе, кубулуш менен өнү-түсү, формасы, сапаты, функциясы ж.б. жактары боюнча жалпы бир окшоштугу болуп калат. Мунун натыйжасында булардын эскилеринин наамы жаныларына да оошуп өтөт да, бир эле сөз өз ара окшоштукка ээ болуп турган мурдагы жана кийинки нерселердин, кубулуштардын жалпы наамына айланып, мааниси кенийт. Бул көп маанилүүлүктүн м е т а ф о р а л ы к ы к менен пайда болушу деп аталац.

Метафора — дүйнөдөгү ар түрдүү тилдерге кенири мүнөздүү болгон кубулуш. Мурда орус тилинде *перо* күштүн канатын да жана андан жазуу ишине ылайыкталып жасалган куралды да билдириген болсо, кийин бул сөз жазуу куралынын металлдан жасалган учун да билдире баштады. Анткени булар аткарған функциясы (милдети) боюнча өз ара окшош болгондуктан, мурдагынын наамы кийинкиге да өттү. Орус тилинде ги бир катар сөздөрдүн мурдагы жана кийинки маанилерин өз ара салыштырып, форма жагынаң болгон окшоштуктун натыйжасында жаны маанилердин пайда болушуна А. В. Калинин төмөнкүдөй мисалдарды келтирет: «яблоко (плод) — яблоко (глазное); яблочко (уменьш. от яблоко) — яблочко (мишени); иголка (швейная) — иголка (хвойного дерева); хлеб (ржаной, пшеничный) — хлеб (колбаса в форме буханки хлеба); колокольчик (металлический) — колокольчик (цветок); груша (плод) — груша (резиновая); кольцо (на пальце) — кольцо (садов) — кольцо (окружение)»<sup>1</sup>. Болгар тилинде *мях* деген сөздүн баштык гана эмес, ошого окшоштуруп атоодон улам келип чыккан *карын* деген да мааниси бар.

Нерселердин же кубулуштардын өз ара окшоштугу түрдүүче болушу мүмкүн. Ошого жараша метафоралык ык да бир нече түргө бөлүнөт. Муну кыргыз тилинин толгон фактылары менен далилдесек болот. Төмөнкүдөй нерселер бири-бирине формасы жагынан окшош болгондуктан, биригинин наамы экинчишине өтүп, жаны лексикалык маанилердин жарапалышына алыш келген: *кулак* (угуу органы) — *кулак* (казандын, кап-

<sup>1</sup> А. В. Калинин. Лексика русского языка. М., 1966, с. 27—28.

тын ж.б. кармоого ылайыкталып жасалган жери); *тиш* (адамдын же башка жаныбарлардын тищөө, чайноо учун кызмат кылуучу органы) — *тиш* (маланын, тырмоонун, соконун ж.б. тиши); *сай* (сүү жүргөн нук, алыш) — *сай* (мылтыхтын стволовунун, буроонун ж.б. сайы); *кыл* (жалдын, куйруктун ж. б. жоонураак келген айрым талы) — *кыл* (комуз же башка музыкалық аспаптардын кылы); *жаа* (атуу куралы) — *жаа* (айлананын кесиндиси); *алакан* (колдуку) — *алакан* (камчыныкы); *калак* (бир нерсени сузуп алууга же салууга ылайыкталган күрекчө) — *калак* (өсүмдүктөрдүн түбүн бошотуу, отоо ж.б. иштерге колдонулуучу курал) — *калак* (шыбак иштерине колдонулуучу жалпак курал) — *калак* (кайыктын калагы).

Метафоралык ыкка кәэде нерселердин жогоркудай форма жагы эмес, алардын жайгашкан орду боюнча байкалган окшоштуктар да көбүреөк негиз болушу мүмкүн. *Мисалы, чоку, баш, боор, этек, аяк, алкым, жака, кашат, кантал* ж. б. сөздөрдү алыш көрсөк, булардын кийинки пайда болгон маанилери ушул нерселердин дene бөлүктөрүнөн алган ордуна карата болгон окшоштукка түздөн-түз байланыштуу экендиги байкалбай койбыйт. Аны төмөнкүдөй мисалдардан ачык көрүүгө болот: *чокуларын туман чалган кырка тоолор, көчөнүн башы, дубалдын боору, тоонун этеги, жомоктун аягы, сайдын кашаты, дөвөнүн канталы, жакага көчүп баруу, алкымдагы айыл* ж. б.

Илим менен техниканын, экономиканын, әлдин маданий денгэелинин өсүп-өнүгүшү менен бирге коомдук турмуштагы айрым бир түшүнүктөр, кубулуштар да кошо өзгөрүүгө дуушар болуп турат. Мындай өзгөрүүлөр тилдин лексикасына да таасирин тийгизип, мурунку эле түшүнүктөрдүн, кубулуштардын наамы функционалдык жалпылыктын негизинде кийинкилерине да оошуп өтө берет. Натыйжада тилде мурдатан жашап келе жаткан даяр лексикалык каражаттардын мааниси көнүйт, алардын семантикалык структурасы белгилүү өлчөмдө жаңыланат. Тилдеги мындай кубулуштар аттардын функционалдык оошуп өтүүсү (функциональный перенос) деп аталат.

Азыр чөп чабуу иштерине чалгы деген эмгек куралы гана эмес, атайын чөп чапкыч машиналар, ал эми эгин чабууга болсо комбайндар кенири колдонулары белгилүү. Бирок бул машиналардын да чалгы деп аталган өзүнчө техникалык түзүлүшү бар. Бул техникалык түзүлүш кадимки чалгыга жалпы функциясы (аткарған милдети) боюнча гана жакындайт. Андан башка белгилери боюнча ага эч кандай окшошпойт.

Бирок функционалдык жалпылыктын негизинде бул техникалык түзүлүшкө да мурдагыдай эле чалғы деген ат берилген. *Канат* деген сөз күштардын же башка учуучу жаныбарлардын гана әмес, азыр самолеттүн канатын да туюндуруп келе жатат. Кош айдоо техникасы мурдагыга караганда алда канча өзгөргөндүгүнө карабастан, кыргыз тилиндеги *сок* деген сөз азыркы жаны техниканын да наамы болуп кала берди. Бирок орус тилиндеги *сога* небак эле архаизмге өтүп, анын ордунан башка сөз (плуг) пайда болду.

Кыргыздын эски көчмөн турмушунда үй деген сөз негизинен боз үйгө карата колдонулуп келген эле. Азыр болсо үйлөрдүн түрлерүү эң эле көп. Алар формасы, көлемү, кандай материалдан курулгандыгы ж. б. белгилери боюнча боз үйгө такыр эле окошпойт. Бирок функционалдык жалпылыгы бар болгондуктан, буларга да мурдагыдай эле үй деген жалпы наам ыйгырылган.

Азыркы кыргыз тилиндеги *ор*, *чап*, *бас*, *сапыр* деген этиш сөздөр оруп-жыюу иштеринин эски техникасына ылайык колдонулуп келгендигин ушул сөздөрдүн семантикасынан эле ачык байкоого болот. *Маселен*, эгинди оруп-жыюу, бастыруу, сапырып тазалоо жумуштарына орок, темин, моло таш, жыгач күрөк ж. б. сыйктуу эски әмгек каражаттары колдонулган кездерде *ор*, *чап*, *бас*, *сапыр* деген этиш сөздөрдүн семантикасы ушул иш процесстерине толук бойдон төп келген. Ушундай иштерди аткарған азыркы техниканын кыймыл-аракеттерине, чынында, *ор*, *чап*, *бас*, *сапыр* деген этиш сөздөр өзүнүн баштапкы семантикалык структурасы боюнча анчалык төп келе бербейт. Бирок ошондой болсо да бул этиш сөздөр жогоркудай иш процесстерин туюндуруу үчүн мурдагыдай эле активдүү колдонулуп келе жатат.

Семантикалык өзгөрүүгө учурал, мааниси кениген этиш сөздөргө *айда*, *жак*, *аткар*, *өндүр* сыйктуу этиштерди да кошшууга болот. Мурда, маселен, *айда* деген этиш малга (*кой айда*, *жылкы айда*, *мал айдадык*), жүк жүктөлгөн же кошко чегилген унаага (*өгүзгө жүк артып*, *алдына салып айдал алды*, *кош айдады*) карата колдонулган болсо, кийин трактор, машина, комбайн, самолет, паровоз, пароход сыйктуу транспорт каражаттары ж.б. үчүн да ушул эле этиш сөз колдонула баштады. *Жак* деген этиш аркылуу чыракты, шамды жагуу гана әмес, электр жарыгын (светти) жандыруу аракети да туюнтула бериши мүмкүн болуп калды. Чынында чырак, шам жагуу менен свет жагуудан келип чыккан кыймыл-аракеттин

ортосунда белгилүү окшоштук деле жок, анткени ар биригин аткарылып формасы, иштелиши ар башка. Ошого карабастан, бул эки башка кыймыл-аракеттин жалпы функциясы бири-бирине жакын болгондуктан, мурдагыдай эле жак деген этиш аркылуу туюнтулуп калган.

Төмөнкүдөй нерселер кандайдыр бир сапаты боюнча өз ара окшоштук белгилерге ээ болгондуктан, биригин наамы экин-чисине оошуп өткөн:

*Бал:* 1. Гүлдердүн ширесинен аарылар жыйнаган коюу жана таттуу азык зат. Аары багып, көбөйтүп, Гүл сордуруп, бал алган (Токтогул). 2. Шириң, уккулуктуу, жагымдуу (кимдир бирөөнүн сөзүнө, тилине карата айтылат). Тили бал. Бал сөздөрүндү сагындым.

*Алтын:* 1. Кымбат баалуу, жаркыраган түстүү металл. Алтын чирибейт, аза карыбайт (макал). 2. Эң сонун, баалуу, баа жеткис, мыкты. Баланын алтыны. Алтын билим, өнөрдүн, Сутун берген — мугалим (Бекөнбаев).

*Көл:* 1. Суу толуп калган, суу токтолулган чүнкүр, көлмө. Көл жок болсо дүйнөдө, Балык болбойт эмеспи (Бекөнбаев). 2. Мунәзү токтоо, көтөрүмдүү, оор басырыктуу. Көл жигит. Адамдын көлү.

Төмөнкүдөй бир катар этиштердин мурдагыга окшоштугу бар жаны мааниге ээ болушу да метафоралык кубулуштардын айрым фактыларынан болуп саналат: чечим (*өкүм*) чыгаруу, оюн (*спектакль*) коюу, жерди шиттөүү, эт (*сүт*) өндүрүү, маселе чечүү, ролдорду (*концерттик номерлерди*) аткаруу, докладды (*адабий же искусство* чыгармаларды) талкуулоо, жаңы техникины (*методду*) өндүрүшкө киргизүү, алкыш (*сөгүш*) жарыялоо, кипеп (*газета, журнал*) басып чыгаруу, телефон чалуу, илимий жаңылык аччуу, маселе (*демилгө*) көтөрүү, калкты *турмуш-тиричилик* жактан тейлөө ж. б. Бул этиштердин мындай мааниге ээ болуп колдонулушу кийинки жарым кылымдан ашуун мезгил ичинде гана ишке аша баштады.

Сөздүн өтмө мааниде колдонулушу бардык учурда эле жалпы элдик мүнөздөгү (тилде биротоло калыптанып буткөн) типтүү көрүнүш боло бербейт. Адабий чыгармаларда автордун жекече стилдик өзгөчөлүгү катарында өтмө мааниде колдонулган көп эле сөздөр учурдайт. Булар адабий чыгармалардын көркөм сөз каражаты, өзгөчө маанидеги стилистикалык кубулуш же троптун белгилүү бир түрү катарында каралууга тийиш.

Мындай көрүнүштөр айрыкча поэзиялык чыгармаларга кенири мүнөздүү. Алсак, Алыкул Осмонов жаны жылга карата

жазған бир ырында келинчек, колукту деген сөздөрдү төмөнкүдей өзгөчө метафоралык мааниге айландырган:

Кош, сентябрь, кош апрель айлары!  
Жыл жанырып, жаны жылга айланды.  
Келген жылдын келинчеги март болуп,  
Кенен болсун кымыз, жуурат, айраны.

Кош, март айы — келгин күштүн сайраны,  
Кош өткөндүн кенен өзөн, сайлары!  
Келген жылдын колуктусу март болуп,  
Арбын болсун таң-тамаша майрамы.

Дагы бир мисал: А. Осмоновдун *камчылан* деген этишти өзгөчө метафоралык сапатка ээ кылып, ошол аркылуу поэзиялык чыгармага мүнөздүү көркөм касиет жараткандыгы анын төмөнкүдей ыр саптарынан ачык сезилет:

Адамдын эс-акылын камчыланып,  
Замана, кайда зуулап барапасын?

Адаттагыдай колдонушта бил этиштин жогоркудай *эс-акыл* деген кош сөзгө байланышып айтылыши мүнөздүү көрүнүш эмес.

Т. Сыдыкбековдун мөнгүнү *муз тон* деп атапы жогоркудай өзгөчө метафоралык ыкманын өзүнчө бир көрүнүшү десек болот («Береги көк тиреген ак чокулуу тоолор далай ирет муз тонун силкүп чечти»). Кыргыз элинин таланттуу ақыны Аалы Токомбаев «Тагдыр мени так ушундай жаратты, Сыртым каншан, ичке берип канатты» деген ыр саптарында *кашаң, канат* деген сөздөрдү көркөм каражат катары өтө кылдат колдонуп, образдуулуктун бийик чегине жеткирген. *Канат* деген сөздүн жогоркудай өтмө мааниде колдонулушун Т. Касымбековдун «Сынган кылыш» романынан да көздештирибиз: «Мунун баарын Абил бий бечара айылга жан тартып иштеп отурат деп түшүнүп, Мадыл байкуш көнүлүнө канат байланып, төбөсү кекө жете түштү».

Автордун өзүнө жеке мүнөздүү метафоралык ыкманын бир көрүнүшү катары эсептеле турган фактылар Райкан Шүкүрбековдун «Жинди суу», Мидин Алыбаевдин «Ак чүч» аттуу чыгармасынан да орун алган. Бул эки чыгарманын наамы катары колдонулган сөздөрдү, өзгөчө мааниде турган үчүн, жогоркудай эле мүнөздөгү троптун бир түрү же авторлук метафора деп атоого болот.

## § 36. Метонимия

Эгерде сырткы көрүншүү же башка белгилери боюнча эч кандай окшоштугу болбогон нерселер кандайдыр бир башка жакындыктын, ички байланыштын негизинде бир сөз менен аталыш калса, бул көп маанилүүлүктүн м е т о н и м и я л ы к ж о л менен пайда болушуна жатат (*метонимия грекче metonymia* «атын өзгөртүү», «өзгөртүп атоо» деген сөздөн алынган). *М а с е л е н*, орок (курал) менен оруп-жыюу иштерин ез ара салыштырып көрсөк, булардын ар биригин материалдык негизи ар башка, эч кандай окшоштук белгилери жок экендиги ачык байкалбай койбайт. Бирок ошого карабастан, орок деген сөз, биринчиден, эмгек куралынын атын, экинчиден, оруп-жыюу иштерин туюндуруп, жалпысынан эки мааниде колдонулуп келе жатат. *М и с а л ы : орок менен оруу — азыр орок маалы*. Эгерде орок (курал) жана жалпы эле оруу-жыюу иштеринин ички байланышы, бирин экинчисине жакындаштырып турган ез ара катышы болбогондо, жогоркудай эки башка түшүнүктүн бир сөз менен аталып калышы мүмкүн эмес эле. *Ышкырык* деген сөз предметтин атын да жана ал предмет аркылуу ишке ашкан кыймыл-аракеттин натыйжасын да билдирет. Ал эми *көшөгө* деген сөз болсо үй буюмунун атын гана эмес, пъесанын, спектаклдин айрым бөлүктөрүн атоо учун да колдонулат. *Кагаз* жазууга керектелүүчү материалды, жазылган ар кандай документти, катты жана чайдын пачкасын (*эки кагаз чай*) билдирет. *Казан, самоор, чайнек, табак, чыны, аяк* сыйктуу сөздөр идиш маанисинде гана эмес, ушул идиштерге салынган же куюлган ар кандай нерселерди (суу, тамак-аш ж. б.) да кошо туюндура берет. Муну төмөнкүдөй мисалдардан көрүүгө болот: *Казан кайнады. Казанды оодарып, сапырып кой. Самоор кайнайт. Чайнек кайнап кетти. Табак тартылды. Чайдан эки-уч чыны ичилгенден кийин, кымыз куюлуп, ар бири эки аяктан алып жиберишти.*

Метонимиялык ык менен пайда болгон лексикалык маанилер өсүмдүктөрдү жана алардын данын, мөмөлөрүн же башка түшүмүн туюндурган сөздөрдө бир топ кенири өнүккөн. *М и с а л ы : алма* (дарагы, жыгачы) — *алма* (мөмөсү), *жаңгак* (дарагы, жыгачы) — *жаңгак* (мөмөсү), *буудай* (даны), *пахта* (өсүмдүгү) — *пахта* (буласы), *дарбыз* (өсүмдүгү) — *дарбыз* (мөмөсү) ж. б.

Айрым бир географиялык аттар ошол жерде биринчи пайда болгон (ощол жерде жаралган, ойлоп чыгарылган) нерсенин

аты болуп, же айрым автордун аты өзү ойлоп тапкан жаңылыктын, куралдын, буюм-теримдин наамы болуп колдонулуп кетсе, булар да метонимиянын бир түрүнө кирет. Буга төмөнкүдөй кездеменин аттарын мисал қылсак болот: *кашемир* (Индиядагы бир шаардын атынан), *шевиот* (Шотландиядагы шаар), *манчестер* (Англиядагы), *мадаполам*, *шаль* (Индиядагы), *батист* (Франциядагы илгерки бир мануфактурщиктин ысымына негизделген) ж. б. *Каракүл* көрпесү Бухарадагы Каракуль деген жердин атынан келип чыккан. Бул көрпө француздарда *astracan* (кадимки Астрахань калаасынын наамы менен) деп аталат.

Эңчилүү аттардын негизинде пайда болгон куралдын, кийим-кеченин же ар кандай техникалык түзүлүштөрдүн, ичимдиктердин төмөнкүдөй наамдары бар: *маузер*, *наган*, *кольт*, *ампер*, *вольт*, *форд*, *макинтош*, *френч*, *галифе*, *панама*, *херес*, *мадера*, *бордо*, *шампанское* ж. б.

*Күн, ай* деген сөздөрдүн алгачкы маанисинин (планетаны туюндуруган маанисинин) негизинде бир катар кошумча маанилер да өнүгүп чыккан. *М а с е л е н*, *Күн* планетасына материалдык негизи боюнча эмес, башка бир ички байланышы, катышы аркылуу жакындаша турган төмөнкүдөй түшүнүктөрдү талдап көрсөк, алар *күн* деген сөздүн кийинки пайда болгон кошумча маанилеринен болуп саналат: 1. Суткагын әртеден кечке чейинки бир бөлүгү. *Күн узарды*. *Кыска күн*. *Жайдын узун күнү*. 2. Сутка (24 saatты ичине алган мезгил, убакыт). *Беш күн*. *Январда 31 күн бар*. *Отпусканын 24 күнү*. 3. Турмуш, тиричилик, жашоо. *Ошонун баары жоо болсо*, *Ортосунда Канышай*, *Кандай күндө калды экен* («Курманбек»). 4. Кандайдыр бир окуяга, майрамга арналган белгилүү дата. *Мугалимдердин күнү*. *Женшик күнү*. 5. Аба ырайы. *Күн ачык*. *Күн жаады*. *Күндүн бүркөлүшү*. *Күн туман болуп турат*.

*Ай* планетанын гана эмес, жылдын он экиден бир бөлүгүн туюндуруучу мезгилдик маанидеги түшүнүктүн да аты болуп саналат. *М и с а л ы* : *Ай сайын*. *Май айы*. *Эки айдан бери*. *Ар бир айда*. Мунун кийинкиси *ай* деген сөздүн алгачкы маанисинин базасында пайда болгон.

Кандайдыр бир нерсени жасоого жумшалган материалдын наамы андан жасалып чыккан буюм-терим, идиш-аяк ж. б. аты болуп да колдонула берет. *М а с е л е н*, мешок (кап) эски убакта орустун *meh* (тери) деген сөзү менен аталацын калып, бул азырга чейин ошол аты менен колдонулуп жүрөт. Анткен себеби тулуп (чанач) сыйктуу туюк сыйрылып алынган тери

мурда мешок катары колдонулуп келген, кийинки мешоктор ага окшобосо да, мурдагы эски аты сакталып кала берген.

Кандай заттан жасалса, ошондой ат менен аталып калуу учурлары кыргыз тилинде да кенири экендиги белгилүү. «Колдорунун баары алтын, үйү толтура хрусталь» десек, бул жерде алтын, хрусталь жөн эле материал маанисинде эмес, шакек, билериктерди, хрусталь идиштердин ар кандай түрлөрүн билдириет.

### § 37. Синекдоха

Сөздүн көп маанилүүлүгү бүтүн нерсени анын кандайдыр бир бөлүгүнүн наамы менен атоо, же болбосо, мунун тескерисинче, бүтүндүн наамы менен анын белгилүү бир бөлүгүн атоо аркылуу да өнүгүп чыгат. Мынданың ыкма тил илиминде синекдоха (грекче — synekdoche «туура келүү») деп аталаат. Айрым окумуштуулар синекдоханы метонимиянын өзгөчө бир түрү катарында карашат. Башкача айтканда, алар синекдоханы көп маанилүүлүктүн пайда болушунун өзүнчө бир жолу деп эсептешшэйт.

Кыргыз тилиндеги баш, кол, көз деген сөздөрдүн ар бири адам денесинин бир бөлүгүн туюнтуу учун колдонулары белгилүү. Мунун баары ал сөздөрдүн негизги (алгачкы) мааниси болуп саналат. Бирок булардын мындан тышкары да кошумча мааниси бар. Маселен, баш адамдын, ошондой эле айбандын башын (бөлүкту) гана эмес, булардын өзүн (бүтүндү) да билдире турган өзүнчө лексикалык мааниге ээ. «Эки бала баш кошуултур» десе, эки адамдын бир үй-булө болуп, чогуу жашап калгандыгын түшүнөбүз, анткени бул жерде эки адамдын баштары (дene мүчөсү) эмес, өздөрү жөнүндө кеп болуп жатат. *Баш* деген сөздүн «адам» маанисинде колдонулушун жана айбанды да билдире тургандыгын төмөнкүдөй бир катар мисалдардан көрүгө болот: *Миң өнөр бир башына аздык кылбас* (Жетекшакаева). *Төрт баш було.* Жалгыз баш киши. *Баштык ичлейт,* баш ичет (макал). *Малдын ар бир башын аман асырап калуу.* Беш баш жандык. *Жети-сегиз баш бодо.*

Кол деген сөз өзүнүн негизги маанисинин базасында «көп аскер», «кишилерден турган аскердик күч», «кошуун» деген кошумча маанисин пайда кылган. Демек, мында да адамдын өзүн туюнтуучу жаны маани келип чыккан. *Маселен:* *Жаралтуу кол куралсын, аба* (Турусбеков). *Жүз элүү миң кол*

алып, Айдаркан жолду баштады («Манас»). Бул сыйктуу кошумча маани көз деген сөздө да бар, анткени ал жалаң гана көрүү органын эмес, кәэде адамдын өзүн да билдирет: *Биздин көзүбүз жокто сен ээ боло турбайсыңбы* («Ала-Тоо»). Көзү жоктуун өзү жок (макал).

Түяк өзүнүн түз маанисинен тышкары дагы эки мааниге ээ: 1. Мал, малдын башы. *Малдын туягы түгөл. Отуз туяк жандык.* 2. Эркек тукум, уул. *Карманарга туяк жок, Калкта мендей чунак жок* («Манас»). Сатылгандын бир жалгыз, Туягы болгон Токтогул (Барпы).

Бөлүктүн аты бүтүндүн аты катарында колдонулуп, синекдохалык кубулушка ээ болушу *ак сакал* деген сөздүн жашы улуу, кары адамды туюндуруп, ал эми *ак жоолук* деген сөздүн «аял», «жубай» маанисине өтүп айтылышынан да ачык көрүнет. Муну төмөнкүдөй мисалдар аркылуу далилдесек болот: 1) *Сиз азыр айылдын ак сакалы болуп калдыңыз. Ак сакалдар төргө чыгышын.* 2) *Биринчи байлык — ден соолук, экинчи байлык — ак жоолук, андан кийин — беш соолук* (макал).

Кәэде жалпы түшүнүктүн наамы ошол топтун өзүнчө бир түрү болуп саналган жеке нерсенин атына айланып калат. Алсак, орус тилинин *пиво, квас* деген сөздөрү азыркы кезде суусундуктун өзүнчө бир түрүнүн аты болуп колдонулары белгилүү. Булар мурда мынтай тар мааниде колдонулган эмес. Мурда жалпы эле суусун катары ичиле тургандар *пиво* деп аталып келсе, *квас* ачытылган азык затынын жалпы наамы (квашеный продукт) катары колдонулуп келген. Кийин бул жалпы аттардын ар бири өзүнүн жогоркудай кен маанисин жоготуп, мурдагыга караганда тар мааниге өткөн сөздөргө айланып калган.

Бир кездерде *коса* болгар тилинде өрүлгөн чач (заплетенные волосы) маанинде колдонулуп келип, кийин бул жалпы эле чач (волосы на голове) дегенди билдирип калган. Демек, конкреттүү бир заттын аты кәэде жалпы атка да айланып калышы мүмкүн.

Машина деген сөздүн кен мааниде колдонулушу белгилүү бир механизмдин гана эмес, ошол сыйктуу (ощол типтеги) бир канча механизмдердин жалпы атын билдирет. *М и с а л ы: Буу машинасы. Кийим тигүүчү машина. Айыл чарба машиналары.* Бирок бул сөздүн мындан башка да мааниси бар: *жүк ташуучу машина, жөңил машина.* Кийинки мааниси «автомобиль» дегенди билдирет. Бул синекдоханын өзүнчө бир түрү аркылуу өнүгүп чыккан кошумча мааниге жатат. Эгерде *куш* деген сөз

кен мааниде колдонулса, анда биз жалпы эле канаттуулар (жапайы жана бакма канаттуулар) жөнүндө кеп болуп жатканын түшүнөбүз. Мисалы: *Үй күштары. Күштүн эти. Күш канаты менен учат, күйругу менен конот* (макал). Кыргыз тилинде бул сөз тар мааниде да колдонулат. Алсак, «*куш — ургаачы, чүйлү — эркек, бир уянын баласы*» деген мисалда бул сөз алгыр күштардын белгилүү бир түрүнүн (карчыганын) ургаачысын гана туюндуруган тар мааниде колдонулуп жаткандыгы ачык байкалып турат. Анын мындай мааниси синекдохалык кубулушка жатат, анткени кен маанидеги сөз белгилүү бир топтун (бүтүндүн) айрым белгүүн туюндуруп, тар мааниге ётту.

### § 38. Сөздүн тике (түз) жана ётмө маанилери

Сынар маанилүү сөздөр тике (түз) мааниде гана колдонулат. Мисалы, *жамғыр, кар, кыштак, курулуш, торгой, тиричилик* сыйктуу сөздөрдү алып көрсөк, булардын ар биригинин өз-өзүнө таандык бир гана мааниси бар. Ал эми көп маанилүү сөздөр, адатта, тике мааниге да, ётмө мааниге да ээ болушу мүмкүн. Сөздүн ётмө мааниси анын тике мааниси (же маанилери) менен тыгыз байланыштуу, анткени ал андан тышкary өз алдынча жарала албайт.

Сөздүн тике мааниге же ётмө мааниге ээ болуп колдонулушу анын эмне жөнүндө, эмнеге карата айтылып жаткандыгына жараша болот. Башкача айтканда, бул контексттеги аркылуу гана даана билинет. Мисал катарында өөн деген сөздүн тике жана ётмө мааниде колдонулган төмөнкүдөй эки учурун ез ара салыштырып көрөлүк: 1) *Өөн бириксе, тон болбойт* (макал). 2) *Эки чабан бардык жактан өз ара өөн таба алышлады* (Каимов). Биринчи мисалда өөн тике мааниде колдонулуп, конкреттүү заттын өзүн көрсөттү. Бул анын негизги мааниси не жатат. Экинчисинде болсо сөз айып, кынтык, кемчилик жөнүндө болуп жаткандыктан, мында биринчи мисалдагыдан алда канча айырмалуу башка маани бар экендиги көрүнүп турат.

Эгерде сөз түз мааниде айтылса, анда ал объективдүү чындыкtagы белгилүү бир нерсеге, кубулушка тике багытталат да, аны түздөн-түз атоо, туюнтуу милдетин аткарып турат. Сөздүн ётмө мааниси объективдүү чындыкtagы кубулушка тике багытталбайт, аны түздөн-түз атап көрсөтө албайт. Ал аны кыйыр

түрдө гана чагылдырат да, негизинен түз маани аркылуу берилип жаткан нерсенин, кыймыл-аракеттин кандайдыр бир белгисин, элесин башка бир нерсеге, кыймыл-аракетке өткөрөт. Бирок өтмө маани ошол эле сөздүн өзүндө анын көп маанилеринин бири катарында сакталыш кала берет.

Түз (тике) мааниде колдонулуп, өзүнүн нагыз номинативдик (атоо) милдетин аткарған сөздөр өтмө мааниге жеткенде, образдуулукту, шандуулукту, салтанаттуу кырдаалды, же, тескерисинче, жактырбагандыкты, жек көрүүнү ж.б. туундурган кандайдыр бир эмоционалдык кошумча оттенокко да ээ болот.

Кыргыз тилинде, бир катар башка тилдердегидей эле, түлкү деген сөз иттер тукумуна кирич жырткыч айбанга гана эмес, куу, кытмыр, митаам кишилерге карата да айтывлат. Мисалы: *O, курбум, ишенбегин алдан кетем, Ал үүлгөн булаңдаган карган түлкү* (Токомбаев). Мунун ушул мисалдагы мааниси өтмө мааниге жатат. Албетте, адам канчалык куу, кытмыр, митаам болсо да, ал түлкүнүн өзү болуп калбайт. Бул жерде адамдын мунэз сапаты, жүрүм-туруму түлкүнүн ушуга окшоштугу бар табигый белгилерине жакындаштырылып, ошонун натыйжасында гана жогоркудай өтмө маани келип чыккан. Бул өтмө маани ушул жырткыч айбандын өзүн тике көрсөтпөстөн, аны кыйыр түрдө гана чагылдырып, негизинен түлкүнүн кытмырлыкты, куулукту, митаамдыкты туундурууга керектелүүчү белгиси аркылуу адамдын өзүндөгү ушундай сапатты гана билдириди.

Көп маанилүү сөздөрдүн кандай мааниси тике (түз), кайсынысы өтмө мааниге жатары контекстке карата гана так ажырай тургандыгын төмөнкүдөй мисалдарды өз ара салыштырып талдоо аркылуу билsek болот.

#### тумшук:

1) Күштүн тумшугу. Малдын тумшугу. 2) Дежнев тумшугу. Челюскин тумшугу (геогр.).

#### суук:

1) Суук түштү. Суук шамал. Суук тийди. 2) Суук кабар. Тили суук. Өнү (түрү) суук.

#### кургак:

1) Кургак жер. Кургак отун. 2) Кургак сөз. Кургак чечен.

үүдлиңде ишлөм бут изеккөнүү курч: таңылкылтай акыр өндүр

1) Курч бычак. Курч чалгы. 2) Курч мүнэз. Курч сөз. Көзү курч.

ерт:

1) Өрттү өчүрүү. Өрткө каршы күрөшүү. 2) Өрт жүрөк. Өрт жигит.

улу:

1) Карышкырлар улуду. Ит улуйт. 2) Эшикте кара шамал улуйт. Күндүз кечке бороон улуп турду.

жайла:

1) Малынды жайлап болгон сон, Келгиле калбай жабыла (Токтогул).

2) Алышкан жоосун жайлаган, Алп мүчөлүү сен кимсин? («Манас»).

жут:

1) Идиш жок, кымызды чаначтан эле жутушту (Токомбаев).

2) Жанжалдан жалын чыкпайбы, Жамандык башты жутпайбы («Эр Табылды»).

ачкыч:

1) Батыш ачкычын таба албай, убара болду (Байтемиров).

2) Тұрмұштун ачкычы адамдын өз колунда тұра (Сыдықбеков).

караан:

1) Эки караан жакындал келе жатат (Жантөшев).

2) Кырк мин колго барабар, Кырк жигит менин карааным («Курманбек»).

булбул:

1) Булбул — үнү менен, бүркүт — жүнү менен (макал).

2) Кыйноодо жүрүп картайды, Кыргыздын сендей булбулу (Бекенбаев).

Бул келтирилген мисалдар сөздүн өтмө мааниси, кантса да, анын тике маанисисин негизинде жарагалат, булар бир эле сөздүн семантикалық чегинде туруп, бириңен экинчисине оопшкон ички белгилер аркылуу байланышпай коё албайт деген жалпы жыйынтыкка алып келет. Демек, тике маани да, өтмө маани да ошол эле сөздүн семантикалык структурасынын жалпы негизин түзөт.

### § 39. Омонимдер

Ар бир тилдин лексикалык составында көп маанилүү сөздөр менен чаташтыrbай, өзүнчө бөлүп кароону талап кыла турган сөз топтору бар. Алар о монимдер (грекче *homos* «окшош», «бирдей» жана опума «ат», «наам» деген сөздөрдөн алынганд) деп аталат. Омонимдер айтылышы да, жазылышы да бирдей, бирок мааниси боюнча бири-бири менен семантикалык байланышы жок, ар бири ар башка лексикалык бирдик болуп саналган сөздөрдөн турат.

Көп маанилүү сөздөрдүн ар бир мааниси өз алдынча сөз болуу касиетине ээ өмес. Сөздөрдүн лексикалык маанилери канчалык көп болгондуугуна карабастаң, алар ошол сөздүн семантикалык вариантынын гана түзө алат. Көп маанилүүлүктүн (полисемиянын) омонимиядан болгон принципиалдуу айрымасы мына ушунда. Бугабаш деген сөздү мисалга алыш көрөлү. Бул сөздүн адамдын же кандайдыр бир айбанаттын дене мүчөсүн туюндурган мааниси да, андан кийин жаралган бир катар башка маанилери да (*аскер башы, суунун башы, жумуштун башында болуу, беш-алты баш бодо мал, уч-төрт баш үй-булө ж. б.*) чогуусу менен бир гана семантикалык топту түзөт. Демек, мунун ар бир мааниси өз алдынча сөз катары эсептелбестен, бир гана сөздүн семантикалык жактан өз ара байланышып турган варианты болуп саналат. Эгерде мындай маанилер түпкү семантикалык байланышын жоготуп, ар бири айрым-айрым сөз болуу даражасына жетишпе алса, анда алар омонимдерге айланыш кетиши да толук мүмкүн (бул жөнүндө төмөндө дагы толугураак айтылат).

Омонимдер ар түрдүү тилдерде кездеше берет. Мисалы, орус тилинде төмөнкүдөй омонимдер бар: *брак* (изъян) — *брак* (женитьба); *болтать* (говорить) — *болтать* (смешивать); *долг* (обязанность) — *долг* (взятие взаймы); *ключ* (от замка) — *ключ* (источник); *лук* (растение) — *лук* (старинное оружие); *лист* (дерева) — *лист* (бумаги); *среда* (окружение) — *среда* (день недели); *ударник* (от винтовки) — *ударник* (передовой рабочий) ж. б.

Айтылышы же жазылышы бирдей болуп чыккан сөздөрдүн бардыгы тен эле толук омонимдерге жата бербейт. Булардын айрымдары о м о ф о р м а л а р, о м о ф о н д о р жана о м о г р а ф т а р деп аталыш, жалпысынан толук өмес о монимдердин тобун түзөт. Анткени сөздөрдүн тыбыштык жактан окшош болуп айтылышынын же окшошуп жазылышынын фонетикалык, грамматикалык, кәэде орфографиялык

себептери да бар. Ошого жараша мындай тилдик кубулуштарды өз ара айырмалап, ар бирине жеке токтолууга туура келет.

Толук омонимдер. Айтылышы да, жазылышы да бирдей болгон толук омонимдерге (же лексикалык омонимдерге) төмөнкүдөй сөздөрдүн мисал қылууга болот: *ат* (жылкы, унаа) — *ат* (ысым, наам) — *ат* (ок чыгаруу, мылтык атуу); *сыр* (боёк) — *сыр* (азык) — *сыр* (жашырын сыр); *жааш* (жаш бала) — *жааш* (ортожаш) — *жааш* (көздүн жашы); *жаа* (аттуу куралы) — *жаа* (күн жаады); *буу* (суунун буусу) — *буу* (капты бууду); *сан* (жоон сан) — *сан* (жуп сан, так сан); *сүз* (уй сүзөт) — *сүз* (бозо сүзөт); *куй* (от күйдү) — *куй* (куш күй; бышарына күйүп, чыгарарына күйбөй кетип каласыны?) ж. б.

Омонимдердин пайда болушунун түрдүү жолдору бар. Анын бир жолу туурасында биз *кайчы*, *кол*, *уч* сыйктуу көп маанилүү сөздөрдү мисалга келтирип, буга чейин учтай токтолуп өткөн элек (§ 33). Эгерде көп маанилүү сөздөрдүн семантикалык биримдиги сакталбай, айрым маанилери өзүнчө сөз болуп ажырап кетсе, мындай тилдик кубулуш бара-бара омонимдердин пайда болушуна алыш келет. М и с а л ы :

*тамак* (алкым) — *тамак* (оокат, азык);

*кеч* (суудан кечип өтүү) — *кеч* (күнөөсүн кечүү, кечирим кылуу);

*көк* (асман) — *көк* (өн, түс: көк жоолук);

*агартуу* (тамды, үйдү агартуу) — *агартуу* (эл агартуу системасы);

*курөш* (курөшкө түшүү, кармашуу) — *курөш* (тап курөшү) ж. б.

Бул омонимдердин жогоркудай эки түгөйгө ажырап чыгышы көп маанилүү сөздөрдүн семантикалык биримдигинин жоюлушуна байланыштуу болгон. Ошонун натыйжасында бул түгэйлердүн ар бири, тилдин азыркы абалы боюнча алыш караганда, өз алдынча сөз болуу абалына чейин келип жеткен. Мындай типтеги омонимдер төмөнкүдөй ар башка сөз түркүмүнө өтүп өзгөргөн сөздөрдүн базасында да өнүгүп чыккан: *ач* (курсагы ачты; ач карышкыр); *той* (карды тойду; той берүү); *көч* (эл жайлоого кечтүү; «Кыргыз көчү» — күүнүн аты); *муң* (кыйынчылыкка мунбады; ар ким өз мунун айтат); *кызык* (ангемеге кызыкты; кызык ангеме); *бышык* (бала жумушка бышыкты; бышык жип, бышык алма); *тааныш* (келген коноктор бири-бири менен таанышты; бизге тааныш адамдар); *жарыш* (күлүктөр жарышты; жөө жарыш, жарыш сөз) ж. б.

Кыргыз тилиндеги бир катар омонимдер башка тилдерден кабыл алған сөздөрдүн төл сөздөргө тыбыштык жактан окшошуп калышынан улам да пайда болгон. Мисалы:

бая («нарк», иран сөзү) — баа (сырдык сөз);  
айран («акылы айран», араб сөзү) — айран (айран уютуу);  
айт («диник майрам», араб сөзү) — айт (сөз айт) ж.б.

**Омоформалар.** Мааниси ар башка, бирок айтылышы менен жазылышы бирдей болгон грамматикалык формалар, же болбосо кәэ бир грамматикалык формалардын башка бир сөздөргө тыбыштык түрү боюнча окшошуп калышы о м о ф о р м а л а р деп аталат. Омоформалар көбүнчө ар башка сөздөрдүн, кәэде бир эле сөздүн да грамматикалык формаларынан жасала берет. Мисалы: асыл (сын: асыл адам, асыл таш) — асыл (ас этишинин туюк мамилеси); чалгын (буйрук ынгай, унгусу — чал) — чалгын (чал этишинен жасалган зат); качыр (зат: эшек менен жылкыдан чыккан аргын) — качыр (кач этишинин аркылуу мамилеси); жаздык (зат: күш жаздык, жаздык жаздануу) — жаздык (жаз деген зат атоочтон жасалган сын: жаздык буудай); курал (зат: эмгек куралы) — курал (кура этишинин туюк мамилеси) ж. б.

**Омофондор.** Кәэде айрым сөздөрдүн оозеки речтеги колдонулушу жазылышынан бир аз өзгөчөрөөк болуп калат. Ошонун натыйжасында алар тилдеги башка бир сөздөр менен окшош болуп айтылып, омофондордун жаралышына алып келет.

Айрым бир сөздөрдүн жумшак үнсүздөрү каткаландашып, ошонун натыйжасында башка бир сөзгө айтылышы боюнча окшошуп калышы орус тилинде төмөнкүдөй омофондордун жаралышына себеп болгон: луг — лук, стог — сток, дужка — душка, пруд — прут, плод — плот, везти — вести.

Кыргыз тилинин орфографиялык нормасы боюнча гүл, тириүү, жылуу, уулоо (аң уулоо), пуд, кечәэ, сулу (эгин), бүлө (үй-бүлө) болуп жазылган сөздөр оозеки речте кәэде айрым тыбыштары өзгөрүп айтылгандыктан, алар төмөнкүдөй сөздөргө окшошуп калышы мүмкүн: күл (гүл) — күл (куурайдын күлү) — күл (каткырып күл); түрүү (тириүү) — түрүү (билигин түрүү, женин түрүү); жулуу (жылуу) — жулуу (чөп жулуу, жула тартуу); улоо (уулоо) — улоо (жипти байлаштырып улоо); бут (пуд) — бут (аяк, адамдын буту); кече (кечәэ) — кече (адабий кече); сулуу (сулу) — сулуу (өнү сулуу, чырайлуу); бүлөө (бүлө: үй-бүлө) — бүлөө (бүлөө таш).

Орфографиялык талап боюнча **булө** (үй-булө), **сулу** (эгин) болуп жазылып жүргөн сөздөр кәэде **булөө**, **сулуу** түрүндө да жазыла берет. Анткени бул сөздөр оозеки речте көбүнчө созулма үндүү менен колдонулуп, **сулуу** (чырайлуу), **булөө** (булөө таш) деген сөздөр менен нагыз омонимдик катышка ээ боло алат. **Мисалы:** Эр **булөөнүн** көбү казатта (Сыдыкбеков). **Арпа, буудай, сулуулар** эжигейдей болуп бышил **калган** (Жантөнев).

**Омографтар.** Кээ бир сөздөрдүн жазылышы гана бирдей, бирок айтылышы ар башка болот. Анткени булардын тыбыштык составында айырмачылык бар. Мындай сөздөр о м о г р а ф та р деп аталат. **Маселен**, кыргыз тилиндеги **ток** (курсагы ток), **курсант** (курсант болуу), **бак** (дарак), **карта** (жылкынын ич эти) сыйктуу сөздөрдү орус тилинен кабыл алынган **ток** (электр тогу), **курсант** (курстун окуучусу), **бак** (бензин куюлган бак), **карта** (географиялык карта) сыйктуу сөздөр менен жанаша коюп көрсек, омографтар келип чыгат. Бирок ушундай эле типтеги **кулак** («угуу органы», төл сөз) жана **кулак** («бай дыйкан», орус тилинен кирген сөз) жогоркудай омографтардан болбостон, нагыз омонимдик касиетке ээ болуп кеткен. Анткени азыркы кыргыз тилинде бул экөөнүн айтылышы да, жазылышы да бирдей болуп, биротоло калыптанып буткен нормага айланган.

## § 40. Синонимдер

**Синонимдер** (грекче *synonymos* «бирдей наам», «наамы бирдей») тилдин омонимиалык кубулушуна карама-каршы келген сөздөрден болуп саналат. Омонимдер айтылышы да, жазылышы да бирдей, бирок мааниси ар башка сөздөр экендиги бизге белгилүү. Синонимдер болсо, мунун тескери-синче, айтылышы да, жазылышы да ар башка, бирок мааниси бири-бирине жакын, кәэде бирдей мааниде колдонулуп калуучу сөздөрден турат.

Тилдин лексикалых составынын синоним сөздөргө бай болушу анын керкемдүк каражаттарынын да ошончолук мол экендигин көрсөтөт. Сүйлөп жаткан адам бир эле сөздү кайталаї бербей, ошого мааниlesh синоним сөздөрдү орду менен колдоно билсе, анын речи ошончолук көркөм жана уккулуктуу болуп чыгат. Муну төмөнкүдөй мисалдан көрүүгө болот: «Бул окуянын аягы эмне менен аяктарын билели деп, биз ангемени аягына чейин кызыгыш угуп отурдук». Мында кайсы

сөздүн көп кайталанып жатканын байкоо кыйын эмес. Ушул кайталоолорду өзгөртүп, «аяктарын» дебей, «бүтөрүн» деп койсок, ал эми «аягына чейин» деген бөлүгүн «акырына чейин» деп алмаштырып чыксак, сүйлөм стилдик жактан алда канча жакшыра түшөт: «Бул окуянын аягы эмне менен бүтөрүн биле-ли деп, биз ангемени акырына чейин кызыгып угуп отурдук».

Синонимдердин кандай көркөмдүк касиетке ээ әкендигин баамдаш үчүн Алыкул Осмоновдун төмөнкүдөй ыр саптарына көңүл бөлөлү:

1. Курдаштын курдаш жары экен,  
Кубанткан *кубат*, алы экен.  
Колхозчунун кызындай  
Кара көз сулуу бар бекен?
2. Фрунзе — ескен *шаарым*, сүйгөн *калаам*,  
Сагынсам атынды атап *кангааттанам*.  
Күрдөөлдүү беш жылдыктын *сапарына*  
Сен менен кол кармашып бирге барам.

Дагы бир мисалга кайрыла кетели: «Алиман келген жыл *унутулгус* жыл, эстен кеткис жай болду» (Айтматов).

Эгерде *кубат* — ал, *шаар* — калаа деген синонимдер өз-өз ордунда турбаса, же болбосо *унутулгус* жана эстен кеткис деген синонимдердин бирөө эле эки кайталанып колдонулса, булардын көркөмдүк жагы ойдогудай болуп чыкпас эле.

Синонимдеш сөздөрдүн тобу с и н о н и м д и к катар деп аталац. Ал эн кеминде эки же андан көп синоним сөздөрдөн турат. М и с а л ы : *аш* — *тамак*—*оокат*, *акыл*—*эс*, *баа*—*нарк*, *бой*—*тулку*—*дene*, *бут*—*аяк*, *бетеге*—*тулаң*—*көдөө*, *демик*—*куйук*—*энтик*, *ишен*—*ынан*—*ына*, *жоош*—*момун*, *жакын*—*чукул*—*жуук*, *балким*—*мумкун*—*ыктымал* ж. б.

Мындаш сөздөрдү ар бир тилдин сөздүк составынан кездештиругө болот. Алсак, орус тилинде мындаш синонимдер бар: *везде*—*всюду*, *смелый*—*храбрый*, *браниТЬ*—*ругать*, *смотреть*—*глядеть*, *сверстники*—*ровесники*, *внезапно*—*неожиданно*, *возле*—*около*—*подле*, *красивая*—*хорошенькая*. Өзбек тилинде төмөнкүдөй синонимдер колдонулат: *бош*—*калла*, *дард*—*касал*, *ном*—*от*—*исм*, *хабар*—*дарақ*, *уруш*—*жанг*, *узок*—*олис*—*ирок*—*йирок*, *тур*—*хил*—*нав*, *сурок*—*савал*, *өрдам*—*кумак*—*мадад* ж. б.

Синоним сөздөр бардык учурда эле бирдей же бири-бирине жакын мааниде айтыла бербейт. Демек, синонимдерди биригин ордуна әкинчисин колдонуп айтуунун да белгилүү ыгы бар, аларды туш келди эле алмаштырып колдоно берүүгө мүмкүн

эмес. **Маселен**, эмгек жана иш деген эки сөз «илимий эмгек — илимий иш», «эмгек акы — иш акы», «эмгек кылуу — иш кылуу», «эмгекке жарамдуу — ишке жарамдуу» ж.б. учурда гана бири-бирине жакын мааниге ээ болгон синоним сөздөрдөн болуп колдонулушу мүмкүн. Бирок бул эки сөздү маани жагынан жана сөз айкаштарында колдонулуш орду боюнча алыш караганыбызда, булар ар дайым эле бири-бирине дал келе бербейт. Муну төмөнкүдөй салыштыруу аркылуу далилдесек болот: 1) акыл эмгеги, кол эмгеги, эмгек куралдары, эмгек өндүрүмдүүлүгү, эмгек тартиби, эмгеги сиңүү, жалданма эмгек, адад эмгек, кошумча эмгек, эмгек вахтасы, эмгек книжкасы ж. б.; 2) дипломдук иш, иш таштоо, иш жургүзүү, иш жузундө, иши кылып, эчтеме менен иши жок, башына иш түшүү, эки иштен бир иш, иштин көзүн таануу, иш илгери! ж. б. Мындай учурда эмгек жана иш деген сөздөр биринин ордуна экинчиси колдонула албайт.

Дагы: **аз — кичине** — биртике деген сөздөр **аз жеди — кичине жеди** — биртике жеди; **аз эле — кичине эле** — биртике эле ж. б. учурда бири-бирине толук синонимдешип айтылып, бирок андан башка учурда булар синонимдик катышка ээ боло албайт. Анткени «Бул киши шаарга аз барат» деп айтышка болот, ал эми «кичине барат», «биртике барат» болуп айтылбайт. Ошондой эле «кичине бойлуу», «бою кичине» дегендин ордуна «аз бойлуу», «бою аз» болуп айтылышы мүмкүн эмес.

Ушундай эле көрүнүш **жәэк** жана **кылаа** деген сөздөрдүн колдонулушунан да байкалат. Көлгө карата колдонулса, **көлдүн жәэги** же **көлдүн кылаасы** болуп, эки түрдүү айтыла бериши мүмкүн. Мындай учурда бул синонимдеш сөздөр биринин ордуна экинчиси әркин колдонула берет. Муну төмөнкүдөй мисалдар аркылуу далилдешке болот:

Жай мезгил... жашыл чөптүү көлдүн жәэги  
Бетке урат конур салкын көлдүн жели

(M. Алибаев)

Бысык-Көл — кыргыз көлү кылкылдаган  
Кыз-келин кылаасында шынкылдаган

(А. Осмонов)

Мындан башка учурда **кылаа** эмес, **жәэк** деген түгөйү гана активдүү колдонулат. **Мисалы**: **жолдун жәэги, кочөнүн жәэги, арыктын жәэги, шырдактын жәэги, жәэк басуу, жәэк тартуу, жәэк салуу** ж. б.

*Ат* — ысым сыйктуу синоним сөздөрдүн экөө тен адамга карата колдонула берет. Мындай учурда *атың ким?* жана *ысымың ким?* деген суроолордун кайсынысы болсо да бериле берүүгө тийиш. Бирок адамдан башка жандуу жана жансыз заттардын бардыгына *ысым* колдонулбайт — мындай милдет *ат*, кәэде *наам* деген сөзгө жүктөлөт (*айылдын аты, мектептин наамы, жер-сүү аттары, көченүн аты*).

Синоним сөздөр жалпысынан бири-бирине маанилеш болгону менен, булардын ар биригин өзүнө мүнөздүү ички оттенкалары да болот. Маселен, *жакши* — *түзүк* — *сонун* — *мыкты* деген сывн атооч сөздөрдүн берген маанисинде белгилүү жалпылык бар экендиги эч кандай шек туудурбайт. Бирок булардын ар биригин өз-өзүнө тиешелүү болгон бир катар маанилик оттенкалары да бар. Алсак, *жакши* дегенге караганда, *түзүк* сапаттык белгинин бир аз басаңыраак экендигин көрсөтөт. *Мисалыг жакши жигит* — *түзүк жигит*. Ал эми *сонун, мыкты* деген синонимдер болсо булардын ар биринен алда канча көтөрүнкү, жогорку даражадагы сапатты билдириүү үчүн колдонулат. *Мисалы: бул сонун жигит болду, бала мыкты жигит болуп өстү* ж. б. Демек, синонимдер стилистикалык жактан да бир түрдүү көрүнүштө боло бербейт. Бир эле нерсени, кандайдыр бир белгини, сапатты, кыймыл-аракетти, кубулушту жалпылап туюндуруу үчүн колдонулган ар бир синонимдик катардагы сөздөрдүн стилистикалык кошумча оттенкасы ар башка болуп чыгышы мүмкүн. Муну төмөнкүдөй мисалдардан көрүүгө болот.

Эгерде *бар* — *кет* — *жогол* деген этиштер кимдир биреөгө карата буйрук формасында колдонулса, анда *бар* — нейтралдык лексикалык каражат катарында, *кет* — бир аз одонороок оттенкада, *жогол* — одонолук жагы андан алда канча күчтөлгөн абалда айтылып жаткандыгы байкалбай койбайт.

Кыргыз тилиндеги бир катар стилистикалык синонимдер адамга жагымсыз, чейрөгө, шартка ылайыксыз болгон сөздөрдүн ордуна андан сылыгыраак, жымсалыраак маанидеги башка бир сөздөрдү ылайыкташтырып колдонуунун негизинде да пайда болгон. Алсак, *чечек*, *чыйкан* деген сөздөрдү айтпоого аракет кылыш, алардын орду *улуу тумоо, сыйдоок* деген сөздөр менен алмаштырылган. Ал эми өлдүдеген түшүнүк көп учурда *дүйнөдөн кайтты, каза тапты, кайтыш болду, көз жумду, жер жазданды, чарчады* (жаш балага карата) ж. б. сөздөр менен берилет.

Ар бир тилде биригин ордуна экинчиси эркин колдонула берүүчү абсолюттук синонимдер эн эле чектүү, бирин-серин гана учуртайт. Бул туурасында Л. А. Булаховский мындай дейт:

«Абсолютных синонимов, т. е. таких, которые без всякого различия могут употребляться один вместо другого (в любых контекстах и без ощутимой причины предпочтения одного другому), в языках очень мало»<sup>1</sup>. Автор синонимдердин мындаи түрүнө орус тилинен төмөнкүдөй мисалдарды келтириет: *аэроплан*—самолет, *градусник*—термометр, *воровать*—красть, *тут*—здесь, *высокомерный*—надменный, *битва*—сражение.

Акын А. Осмонов «Фрунзе» аттуу ырында *шаар*—калаа деген синонимдерди башынан аягына чейин бир гана мааниде колдонот, булардын эч кандай ички бетөнчөлүгү жок, бирине экинчиси абсолюттук түрдө окшоп турат десек болот. Ырдын 56 сабынын беш жеринде *шаар*, төрт жеринде *калаа* деген сөз учурайт. Мындаи типтеги синонимдердин кыргыз тилинде эң эле аз, ете сейрек учурай турган көрүнүш экендигин жокко чыгаргыдай фактыларды биз азырынча кездештире элекпиз. К. Аханов мындаи деп жазат: «Ар бир тилде мааниси жагынан бири-бирине тепетен, абсолюттук синонимдер адатта кездеше бербейт, ал эгер кездеше калса, ете сейрек учурайт»<sup>2</sup>.

Кеп маанилүү сөздөрдүн ар түрдүү маанилери тилдеги ар башка сөздөр менен синонимдик катарды түзөт. *Маслен*, *курч* жана *өткүр* деген эки сөздүн түз мааниде колдонулган учуруу өз ара синонимдешип (мисалы: *курч бычак*—*өткүр бычак*), ал эми өтмө мааниси болсо *тайманбас*, *жалтанбас*, *эр жүрөк* сыйктуу дагы башка сөздөр менен синонимдик топту жараты берет. Мисалы: *курч жигит*—*өткүр жигит*—*тайманбас жигит*—*жалтанбас жигит*—*эр жүрөк жигит*.

Синонимдик катарды түзгөн ар бир сөздүн мааниси же маанилик оттенкалары канчалык кенири жана ар түркүн болсо, алардын башка сөздөр менен айкашуу мүмкүнчүлүгү да ошончо-лук даражада өнүккөн болот. Алардын ар кайсы мааниси тилдеги ар башка сөздөр менен синонимдешип, бир нече синонимдик катарды жараты алат. *Маслен*, *көп* деген сөздүн синонимдик катышка ээ болгон төмөнкүдөй бир нече түгөйлөрү бар:

1) *Көп*—мол—*арбын* (*көп түшүм*—*арбын түшүм*; *байлык көп*—*байлык мол*—*байлык арбын*; *киреше көп*—*киреше мол*—*киреше арбын*).

2) *Көп*—далай—нечен (*көп жыл*—*далай жыл*—*нечен жыл*; *көп жолу*—*далай жолу*—*нечен жолу*; *көптү билет*—*далайды билет*—*неченди билет*).

<sup>1</sup> Л. А. Булаховский. Введение в языкознание, часть II, М., 1954, с. 38.

<sup>2</sup> К. Аханов. Тіл біліміне кіріспе, Алматы, 1965, 184-бет.

3) *Көп* — анча (көп жактыра бербейт — анча жактыра бербейт; көп түшүнө албайт — анча түшүнө албайт; ал көп керек эмес — ал анча керек эмес).

Төмөнкүдөй сөз айкаштарында *көп* деген сөздү башка синоним сөздөр менен алмаштырууга мүмкүн эмес. Демек, синонимдик түгэйгө әэ болбогон абалында да бул сөздүн башка сөздөр менен айкашуу мүмкүндүгү алда канча кенири: *көп балалуу* (*аял*), *көп маанилүү* (*сөз*), *көп чекит*, *көп менен көргөн* (*иш*), *көп көргөнүң ошол болсо*, *көп катары* (*көрүү*), *көп жылдык* (*өсүмдүк*), *көп сүйлөбө*, *көп жагынан*, *көптөн көп* (*сурануу*) ж. б.

Кээ бир сөздөр контекстке карата гана синонимдик катышка әэ болуп колдонулат. Мындай сөздөрдү нагыз синонимдердин катарына кошууга болбойт. Булар контексттик синонимдер деп аталат. Эгерде *жат*, *оору* деген этиш сөздөрдүн контексттен тышкары турган абалындағы лексикалық маанисине назар салып көрсөк, булардың әч кандай синонимдик катышы жок экендиги шек туудурбайт. Бирок А. Осмонов өзүнүн «Ден соолук» аттуу чыгармасында жокоркудай сөздөрдү маани жактан өз ара жакындаштырып, төмөнкүдөй контекстте синонимдик катышка әэ болгудай даражага жеткирген:

Жаш кезинден жаркылдан,  
Жакшы болсо ден соолук,  
Кор болбойсун ескөнде  
Бирде *жатып*, бирде *ооруп*.

Бала кезден жаркылдан,  
Бекем болсо ден соолук,  
Кем болбойсун ескөнде  
Кээде *жатып*, кээде *ооруп*.

Т. Касымбеков «Сынган кылыш» романында синонимдердин мындай түрүн бир топ кенири колдонгон. Мисалы: *чамгарак ээси* (үйдүн эркеги), *очок ээси* (*аялы*), *жаңы көз* (*жаны төрөлгөн жаш бала*), *кырк жылкы* (*кызы бала*), *кыл күйрук* (*ат, жылкы*) ж. б. Булар романдан алынган төмөнкүдөй сүйлөмдөрдө жолугат:

«Эки жолоочу бир аз чырм этиш алышкан сон, жолго камынышты. Чамгарак ээси зайыбын тиктеди эле, зайыбы жүк бурчуна даярдап турган эки чапанды алып келди. Чамгарак ээси өзү туруп, эки чапанды эки жолоочунун ийнине салды». «Очок ээси менен коштошуп, сыртка чыгышты. Эшикте эки ёспүрүм эки келишкен атты сагактап, күтүп турушкан экен. Чамгарак ээси: — Эми, азирети, — деди саал мукактана—

ушул эки кыл *куйрук* экен, минип кеткиле». «Жаңы көздүн киндигин кесип, ит кейнөгүн кийгизип, ороп-чулгап бүтүп, анан ... сүйүнүп тышка чыкты: — Сүйүнчү! *Кырк жылкы...*»

Дагы: *иц* — *ал* — *тарт* — *сок* деген этиштер, мындайча алып караганда, ар башка лексикалық маанине ээ. Бирок төмөнкүдөй контексте буласын жактан белгилүү бир жалпылыкка ээ болуп, эз ара синонимдешип кетиши да мүмкүн: *кымыздан* бир эки чыны ичиp жибергile; *кымыздан* бир-эки чыны алып жибергile; *кымыздан* бир-эки чыны согуп жибергile ж. б.

Синоним сөздөрдүн пайда болуш булактары ар түрдүү. Көпчүлүк синонимдер нерсенин, кубулуштун ар кандай белгилерин, абалды, адамдык сапатты, кыймыл-аракетти ж.б. туюнтуу учун тилдеги төл сөздөрдүн эсебинен пайда болгон. Мисалы: *курч* — *өткүр* — *тайманбас* — *жалтансас*; *алыс* — *ыраак* — *узак*; *ун* — *добуш* — *табыш*; *жургунчы* — *жолоочу*; *кубаныч* — *сүйүнчү*; *жалган* — *калп*; *кубан* — *сүйүн*; *ук* — *тыңша* — *кулак сал*.

Кыргыз лексикасында башка тилдерден кирген кәэ бир сөздөр өзүнө маанилеш төл сөздөр менен бирдей колдонула бергендиктен, алар жаңы синонимдердин жарапшына себеп болгон. Маселен, *адам*, *акыл*, *оокат*, *момун* деген араб сөздөрү менен кыргыз тилинин төл сөздөрүнүн эсебинен төмөнкүдөй синонимдер жараплан: *адам* — *киши*; *акыл* — *эс*; *оокат* — *азык* — *тамак* — *аш*; *момун* — *жоош*.

Иран сөздөрү менен кыргыздын төл сөздөрүнүн эсебинен пайда болгон синонимдер: *жардам* (ир.) — *көмөк*; *бешене* (ир.) — *маңдай* — *чеке*; *нан* (ир.) — *токоч*; *кесе* (ир.) — *чоң* чыны; *кептер* (ир.) — *көгүчкөн*; *кеп* (ир.) — *сөз* ж. б.

Бир катар синонимдер орус тилинен кабыл алынган сөздөр менен кыргыздын төл сөздөрүнүн эсебинен пайда болгон: *ко-жоюн* — *ээ*; *диктант* — *жат жазуу*; *лингвистика* — *тил илими* ж. б.

## § 41. Антонимдер

Бири-бирине карама-каршы мааниде колдонулуучу сөздөр антонимдер (грекче *anti* «каршы», «карама-каршы» жана оптима «ат», «наам» деген сөздөрдөн алынган) деп аталац. Мисалы: *бар* — *жок*, *өйдө* — *ылдый*, *чоң* — *кичине*, *аз* — *көп*, *алым* — *берим* ж. б.

Тилдеги бардык эле сөздөрдүн жогоркудай карама-каршы маанидеги антонимдери боло бербейт. Маселен, *жер*, *та-*

*лаа, жаратылыш, китеп, мектеп, иште, сура, ойло, карма* ж. б. толуп жаткан сөздөрдү алыш көрсөк, булар карама-каршы түшүнүктүү билдириүүчү лексикалык түгэйлөргө ээ эмес. Мындаидай көрүнүш тилдин лексикалык составындагы көпчүлүк сөздөргө мүнөздүү.

Антонимдик түгэйгө биригип, бири-бири менен жупташа турган карама-каршы маанидеги сөздөр сапатты же нерсенин кандайдыр бир башка белгилерин (*оор — жеңил, жаңы — эски, каттуу — жумшак, бышык — чийки*), мааниси бири-бирине карама-каршы катышта болгон нерселердин, кубулуштардын өзүн (*кун — түн, өмүр — өлүм, дос — душман, жаштык — карылык*), ушундай эле маанидеги кыймыл-аракетти (*кел — кет, ач — жап, жат — тур, кир — чык*) билдирет. Антоним сөздөр аркылуу мейкиндикке жана мезгилге байланыштуу түшүнүктөрдүн да бири-бирине карама-каршы мааниде айтылган катышы (*өйдө — төмөн, тундук — түштүк, эрте — кеч, тез — жай, илгери — кийин*), адамдык сапатты, мүнөздүү билдирген түшүнүктөр (*марта — сарац, сылык — одоно, акылдуу — келесоо, баатыр — коркок*) ж. б. көрсөтүлөт.

Сөздөрдүн бири-бирине карата карама-каршы мааниде болуп турушу, жогоруда көрсөтүлгөндөй, белгилүү бир жалпылыктын негизинде келип чыгат. Демек, антоним сөздөр бири-бирине карама-каршы мааниде болгону менен, булар өз ара жалпылыкка да ээ. Ал жалпылык бул сөздөрдүн эмнеге карата айтылып жаткандыгына байланыштуу. *Маселен, жакишижаман, түзүк — начар, жаңы — эски, ачуу — таттуу* сыяктуу антонимдик түгэйлөр сапатка, ал эми *эрте — кеч, бүгүн — эртең, өйдө — ылдый, алыс — жакын* деген антонимдер болсо мезгилге, мейкиндикке карата пайда болгон карама-каршы түшүнүктөрдү туюндарат.

Ар бир антонимдик түгэйлөр кандайдыр бир жалпылыктын негизинде бири-бири менен өз ара байланышта болуп тургандыктан, булар ар түрдүү эмес, бир түрдүү сөз түркүмүндөгү лексикалык каражаттардан болуп саналат.

Көп маанилүү сөздөрдүн антонимдик катышка ээ болгон түгэйлөрү да ар түрдүү болот, анткени алардын ар башка маанисине бир эле антоним сөз туура келе бербейт. *Маселен, каттуу* деген сөздүн ар башка маанисине төмөнкүдөй сөздөр антоним болуп жупташа алат:

1) *Жумшак — каттуу*: каттуу жер — жумшак жер; мүнөзү каттуу — мүнөзү жумшак.

2) Акырын // жай — катуу: катуу бас — акырын // жай бас; катуу сүйлө — акырын // жай сүйлө.

3) Март — катуу: катуу киши — март киши.

Ар башка антонимдер бар көп маанилуу сөздөргө оң деген сөздү да мисал кылууга болот. Бул сөздүн ар бир маанисинин төмөнкүдөй антонимдик түгөйлөрү бар: *сол, терс, тескери, тетири, бузук*. Мисалы: оң кол — сол кол; оң кыял — терс кыял; оң карат — тескери // тетири карат; машина оңбу — машина бузукпу.

Структурасы боюнча антонимдер бир унгулуу да, ар башка унгулуу да болушу мүмкүн. Эгерде антонимдер ар башка унгудан турган болсо, алар лексикалык анатонимдер деп аталат. Мисалы: *жакшы—жаман, бийик—жапыз, өйдө—ылдый* ж. б. Бир эле унгудан грамматикалык каражаттар аркылуу жасалып, бири экинчисине карама-каршы мааниде колдонулса, алар морфологиялык антонимдерге жатат. Мисалы: *туура—натуура, ыраазы—нааразы, акылдуу—акылсыз, жандуу—жансыз* ж. б.

Жөнүнчө турганда эч кандай антонимдик катышы болбогон (нагыз антонимдерге жата бербеген) кээ бир сөздөр контекстке жараша бири-бирине карама-каршы мааниде айтылып калса, алар контексттик антонимдер деп аталат.

Маселенин, жер—көк, бээ—төө, күтүл—тутул, ал—кал деген сөздөрдүн төмөнкүдөй мисалдарда бири-бирине карама-каршы мааниге ээ болуп айтылышын контексттик антонимдер деп эсептөөгө болот: *Мураттын көктөн издегени жерден табылып, ичинен кубанды* (Байтемиров). Бээ десе, төө дейт, бул эмне деген кокуй киши эле. Айран ичкен күтүлүп, чөлөк жалаган тутулат деген ушул. Тапсаң — алдың, таппасаң — калдың.

Антонимдер бири-бирине карама-каршы келген түшүнкүтөрдү, бири экинчисинен кескин өзгөчөлөнүп, контрасттык элестерди туюндуруган сапаттык белгилерди, кубулуштарды көркөм баяндоого керектелүүчү баалуу каражат катары адабий чыгармачылыкта, публицистикада, оозеки речте кенири колдонулат. Айтылуучу ойду так, кыска баяндоого, же аны курчутуу, кандайдыр бир көркөмдүк татым берүү максатында антонимдер макал-лакаптардын, идиоматикалык же башка туруктуу сөз айкаштарынын составдык бөлүктөрүн түзүү жагына да көбүрөөк катышат. Мисалы: *ысыгына күйүп, суугуна тоңуп; жөнүлди жерден, оорду колдон алып; байлык мурат эмес, кедейлик уят эмес; ары барып, бери келди; ийри отуруп,*

түз көңешели; ачууну таттуу кылган — түз, алысты жакын кылган — кыз; иштен илгери, кишиден кийин; вайда — өбөк, ылдыйда — жөлөк; улууну урматтан, кичууну ызаттан; улуу башын кичүү кылып; көз — коркок, кол — баатыр; оң кулагың менен да, сол кулагың менен да ук ж. б.

### § 42. Табу жана эвфемизмдер

Байыркы адамдар кандайдыр бир сыйкырдуу күчтүн таасири деп түшүнгөн табигый кубулуштар, жаратылыштын коркунуч туудуруучу жашырын сырлары адамзат коомунда ар кандай тескери ишенимдин, мифтик түшүнүктөрдүн келип чыгышына себеп болгон. Ошол себептөн дүйнө жүзүндөгү ар бир элде кәэ бир нерселердин аттарын атоого тыюу салынган. Мындай кубулуш та бу (полинезий тилинде та «белгилөө» жана ри «бүткүл», «бүт бардыгы») деп аталат.

Табунун этнографиялык түшүнүктөр менен тыгыз байланышы бар. Ал тилге да таасири тийгизгендиңтен, дүйнө жүзүндөгү ар кандай тилдерде мунун айрым белгилери алигө чейин сакталып келе жатат. Маселен, оорунун атын айтпоо аны езуңе жолтоо, андан оолак болуу менен тете деген эски ишенимдин негизинде кәэ бир оорулардын баштапкы аттары башка сездер менен алмаштырылып келген. Мындай сездер эвфемизмдер (грекче ειρήνη «сыпаа сүйлөймүн») деп аталат. Эвфемизмдер табу сездердүү тергеп айтуунун натыйжасында келип чыгат. Кәэде булар тилдеги башка сездердүн отмө мааниде колдонулушу аркылуу пайда болот да, белгилүү бир нерсенин, түшүнүктүн шарттуу атальышына айланып кетет.

Буга азыркы кыргыз тилинен төмөнкүдөй мисалдарды келтирсек болот. Кыргыздарда чечек, чыйкан деп аталган оорулардын аттарын айтпоо эски ишеним боюнча элдик адатка айланып, натыйжада алардын орду улуу тумоо, сыйдоок деген сездер менен алмаштырылып келген. Бирок бул оорулардын табу катары эсептелген өз аттары биротоло жоголуп (же унтулуп) калган эмес, алар кыргыз тилинде азыркыга чейин колдонулуп келе жатат. Калкты медициналык жактан тейлеөнүн натыйжасында чечек илгеркидей элдин көкөйүн кескен коркунучтуу илдет болбой калгандыктан жана калктын да ан-сезими өзгөрүлгөн себептүү мууну мурдагыдай тергөө жагы азыр анчалык маанилүү роль ойнобой калды десек болот. Бирок чыйканды ез аты менен атаса, ал тогуздал чыгат,

муну *сыздоок* деген керек деген тыюу (запрет) көбүнчө эски ишенимдеги кары адамдарда алиге чейин бар. Кийинки кездерде рак оорусун *жаман оору* деп тергөө эл арасына көбүрөөк таралууда. Муну карылар гана эмес, жаштар да колдонуп жүрушөт. Коркунучтуу ооруларды (рак, учук сыйктуу) сыркоо адамдын өзүнө латынча әты менен, же кандайдыр бир өзгөчө терминдер аркылуу жымсалдаш түшүндүрүү врачтардын практикасында да бар<sup>1</sup>.

Украин тилинин диалектилеринде безгек оорусу (*лихорадка*) *титка* («әже», «жене» деген мааниде) деп аталган, ал эми сербдер чечек оорусун бизче «кудай» деген сөздү көптүк мааниде колдонуу (*богини*) аркылуу атап келишкен.

Жырткычтардын же кандайдыр бир коркунучтуу жаныбарлардын атын атабоо — дүйнөдөгү көптөгөн элдерге кенири тараган үрп-адаттардын бири. Бир катар индоевропалык элдерде, ошондой эле славяндарда жылан менен аюунун алгачкы аттары өзгөртүлүп, ар бирине өзүнчө ат берилип кеткен. Орустарда жыландын *змея* болуп аталып калышы *земля* (жер) деген сөзге барып такалат. Бул анын «жерден чыккан» (земной) дегендөй мааниде аталып калышына байланыштуу. Жылан серб тилинде *краса* («кооз», «жараышктуу»), байыркы герман тилинде *slango* («сойлоочу», «сойлоп жүрүүчү») сыйктуу эвфемизмдер менен аталып келген.

Аюунун орусча *медведь* болуп аталып жүрүшү мунун баштапкы атынын биротоло жоюлуп, «бал жегич» (медоед) деген маанидеги эвфемизге ээ болуп кетишине түздөн-түз байланыштуу. Бул жаныбардын мындайча аталып калышы башка славян калктарына да өткөн. Мунун баштапкы аты кээ бир гана индоевропалык тилдерде сакталып (латынча *ursus*, французча *ours*, итальянча *orso*, испанча *oso* ж. б.), башка тилдерде биротоло унтуулуп кеткен.

Аюуга карата болгон табу жер жүзүндөгү эн эле көп калктарга кенири тараган көрүнүш экендигин этнографтар да, тилчилер да нечен ирет белгилешкен. Бул туурасында түркол-гиялык изилдөөлөрдө да кызык маалыматтар берилип келе жатат.

А. М. Щербак Сибирь жактагы түрктөрдө (өзгөчө якутарда) аюуга байланыштуу табунун ар кандай түрлөрү бар экендигин белгилеп, аларда бул жырткычтын өз аты унтуулуп,

<sup>1</sup> Бул туурасында А. А. Реформатскийдин «Введение в языкознание» аттуу эмгегинен караныздар (76-бет).

анын ордуна көп сандаган эвфемизмдер пайда болгондугун баяндайт. Якуттар аюуга карата айтылган орус сөздөрүн (*медведь, таптыгин, матушка, мишка*) тыбыштык жактан бузулуп (деформацияланып) кеткен түрдө да колдонушуп, натыйжада эн эле көп жасалма аттарды жаратышкан. Автор мындан фактывардын туваларда да бар экендигин белгилеп, бир катар мисалдарды келтирген. Тувалыктар бул жаныбарды жашына карата бөлүп атоодо үй айбандарынын аттарын билдириген терминдерди колдонушшары жөнүндө да айтылган<sup>1</sup>.

Карышкырга байланыштуу табу бул жырткычтын атын түрдүүчө өзгөртүп, түрк тилдеринде эн эле көп эвфемизмдердин жааралышына себеп болгон. Кыргыз тилинде мунун *бөрү жана карышкыр* деген эки аты бар, тергөө маанисинде *көк серек, көк жал, кашиба* деп да атай беришет. А. М. Щербактын маалыматы боюнча түрк тилдеринде карышкырдын тергөө аттары эн эле көп. Алардын тыбыштык жагын кыргызча айтылышка тууралаганда, төмөнкүдөй болуп чыгат: *оозу кара, кызыл кабак, көк кабак, күйруктуу, тырмактуу, көктүн уулу, теңирдин уулу, токмок күйрук, узун күйрук, пайгамбардын ити ж. б.*<sup>2</sup> Тергөп атаса, ал тескери жакка бурулуп, малга жолобой калат имиш деген ишеним боюнча казактарда карышкыр *каракулак* деп да аталац келген<sup>3</sup>.

Анчылыкта жүргөндө ан (жапайы айбандар) жөнүндө көп кылбоо керек, алар адамдын тилин түшүнөт, өздөрүнүн аттарын укса, качып кетет деген ишеним боюнча ууга чыккан анчылар бир катар жаныбарларды башкacha атап келгендиги Д. К. Зелениндин эмгегинде айтылган<sup>4</sup>. Автордун маалыматы боюнча алтайлык анчылар бугуну *таш түяктуу, багышты* (лось) *узун аяк, ак тизе* деп аташкан. Якут анчылары багышты *улуу кыл* (чон кийик) деп тергешкен. Мындан тышкary, автор аюунун якуттарда *эсе* («ата»), шор, алтай тилдеринде *абай* («баба», «чон ата») сыйктуу эвфемизмдер менен аталары жөнүндө баяндайт.

Дүйнө калктырында өлүмгө карата колдонулган эвфемизмдердин ар кандай түрлөрү кенири тараган. Анткени бардык

<sup>1</sup> А. М. Щербак. Название домашних и диких животных в тюркских языках. — В кн.: Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961, с.130 — 131.

<sup>2</sup> Жогорку эмгекте, 131 — 133-беттер.

<sup>3</sup> С. Кенесбаев, Г. Мусабаев. Казіргі казак тілі. Лексика, фонетика. Алматы, 1962, 78-бет.

<sup>4</sup> Д. К. Зеленин. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии, часть I. Запреты на охоте и иных промыслах. Л., 1929.

эле калайык-калк учун өлдү деген оор сөз кулакка жагымсыз, суук кабар катары сезилбей койбайт. Муну түз айта салбай, жымсалдап, жумшартып айтуу учун колдонулган көптөгөн эвфемизмдердин пайда болушу мына ушундай себептерге байланыштуу. *М а с е л е н*, орустарда *умер* деген этиштин ордуна отправился к праотцам, отдал Богу душу, приказал долго жить, приставился, лег на стол, протянул ноги, скончался деген сөз айтылат. Украиндыктар гроб (табыт) дегендин ордуна домовина сыйктуу сөздү колдонушат.

Буга кыргыз тилиндеги өлүм деген түшүнүктүн жамандык, кырсык, чыгаша, кайтыш сыйктуу сөздөр менен берилиши, өлдү деген оор сөздүн ордуна дүйнөдөн кайты, каза болду, кайтыш болду, о дүйнө кетти, көзү өттү, көз жумду, кош айтышты, жер жазданды, өтүп кетти, чарчады (жаш бала-га карата) ж. б. сөздөрдүн колдонулушу да мисал боло алат.

Ата Мекендик согуш мезгилиnde курман болгондордун үй-бүлөсүнө жиберилген официалдуу билдириүү кара кагаз деп аталаип келди. Мисалы: *Көрсө, Касымдын кара кагазы жарым ай мурун колхозго келген экен, Москвадан нары чабуулда, Ореховка деген кыштакта каза тааптыр* (Айтматов). Согушта же кимdir биреөнүн душмандык аракети менен каза тапкандар жөнүндө кеп болгондо окко учту, курман болду, майып болду, жаздым болду, ок жаңылды, киши колдуу болду, каза тапты сыйктуу сөздөр колдонулат.

Кээ бир түшүнүктөрдүн чейрөгө ылайыксыз, одоно, осол сөздөр менен берилген аттарын жымсалдап же сыйлыгыраак мааниге откөрүп айтыш учун кээде башка бир сыйпайы сөздөрдү колдонушка да туура келет. Ошол себептен кыргыздарда *тууду* дегендин ордуна *төрөдү, көз жарды, боюнан бошонду, кош колун бооруна алды* сыйктуу сөздөр колдонулат, бооз деген сөз кош кабат, кош бойлуу, жүктүү, эки кат, боюнда бар ж. б. менен алмаштырылат.

Калл дегенге караганда *жалган, жаңылыш, жаңылыштык алда* канча сыйлык. Демек, калл айтасың дебей, жаңылышысың, жалган айтасың деп койгонубуз да сыйлыкты билдириет.

Катын дебестен, аял, жубай деп атоо, талгак, түубас деген сөздөрдүн ордуна кош көңүл, согончогу канабайт деп коюу көңүл оорутпаган сыпаа, жатык сөздөрдү өз орду менен туура колдоно билгендикке жатат.

Күйөөсүнүн агаларын, инилерин, эже-карындаштарын аттарынан айттай тергөө — кыргыз, казак калктыралынын эзелтен бери келе жаткан каада-салттарынын бири. Келиндер же

жалпы эле аялдар тергегенде адам аттарын гана эмес, ошол аттардын жаралышына негиз болгон сөздөрдү да башкача буруп айтышка аргасыз болушат. *М а с е л е н*, *Тилекмат* деген ат гана эмес, жалпы эле *тил* деген сөздүн өзүн *көмөкөй* деп өзгөртүшөт, *Көрпөш* деген эңчилүү аттагы *көрпө* казак тилинен алынган *элтир* (казакча *елтірі*) сыйктуу сез менен алмаштырылат. Жалпы эле тергөө жөнүндө кыргыздарда небактан бери айтылып жүргөн анекдот сыйктуу уламыштын жөнүн кыргыз тилчиси *Жумаш Мамытов* мындайча баяндайт: «Кыргыз тилиндеги табунун калдыгы катары тергөө иретинде айтылган сөздөрдү эсептөөгө болот. Тергөө сөздөр да тилде синонимдерди пайда кылат.

Тергөөнүн эн мүнөздүү үлгүсү катары эл оозунда айтылып жүргөн төмөнкүдей уламышты келтирсек болот. Бир келин топ камыштын ары жагындагы суунун жәэгинде койду карышкыр жеп жатканын көрүп, бычакты кайракка кайрап алыш, тез келсии учун күйөесүн: «Шабыраманын ары жагында, шаркыратманын бери жагында маараманы улума жеп жатат. Сууруманы сууруп алыш, жанымага жаный чаш!»—деп чакырган экен. Көрсө, алардын уруусунда жогорку сөздөргө уйкаш *Камыш*, Суусар, *Койгелди*, *Бөрүбай*, *Бүлөөбай* деген адамдар бар экен. Мындай тергөөнүн натыйжасында мына ошол келиндин лексиконунда камыш— шабырама, суу — шаркыратма, кой — маарама, бөрү — улума, бычак — суурума, бүлөө — жанымга болуп, индивидуалдык мүнөздөгү бир нече синонимдер жаралган<sup>1</sup>.

Ушундай мазмундагы уламыш кеп кыргыздардын жакын коншусу боордош казак калкында да бар экендигин биз *Какен Аханов*дун әмгеги аркылуу билебиз. Бул автор аны табуга тикелей байланышы бар факт катары баяндап өткөн<sup>2</sup>.

#### § 43. Этимология

Тилдеги сөздөрдүн этимологиясын тарыхый жактан чечмелеп аныктап чыгуу өтө татаал, эн кыйын маселе экендиги белгилүү. Анткени бардык эле сөздөрдүн түпкү теги кандай элементтерден турарын, мурда кандай мааниде колдонулуп, тыбыштык түрү кандай болуп, кийин кандайча өзгөрүүлөргө

<sup>1</sup> Ж. Мамытов, З. Кулумбаева. Азыркы кыргыз тили. Фрунзе, 1971, 27—28-беттер.

<sup>2</sup> К. Аханов, Тіл білімінін негіздері. Учунчұ басылышы, Алматы, 1993, 135-беттер.

учурагандыгын ж. б. жактарын оңой-олтон талдай коюшка мүмкүн эмес. Бир катар сөздөрдүн чыгыш теги әмнеге барып такалары айкын көрүнүп турса, айрымдарыныкы өтө эле күнүрттөнүп, татаал жагына айланып кеткендиктен, аны аныктап чыгыш үчүн терен түпкүрүнө чейин иликтеөгө туура келет. *Маселен, жазуучу, окуучу, башкарма, чыгарма* сыйяктуу туунду сөздөр *жаз, оку, баш, чык* сыйяктуу унгулардан сөз жасоочу мүчөлөр (-үү+чу, -кар+ма, -ар+ма) аркылуу жасалып чыгышын аныктоо эч бир кыйынчылыкка турбайт, ал эми *оино, жумша, кыйна, жыйна* сыйяктуу этиштердин унгусу кайсы десе, ага *оюн, жумуш, кыйын, жыйын* деп жооп бере салуу, же болбосо *балдар* деген сөздүн унгусу менен мүчөсүн (бала+лар) өзүнчө бөлүп атай коюш тил жагына адистиги бар же булардын жөнүн атайылап териштирип чыккан адамдар үчүн, албетте, оңой, бирок бул жагынан анча даярдыгы жок адамдарды бир топ эле ойлондура турган маселе десек болот. Ошондой болсо да булар, сөздүн чынын айтканда, этимологияга түздөн-түз объект болгудай анчалык деле кыйын иш эмес. Анткени бул сөздөрдүн ар биринин жигин ажыратканда, тилде азыркы кезде колдонулуп келе жаткан баягы эле тириү унгулар менен сөз мүчөлөрү дапдаана болуп чыга келет. *Кыскасы, мындай* сөздөрдүн жогоркудай ички формасы айкын элестелип тургандыктан, составдык элементтери да, берген мааниси да так, даана байкалбай койбайт.

Кыргыз тилиндеги *кеекилик, уп* сыйяктуу сөздөр ушул күштардын сайрагандагы үнүн тууроодон улам келип чыккан аттар экендигин айтып бериш да кыйындыкка турбайт. Бирок *каркыра* деген күштүн аты жогоркудай эле үндү тууроодон улам келип чыккандыгы дароо сезиле койбайт. К. Сейдакматов бул күштүн атын «кар-кар» эткен үнгө (дабышка) байланыштырат<sup>1</sup>. Муну негизи бар аныктама десек болот. Айрым күштардын наамы ушундай жол менен пайда болору белгилүү.

Орусча *подснежник* (байчечекей) деген сөздүн алгачкы пайда болгондогу белгиси «кардын алдында» (под снегом) деген түшүнүккө түздөн-түз байланыштуу экендиги белгилүү. Ошонун өзү мунун ички формасын түзгөн жана ушу сөздүн лексикалык маанисинин жаралышына да негиз болгон. Мындай белгилер ар дайым эле эсте сактала бербейт. Кийин алар әлдин оюнан чыгып, унтуулуп да калат. Ар кандай тилдердин

<sup>1</sup> К. Сейдакматов. Кыргыз тилинин кыскасыча этимологиялык сөздүгү. Фрунзе, 1988, 136-бет.

сөздүк составында ички формасы айын болбой, мезгил өткөн сайын күнүрттөнүп же биротолу уннтулуп кеткен сөздөр, чынында, аз эмес. Этимологиянын түздөн-түз объектиси мына ушундай мунәздөгү сөздөр болууга тийиш. Этимологдор азыркы орус тилиндеги *кольцо* (шакек), *колесо* (дөңгөлөк) бир кездерде «тегерек» маанинде колдонулуп келген *коло* деген сөздөн келип чыккандыгын, *яровые* (жаздык: жаздык эгин, жаздык буудай) байыркы орус тилиндеги *яро* (жаз) деген сөздөн алынгандыгын, ал эми *окно—око* (көз), *мешок—мех* (тери), *ловкий—ловить* (кармоо, тутуп алуу), *шило—шить* (тигүү) менен байланыштуу экендигин аныктап чыгышкан.

Орус тилиндеги *интеллигенция* деген сөздүн азыркыдай мааниде колдонулушу XIX кылымдын 50-60-жылдарында гана пайда болгондугу академик В.В. Виноградовдун изилдөөсү аркылуу аныктаалган<sup>1</sup>. Мурда бул сөз *акылмандык, даанышмандык, ақыл-эстүүлүк* деген мааниде колдонулуп жүргөн. Орусча *караул* түрктөрдүн *кара авыл* (айылды кара, айылды күзөт) сыйктуу сөз айкашынан келип чыккан. Мындагы этиш сөз (кара) буйрук ынгай түрүндө турат, ал эми зат атооч болсо тике толуктоочтун милдетин аткарат. Булардын ушундай формадагы айкалышы орус тилиндеги жогоркудай зат атооч жана сырдык сөз маанинде колдонулуучу сөздүн келип чыгышына негиз болгон<sup>2</sup>.

Кыргыз тилиндеги *кайра* (бычак кайра) деген этиш менен *кайрак* (кайрак таш) деген зат атоочтун *кайыр+a* жана *кайыр + a + k* сыйктуу составдык бөлүктөрдөн турарын аныктоого *кайыр* түрүндөгү баштапкы унгу этимон боло алат. Бул түрк тилдеринин XI кылымга таандык жазма эстелигинде (Махмуд Кашгаринин «Диван лугат-ит-түрк» аттуу сөздүгүндө) *кум* деген мааниде колдонулуучу сөз экендиги айтылган. Демек, азыркы кыргыз тилиндеги *кайра* этиши *кайыр* деген зат атоочтон жасалат: *кайыр+a—кайра*. Мындай модель боюнча зат атоочтон этиштер азыркы кезде да жасала берет: *оюн + a — ойно, сан + a — сана, чен + a — чене* ж. б. Ал эми *кайрак* деген зат атооч болсо ошол *кайра* этишинен -к мүчөсү аркылуу жасалган (*кайра + k—кайрак*).

*Карагат* — бул сөз *кара+кат* деген эки бөлүктөн турат. Мунун азыркы кыргыз тилинде өз алдынча сөз катары колдо-

<sup>1</sup> В. В. Виноградов. Историко-этимологические заметки. — В кн.: Этимология. 1964, с. 111 — 113.

<sup>2</sup> А. А. Реформатский. Введение в языкознание, с.70; М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Том II, М., 1986, с.194.

нүлбаган бөлүгү эски түрк жазма эстеликтеринде *кат* (жемиш) түрүндө өз алдынча сөз катарында колдонулуп келген. Бул Сибирь жактагы айрым түрк тилдеринде (же алардын диалектилеринде) азыр да ушундай мааниде учурайт (тува тилинде *кат*—«ягода»). Кыргыз тилинде *карагат* «*кара жемиш*» деген мааниде эмес, орусча «смородина» деп аталган бадал өсүмдүгүн жана анын мемесүн билдириет. Бул жемиштин *кара*, *кызыл* болуп бөлүнгөн түрлөрү *кара карагат*, *кызыл карагат* деп аталат. Демек, *карагат* деген сөздөгү *кара* азыр өзүнүн баштапкы маанисин жоготуп, жемиштин бир түрүнүн атын туюндуруган татаал сөздүн составдык бөлүгүнө айланып кеткен. Бул сөздөр (*кара*, *кат*) бөрү *карагат*, *кожогат* сыйктуу өсүмдүктөрдүн аттарында да колдонулат.

Улутун — улуу жана тын деген эки сөздүн биригип, деформацияланышынан келип чыккан этиш (хакасча *улуг тын*, тува тилинде *улуг тынар* «вздохнуть»).

Улгай — улуг (улук) деген сөздөн -ай мүчөсү аркылуу жасалган этиш. Мындан мүчө аркылуу *азай*, *көбөй*, *чоңой*, *картай* сыйктуу этиштер да жасалат.

Чал — байыркы түрктердө бул ак же агыш түстү билдириген сын атооч сөз болгон: *чал кой* — серо-белая овца (Древнетюркский словарь, 137-бет). Азыркы түркмөн, татар тилдеринде бул чачтын, сакалдын агын билдириген сөз катары колдонулат. Мисалы: *чал адам* — седой человек, *чал сакгал* — седая борода (түркмөн тилинде); *чал кергән чач* — волосы с проседью, *чал сакалы* — седобородый (татар тилинде). Кыргыз тилинде мунун ак же агыш түстү билдиргени *чал күйрүк* деген сөз айкашында гана учурайт да, «агыш», «ак түстүү» дегендей маанини туюндурат. Башка учурда бул сөз чачына, сакал-мурутуна ак кирген абышка маанинде гана колдонулат (демек, зат атооч сөзгө айланып кеткен). Азыр *чал күйрүк* деп айтылып келе жатышына караганда, мурда кыргыз тилинде *чал сакал*, *чал мурут*, *чал чач* болуп да колдонулуп келген болуу керек.

Кыргыз тилиндеги бир катар сөздөрдүн түп унгусу өзүнүн баштапкы лексикалык маанисин жоготуп, аягындағы мүчө менен бирдикте турган абалында гана азыркыдай толук мааниге ээ болгон сөз катары колдонулуп жүрөт. Булардын түп унгусу кайсы экендиги, ал мурда кандай мааниде колдонулуп келгендиги азыркы текстеш тилдердин же болбосо байыркы түрк жазма эстеликтеринин фактылары менен салыштырганда гана аныкталат.

Тилдин азыркы кездеги абалы боюнча биз *сан* деген этиши-ти *сан+а* сыйктуу составдык бөлүктөрғө ажыратып талдай-

быз. Демек, *сан*—унгу, -а болсо сөз жасоочу мүчө катары каралыш жүрөт. Бирок тарыхый жактан алганда, мунун түп унгусу *сан* эмес, *са* деген этиш болгон. Бул азыркыча *сана*, *эсепте* дегендай этиштик мааниде колдонулган. *М ис а л ы:* *са*—считать, подсчитывать; *эр конуг сады* — мужчина сосчитал овец (Древнетюркский словарь, 478-бет). Этимон катары эсептелүүчү бул баштапкы түп унгудан -ын мүчөсү аркылуу *сан* деген зат атооч сөз жасалат (*са+ын—сан*). Ушундай жол менен жасалган сөздөр азыр да бар (*жыйын, тыгын, жаан* сыйктуу сөздөр буга мисал боло алат). Азыркы кездеги *сана* деген этиш ошол *сан* деген зат атоочтон -а мүчөсү аркылуу жасалган (*сан+a—сана*).

Азыркы кыргыз тилиндеги *тук, түлө, түлөк* сыйктуу сөздөрдүн түпкү теги *ту* деген унгуга барып такалат. Бул түп унгу *чач, жун, тук* деген мааниде колдонулган: *ту*—волосок (на теле), волос; шерсть, перья, оперение (Древнетюркский словарь, 594-бет). Мындай унгу азыр өз алдынча сөз катары колдонулбаганы менен, ал бир кездерде жогоркудай сөздөрдүн жасалышына түп унгу (этимон) катарында негиз болгон.

*Токмок* — мунун түп унгусу *токы*, ага *-мак* мүчөсү кошуулуп, азыркыдай *токмок* деген сөз жасалган. Буга далил катары төмөнкүдөй факт келтирсек болот: *токы*—бить, ударять, стучать; *ол кулын токыды* — он ударил своего раба (Древнетюркский словарь, 576-бет).

*Муузда* — мунун түп унгусу *богуз* деген зат атооч сөз, ага *-ла* мүчөсү жалганып, ушул этиш сөз жасалган. *Богуз* кыргызча *алкым, тамак* деген мааниде, кийин ал *мууз* болуп өзгөрүп, *-ла* мүчөсү аркылуу *муузда* деген этиш пайда болгон. Бирок *мууз* кыргыз тилинде өз алдынча колдонулбайт.

*Атаандаш* — мунун *атаан* деген унгусуна мүчө жалганип, этишке өткөндөн кийин гана өз алдынча мааниге ээ болгон сөзгө айланып кеткен. Монгол жана бурят тилдеринде *атаан* «зависть», «соперничество», «конкуренция» сыйктуу маанилерди билдири тургандыгы кормо сөздүктөрдө белгиленген.

Кыргыз тилиндеги бир катар кош сөздөрдүн составында азыр өз алдынча колдонулбаган, өзүнчө лексикалык мааниге да ээ болбогон сөздөр бар. Булар ушундай типтеги кош сөздөрдүн составдык бөлүгү катары гана жашай алат. Бирок башка текстеш тилдерде же монгол тилдеринде өз алдынча сөз катары колдонулат, өзүнчө лексикалык мааниси да бар. Ушул жагына негиздеп талдай келгенде, мындай сөздөр качандыр бир кездерде кыргыз тилинде да өз алдынча колдонулуп, лек-

сикалык мааниге да әэ болуп жүргөн болуу керек. Мындай кош сөздөргө төмөнкүлөрдү мисал кылууга болот:

*Бала-чака* — түркмөн тилинде чага «бала» деген мааниде өз алдынча колдонулат.

*Кир-кок* — якут тилинде хок «кир» деген маанидеги өз алдынча сөз.

*Уруш-кериш* — алтайча кериш «уруш», «жанжал» деген мааниде колдонулат.

*Торпок-тана* — чуваш тилинде тына «музоо» деген мааниде.

*Катын-калач* — кәләш татарча «келин», «колукту» деген мааниде колдонулат.

*Бйлап-сыктап* — сыйкта хакасча «ыйла» деген мааниде.

*Абысын-ажын* — кыргыз тилинде мунун ажын деген бөлүгүнүн мааниси белгисиз, ал өз алдынча колдонулбайт. Бул кош сөздүн эки түгөйү тен монгол тилинде бар:abyсындардын кичүүсү (инисинин аялы) *ажин*, улуусу (агасынын аялы) *авысан* сыйктуу сөздөр менен берилет. Кыргыздарда булардын улуусу да, кичүүсү да *абысын* деп аталат.

*Төркүн-төсүн* — мунун эки түгөйү тен монгол тилинде өз алдынча колдонулат: *төрхөм*—родители, родня замужней женщины; *төрсөн*—родной; *төрсөн эцег*—родной отец; *төрсөн эх*—родная мать.

*Эмчи-домчу* — домч монголчо «эмчи», «дарыгер», «сыйкырчы» деген мааниде.

*Шорпо-шилең* — монголчо шөлөн «сорпо» (суп) жана «шорпо» (бульон) деген маанидеги сөз.

Этимологиялык изилдөөлөргө таяныч боло турган факт материалдар, негизинен, эски жазма эстеликтерден, азыркы текстеш тилдерден же алардын диалектилеринен алынары, буга айрым бир текстеш эмес тилдерден өздөштүрүлгөн тилдик фактылар да пайдаланылары жогоркудай мисалдардан ачык көрүнүп турат. Бирок этимологдор лингвистикалык даярдыгы мыкты болуу менен эле ийгиликтөш жетишке койбайт. Алар элдин тарыхына, үрп-адатына, коомдук турмушуна, чарбачылыгына байланыштуу көптөгөн маалыматтарды тилдик фактылар менен туура айкалыштырып изилдей ала турган денгээлге жетишүүчүн тарыхчы менен этнографтын ролундагы илимпоздордон болууга тийиши. Анткени изилдөө объектилери бири-бирине жакын, ич ара катышы бар болгондуктан, бул илим тармактарынын да илим аралык тыгыз байланышы, бирии экинчиси толуктай турган эриш-аркак карым-катышы болбай койбайт.

## § 44. Элдик этимология

Калк арасында көбүнчө жер-сүү аттарынын же дагы башка сөздөрдүн келип чыгышын, алардын маанисин чечмелеп түшүндүрүү максатын көздөгөн же ушундай маселеге кызыккан адамдар жок эмес. Булардын айрымдары четтөн кирген түшүнүксүз сөздөрдүн төркүнүн өз эне тилиндеги уйкаш сөздөргө байланыштырып, булар ошонун негизинде жараган болуш керек деп жоромолдошот же болбосо айтылышын ошого окшоштуруп колдонушат.

Бул жагына илимий даярдыгы болбосо да, мындай маселеге кызыгуунун өзү эле калк арасында ар кандай уламыштардын туулушуна себепкер болуп келгендиги белгилүү. Мындай көрүнүштөр тил илиминде элди к этиология деп аталат. Буга төмөнкүдөй бир катар мисалдарды келтире кетсек болот.

Калкка анча түшүнүктүү боло элек кезде *бульвар* деген сөз орус тилиндеги *гулять* (сейилдөө) менен жакындаштырылып, айрым бир чейрөдө *гульвар* болуп да колдонулуп келген, *микроскоп* орусча *мелкий* (майда, кичине) деген сезгө жакындаштырылып, *мелкоскоп* болуп өзгөргөн. Проф. А. А. Реформатский *солист* деген сөздүн маанисин чала сабат аял *солить* деген этишке жакындаштырып түшүндүргөнүн ушундай мүнездөгү этимологиянын бир фактисы катары баяндайт. Дагы:  *капитал — копитал* (*копить* «топтоо» менен байланыштуу);  *фельетон — клеветон* (*клевета* «ушак» менен байланыштуу); *кооператив — куператив* (*купить* «сатып алуу» менен байланыштуу)<sup>1</sup>.

Кыргыз тилиндеги *кан* жана *доктур* деген сөздөргө жакындаштыруунун аракетинен улам *кондуктор* бир көздөрдө *кандоктур* болуп колдонулуп келди, *январь* деген айдын аты *жаныбар* болуп да айтылып жүрдү. Булардын ушундайча колдонулушун айрым бир кары адамдардын речинен азыр да учураттууга болот.

Кыргыз жергесиндеги айрым бир жер-сүү аттарынын пайды болушуна байланыштуу уламыш кептер—легендалар калк арасында кенири тараап, алиге чейин айтылып келе жаткандыгы белгилүү. Булардын ар бирин элдик этимологиянын эн кызык фантазияларынан турган өзүнчө бир фольклордук

<sup>1</sup>Л. И. Баранникова. Введение в языкознание, с.121; А. А. Реформатский. Введение в языкознание, с. 81 — 82.

чыгарма катарында кароого болот. **М а с е л е н**, Чүй өрөөнүндөгү **Кара-Балта**, **Сокулук**, **Токмок** же болбосо Нарын жактагы **Ат-Башы** туурасында айтылып жүргөн уламыштардын мазмунуна назар салсак, бул эңчилүү аттардын пайда болушу жөнүндөгү кептин төркүнү **балта**, **соку**, **токмок** сыйктуу үй буюмдарын, куралдарды же аттын башын туюндурган сөздөргө барып такалат.

Іісык-Көл өрөөнүнүн Каркыра жаккы тарабындагы **Сан-Таш** — ошол жердеги үйүлгөн таш дебөгө негизделип коюлган эңчилүү ат. Бул туурасында Дөөлөтша Исаевдин жазган төмөнкүдөй маалыматтарына көнүл буралы: «Сан-Таштын атальшы жөнүндөгү легенда орустун улуу окумуштуусу П. П. Семенов-Тян-Шанский тарабынан келтирилген. Бул легендага караганда Тимур (Тамерлан) XV кылымдын аяк ченинде Азиянын чыгыш өлкөлөрүнө жасаган бир жүрүшүндө ушул жерден етет да, согушка кирер алдында аскерлеринин канча экендигин билүү учун жоокерлеринин ар бирин бирден таш таштап кетүүгө буюрат. Натыйжада бир чон таш дебө пайда болот. Кийин, согушту жеништүү аяктап кайра келе жатканда, канча аскери калгандыгын билүү учун баягы таш дебөдөн ар бир жоокер бир таш альш, жанына таштоосун буюрат. Натыйжада жанынданы кичирээк келген үйүндү таштар пайда болот.

Кээде бир аз өзгөрүүлөр менен эл арасында айтылып жүргөн башка легендалар да негизинен ушуга барып такалат...

Эл оозунда **Сан-Таш** — *көп таш, миңдеген таш, миң сандаган таш* деген мааниде чечмеленип жүрөт. Бирок биз башкача чечмелөөнү, *сан* дегендин өзү эле *таш* дегенди билдирет деп түшүндүрүүнү сунуш кылар элек. Иран-тажик тилдеринде *сан* «*таш*» дегенди билдирет<sup>1</sup>.

Ушул эле автор атактуу Жети-Өгүз жөнүндө мындаicha баяндайт: «Жети-Өгүз жөнүндө эл оозунда көп эле легендалар бар. Ал легендалар да ар түрдүү болуп, биринен-бири аздырып көптүр айырмаланат. Алар канчалык чындыкка жакын жана канчалык ишенимдүү экендигин билүү учун белгилүү орус жазуучусу Соколов-Микитовдун 1940-жылы Кыргызстанга келгенде уккан негизги легенданы келтире кетүүнү ылайыктуу деп таптык.

« — Мен сизге эзелтен калган бир жомоктуу айтып берейин,— деди кызгылтым аскаларды көрсөтө берип бизди коштоп жүргөн шайыр, сөзмөр киши.

<sup>1</sup> Д. Исаев. Жер-суу аттарынын сыры. Фрунзе, 1977, 86-бет.

— Илгери-илгери ушул тоолорду жердеп, сансыз көп уруу элдерин башкарып, айдындуу өкүмүн жүргүзүп турган эки атактуу хан болгон э肯. Бир күнү ач көз, кара муртөз ханы коншу хандын ай десе аркы жок, күн десе көркү жок мөлтүрөгөн сулуу аялын ала качып кетет. Эки уруунун ортосунда талаشتартыш, бири-бирин чаап алуу башталат. Мына ошондо кара муртөз хандын эстүү-баштуу ақылмандары чогулуп, ақыл-кеңеш беришет: «Касташкан душманың аялымды кайтарып бергин деп жанды койбоду, элге тынчтык бербеди. Сен анын талабын оруннат. Аялын өлтүргүн да, өлүгүн берип жибер. Талабынды оруннаттым, кайтарып бергин дедин эле, мына, берип жибердим дегин. Сенин да жаның жай алыш, жүрөк дартың басылат, аял ага да жок, сага да жок», — дешет.

Ақылмандардын кенеши ач көз ханга абдан жагып калат. Кара ниет оюн ишке ашыруу үчүн көп эл чакырып, чоң той бермекчи болот. Тойго келгендердин тамагы үчүн жети кызыл өгүз союлат. Ошондо ақыркы, жетинчи өгүздү жыгып, союуга киришкенде, кара муртөз каардуу хан да баягы көнүлү түшүп тартып келген аялдын жүрөгүнө канжар урган э肯. Атып чыккан ыпсызк кан токтоо бербей, диркиреп аскаларга чачырап жаба берет. Канжар урган жерден кошо оргуштап кайнак суу атылып чыгып, бүт өрөөндү каптайт. Баягы мerez хан эл-журуту, укум-тукуму менен, тойго келген кишилер бүт бойдон атылып чыккан кайнак суунун астында калышат. Селдей каптаган ысый суу тойго союлган жети кызыл өгүздү да ағыны менен алып барып, тетиги бийикке шилеп чыгарып таштайт.

— Көрдүнбү, санаң көрчү: береги жети кызыл аска — ошондогу жети өгүз. Ошол күндөн ушул күнгө чейин эл бул өрөөндү Жети-Өгүз деп калышкан».

Эл оозунда айтылып жүргөн жогоркудай легендалардын дагы бир варианты Д. Исаевдин баяндамасында мындайча берилет: «Илгери-илгери бир кишинин (кедейдин, байдын, хандын) жети торпогу болуптур. Бир күнү аларды бычтырып, салкыныраак жерде жүрсүнчү деп, тоого чыгарып жиберет. Анда бул тоолордун ичи, кокту-колоттору чыккан мурду жөргөлөгүс жыш чер токой э肯. Ошол бойдон торпоктору жоголуп кетип, кийин жетее тен өгүз болгондо табылыптыр. Ошондон улам бул жер «Жети-Өгүз» аталып калган дейт».

Жети-Өгүз жөнүндөгү ар бир легендада кептин төркүнү бул энчилүү аттын аяккы белүгү өгүз деген малдын атынан келип чыккан деген жыйынтык менен бүтөт. Түндүк Кыргызстандагы жер-суу аттарын изилдеген топонимист Д. Исаев бул энчилүү

аттын чыгышына карата пайда болгон элдик легендалардын жөнүн айтып келип, төмөнкүдөй корутунду чыгарат: «Жети-Өгүз деген аттын келип чыгышын малга — өгүзге байланыштыруу таптакыр чыңдыкка туура келбейт. Анын ар кандай варианты элдик этимология болуп гана кала берет».

Автор бул әнчилүү аттын аягындагы өгүз малга карата айтылган сөз эмес, ал әгиз (бийик) деген сөздүн фонетикалык өзгөрүүге учуралган формасы болуп саналат деген жыйынтыкка келет. Демек, Жети-Өгүз — ошол жердеги жети бөлүктөн турган бийик аскалардын негизинде пайда болгон топоним<sup>1</sup>.

Д. Исаевдин әмгегинде Ысык-Көлдөгү Тору-Айгыр деген жердин атына байланыштуу легенда жөнүндө да кеп болот. Бул легендада көлдүн тигил өйүзүнөн бул өйүзүнө бир тору айгырдын сүзүп өткөндүгү жөнүндө баяндалат, жердин аты мына ушул айгырга байланыштуу коюлуп калган деген жыйынтык менен бүтөт. Автор буга карата да өз оюн айтып келип, бул әнчилүү аттын илимий жактан негизделген этимологиясына кенири токтолот<sup>2</sup>.

Элдик этимологиянын негизи әмнеде экендин, анын жөнжайын мындан да кененирээк баяндай турган түрдүү мазмундагы уламыштар, лингвистикалык фактылар ар бир элде, ар бир тилде бар. Анткени ар бир тилдин ээлери өздөрү күндөлүк турмушта колдонуп, же эл оозунан угуп жүргөн сөздөрдүн, әнчилүү аттардын кайдан келип чыккандыгын, кандай сырлары бар экендин билүүгө кызыгат, алар жөнүндө өз оюн айткысы келет. Ошентип, элдик этимологияга негиз болуучу уламыштар, жоромол ой-пикирлер пайда болот.

#### § 45. Кыргыз тилинин сөздүк составынын чыгыш теги боюнча катмарлары

Кыргыз тилинин лексикалык системасынын калыптанып өнүгүш тарыхы өтө узак мезгилди кучагына алат. Бул мезгилдин ичинде кыргыз эли нечен тарыхый жолду басып өттү. Анын коомдук турмушу, жашоо тиричилиги, дүйнөгө көз карашы, нечен кылымдар бою калыптанып, жаныланып отурган маданий жана материалдык байлыктары да өзгөрүп, өнүгүп келди. Кыргыздар башка элдер менен да түрдүүчө бай-

<sup>1</sup> Д. Исаев. Жер-сүү аттарынын сыры. 123 — 134-беттер.

<sup>2</sup> Жогорку әмгектин 136—138-беттерин караныздар.

ланыш-катьшта болду, аралашты. Ошого жарапша кыргыз тилинин лексикалык составы да өзгөрүлөргө учурал, жаңы сөздөр, сөз маанилери менен толукталып, байып отурду.

Жаңы лексикалык каражаттар, биринчи кезекте, тилдин өзүнүн ички материалдык негизи болуп саналган төл сөздөрдүн базасында жааралат. Мындан тышкary, тилдин сөздүк составы башка тилдерден кабыл алынган даяр лексикалык каражаттардын эсебинен да толукталып турат. Мына ошонун негизинде азыркы кыргыз тилинин лексикалык системасын жалпысынан төмөнкүдөй эки чоң катмардан турат деп эсептөөгө болот: 1) кыргыздын төл сөздөрү; 2) сырттан кабыл алынган сөздөр. Төмөндө булардын ар бирине өзүнчө токтолобуз.

## 1. КЫРГЫЗДЫН ТӨЛ СӨЗДӨРҮ

Кыргыз тили генетикалык негизи (чыгыш теги) боюнча түрк тилдеринин тобуна кирет. Түрк тилдеринин текстештиги түркология илиминде небактан бери белгилүү. Булардын өз ара текстештиги бардык түрк тилдерине ортосу болуп саналган жалпы лексикалык фактылардын, ошондой эле фонетикалык, грамматикалык белгилери боюнча байкалган оқшоштуктун негизинде толук аныкташып чыккан. Демек, кыргыздын төл сөздөрү деп эсептелген лексикалык фактылар жалпы түрк тилдери (айрымдары көпчүлүк түрк тилдери) үчүн да ортосу болуп эсептелет (бирок ал сөздөрдүн тыбыштык жагы бардык эле түрк тилдеринде бирдей болуп айтылбай калышы да мүмкүн). Буга төмөнкүдөй сөздөрдү мисал кылууга болот:

- жаратылыштагы ар кандай көрүнүштөрдүн, кубулуштардын аттары: *жер, тоо, таш, суу, талаа, ай, күн, жылдыз, от, кар, жамғыр, булут, жел, жаз, жай, күз, кыш* ж. б.;
- адамдарга, түрдүү жан-жаныбарларга байланыштуу атоолор: *эл, киши, бала, кыз, уул, келин, ата, ана, ага, ини, баш, аяк, көз, кол, арка, бел, жылкы, уй, кой, эчкى, төө, тай, кулун, музоо, торпок, улак, козу, ит, күш, балык, буркүт, карга, күзгүн, чымчык, тоок, өрдөк, каз, канат, мүйүз, жал, күйүрк* ж. б.;

в) әгин-тегин, бак-дарак же башка өсүмдүктөргө байланыштуу атоолор: *буудай, арпа, таруу, сулу, алма, өрүк, алча, тал, терек, жыгач, куурай, чөп, саман, топон* ж. б.;

г) тамак-аштын аттары: *айран, сүт, кымыз, каймак, жуурат, курут, быштак, май, эт, боорсок, токоч, бал* ж. б.;

д) әмгек куралдарынын, ат жабдыктарынын аттары: *бал-*

*та, балка, орок, бычак, кычкач, күрөк, айры, ээр, желдик, тердик, үзөңгү, куюшкан, жүгөн, нокто, чылбыр ж. б.;*

е) сын-сыпatty, өндү же башка белгилерди туюндурууучу сөздөр: *бийик, жапыз, чоң, кичине, узун, кыска, ак, көк, кызыл, сары, сүйрү, тоголок, жалпак, бышик, чийки ж. б.;*

ё) сан-өлчөмдү, көлөмдү билдирген сөздөр: *аз, көп, жарым, бутун, бир, эки, уч, төрт, беш, он, жыйырма, отуз, жүз, миң ж. б.;*

ж) кыймыл-аракетти билдирген этиш сөздөр: *ал, бер, бас, тур, жат, отур, иште, күткар, карма, ойно, сура, айт ж. б.;*

з) атооч сөздөр: *мен, сен, ал, ким, эмне, канча, кандай, бул, тигил, ошол ж. б.*

Сөз жасоонун ар түрдүү ыкмалары аркылуу жаны сөздөрдүн жаралып турушу — тилдин лексикалык составында дайыма боло берүүчү көрүнүш. Мындай жаны лексикалык каражаттар тилдеги төл сөздөрдөн да, ошондой эле сырттан кирген сөздөрдөн да жасала берет. Маселен, кыргыз тилиндеги төмөнкүдөй туунду сөздөр сөз жасоонун морфологиялык жана синтаксистик ыкмалары аркылуу жасалып чыккан: *жумушчу, жазуучу, окумуштуу, сайма, терме, башкарма, котормо, колдонмо, кеңешме, чыгарма, чечим, басым, токтом, кызматкер, акылман, өндүруш, жыйналыш, чарбачылык, чыгармачылык, активдүү, машиналаштыруу, техникалык* (морфологиялык ыкма боюнча жасалган сөздөр); *басма сөз, баш макала, жарыш сөз, кириш сөз, эмгек күн, күн карама, суу сактагыч, айыл чарба, өнөр жай, жол башчы, темир жол, беш жылдык, дene тарбия, бала бакча, ак чардан, жел боо, бел боо, айыл аткаруучу, теле көрсөтүү, радио берүү* (синтаксистик ыкма боюнча жасалган сөздөр).

Сөз жасоонун жогоркудай жолдору тилдин жаны сөз байлыктарын жаратуу жана лексикалык составды жаны сөздөр менен толуктоо, байытуу үчүн чоң роль ойнойт.

## 2. КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ СЫРТТАН КАБЫЛ АЛЫНГАН СӨЗДӨР

Дүйнө жүзүндөгү бардык тилдерде сырттан кабыл алынган сөздөр бар экендиги талашсыз. Чынында, лексикалык составында башка тилдерден оошкон сөздөрү жок, бардыгы тен езүнүн төл сөздөрү деп эсептеле турган бир дагы тил болушу мүмкүн эмес. Бир катар тилдер дүйнөдөгү башка тилдердин лексикасынын толукталышына көбүрөөк таасир этип, сөздөрдүн

да ошончолук дengзэлде мол кабыл алышына себепкер болуп келгендиги белгилүү. Европа өлкөлөрүндө өзгөче илимий-техникалык, коомдук-саясий терминдердин көбүрөөк таралышына негизги ролду ойнап, бул жагынан дүйнөгө кенири таанылган тилдер деп грек жана латын тилдерин эсеп кылууга болот. Кийинчөрөк мындай милдетти француз тили менен немец тили аткарып келди, азыркы кезде болсо англис тили менен орус тили аткарып келе жатат. Бирок бул аталган тилдердин өздөрүндө да сырттан кабыл алынган сөздөрдүн саны аз эмес. Алсак, англис тилинде төл сөз катары эсептеле турган лексикалык каражаттар 30% чамасында, лексикалык составынын калган белүгүн башка тилдерден оошкон сөздөр түзөт деген маалымат бар<sup>1</sup>. Н. М. Шанскийдин маалыматына караганда, орус тилиндеги сырттан келип кошулган сөздөрдүн жалпы саны болжол менен 10% ти түзөт, бирок ошонун өзү әле бул тилдин лексикалык составында чет сөздөрдүн аз эмес экендигин көрсөтөт<sup>2</sup>. Орус тилине европалык жана башка өлкөлүк калктарадын тилдеринен көптөгөн сөздөр өздөштүрүлгөн. Маселен, бул тилдин түшүндүрмө сөздүктөрүн барактап көрсөк, «А» тамгасына камтылган он чакты сөзду (*a, aга, агу, ай, айда, ан, ах* сыйктуу сырдык сөз, байламта, белүкчөлөрдү же болбосо *агукать, ахнуть* сыйктуу этиштерди) эсепке албаганда, бул тамга менен башталған сөздөрдүн бардыгы дээрлик башка тилдерден оошкон лексикалык каражаттардан болуп чыгат. Алар: *абажур, абзац, аванс, автор, адвокат, азот, академия, актив, акция, ангел, анекдот, апельсин, аптека, архитектура, астра, атлас, афиша* ж. б. Албетте, бул сыйктуу кабыл алынган сөздөр сөздүктүн башка тамгаларында да бар, бирок ал тамгаларда орустун төл сөздөрү көбүрөөк, ага караганда сырттан кирген сөздөрдүн саны алда канча аз.

Проф. Н. К. Дмитриев «О тюркских элементах русского словаря» аттуу эмгегинде<sup>3</sup> Д. Н. Ушаковдун редакциясы менен жарыяланып чыккан «Орус тилинин түшүндүрмө сөздүгүнө» камтылган түрк сөздөрүн башынан аягына чейин талдоого алыш, өзүнчө сөздүк түрүндө топтоштуруп чыккан. Мындағы

<sup>1</sup> И. В. Арнольд. Лексикология современного английского языка. М., 1959, с. 207 — 208.

<sup>2</sup> Н. М. Шанский. Лексикология современного русского языка. М., 1964, с. 95.

<sup>3</sup> Бул туурасында автордун «Строй тюркских языков» (М., 1962) аттуу эмгегин (503 — 569-беттерин) караныздар.

берилген маалыматтарга караганда, орус тилинин лексикалык составындагы төмөнкүдөй сөздөр ар кайсы мезгилде түрк тилдеринен түрдүүчө жолдор менен келип кирген: *арба*, *арбуз*, *аргамак*, *алтын*, *аршин*, *атаман*, *аул*, *башмак*, *беркут*, *буран*, *бурдюк*, *деньги*, *ералаш*, *есаул*, *кавардак*, *капкан*, *кинжал*, *кумыс*, *курган*, *лошадь*, *орда*, *очаг*, *саман*, *сарай*, *сырт*, *тал*, *тамга*, *тулуп*, *тумак*, *туман*, *чалма*, *чекмень*, *чий*, *чугун*, *чулан* ж. б.

Тилден тилге оошкон сөздүн бардыгы тен эле түп нускадан түздөн-түз кабыл алына бербейт. Бир катар сөздөр абал мурда башка тилдердин лексикалык составында колдонулуп жүрүп, кийин ошол тилдер аркылуу дагы башка тилге (же тилдерге) ооп кетиши да мүмкүн. Демек, мындай сөздөр тилден тилге «кыдырып жүрүп» жетет. Буга орус тилиндеги *soldat*, *батальон* сыйктуу сөздөрдү мисалга келтирсек болот. Мунун биринчисинин түпкү төркүнү итальянча *soldato* (жалданма) деген сөзгө барыш такалат, ал француз тилине ётуп, андан немең тилине келип, андан кийин барыш орус тилине кабыл алынган. Экинчisi болсо орус тилине түздөн-түз француз тилинен кабыл алынган, ага итальян тилинен ёткөн. *Крокодил* деген сөздү орустар XVII кылымда немең тилинен кабыл алышкан, ага бул сөз латынча *crocodilus* деген сөздүн өзгөртүлгөн түрү катарында келип жеткен. Мунун түпкү теги грек тилиндеги *krokodeilos* деген сөзгө барыш такалат. Бул сөз немең жана орус тилдеринде бирдей тыбыштык составда колдонулат (нем. *Krokodil*).

Кыргыз лексикасынын составында да сырттан келип кошулган көп эле сөздөр бар. Алар кыргыз тилине ар кандай жолдор менен жана ар түрдүү мезгилде келип кирген. Бул сөздөр, өзүнүн түпкү материалдык негизи боюнча алыш караңда, бир тектүү эмес, анткени булар — ар башка тилдерден келип кошулган сөздөр. Ошондуктан сырттан кабыл алынган сөздөрдү жалпысынан төмөнкүдөй бир нече топторго бөлүп кароого туура келет.

**Түрк-монгол тилдериндеги лексикалык параллелдер.** Проф. К. К. Юдахин өзүнүн «Кыргызча-орусча сөздүгүнде» түрктөр менен монголдорго жалпы таандык болуп жүргөн сөздөрдүн чегин ажыратып, бул — мунуку, ал — тигиники деп так аныктап чыгыш ётө кыйын деген пикирге келет (сөздүктүн 8 — 9-беттерин караңыздар). Бир катар окумуштуулар түрк тилдери менен монгол тилдеринин өз ара текстештиги бар, ошондуктан бул тилдердин ортосундагы лексикалык жалпылык булардын түпкү тегинин бир болгондугуна байланыштуу

деп эсептешет. Бирок мындай ойлор түрктөр менен монголдордун ортосундагы лексикалык кабыл алуулардын болуу мүмкүндүгүн жокко чыгарбайт. Түрк-монгол урууларынын эң байыркы доордо башталган түрдүү байланыш-катышы жана өз ара аралашуусу булардын ортосундагы лексикалык кабыл алууларды да ошончолук даражада өнүктүрбөй койгон эмес. Кеп мына ошол лексикалык кабыл алууларды түпкү теги боюнча түрктөргө да, монголдорго да орток деп эсептелген эң байыркы тилдик фактылардан ажыратып билүүдө турат.

Түрк-монгол тилдеринде лексикалык параллелдердин кайсынысы булардын тек жагынан болгон түпкү жалпылыгын билдириет жана кайсынысы лексикалык кабыл алуулардын негизинде пайда болгон кийинки тилдик фактыларга жатат деген суроого азырынча так жооп бериле элек.

Азыркы кыргыз тили менен монгол тилдеринде лексикалык параллелдердин ичинен нагыз лексикалык кабыл алуу деп эсептөөгө боло турган сөздөрдү өзүнчө бөлүп көрсөтүү маселеси да толук чечилип бүтө элек. Көбүнчө болжол түрүндө жана талаш боюнча калыш келе жатат. Ошондуктан биз кыргыз тилинде жана монгол тилдеринде бирдей колдонулуп келе жаткан лексикалык параллелдерди төмөнкүдөй жупташтырылып берилген айрым мисалдардын негизинде гана жалпылап көрсөтүү менен чектелебиз.

аяк — адаг	капкак — хавхаг
аймак — аймаг	каалга — хаалга (н)
ала (өн, түс) — алаг	канжыга — ханзага
алакан — алга	кулан — хулан
арал — арал	кунан — гуна(н)
арга (айла, амал) — арга	кудук — худаг
аргамжы — аргамжаа	керээз — гэрээс
арастан — арастан	олжо — олзо(н)
баатыр — баатар	сакал — сахал
белен — бэлхэн	сонун — сонин
бөдөнө — бөднө	таар — таар
босого — босого	тамга — тамга
булак — булаг	табак — таваг
бурганак — бурганах	топчу — товч(ин)
буура — буур	чагылган — цахилгаан
буурул (өн, түс) — буурал	чыйрак — чийрэг
бука — бух	шибеге — шивүүр, шөвөг
дабыркай — давирхай	ж. б.
дөнөн (дөнөн кой) — дөне	

*Иран тилдеринен кирген сөздөр.* Тарыхый маалыматтарга караганда, мындан көп кылымдар мурда кыргыздар Тянь-Шандын аймагында, Памир, Гисар тарабында жашаган иран тилдеринде сүйлөгөн бир катар уруулар (сөгдийлер, тохарлар ж.б.) менен тыгыз байланыш-катышта болуп, аралаш жашап келген. Алар кийин тажиктер менен да ушундай байланыш-катышта болуп келишти. Кыргыз лексикасына иран сөздөрүнүн өтүшү негизине мына ушул себептерге байланыштуу экендиgi талаш туудурбайт. Мындан тышкарлы, иран сөздөрү кыргыз тилине коншу жашаган өзбектер, уйгурлар жана бир катар башка уруулар аркылуу да кабыл алынган болуу керек.

Азыркы кыргыз тилинде төмөнкүдөй иран сөздөрү бар:

- а) соода-сатык иштерине байланыштуу сөздөр: *арзан, баа, дилде, кардар, нарк, пул (бул), соода, тарааза;*
- б) дыйканчылыкка, бағбанчылыкка байланыштуу сөздөр: *анаар, анделек, анжыр, алмурут, бағбан, беде, бадыраң, бақ, дан, данек, дарбыз, жүгөрү, зығыр, курма, күрүч, кенеп, кодура, мөмө, мейиз, мисте, пахта, пияз, сабиз, шабдалы, тыт (тут), чарба;*

в) эмгек куралдарынын, үй буюмдарынын же башка буюм-теримдердин аттары: *аштар, апкеч, бермет, дасторкон, депкир, дүрбү, дүкөрт, дептер, илеген, кагаз, кулпу, кетмен, канжар, керней, оромол, парда, сыя, тасмал, устара, чынжыр;*

г) курулуш иштерине байланыштуу сөздөр: *амбар, айбан (айбанкана), дубал, дарбаза, мык, сарай, терезе, такта, устун, чатыр, шып, ылай;*

д) убакытка, мезгилге байланыштуу сөздөр: *бейшемби, бешим, дүйшөмбү, дигер, ишемби, жекшемби, чилде, шаршемби, шейшемби;*

е) айбандардын аттары: *бада, жаныбар, жөжө, илегилек, келемиш, кептер, короз, мекиян, маймыл, шер;*

ё) диний түшүнүктөрдү билдириген сөздөр: *бүбү, дербиш, дил, жан, жадыгер, календер, кудай, күнөө;*

ж) адамдардын кесибин, кызматын же ар кандай башка түшүнүктөрдү билдириген сөздөр: *балбан, бақыт, баба, дары, дарт, дарман, дурус, док, дushman, дене, дыйкан, кеп, көөдөн, көкнэр, мас, мәэrim, мейман, наабай, өнөр, уста ж. б.*

Булардан тышкарлы, кыргыз тилине иран тилдеринин айрым грамматикалык элементтери (м и с а лы: -көй, -кер, -кеч, -поз, -ман, -дар, бей-, на- ж. б.) да төмөнкүдөй араб-иран сөздөрү аркылуу келип кирди: *амалкөй, тамашакөй, кызматкер, жоопкер, мәэнеткеч, асылкөч, ашпоз, илимпоз, акыл-*

*ман, даанышман, кусадар, жарадар, беймаал, бейкунөө, нааразы, найынсан ж. б.*

*Араб тилинен кирген сөздөр.* Кыргыздар менен арабдардын тикеден-тике байланышы болгон эмес. Ошондуктан араб сөздөрүнүн кыргыз тилинен орун алыш калышына, чынында, башка тилдердин (өзбек, тажик, уйгур, татар тилдеринин) таасири себеп болгон. Араб сөздөрүнүн кыргыз тилине тике кирбестен, башка тилдер аркылуу келип киришин далилдей турган түрдүү тарыхый маалыматтар бар. Орто Азиянын аймагында жана андан тышкары жактагы бир катар жергиликтүү калктарага арабдар ислам динин VII — VIII кылымдарда эле таратат баштаган. Кыргыздар болсо ислам динин коншу жашаган башка элдердин таасири астында өтө эле кийинки мезгилдерде (XVII — XVIII кылымдарда) кабыл алышкан жана бул динди алар анча бекем карманышкан эмес<sup>1</sup>. Бирок, ошондой болсо да, ислам дини кыргыз лексикасына араб сөздөрүнүн өтө башташына себепчи болбой койгон жок. Кыргыз тилиндеги эң алгач пайда болгон араб сөздөрүнүн базымдуу көпчүлүгүнүн динге байланыштуу сөздөрдөн болуп калышы да бекеринен эмес. Мисалы: *алда* (*алда таала*), *ажал*, *азан* (*азан чакыруу*), *арбак*, *айт*, *акырет*, *бата*, *дуба*, *жаназа*, *имам*, *калпа*, *куран*, *келме*, *сопу*, *сыйкыр*, *шарият* ж. б.

Араб сөздөрү кыргыз лексикасына түрдүү мезгилде келип кирген. Алгачкы мезгилдегисине Караганда, кийинки кабыл алынган араб лексикасы, негизинен, чарбачылыкка, үй тиричилигине, илимге, маданиятка, коомдук-саясий түшүнүктөрө ж. б. байланыштуу сөздөрдөн турат. Мисалы: *адабият*, *алиппе*, *арип*, *арыз*, *адам*, *аскер*, *аспап*, *вазир*, *даам*, *дүкөн*, *илим*, *кат*, *китеп*, *калк*, *камыр*, *кант*, *маданият*, *мамлекет*, *мекеме*, *мектеп*, *медиресе*, *мугалим*, *маселе*, *макала*, *матта* (кездеменин бир түрү), *набат*, *окуя*, *өкүл*, *өкмөт*, *сабат*, *сабак*, *саясат*, *саат*, *тартип*, *тарбия*, *тарых*, *табият*, *укук*, *шам*, *эсеп* ж. б.

Араб сөздөрү төмөнкүдөй абстракттуу түшүнүктөрдү, сынсыпatty же ар кандай башка белгилерди да туюндурат: *абийир*, *акыйкат*, *акыл*, *акы*, *абал*, *адал*, *албетте*, *азап*, *айла*, *баам*, *дүйнө*, *далил*, *зээн*, *кайрат*, *кубат*, *кабар*, *касиет*, *максат*, *милдет*, *медер*, *мекен*, *өмүр*, *сапат*, *сабыр*, *сыпат*, *убада*, *убайым*, *талап*, *шарт*, *ынтымак*, *ыктыяр* ж. б.

<sup>1</sup> Бул туурасында С. М. Абрамзондун «Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи» (Л., 1971) аттуу эмгегинин 267—274-беттеринде кенири маалыматтар берилген.

Азыркы кыргыз тилинде, болжол менен айтканда, бир миндей араб сөздөрү бар, алардын учтөн бир бөлүгү диний түшүнүктөрдү туюндурат, калгандары башка маанидеги сөздөргө жатат.

Өзбек, татар, азербайжан, уйгур ж.б. түрк тилдерине салыштырмалуу алыш караганда, кыргыз тилине араб-иран сөздөрү анчалык көп тараалган эмес. Мунун өзү түрдүү тарыхый себептерге байланыштуу. М а с е л е н, азыркы өзбек адабий тилинде активдүү колдонулуп жүргөн шимол (север), жануб (юг), шарк (восток), гарб (запад), фасл (сезон), дарс (урок), бино (здание), мадад (помощь), парранда (пернатые), биллур (хрусталь), намойиш (демонстрация), модда (вещество) сыйктуу көптөгөн араб-иран сөздөрү кыргыз адабий тилинин лексикалык составына өткөн эмес. Ошондуктан мындай сөздөрдүн ордун же кыргыздын өзүндөгү төл сөздөр (*түндүк, түштүк, чыгыш, батыш ж. б.*), же болбосо орус тили аркылуу келип жеткен лексикалык каражаттар ээлейт (*буга хрусталь, демонстрация сыйктуу сөздөрдү мисал кылсак болот*).

Проф. Э. Н. Наджиптин эсеби боюнча алганда, уйгур тилинин XI кылымга таандык жазма эстелиги болуп саналган «Кутадгу билиг» поэмасында бар болгону 94 гана араб сөзү колдонулган. Ушунун негизинде автор араб сөздөрүнүн, ошондой эле иран тилдеринен кирген сөздөрдүн да уйгур тилине кебүрөөк санда кабыл алына баштаган мезгили XIV — XVI кылымдарга жана андан кийинки доорго туура келет, бирок азыркы уйгур тилинде, иран сөздөрүнө караганда, араб лексикасы алда канча басымдуулук кылат деп белгилейт<sup>1</sup>.

*Орус тилинен кирген сөздөр.* Орус эли менен кыргыз элинин өз ара байланыш-катышынын натыйжасында кыргыз лексикасы орус тилинен жана ал аркылуу дүйнөдөгү башка тилдерден кабыл алынган эн эле көп жаны сөз байлыктары менен толукталыш келүүдө. Орус сөздөрүнүн кыргыз лексикасынан орун алышы өткөн кылымдын экинчи жарымында кыргыз элинин Россиянын составына кошулушунан бери тарта башталган. Кыргызстандын Россияга кошулушу коомдук өнүгүшкө, кыргыз элинин социалдык-экономикалык мамилелеринин өзгөрүшүнө олуттуу таасирин тийгизди. Кыргыздар орус эли менен административдик, экономикалык, чарбалык, соода-сатык иштери боюнча байланыш-катыш жасоо мүмкүндүгүнө өз болду.

<sup>1</sup> Э. Н. Наджип. Современный уйгурский язык. М., 1960, с. 17—18.

Орустардан өздөштүрүлгөн чарбачылыктын жаңы техникасы, эмгек куралдары, үй буюмдары, ошондой эле соодасатык иштерине, жаңы административдик түзүлүшкө, башкаруу системасына ж. б. байланыштуу келип чыккан түшүнкүтер кыргыз турмушуна кандай өзгөрүү киргизсе, булар кыргыз лексикасын да ошончолук өлчөмдө жаңы сөздөр менен байытты. М а с е л е н, кыргыз турмушуна орустар аркылуу өткөн жаңы эмгек куралы соко (орусча соха) эзелден бери колдонулуп келген буурусунга караганда дыйканчылык ишинин алда канча өркүндөтүлгөн прогрессивдүү техникасы болуп саналган.

Чарбачылыкка, үй тиричилигине байланыштуу ушул сыйкуу өзгөрүүлөрдүн натыйжасында кыргыз лексикасына төмөнкүдөй жаңы сөздөр келип кирди: *божу, каамыт, жармоо, догоо, бороз, саржан, керебет, устөл, самоор, ылампа, бөтөлкө, чайнек, панаар//манар, батөлөк, кашек, меш* ж. б. Кийим-кече, тамак-ашка байланыштуу желетке, кемсел, шапке, батинке, көлөч, бөлкө, момпосүй ж. б. сөздөр пайда болду. Соода-сатык иштерине байланыштуу көпөс, жарманке, сөлкөбай, бексел, бут//пут, ыраскот, ашмушке, чот ж. б. сөздөр келип кирди. Россияга кошулгандан кийин жаңы административдик түзүлүшкө, башкаруу системасына карата кыргыздар бөмөштүк, болуш, ыстарчын, биристап, бесир, болитсей, үйөз, бекет, түрмө, жандармей ж. б. сөздөрдү колдоно баштады.

Бирок Октябрь революциясына чейинки мезгилде илимге, техникага, кесипчиликтиң ар кандай түрлөрүнө, маданиятка байланыштуу лексикалык кабыл алуулар анчалык көп болгон эмес, анткени ал кездеги кыргыз элинин коомдук турмушунун өзүндө да анчалык олуттуу өзгөрүүлөр боло койгон жок. Орус сөздөрүнүн кыргыз лексикасына кириши, негизинен, оозеки байланыш-катыш аркылуу гана мүмкүн болуп келди.

Революциядан кийинки мезгилде орус тили мурдагы СССР-дин составында жашаган бардык калктарга улут аралык байланыш-катыштын, илимге жана дүйнөлүк маданиятка жакындашуунун бирден-бир маанилүү каражаты болуп кызмат өтөп келди. Ошондуктан бул мезгилдеги кабыл алынган орус сөздөрүнүн сферасы мурдагыга караганда алда канча кенири жана алар сан жагынан алганда да кыйла арбын. Анткени кийинки кабыл алынган орус сөздөрү мурдагыдан алда канча кенири чейрөгө таралып, саясатка, илим-техникага, экономикага, чарбачылыкка, маданиятка, окуу-тарбия иштерине, кыскасы, коомдук турмуштун ар түрдүү жактарына тиешелүү

булуп, кыргыз лексикасынын күндөлүк байланыш-каташканда зарыл түрдө керектелүүчү эн маанилүү сөз байлыктарына айланып калды.

Кийинки жарым кылымдан ашуун мезгил ичинде орус тили аркылуу дүйнө жүзүндөгү бир катар тилдердин интернационалдык мүнөздөгү лексикалык каражаттары кыргыз тилине мурдагыдан алда канча көп кабыл алына баштагандыгы белгилүү. Аны төмөнкүдей бир катар мисалдар аркылуу дашилдешке болот: *алфавит, астрономия, диалект, грамматика, синтаксис, поэзия, поэма, кафедра, философия, климат, мрамор, эфир* (грек тилинен); *депутат, интернационал, пролетарий, социализм, цивилизация, администратор, канцелярия, циркуль* (латын тилинен); *алгебра, адмирал, атлас* (кездеме), *цифра* (араб тилинен); *пионер, доллар, чемпион, рекорд, футбол, баскетбол, волейбол, аут*, (англис тилинен); *коммуна, комиссар, реформа, арбитр, адрес, сезон, балет, баланс, тираж, парад* (француз тилинен); *ракета, кран, шахта, масштаб, граната, трасса, абонент, ландшафт, рыцарь, аукцион, панель, полиция* (немец тилинен); *либретто, тенор, новелла, опера, aria, дүэт, фонтан, балкон, карикатура, сода, мумия* (итальян тилинен) ж. б.

Адатта кабыл алынган сөздөрдүн басымдуу көпчүлүгү ошол элдин турмушунда мурда болбогон жаны нерселердин, түшүнүктөрдүн наамы катарында келип кируге тийиш. Аларды атоо учун кабыл алыш жаткан тилдин сөздүк составында тиешелүү лексикалык каражаттар көп учурда жок болуп калышы да мүмкүн. Ошол себептен улам мындай сөздөргө белгилүү даражада муктаждык туулуп, жогоркудай даяр лексикалык каражаттардын кабыл алышынын турмуш өзү талап кылбай койбайт. Маселен, кыргыз турмушунда  *завод же молекула* деген түшүнүктүн кийинки көздөрдө эле пайда болгондугу, буларды атоо учун эне тилибизден ылайыктуу сөз табылбагандыгы таң кала тургандай көрүнүш эмес. Мындай көрүнүш кыргыздар сыйктуу көп эле элдердин турмушунда болуп келе жаткандыгы белгилүү. Тилдин лексикалык составында кабыл алынган сөздөрдүн болушу, чынында, мына ушундай негизги себептерге тикеден-тике байланыштуу экендиги талаш туудурууга тийиш эмес.

Бирок кабыл алынган сөздөрдүн бардыгы төн эле, жогоруда айтылып өткөндөй, ордуна көп салууга жарагыдай лексикалык каражаттардын жоктугуна байланыштуу пайда боло калбайт. Айрым сөздөрдүн которулушуна толук мүмкүндүк болуп

турса да, алар которулбастан, түп нускадагы турушу боюнча өзгөрүүсүз колдонула берет. Алсак, англис тилинен әл аралык термин катары алынган футбол, гандбол, баскетбол, волейбол сыйктуу сөздөрдүн орус тилине которулушуна тилдик каражат катарында нога, рука, сетка, полет жана мяч сыйктуу беш сөз толук жарай алат. Буларды кыргызчалатыш учун бут, кол, тор (сетка), учuu жана топ деген сөздөрдү колдонсок да болот. Бирок мындай интернационалдык сөздөр дүйнө калктарынын бардыгында түп нускадагы калбынан өзгөртүлбөй (которулбай) колдонулат. Дағы: орус тилиндеги совет, большевик деген сөздөрдүн, же болбосо спутник, самолет, паровоз, пароход, самовар сыйктуулардын көп тилдерде ушул турушунда колдонулуп келе жатышы, чынында, сөз жетпегендиктен улам пайда болгон көрүнүш эмес.

Интернационалдык лексика дүйнедөгү көп эле калктардын тилдеринде активдүү сөз каражаттары катары жашап келүүдө, аларды элдер өз эне тилине которбостон, ошол турушунда эле колдонушат. Ошондуктан айрым авторлордун (өзгөчө журналисттердин) радиону «үн алгы», телевизорду же теле берүүнү «сын алгы», инженерди «кыбачы» деп обу жок кыргызчалаткан аракетинен натыйжа чыккан жок. Буга карабастан, әл аралык мааниге ээ болгон жогоркудай интернационалдык сөздөрдү ар ким өз билгениндей которо бермей өнөкөт барган сайын күчөп, баш аламандык кебейүп бара жаткандыгы жан кейитпей койбойт.

Жалпы эле интернационалдык лексика деп аталуучу сез толторунун ичинде өзгөчө грек, латын тилдеринин элементтеринен же булардын өз ара айкалышкан бөлүктөрүнөн турган сөздөр тил практикасында жыш учурдайт. Анткени бул эки тилдин сез байлыгы илимий-техникалык терминдердин жаралышына әл аралык маанидеги лексикалык каражат катары жумшалып келгендиги белгилүү. Буга түпкү теги грек тилине негизделген төмөнкүдөй мисалдарды келтирсек болот: гармония (harmonia — байланыш), гидрат (hydrat — суу), графика (grapho — жазамын), зоология (zoon — жаныбар, айбанат), синтаксис (suntaxis — түзүү), телефон (tele — алыс, phone — үн, дабыш), телеграф (tele — алыс, grapho — жазамын). Түпкү теги латын тилине негизделген сөздөр: агрессия (aggressio — колсалуу, басып киругүү), террор (terror — коркунуч), капитал (capitalis — башкы), империя (imperium — бийлик), негатив (negativus — терс, тескери), транскрипция (transcriptio — көчүрүп жазуу), автор (au (c)tor — түзүүчү, жаратуучу), авиа-

*ция* (avis — күш). Төмөнкүдөй сөздөр ушул эки тилдин элементтеринин ез ара айкалышкан бөлүктөрүнөн куралып жасалган: *автомобиль* — бул грек тилиндеги *autos* (еэү) жана латын тилиндеги *mobilis* (козголуучу, жүрүүчү) деген сөздөрдүн курамынан турат; *альтиметр* — латынча *altus* (бийик) жана грекче *metreo* (ченеймин) деген сөздөрден куралган ж. б.

Интернационалдык сөздөрдүн саны кийин башка тилдердин эсебинен да көбөйүп, алар күндөлүк байланыш-катьшта кенири колдонулуп келүүде.

Кабыл алынган сөздөр эне тилдин төл сөздөрү же эне тилге мурда башка тилдерден оошуп келген сөздөр менен катар колдонулуп, алар бара-бара синонимдик түгөйлөргө айланып кетиши да мүмкүн.

М а с е л е н, *дидар* деген иран сөзү менен кыргыз тилинин *бет*, *жуз* сыйктуу төл сөздөрү маани жактан бири-биринен алыстап кете койбайт. Булар стилистикалык жактан гана бир аз өзгөчөлөнүп колдонулушу мүмкүн. Алтын деген сөздү иран тилдеринен кабыл алынган *дилде* менен, же болбосо *шекер* (ир.) жана *кант* (ар.) сыйктуу сөздөрдү маани жактан салыштырсак, булардын бири-бирине синонимдик түгөй боло тургандай маанилик жалпылыгы бар экендигин байкайбыз. Арабча *алда* (*алда талаа*), иранча *кудай*, кыргызча *эгем*, *теңир* сыйктуу сөздөр туурасында да жогоркудай жыйынтыкка келүүгө болот. Кыргыздарда кудайдын атынын мынчалык көп сөздөр менен берилип калышы төл сөздөр менен жанаша колдонулган араб, иран сөздөрүнүн кабыл алышына түздөн-түз байланыштуу десек болот. Демек, ислам дининин кабыл алышыны кыргыз тилинде кудайдын аттарынын көбөйүшүнө да себеп болгон. Мурда кыргыздарда *эгем*, *теңир* деген сөздөрдүн «кудай» маанисинде кенири колдонулуп келишин далилдөй турган факт материалдар катарында *Эгемберди*, *Теңирберди* сыйктуу адам аттарын (*Кудайберген*, *Кудайберди* сыйктуу адам аттарына салыштырып көрсөк болот) жана адабий чыгармалардан алынган төмөнкүдөй бир катар мисалдарды келтире кетишибиз какет: «Тенир жалгасын. Сен мени сыйласан, сени тенир сыйласын» (Т. Касымбековдун «Сынган кылыч» романынан). «Эгемдин иши болбосо, Элиндин четин ким көрсүн» («Манас» эпосунан).

Үрас, жогоркудай адам аттарынын бардыгы тен эле кыргыз турмушунда бирдей дөнгөэлде кенири колдонула бербейт. Булардын ичинен ётө сейрек учурай турганы — *Теңирберди*. Бул ат Төлөгөн Касымбековдун «Сынган кылыч» романында бар:

«Тенирберди кол чаначындагы кымызын чечти». Буга караганда, балким, Эгемберди, Кудайберди, Кудайберген деген адам аттары сыйктуу эле, Текирберди да мурда кенири колдонулуп келген адам аттарынан болуу керек.

Кудайдын атын туюнтурган жогоркудай төрт сөздүн ар биринин колдонулуш денгээли да бирдей эмес. Мунун төл сөздөр аркылуу берилген аттарына караганда, кабыл алынган сөздөр аркылуу аталашы, анын ичинен өзгөчө кудай деген сөз азыр активдүү колдонулат десек болот.

Жалпы эле кабыл алынган сөздөрдүн тилдин лексикалык составына келип жетишинин төмөнкүдөй эки түрдүү жолу бар. Анын бирөө — оозеки кабыл алуу. Экинчиси — жазма аркылуу кабыл алуу. Жазма аркылуу кабыл алынган сөздөр көбүнчө илимий-техникалык, коомдук-саясий түшүнүктөр менен бирге өздөштүрүлүп, негизинен ушул багытка тиешелүү терминологиялык сез топторунан болуп саналат (булар туурасында «Терминдер жана терминология» деген параграфта өзүнчө сез болот). Оозеки кабыл алынган лексикага караганда, булар сан жагынан да көптүк кылат. Мындай сөздөрдүн тилде колдонулуш нормалары (айтылышы менен жазылышы) иретке салынбаган чаржайыт абалда болбостон, нормага салынып, стабилдүү денгээлге жеткендиги менен айырмаланат. Анткени адабий тилдин нормативдүүлүк касиети жазма аркылуу өткөн сөздөрдүн колдонулушуна да ез таасирин тийгизбей койбойт.

Чет тилдерден кирген сөздөр, колдонууга ийкемдүү абалга чейин келип жетиш учун, кабыл алган тилдин толук өздөштүрүлүп бүткөн активдүү сез каражаттарына айланууга тишиш. Кыргыз тилине ар мезгилде кабыл алынган араб-иран сөздөрү, чынында, мына ушундай денгээлге чейин келип жетти дешке болот. Атайын иликтөө жүргүзмөйүнчө, буларды кыргыздын төл сөздөрүнөн ажыратып бөлүшкө да мүмкүн эмес. Ошондуктан, м а с е л е н, мекен — түпкү теги боюнча араб сезү, ал эми мөмө — иран сезү десек, буга көп эле кыргыз таң калышы, же ишенбей да коюшу мүмкүн. Анткени мындай сөздөр, бардык белгилери боюнча алып караганда, азыр кыргыздын төл сөздөрүндөй эле сезилет, алардан эч айырмаланбайт.

Кыргыз лексикасына орус тилинен кирген сөздөр алгачкы кабыл алынган мезгилде оозеки байланыш-катыш аркылуу өтүп, айтылыш жагы кыргыз тилинин ички бөтөнчөлүктөрүнө ылайык өзгөртүлүп колдонула баштаган. Ошол себептен алардын тыбыштык түрү жана муун структурасы орус тилиндегидей нормада боло алган эмес.

Бириңчи кезекте орус сөздерүндөгү бөтөн тыбыштар кыргыз тилинин өз тыбыштары менен алмаштырылып, ошол аркылуу бир катар сөздөрдүн колдонулушу ийкемдүү абалга келтирилген. Мындаид кубулуш тил илиминде субституция деп аталат (латынча substitutio — алмаштыруу, ордуна башкасын коюу). М а с е л е н , в о л о с т ь , к у п е ц деген сөздөрдүн болуш, көпсө болуп өзгөртүлүп айтылышы [в] жана [ц] тыбыштарынын ордуң кыргыз тилине мүнөздүү болгон [б], [с] сияктуу башка тыбыштар менен алмаштыруудан улам пайда болгон. Сингармонизмдин таасири менен бутылка, булка, дуга, уезд, бумаазея сияктуу сөздөр кыргызча бөтөлкө, бөлкө, догоо, үйөз, момосүй түрүндө колдонулуп калган. Кабыл алынган сөздөрдүн айрымдары муун структурасын өзгөртүү аркылуу да улуттук тилдеги бетөнчөлүктөргө ылайыкташып колдонулган. М а с е л е н , эки үнсүз тыбыш катар келип башталган кровать, станция, пристав, старшина сияктуу сөздөрдүн керебет, ыстанса, биристан, ыстарчын түрүндө колдонулуп калышын муун структурасы боюнча кыргыз тилиндеги нормага ылайыкташып өзгөрүүнүн натыйжасы деп эсептесек болот.

Революциядан кийинки мезгилдин ичинде орус тили аркылуу кыргыз лексикасына өткөн жогоркудай кабыл алынган сөздөр азыркы кезде, негизинен, орус тилиндегидей нормада колдонулуп келе жатат. Булар азыркыдай стабилдүү нормага дароо эле салына калган жок. Советтик доордун алгачкы жылдарында (20—30-жылдардын ичинде) мындаид кабыл алынган сөздөр мурдагыдай эле кыргыз тилинин ички бетөнчөлүктөрүнө көбүрөөк багындырылып (тыбыштык түрү өзгөртүлүп) колдонулуп келди. Бирок жогоркудай сөздөрдү эл массасы (көбүнчө жаштар жана бардык сабактуу адамдар) жалаң гана лексикалык жактан эмес, тыбыштык жактан да толугураак өздөштүрө баштаган сон, булардын мурдагыдай формада колдонулушу кийинки мезгил үчүн, чынында, ылайык келбей калды.

Орус тили — улут аралык байланыш-катыш үчүн чоң кызмат кылган эл аралык маанидеги тилдердин бири. Орус тилин жергиликтүү калктар практикалык зарылдыктан улам үйрөнүп, бул тилди орустар менен гана эмес, башка элдер менен да байланыш-катыш жасоодо кенири колдонуп келе жатышат. Ошондуктан СССРдин составында жашап келген көптөгөн жергиликтүү калктын өкүлдөрү өз эне тилинде гана эмес, орус тилинде да эркин сүйлөөгө жетишшип, натыйжада эки тилдүүлүктүн (билингвизмдин) өнүгүшүнө толук мүмкүндүк туулду. Мунун өзү улуттук тилдерге кабыл алынган орус сөздөрүнүн

түп нускадагы колдонулуш нормасын кошо өздөштүрүү жагына да чон таасирин тийгизбей койгон жок. Алгачкы кабыл алынган мезгилде *кеперетип*, *кемесия*, *башпурт*, *бырасент*, *берме*, *семен*, *жаарапия*, *кымыя* түрүндө колдонулуп келген сөздөрдүн кийин *кооператив*, *комиссия*, *паспорт*, *процент*, *ферма*, *цемент*, *география*, *химия* сыйктуу стабилдүү нормага салынышы булардын жогоркудай өздөштүрүлүш деңгээлинин түздөн-түз натыйжасы болуп саналат.

Кабыл алынган орус сөздөрүн учурдун талабына ылайык нормада колдонууга өтүү үчүн улуттук алфавиттин составына кошумча тамгаларды киргизүү маселесин да кошо чечишке туура келген эле. Андай тамгаларды кабыл алмайынча, орус сөздөрүнүн жазылышын орус орфографиясындагыдай нормага салышка мүмкүн болмок эмес. Мындаи социалдык маселе кыргыз тилине да тиешелүү болгондуктан, орус тилинен кирген сөздөрдүн жазылышы жөнүндөгү орфографиялык эрежелер алфавиттин составына кошумча тамгалардын киргизилиши менен бирге чечилип, кабыл алынган эрежелер мезгил-мезгили менен толукталыш, такталыш турду. Азыр кыргыз тилинин ички бөтөнчөлүктөрүнө баш ийип, тыбыштык түрүн өзгөрткөн боюнча элге сиңип кеткен айрым орус сөздөрү гана мурдатан бери калыптанып калган эски нормасын өзгөртпей жазылыш жүрөт. Алар: *самоор*, *меш*, *каамыт*, *соко*, *момосуй*, *сот*, *керебет*, *коожоюн*, *баркыт*, *желетке*, *кемсел*, *чиркөө* ж. б. Булардын колдонулушун түп нускадагы нормасына салып өзгөртүүнү тил практикасы талап кылбайт жана антүүгө мүмкүн да эмес.

Бир тилден экинчи бир тилге оошкон сөздөр өзүнүн түп нускасында көп маанилүү сөздөр катары жашап келген болсо, кийинки тилге анын бардык маанилери толук кабыл алынбай калышы да мүмкүн. Мындаи учурда белгилүү биреө гана башка тилдин карамагына өтүп, семантикалык жактан чектелген абалда болуп калат. Кәэде сырттан кирген сөздөр өзүнүн баштапкы семантикасынан ажырап, таптакыр башка сөзгө айланып кетиши да мүмкүн. Муну кыргыз лексикасына орус тилинен кабыл алынган төмөнкүдөй сөздөрдүн семантикалык мүнөзdemесү аркылуу далилдешке болот.

Орусча *масть* деген сөздүн бир мааниси карта оюнундагы «*маш*» (*маш келүү*, *маш тийүү*, *машы менен басуу*) деген түшүнүктүү билдириет, кыргыз тилине бул сөздүн ушул гана мааниси өткөн. Мунун орусча түшүндүрмө сөздүктөрдө «цвет шерсти у животных» деп түшүндүрүлүп жүргөн мааниси (жаныбарлардын түгүнө карата аныкталуучу өнү-түсүн билдириген

мааниси) кыргыз тили үчүн зарылчылыгы жок десек болот, анткени бул маани кыргызча өң, түс деген төл сөздөр аркылуу берилет.

Кыргыз тилиндеги зоот тукум, зоот айгыр, зоот бука, зоот ўйлар сыйктуу сөз айкаштарында колдонулуучу зоот орусча завод деген сөздүн экинчи маанисинин («предприятие для разведения породистых лошадей») негизинде пайда болуп, бирок мунун семантикалык жагы гана эмес, тыбыштык түрү да кескин өзгөрүүгө учуралган. Мында이ынча алып караганда, мунун «асыл тукум» деген түшүнүктүү билдириүүчү кийинки мааниси түп нускадагыдан алда канча өзгөчөлөнгөн жаңы мааниге жатат. Ошол себептен улам зоот кыргыз тилинде өз алдынча лексикалык бирдик болуу даражасына чейин келип жеткен. Бул сөз завод түрүндө колдонулганда, түп нускадагы бардык маанилери ошол калыбынча калат. Демек, завод жана зоот материалдык теги бир экендигине карабастан, азыр булардын ар бири өзүнчө сөз катары жашап келет.

Кыргызча борум деген сөздүн материалдык негизи орусча форма деген сөзгө барыш такалат. Мунун форма деген түрү орус жана кыргыз тилдеринде негизинен бирдей эле мааниде колдонулат, ал эми борум азыр маани жактан да, тыбыштык составы боюнча да баштапкы калыбынан өзгөчөлөнүп, өз алдынча сөз катары мильт аткарат (булар туурасында «Унгу сөздөрдүн жана сөз мучөлерүнүн жазылышы» деген параграфта да өзүнчө сөз болгон).

Кәэде бир эле сөзгө экинчи бир сөздүн мааниси да кошо жүктөлүп, натыйжада анын семантикасы мурдагыдан кенеет. Буга суд жана судья деген эки сөздүн семантикалык жүгүн кетергөн сөт деген сөздү мисалга келтирсек болот. Орусча эки башка сөз аркылуу туюнтулуучу ар башка түшүнүктөр кыргыз тилиндеги жалгыз сөзгө жүктөлүп калган. Болуш кыргыз элини мурдагы турмушунда 1) волость (административная единица), 2) волостной управитель (должностное лицо) сыйктуу эки мааниде колдонулуп келген (эки башка сөзгө тиешелүү маанилер бир сөз аркылуу берилип калган).

Сырттан кирген сөздөрдүн жогоруда айтылып өткөндөй өзгөрүүлөргө дуушар болушу булардын семантикалык жактан өздештүрүлүшүнө байланыштуу келип чыккан ар түрдүү кубулуштарга жатат. Мындаи кубулуштар сырттан кирген сөздөрдү кабыл алып жаткан бардык эле тилдерде болбой койбайт. Алсак, кабыл алынган сөздөр бардык мааниси боюнча эмес, кәэде белгилүү бир мааниси аркылуу келип жеткенидин орус тилине мунөздүү төмөнкүдөй фактыларга негиздел

айта кетсек болот. Орусча *кекс* деген сөздүн бул тилдеги колдонулуп жүргөн мааниси мунун түп нускадагы (англис тилиндеги) маанилерине салыштырганда, эң эле тар болуп көрүнө тургандыгы сөздүктөрдө берилип жүргөн төмөнкүдөй түшүндүрмөдөн ачык байкалат: «сдобное сладкое печенье в виде хлеба, хлебца, обычно с изюмом». Ал эми англис тилинде болсо бул сөз «торт», «кекс», «пирожное», «лепешка», «плитка», «таблетка» сыйктуу бир канча түшүнкүтү камтыган кенири мааниде колдонулат. Орустарга немец тили аркылуу келип жеткен *штаб* «орган управления войсками, а также лица, входящие в него» жана «руководящий орган» (жетекчи орган) дегенди гана туюндурат, мунун түп нускадагы маанилери орусча «палка», «жезл», «стойка», «сбережение», «штаб» сыйктуу бир нече сөздүн семантикасына туура келет.

Орус тилиндеги *балык*, *изюм* сыйктуу сөздөр түрк тилдериндегидей жалпы эле балыктын, же жалпы эле жүзүмдүн бардык түрлөрүнө эмес, булардын ар биригин белгилүү бир түрүнө карата айтылуучу тар мааниде колдонулат: *балык* «соленая и проявленная хребтовая часть красной рыбы»; *изюм* — «сущеные ягоды винограда» (мунун *мейиз* деген аты орус тилине кирген эмес).

## § 46. Калькалоо

Буга чейин биз бир тилден экинчи тилге материалдык формасы (тыбыштары) менен кошо даяр түрдө өткөн сөздөр жана алардын өздөштүрүлүшү жөнүндө токтолдуу. Тилдин лексикалык составынын жаны сөздөр, сөз айаштары жана жаны лексикалык маанилер менен толукталышы к а л ь к а (сөзмө-сөз которуу) жолу менен да ишке ашат. Бул термин французча *calque* («көчүрмө», «тууроо») деген сөздөн алынган.

Чет тилдик сөздөрдүн башка тилдерге сөзмө-сөз которулушу (калькаланышы) аркылуу ошол сөздөрдүн структуралык жана семантикалык үлгүсүнүн негизинде экинчи тилдин сөз жаратуу мүмкүнчүлүгү кенийт, ички каражаттарды пайдалануу аркылуу ушундай типтеги жаны сөздөрдүн, сөз айаштарынын жана лексикалык маанилердин пайда болушуна жол ачылат. Демек, калька лексикалык составды байтуунун ички жана тышкы булактарын өз ара айкалыштыруучу касиетке ээ. Буга тышкы булак катары катышы болгон тилдин да жана ошол сөздүн же лексикалык маанинин жара-

лышина өз каражатын жумшаган тилдин да түздөн-түз тиеси бар. Ошол себептен улам калька бир тилден экинчи тилге сөз кабыл алуунун (заимствование) өзгөчө бир түрү катары эсептелип жүрөт. Бул бекеринен эмес.

Кальканын айрым бир үлгүлөрү бир тилден экинчи тилге етуу менен гана чектелип калбайт. Ошол үлгү андан башка тилдерге да көчүп, жаңы сөздөрдүн жасалышына себеп болушу мүмкүн. Маселен, орус тилиндеги *полуостров*-немецче ушундай эле маанидеги *Halbinsel* деген сөздүн үлгүсүнө салынып калькалоодон улам келип чыккан. Этимолог М. Фасмердин маалыматы боюнча мындай калька немец тилине француз тили аркылуу келип жеткен. Мунун андан аркы түпкү теги латынча *paeninsula* деген сөзгө барып такалат (М. Фасмердин «Этимологический словарь русского языка» (1987) аттуу сөздүгүнүн үчүнчү томунун 319-бетин карапыздар). Кыргыз тилиндеги *жарым арал* — буга түздөн-түз байланышы бар калька. Ал бизге орус тили аркылуу келип жеткен.

Адатта калька аркылуу пайда болуучу сөз каражаттарынын ар кандай түрлөрү бир тилден экинчи тилге которуюу иштеринин (котормонун) өнүгүшү же ушундай жол менен термин жаратуу аракетинин башталышы менен кошо пайда боло тургандыгы белгилүү. Мындай шарттар кыргыз тили үчүн ушул кылымдын 20 — 30-жылдарынан бери тарта гана түзүлгөндүгүн айта кетишибиз кажет. Бирок которуюу аркылуу өз ара түш келе калган (*вода — суу, дом — уй, победа — жениш ж. б.*) сөздөрдүн бардыгын төн эле калька дей берүүгө болбойт. Анткени бир тилден экинчи тилге мындайча которуюу аркылуу кандайдыр бир жаңы маани, же болбосо тилдин сөздүк составына келип кошулган жаңы сөз же сөз айкашы пайда боло калбайт. Бул — бир жагы. Экинчиден, структуралык же семантикалык жагынан алганда, бири экинчисине белгилүү дөнгөлдө шайкеш келгидей, биринин үлгүсүн экинчисине окшоштуруп көчүрө койгудай негиз болмоюнча, бардык эле котормо калькага жата бербейт. Маселен, кыргыз тилиндеги *учкуч, эмгек күн, суу сактагыч* орусча *летчик, трудодень, водохранилище* деген сөздөрдүн түздөн-түз үлгүсүнө салынып жасалган, түзүлүшү жагынан ага төп келе турган көчүрмө деп эсептесек болот. Буларды калька деп атоого толук негиз бар.

Калькалар семантикалык жана сөз жасоочу калька болуп, жалпысынан эки топко бөлүнөт. Эгерде бир тилдеги сөздүн белгилүү бир маанисин үлгү катары көчүрүү аркылуу экинчи бир тилдеги ошол эле сөз мурдагыдан өзгөчө кандайдыр

бир жаны мааниге ээ болсо, бул семантикалык калька ага жатат. Мындай учурда өзгөрүү сөздүн семантикалык жагына тарапалат. Кыргыз тилиндеги агым (саясий агым, адабий агым) орус тилиндеги течение деген сөздүн етмө мааниси (направление какой-нибудь области деятельности) аркылуу мурдагыга кошумча жаны мааниге ээ болгон. Муну жогоркудай семантикалык калька деп эсептөөгө болот. Орус тилиндеги *красные, белые* жана *левый, правый* сыйктуу сөздөрдүн коомдук-саясий түшүнүктөрө туура келген мааниси көптөгөн тилдерге семантикалык калька жолу менен каторулуп, мурдагыга кошумча жаны маанилер пайда болгон. Алсак, булар кыргызча *кызылдар, актар* жана *сол (солчул), оң (оңчул)* сыйктуу семантикалык калькалардын жарагышына себеп болгон. *Кеңеш, күрөш, мелдеши* сыйктуу сөздөрдүн азыркы кездеги коомдук-саясий түшүнүктөрдү туюндуруган жаны маанилери да кыргыз тилине жогоркудай жол менен келип жеткен.

Сөз жасоочу калькалар тилдин лексикалык байлыгын артырууда чон роль ойной тургандыгын өзгөчө белгилей кетүүбүз кажет. Анткени бир тилдеги сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын структуралык үлгүсү менен экинчи бир тилге ошондой эле типтеги жаны сөздөрдү, сөз айкаштарын жаратуу сөз жасоонун бирден-бир өнүмдүү ыкмасы болуп саналат. Бирок кальканын мындай түрү аркылуу сөз жасалганда, эки тилдин ар биринин материалдык негизи (морфемалар, сөз айкаштарын кураштырган формалар ж. б.) бири-бирине толук бойдон дал келүүсү сейрек учурдай турган көрүнүш десек болот. Ар бир тилдин өз-өзүнө тиешелүү грамматикалык каражаттары жана типологиялык өзгөчөлүктөрү бар. Ошондой болсо да, жаны сөздөрдү, сөз айкаштарын жаратууга негиз катары алышуучу жалпы үлгүгө салынып, экинчи тилдин ички каражаттары аркылуу учурдун талабына ылайык келген жаны сөз байлыктары жасала берет. *М а с е л е н*, орусча *указание, руководство* деген сөздөрдүн аяккы -*ние, -ство* деген бөлүгү ар башка формада турат, бирок бул сөздөр кыргыз тилине -*ма* сыйктуу бир гана сөз жасоочу мүчө аркылуу берилет: *көрсөтмө, колдонмо*. Орус тилинде *показатель, холодильник, летчик, сварщик* болуп, ар бири ар башка мүчө аркылуу жасалган сөздөр кыргызчага каторулганда, бир гана -*ыч* аркылуу берилет. *М и с а л ы: көрсөткүч, муздаткыч, учкуч, ширеткич.* Дагы: *перестройка* — орустун префикс аркылуу жасалган *женөкөй сөзү*. Мындай каражат кыргыз тилине мүнөздүү эмес, ошондуктан бул сөздү *кайра куруу* деп, татаал формага салып

которушка туура келген. Кээде орус тилиндеги жөнөкөй сөздөр кыргызчага татаал сөз катары калькалана берет. Мисалы: *взгляд — көз караш, граница — чек ара, овцеводство — кой чарбасы, конница — атчан аскер*. Демек, ар бир тилдин сөз жасоо ыкмасында экинчи тилге дал келе бербей турган бөтөнчөлүктөр болбой койбайт.

Сөз жасоочу калька м о р ф о л о г и я лык жана с и н т а к с и с т и к болуп, эз ичинен дагы эки топко бөлүнөт. Мындайча бөлүштүрүү жалпы эле сөз жасоонун морфологиялык жана синтаксистик жолдору менен түздөн-түз байланыштуу.

Кыргыз тилинде морфологиялык калька аркылуу көптөгөн сөздөр жасалган. Мисалы: *келишим* (соглашение), *басым* (давление; ударение), *токтом* (постановление), *чечим* (решение), *колдонмо* (руководство), *кеңешме* (совещание), *котормо* (перевод), *эритме* (раствор), *тендеме* (уравнение), *агартуу* (просвещение), *камсыздандыруу* (страхование), *баракча* (листовка), *сыйлык* (награда), *эстелик* (памятник), *өндүруш* (производство), *чакырык* (призыв), *кайрылуу* (обращение), *көтөрүлүш* (восстание), *төңкөрүш* (переворот), *жазуучу* (писатель), *жетекчи* (руководитель), *тарбиячы* (воспитатель), *окутуучу* (учитель), *угуучу* (слушатель), *тергөөчү* (следователь), *жумушчу* (рабочий), *сатуучу* (продавец) ж. б.

Кыргыз тилинде эки же андан артык унгуулардан куралып, татаал сөздөргө же түрүктуу сөз айкаштырына айланган төмөнкүдей синтаксистик калькалар бар: *мал чарбасы* (животноводство), *күн тартиби* (повестка дня), *тил илими* (языкознание), *жогорку окуу жайы* (высшее учебное заведение), *темир жол* (железная дорога), *баш макала* (передвижка), *кол жазма* (рукопись), *эмгек күн* (трудодень), *сүт эмүүчүлөр* (млекопитающие), *жол башчы* (руководитель), *сүү сактагыч* (водохранилище), *жарым өткөргүч* (полупроводник), *бала бакча* (детский сад), *эл аралык* (международный), *улут аралык* (межнациональный), *өзүн өзү сыноо* (самокритика) ж. б.

Келтирилген мисалдар синтаксистик калькалардын толук түрүнө жатат, анткени булардын ар бир түгөйү кыргыз тилинин өзүндө болгон сөз каражаттары аркылуу которулду. Татаал түзүлүштөн турган түп нусканын ар бир түгөйүнүн ордун алмаштыра турган сөздөрдүн табылышы ар дайым эле мүмкүн боло бербайт. Ошондуктан анын айрым бир бөлүгү которулбай калышы да мүмкүн. Мындайлар жарым калькалар деп аталат. Мисалы: *радио түйүну* (радиоузел), *радио тармагы* (радиосеть), *радио толкуну* (радиоволна), *теле көрсөтүү* (теле-

левидение), төле берүү (телепередача), илимий-техникалык (научно-технический), учкуч-космонавт (летчик-космонавт), мектеп-интернат (школа-интернат), дүң продукция (валовая продукция), капиталдык салым (капиталовложение), жер реформасы (земельная реформа), машина куруу (машиностроение), сугат системасы (оросительная система), темирбетон (железобетон), электр соко (электроплуг), курама команда (сборная команда) ж.б.

Булардан тышкary, кыргыз тилине фразеологиялык маанидеги бир катар сөз айкаштары, айрым макалдар, киринди сөз түрүндөгү сөз айкаштары сөзмө-сөз котуруунун (калькалоонун) натыйжасында келип кирди. Алар: *көздүн карегиндей сактоо* (беречь как зеницу ока), *маселени кабыргасынан коюу* (поставить вопрос ребром), *көңүлдүн борборунда болуу* (быть в центре внимания), *абийриңди жашыңдан сакта* (береги честь смолоду), *жөҗөнү күзүндө санайт* (цыплят по осени считают), *тилекке каршы* (к сожалению), *бактыга жараша* (к счастью), бир сөз менен айтканда (одним словом), *кыскасын айтканда* (короче говоря). Маалымат каражаттарында (газета-журналдардын беттеринде, теле же радио берүүлөрдө) кенири колдонулуп жүргөн *ак алтын, кара алтын, көгүлтүр экран, төгөрек устөл сыйктуу* экспрессивдүү сөз айкаштары орусча *белое золото, черное золото, голубой экран, круглый стол* менен түздөн-түз байланыштуу, булар мына ушул түп нусканын негизинде калька жолу менен жараган сөз айкаштарына жатат.

#### § 47. Кыргыз лексикасынын стилистикалык катмарлары

Кыргыз адабий тили өзүнүн азыркы өсүп-өнүгүү, калыпташытуу этабында функционалдык стилдердин бир нече түрүнө ээ болду. Ошондуктан азыркы кыргыз тилинин оозеки формасы да, жазма формасы да, стилистикалык планда алыш караганда, бир турдүү эмес. Речибизди экспрессивдик-стилистикалык мааниге келтирип, аны стилдин тигил же бул түрүнө салуу үчүн биз ар кандай тилдик каражаттарды колдонобуз. Анын эң негизгилеринин бири лексикалык каражаттар болуп саналат. Лексикалык каражаттардын негизинде тилдин стилистикалык катмарлары пайда болот. Тилдеги сөздөрдүн белгилүү бир стилге карата болгон катышы, ага кандайдыр бир денгээлде тиешелүү экендиги, баарыдан мурда, анын эмоционалдык-экспрессивдик жана семантикалык оттенкаларына (адамдын

ички сезимин, объективдүү чындыкка карата мамилесин, кез карапшын кандайча туюндура тургандыгына) жараша болот. Анткени бир эле түшүнүктүү билдириген жана, мүмкүндүгүнө жараша, биригин ордуна экинчиси колдонула берүүчү сөздөр түрдүү стилистикалык оттенкаларга ээ болуп, биринен экинчиси белгилүү даражада өзгөчөлөнүп да турат. *Мисалы, сууса жана чаңка* деген сөздөрдү өз ара салыштырып көрөлү. Мындайынча алып караганда, булар бирдей эле түшүнүктүү туюндуруп, маани жактан окшош болуп көрүнгөнү менен, *чаңка* өзүнүн кошумча оттенкасы боюнча кәэде *сууса* деген сөздөн бир аз өзгөчөлөнүп, поэтикалык, көтөрүнкү эмоционалдык татымга ээ болуп колдонулушу да мүмкүн. *Маселен: Чанкаганга суу берген, чаалыкканга дем берген* (Усөнбаев). *Чоң — зор — олчойгон* — килейген деген синонимдик катарды түзгөн сөздөрдүн маани жактан белгилүү бир жалпылыкка ээ болуп турушу эч кандай талаш туудурбайт. Бирок булардын ар биригин өз-өзүнө таандык бир катар ички бөтөнчөлүктөрү да жок эмес. Алсак, *чоң — стилистикалык* кошумча оттенкасы жок, стилдин бардык түрлөрүнө бирдей таандык сез; *зор — белгилүү стилистикалык* оттенкасы бар, речтин жалпы мазмунуна көтөрүнкү, салтанаттуу тон берүү учун колдонулуучу сез; *олчойгон, килейген* — булар көбүнчө оозеки сүйлөшүү речинде колдонулуп, бир аз одонороок оттенкасы менен айырмалануучу сөздөргө жатат. Ушундай эле түрдүү стилистикалык бөтөнчөлүктөрдү *акылдуу — акылман, жоош — момун, чеке — маңдай, бала — перзент, эгин — аштык, ыкчам — шайдоот* ж. б. сөздөрдөн да байкоого болот, анткени булардын *акылман, момун, маңдай, перзент, аштык, шайдоот* деген түгөйлөрүнүн ар бири өз-өзүнчө стилистикалык оттенкаларга ээ.

Салтанаттуу кырдаалды билдирип, речке көтөрүнкү тон берүү учун көбүнчө публицистикалык же адабий чыгармаларда төмөнкүдөй риторикалык сез каражаттары колдонулат: *бузулбас достук, бекем тынчтык, жалындуу жаштар, зор ийгилик, очпөс даңк, улуу көсөм, майтарылбас эрдик, кажыбас кайрат, баатырдык, патриоттук, эркиндик, төңдик, төңуккүтүүлүк ж. б.*

Кыргыз лексикасынын стилистикалык катмарларынын негизги (басымдуу) бөлүгүн нейтралдык лексика түзөт. Бул катмарга стилдин бардык түрүнө (илимий стилге, публицистикалык стилге, официалдык-иштиктүүлүк стилине, көркөм адабияттык стилге, оозеки-сүйлөшүү стилине) жалпы таан-

дык болуп колдонулууучу төмөнкүдөй сөздөр кирет: *шаар, кыштак, көчө, тоо, суу, дарак, мектеп, киптеп, ак, көк, жашыл, мен, сен, бар, кел, он, жыйырма* ж. б. Булардын колдонулуш сферасы кенири, бирок кандайдыр бир эмоционалдык-экспрессивдик оттенкаларга, речтин көркөмдүгүн, элестүүлүгүн арттыруу мүмкүнчүлүгүнө же дагы башка стилистикалык касиеттерге ээ эмес. Мындай мүмкүнчүлүктөргө стилистикалык катмарлардын өзгөчө топторунан болуп саналган *к и т е п т и к л е к с и к а* менен турмуштук оозеки сүйлөшүү лексикасы гана ээ боло алат.

**Китеттик лексика.** Лексиканын бул тобуна стилдин бир нече түрүнө мунездүү болгон жана өз ичинен дагы бир канча топторго бөлүнө турган стилистикалык катмарлар кирет. Анын биреө и л и м и й л е к с и к а деп аталат. Илимдин ар түрдүү тармактары (коомдук-саясий, илимий-техникалык тармактар) боюнча колдонулуп жүргөн терминдер илимий лексиканын жалпы негизин түзөт. Алар: *коом, мамлекет, тап күрөшү, революция, социализм, коммунизм, өндүргүч күчтөр, өндүруштүк мамиле, механика, техника, оптика, кислород, газ, лексика, фонетика, грамматика, сүйлем, драма, лирика, комедия, поэзия* ж. б. Илимий лексиканын тобуна кирген ар кандай сөздөр илим менен техниканын ошол тармагындағы түшүнүктөрдү так туюнтуу учун колдонулат. Ошондуктан аларга көп маанилүүлүк жана экспрессивдуулук касиеттери мунездүү эмес.

Иш кагаздары же башка официалдуу документтер (справка, арыз, тил кат, ишеним кат, рапорт, акт, токтом, келишим, милдеттенме, өкүм, указ, приказ ж. б.) учун мунездүү болгон сөздөр жана сөз айкаштары китеттик лексиканын өзүнчө бир тобун түзгөн стилистикалык катмарга жатат. Буга төмөнкүлөрдү мисал қылууга болот: *клиент, арыз ээси, айыптоо корутундусу, токтомдун көчүрмөсү, жарыялайт, токтом кылат, тапшырат, сунуш кылат, милдеттендирет, билдирет, өкүм кылат, күн тартиби, угулду, биринчи маселе, экинчи маселе, сөгүш, эскертуу, пленардык заседание, корутундуу заседание, жарыш сөз ж. б.*

Стилдин бул түрүнө өзүнчө бир даяр «стандартка» окшо-гон төмөнкүдөй түрүктуу сөз тизмектери (штамптар) да кенири мунездүү: *биз, төмөндө кол коючулар; бул справка; көрсөтүү учун берилди; мен, Альмов Бейшен; менин кызыымды, Альмкурова Айнаны; официалдуу адамдар; ...баштап күчүнө кирет; жогорудагы айтылгандардын негизинде; милдеттенме алынды; отчеттук мезгилдин ичинде; устүбүздөгү жылы; алкыш*

*жарыялансын; катуу эскертилсин; ...зарыл деп табылсын; жарыш сөз токтотулусун ж. б.*

Мындай стилистикалык каражаттар маани жактан так, конкреттүү келип, көбүнчө официалдуулук оттенкасы менен өзгөчөлөнүп турат. Ал эми эмоционалдык-экспрессивдүүлүк оттенкасы буларга мүнөздүү көрүнүш эмес.

Публицистикада лексика стилдин ушул түрүнө кирген түрдүү жанрларда кенири колдонулушу төмөнкүдөй сөздөрдү жана сөз айкаштарын кучагына алат: 1) мезгилдик басма сөз иштеринин ички бөтөнчөлүктөрүнө байланыштуу сөздөр жана сөз айкаштары: *кабарчы, ата-ын кабарчы, штаттан тышкary кабарчы, фотокорреспондент, макала, баш макала, каттар бөлүмү, сын жана библиография бөлүмү, сатира жана юмор бөлүмү, интервью, хроника, рубрика, фельетон, комментатор ж. б.*; 2) коомдук турмуштун, чыгармачылыктын, экономиканын, илим менен маданияттын күндөлүк жаңылыктары, ар түрдүү окуялар, саясий жана идеологиялык иштер жөнүндө баяндалган макалаларда, кыскача кабарларда же ар кандай темадагы публицистикалык чыгармаларда да кенири колдонулуучу сөздөр жана сөз айкаштары: *кужүрмөн эмгек, эмгек вахтасы, сунуш кылуу, маселе коюу, демилге көтөрүү, «ак алтын», «кара алтын», көгүлтур экран, кайра куруу, референдум, менчиктештириүү, кичи ишканы, акционердик коом, бизнес, бизнесмен, спонсор, дыйкан чарбасы, агитациялык-массалык иштер, чет элдик кабарлар, чет элдик басма сөз, манифестация, акция, ратификация, декларация ж. б.*

Көркөм чыгармаларда (өзгөчө поэзияда) кенири колдонулган функционалдык-стилистикалык каражаттар эмоционалдык күчтүү таасири, жогорку көркөмдүк татымдуулугу менен айырмаланат. Ошондуктан алар китеяттик лексиканын өзгөчө түрүнө жатуучу стилистикалык катмар болуп саналат. Поэзиялык чыгармаларга, маселен, ак кептер, ак шумкар, булбул, күкүк, алтын, бермет, каухар, гүл сыйктуу метафоралдык эпитеттердин жана махабат, күмар көз, бозой, селки, секем, ардагым, жалжалым, мөлмөлүм, ашыктык, жалындуу, күмарлуу, сүйүктүү ж. б. сөздөрдүн колдонулушу кенири мүнөздүү. Эпостук чыгармаларга мүнөздүү стилистикалык каражаттардын бири катарында айкөл, арстан, кабылан, шер, жолборс, көк жал сыйктуу баатырлардын эпитеттерин, жадыгөй (сыкырычы), черүү (аскер, кол), ак күбө, күрөөкө соот, туулга, чарайна, чопкут (ок өтпес жоо

кийимдеринин аттары), добулбас (барабан), асаба (туу, желек), булдурсун (камчы), жойкума, зулпукор (кылыштар), жазайыл (замбирек), ак келте, алмабаш мылтык, койчагыр (мылтыктардын аттары), сыр найза ж. б. сөздөрдү мисал кылууга болот.

**Турмуштук оозеки-сүйлөшүү лексикасы.** Лексикалык каражаттардын бул тобу көбүнчө женөкөй жана эркин сүйлөшүү речинде, оозеки ангемелешүүдө кенири колдонулат. Мындан тышкары, белгилүү бир социалдык чөйрөнүн адамдарынын сүйлөө речиндеги өзгөчөлүктөрдү (эркин, женөкейлүк ж. б.) көрсөтүү максатында мындай сөздөр адабий чыгармаларда, кээде публицистикада да колдонула берет.

Турмуштук оозеки-сүйлөшүү лексикасы бардык стилдерде бирдей колдонулуучу нейтралдык лексикага, ошондой эле илимий же иш кагаздарынын, официалдык документациянын лексикалык топторуна Караганда өзүнүн эмоционалдык-экспрессивдүүлүк маанидеги бир катар өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат. Мындай маани, маселен, кимdir биреөгө карата жакшы керүү, жалынып-жалбаруу сезимин билдирууде, эркелеттүүдө колдонулуучу төмөнкүдөй сөздөрдөн ачык байкалат: атаке, энеке, апаке, эжеке, садагасы, кагылайын, чырагым, куулунум, берекем, тентегим, күчүгүм ж. б. Төмөнкүдөй сөздөр, мунун тескерисинче, мыскылдоо, шылдын кылуу, кимdir биреөнү кагып-сөгүү же ага жактырбоочулук, нааразылык сезимин билдируү маанисинде колдонулат: салпааяк, шалтаке, катын, сайпана, шумпай, макоо, акмак, дөвөй, келесоо, сандырак, шыпыр (калпычы), кеңкелес, кешиги жок, соргок, кан-кылдаба, калжыраба, былжыраба, дөөдүрөбө, кейбиреди, тантырады, шумшүк, түгөнгүр, онбогур, акмакчылык, итчилик, келесоолук, шайтандык ж. б. Булардын айрымдары одонолук, бир аз оройлук оттенкага да ээ болгон учун адабий лексикага анча жата бербеген Карапайым сөздөрдүн тобуна кирет.

Аталган топко, бул айтылгандардан тышкары, дагы төмөнкүдөй сөздөрдү кошууга болот: ак молдо, атка минер, көрөокат, иш оору, тоголок арыз, көр-жер, итабар, биртике, кум шекер (кант), бортосо (кичине бортосо кайната коёлу), жудурукттай (кичинекей, муштумдай), жуукур (журтту бузган жуукур), сасыткы (бир уядан бир сасыткы), тепек (козукарын), телпек (баш кийим), чапчаң (ылдам) ж. б.

Тилемке каршы, кыргыз лексикасынын мындай катмарларын стилистикалык аспектиде атайлап изилдөө жагы колго алынбай келе жатат. Айрым авторлордун бул проблема боюн-

ча учкай айтылган ойлорунан башка көнүлгө аларлык эч бир илимий әмгек жарага эле. Ошондуктан азыркы қыргыз тилинин лексикалық составынын стилистикалық катмарларга белүнүшүн жана алардын функционалдык стилдерин ар кандай түрлөрүнө карата болгон катышын, ага тиешелүүлүгүн жогоркудай қыскача мунәздөп айтуу менен гана чектелишке туура келет. Бирок бул айтылыш өткөн стилистикалық катмарлар стилдин белгилүү бир түрүнүн чегинен чыгууга тишиш әмес экен деп түшүнүүгө болбайт. Анткени тилдин лексикалық составынын стилистикалық чеги ар дайым эле бир калыпта турбай, стилистикалық катмарлардын ар кайсынысына тиешелүү болгон сездер, зарылдыгына жараша, кәэде өз ара аРАЛАШЫП колдонула бериши да мүмкүн.

### § 48. Қыргыз лексикасынын колдонулуш сферасына карай белүнүшү

Ар бир тилде колдонулган бардык сездердүн жалпы жыныздысы ошол тилдин сездүк составын түзөт. Элдин ан-сезими, дүйнегө көз карашы, маданияты, турмуш-тиричилиги, қылган кесиби кандай болсо, тилдин лексикалық байлыгы да ошол денгээлге төп келет. Лексикалық составында *адабият, маданият, техника, атом, парламент, цивилизация* сыйктуу калктын калың катмарына мааниси түшүнүктүү болгон сездерүү бар адабий тилди колдонгон қыргыз элинин азыркы кездеги ан-сезими, билим деңгээли, маданий жана социалдык жактан болгон өнүгүшүү канчалык даражада экендиги сез байлыгынан улам эле белгилүү болуп тургандыгы талаш туудурууга тишиш әмес. Тилдин лексикалық байлыгы адамдардын коомдук турмушун, рухий дүйнөсүн бардык жактан таамай чагылдыруучу эн маанилүү касиетке ээ. Бирок сездүк составдагы бардык эле сездер тил практикасында бирдей деңгээлде колдонулбайт. Айрымдары сейрек колдонулат жана мааниси да бардык адамдар учун жеткиликтүү боло бербейт. Ошол себептен алар күндөлүк байланыш катышта кенири колдонулуп жүргөн активдүү сез каражаттарынан айырмаланып, өзүнчө топту түзөт. Лексикалық составда белгилүү бир аймакта жашаган же кесиби боюнча өз ара жалпылыгы, жакындыгы бар адамдардын чөйрөсүнө гана кенири тарап, колдонулуш сферасы чектелген сездер да бар. Алар жалпы элдик лексикадан колдонулуш чөйрөсүнүн, таралыш аймагынын чектүүлүгү менен айырмаланат.

Лексикалык составдын жогоркудай топторго бөлүнүшүн жана ар бир топтоту сөздөрдүн мунездүү өзгөчөлүктөрүн айын элестетиш үчүн ар бирине айрым-айрым токтолушка туура келет.

### § 49. Активдүү жана пассивдүү лексика

Тилдин сөздүк составы коомдук турмуштагы ар кандай өзгөрүүлөргө байланыштуу жаны сөздөр, сөз айкаштары менен толукталып, ёсуп-өнүгүп турары белгилүү. Бирок сөздүк составдагы жалпы өзгөрүү тилде жаны пайда болгон лексикалык каражаттардын негизинде гана келип чыга турган тар маанидеги кубулуш эмес. Айрым эскирген сөздөрдүн бара-бара колдонуудан чыгып калышы, же тил практикасында сейрек колдонулуп, пассивге өтүп кетиши да тилдин лексикалык системасындагы өзгөрүүлөрдүн өзүнчө бир түрүнө жатат. Мынданай эскирген сөздөрдүн жана жалпы элдик лексиканын карамагына толук өтүп кете элек жаны сөздөрдүн тил практикасындагы колдонулуш мүмкүндүгү анчалык кенири боло бербейт. Ошондуктан булар жалпысынан пассивдүү сөздөрдүн тобуна кире турган лексикалык каражаттардан болуп саналат. Активдүү сөздөрдүн тобу күндөлүк байланыш-каташта кенири колдонулган жана мааниси да жалпы элге түшүнүктүү, жеткиликтүү болгон сөздөрдөн турат. Мынданай лексикалык каражаттар тилдин сөздүк составынын кепчүлүк бөлүгүн ээлейт. Тилдин азыркы кездеги абалы боюнча алып караганда, активдүү сөздөрдүн тобуна, маселен, чарба, эмгек, курал, уй, жай, too, таш, суу, ал, бер, иште, кооз, сулуу, бийик, эрте, кеч, бар, жок сыйктуу сөздөр, тил практикасында кен-кесири колдонулуп жүргөн саясат, коом, демократия, партия, депутат, парламент, сессия, конституция сыйктуу коомдук-саясий түшүнүктөрдүн аттары, мааниси жалпы элге толук түшүнүктүү болгон экономика, өнөр жай, ишканы, өндүруш, товар, кооператив, наркоз, укол, лексика, грамматика, тыбыш, тамга ж. б. сыйктуу терминдер кирет.

Тилдин лексикалык системасында мурда активдүү сөз катары жашап келген айрым сөздөрдүн колдонуудан чыгып калуу, унутулуу же сейрек колдонула баштоо себептери түрдүүчө тарыхый шарттарга байланыштуу. Ошого жаразша ал сөздөрдүн эскируү даражасы да, чынында, ар түрдүү абалда болот. Кээ бир эскирген сөздөр колдонуудан биротоло чыгып, толук бойдан унутулуп калат. Муну төмөнкүдөй мисалдар

аркылуу далилдесек болот. Айрым әмгектерде келтирилген маалыматтарга караганда, орус тилинде мурда колдонулуп келген төмөнкүдөй сөздөр кийин эскирип, биротоло унутулуп, лексикалык составдан такыр чыгып калган: *стрый* — дядя по отцу; *нетий* — племянник по сестре; *котора* — сопра; *рака* — могила, гробница; *резана* — мелкая денежная единица в Древней Руси; *рамо* — плечо; *сквара* — огонь, пламя; *торонъ* — набег. Мындай сөздөрдү орус тилинин тарыхын изилдеген адистерден башка эч ким түшүнө койбайт.

Кээ бир эскирген сөздөр өткөн турмуш, эски салт, ар кандай тарыхый окуялар жөнүндө баяндалган адабий чыгармаларда, жомоктордо, эпостук же элдик оозеки чыгармалардын дагы башка түрлөрүндө азыркы кезде да колдонула бериши мүмкүн. Демек, эскирген сөздөрдүн да ар кандай түрлөрү бар. Алар төмөнкүдөй тишиштүү топторго ажырайт. Анын бирөө историяздөр, экинчиси архазмаде деп аталат.

*Историзмдер*. Сөздөрдүн активдүү лексикалык запаска кирбей калышынын түрдүү себептери бар. Анын эң негизги себебинин жөнүн мындайча түшүндүрүүгө болот. Эгерде кандайдыр бир сөз аркылуу туюнтулган нерсе же коомдук ар кандай кубулуш, түшүнүк турмушта жашоосун токтолуп, тарыхтын «архивине» өтүп кеткен болсо, аны менен бирге ошол сөздүн өзү да күнделүк колдонуудан чыгып калат. Мындай эскирген сөздөр истиримде деп аталат. Булардын маанисин билүү аркылуу биз элибиздин өткөндөгү коомдук турмушу, мурдагы доордун ар кандай тарыхый окуялары, башкаруу системасы, таптык бөлүнүштөрү ж. б. менен таанышып, аларды көз алдыга элестете алабыз.

Историзмдер, кантсе да, синонимдери жок сөздөрдөн болуп саналат, ошондуктан качандыр бир көздөрдө жок болуп кеткен нерселерди, коомдук кубулуштарды, буюм-теримди ж.б. атоодо мындай сөз каражаттарына кайрылбай коё албайбыз деп айтып келип, Н. М. Шанский буга А. Н. Толстойдун «Петр I» романындағы төмөнкүдөй сөздөрдү мисалга келтирет: *боярин*, *ямщик*, *стольник*, *сокольничий*, *алтын*, *епанча*, *ферязь* (мужское долгополое платье), *кольчуга*, *самopal*, *пищаль*, *единорог* (род пушки).

Кыргыз элинин өткөн доордогу тарыхый окуяларына арналган чыгарма болгондуктан, Төлөгөн Касымбековдун «Сынган кылыч» аттуу романында историзмдер бир топ кенири колдонулган. Алар төмөнкүлөр:

1. Жыйырмадай куралдуу *сарбаз* эки топ болуп, күнкүл-

дөшүп сүйлөшүп турушкан экен. 2. Нұсуп алардын ичинен Жармазар гарнizonунун бир жуз башысын тааныды. 3. Ошол 1845-жылдын жазында Мусулманкул миң башы ордодо жокто Сатыбалды датка капыстан ордону басып, Шералы ханды өлтүрүп, Алым хандын уулу Мурат бекти хан деп жарыялап жиберди. Мурат бек он бир гана күн таажы кийди.

Бул келтирилген сүйлемдердөгү сарбаз кокондук армиянын атчан аскерин билдирет; жуз башы, миң башы — саны жуз, мин чамалуу келген топтордун башкаруучулары; ордо — хандын бийлик жүргүзүп турган жайы, хандын сарайы; датка — Кокон жана Бухара хандыктары тарабынан берилген эн жогорку наамдардын бири, орто азиялык калктар арасында революцияга чейин бийлик жүргүзүп келген ак сөөктөрдүн, төрөлөрдүн жогорку наамы; хан — түрк, монгол элдеринде бийлөөчү укукка ээ болгон князь, монарх; бек — даражасы жагынан хандан кийинки орунга ээ болгон бийлик жүргүзүүчү; таажы — хандардын, падышалардын монархиялык бийликтин белгиси катарында кийүүчү кымбат баалуу баш кийими.

Автордун бул тарыхый романында, жогоркудай сөздөрдөн тышкарлык, аталаык, бий, удайчы, саркер, казый, миршаб, паңсат, өкүмдөр, күш беги ж. б. историзмдер да кенири учурдай.

Падышачылык Россиянын мезгилиндеги башкаруу системасына, административдик-территориялык белүнүшкө же башка коомдук өзгөрүүлөргө байланыштуу пайда болгон бир катар сөздөр революциядан кийинки мезгилде историзмдерге айланып, азыркы кезде пассивдүү лексикалык каражаттар катарында эсептелип калды. Алар: падыша, ак падыша, болуш, старчын, уйз (оёз), жандарма, пристав, полиция, жасоол, бекет, бекетчи, көпөш, тилмеч, кызыл чок ж. б.

Проф. К. К. Юдахиндин «Кыргызча-орусча сөздүгүндө» (1965) кыргыз тилиндеги историзм сөздөр кенири камтылып, ар биринин мааниси тарыхий фактылардын негизинде так түшүндүрүлгөн. Мисалы:

Араан — кол (аскер), отряд. Бул, аскер күчүнүн жайгаштырылыш шартына ылайык, оң араан, сол араан, орто араан болуп аталган.

Бий — кыргыздардын бири-бири менен болгон ички талаштартыштарын, доосун салт боюнча текшерип, бүтүм кылуучу мансаптуу адам (судья).

Болуш — Россия падышачылыгы мезгилиндеги бир нече айылдан турган белгилүү бир административдик бөлүнүштү жана анын башкаруучусун билдирген наам.

*Мударис* — мусулмандардын жогорку дин мектебинин мугалими. Бул сөз түштүк кыргыздарда колдонулган.

*Зекет* — Кокон хандыгынын тушунда әлден малдын санаына жараша алышып келген салык.

Историзмдер эски коомдук түзүлүш, андагы башкаруу системасы, ар кандай тарыхый окуялар жөнүндө жазылган адабий чыгармаларда жана илимий әмгектерде кенири кездешет. Анткени мындай чыгармалардын, илимий әмгектердин авторлору ошол доорго мүнөздүү болгон көрүнүштердү өз учурундагыдай атап, таамай сүрөттөш же илимий жактан талдаш үчүн историзм сөздөрдү колдонбай коё албайт.

*Архаизмдер*. Кыргыз элинин белгилүү жазуучусу Мукай Эллебаевдин отузунчы жылдарда жазылган «Жолдо» аттуу ангемесин окуганыбызда, *от араба* деген сөз катышкан төмөнкүдөй сүйлөмдөрдү кездештирешибиз: «*От араба* качан келет эми?.. Машина катуулаган сайын, кечээ жакында биз чатыр тигип иштеген *от араба* жолдору зымырап, артта калып бараткандай болду... Boom капчыгайында *от араба* зуулдап алыш бара жатты».

Албетте, бул сөз кыргыздарда небактан бери белгилүү «поеzd» деген түшүнүктүү туюндуруп келген эски сөз экендиги жогоркудай контексте ачык эле байкалып турат. Бирок *от араба* деген сөздүн өзү эскирип, азыркы кезде колдонуудан чыгыш калганы менен, бул сөз аркылуу туюндуруулуп келген нерсе (поезд) мурдагы калбынан козголгон жок. Ал мурдагы кыргызча атын өзгөртүп, орусча аты менен жашай баштады, эски аты колдонулбай калды. Тилдин сөздүк составындағы мындай эскирген сөздөр арханизмдер деп аталат.

Архаизмдер менен историзм сөздөрдүн ортосунда төмөнкүдөй айырма бар. Архаизм сөздөр аркылуу туюндурулган нерселер, түшүнүктөр мурдагы турмушта жана кийинки турмушта да жок болуп кетпейт, жашай берет. Бирок алар жаны сөздөр менен аталашып, эски аттары архаизмдерге айланат. Тактап айтканда, ошол сөздөр менен аталашып келген нерселер, түшүнүктөр эскирбестен, алардын мурдагы аталашы гана эскирип, колдонуудан чыгыш калат же пассивдүү колдонула баштайт. Мындайынча айтканда, архаизм сөздөрдүн өзүнө маанилеш синонимдери болууга тийиш. Алар архаизмге айланган сөздөргө караганда тил практикасында активдүү колдонулат. Муну орус тилинен көлтирилген төмөнкүдөй мисалдардан ачык байкоого болот (синонимдери кашаанын ичинде берилди): *мовница* (баня), *петел* (петух), *лик* (лицо), *торг*

(базар), сполох (тревога), кормчий (рулевой), ловитва (охота),  
вояж (путешествие), пиимт (поэт) ж. б.

Совет бийлигинин алгачкы жылдарында революция дегенди «ыңқылап», «төңкөрүш», «көнтерүш», «өзгөрүш» деп атоо, пролетариатты «жалчы», демонстрацияны «кыр көрсөтүү», борборду «түп киндик», экваторду «чон кырчоо», китеекана-ны «кырааткана», экзаменди (сыноону) «ымтыкан», текстиль (текстиль комбинаты) дегенди «өрмек» (өрмек комбинаты), жумушчууну «жумушкер», колхозду (коллективидүү чарбаны) «бирикме чарба» же «уюшма» деп атоо оозеки речтөн да, бас-ма сез беттеринен да кенири учурал келген. Бирок бул сездер бара-бара колдонуудан чыгып, архаизмдерге айланып, ордуна азыркы биз колдонуп жүргөн жаны сездер жааралды. Мындай архаизм сездердүү ошол мезгилдеги турмушту баяндаган адабий чыгармалардан кездештириүүгө болот. Алсак, Түгөлбай Сыдыкбековдун «Тоо арасында» аттуу романында, Мукай Эле-баевдин «Узак жол» романында же анын башка ангемелеринде бул сыйяктуу сездер кенири колдонулган. Революциядан кийинки жылдарда (20 — 30-жылдарда) кыргыз тилинде чыккан газета-журналдардын, окуу китеептеринин беттеринен да мындай сездердүн көп колдонулуп келгендигин байкоого болот. Алсак, архаизмдердин ар кандай түрлөрү «Эркин тоо» газетасына жарыяланган макалаларда жыш колдонулуп келген. Бирок булардын архаизм сездерге жата тургандыгын кыргыз тилинин азыркы абалына салыштыруу аркылуу гана баам кылууга болот. Өз учурунда бул сездер архаизмдерге жата турган тилдик фактылардан болгон эмес. Алар кайсылар экен-дигин айкын элестетиш үчүн бир нече мисал келтире кетсек болот. Жыйырманчы жылдардын ичинде кыргыз тилинде чыккан газета-журналдардын кандай орган экендигин баян кылуу үчүн тил деген сез колдонулуп келген (азыр мунун ордуна орган деген сез колдонулат): «Эркин тоо»... жаштар комитети жана кесипчилер уйумунун тили болуп чыгат» (газетанын 1926-жылдын 4-январындагы саны).

Бул газетада, мындан тышкary, төмөнкүдей архаизм сездер колдонулуп келген: *жай байлык* (жеке менччик), *кыр көрсөтүү* (демонстрация), *утуш кагазы* (облигация), *түп киндик* (борбор), *сөз жарыштыруу* (дискуссия), *өкмөт өнөрү* (өнөр жай) ж. б.<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Бул туурасында Ж. Мамытов менен З. Кулумбаевынын «Азыркы кыргыз тили» (Фрунзе, 1971) аттуу китеебинин 53 — 58-беттеринен караныздар.

Октябрь революциясынан кийинки мезгилде айлардын эс-  
киче аттары (бирдин айы, жалган куран, чын куран, бугу,  
кулжа, теке, баш оона, аяк оона, тогуздун айы, жетинин айы,  
бештин айы, учтүн айы) уннтулуп, алардын ордуна жаңычасы  
(январь, февраль, март...) пайда болду. Демек, кыргыз тилин-  
деги айлардын эс-киче аттары бутундөй архаизм сездерге ай-  
ланып кетти. Ал эми мүчөлгө карата жыл сүрүштүрүү, ошон-  
дой эле жылдардын айбанат аттары менен берилген эс-киче  
аталышы (чычкан, уй, барс, коён, улуу, жылан, жылкы, кой,  
мечин, тоок, ит, донуз) кыргыз элинин азыркы турмушуна  
мурдагыдай кенири тараган көрүнүш эмес. Ошондуктан мүчөл  
деген сездүн өзү жана жогоркудай жыл аттары азыр толук  
байдон историзмдерге айланып калды, анткени жыл эсептөөнүн  
эски формасына караганда, анын жаңы формасынын колдо-  
нулушу алда канча активдүү.

**Неологизмдер.** Күндөлүк байланыш-катьшта колдонулбай  
калган же сейрек колдонула баштаган жогоркудай историзм жана  
архаизм сездерге караганда, жалпы элдик лексиканын  
карамагына етүп, бара-бара активдүү колдонулуп кетүүгө толук  
шарты бар жаңы сез каражаттары тилдин сездүк составынын  
неологиям деп аталган өзүнчө бир белгүн түзөт. Коомдук турмуштун ар кандай жаңы кубулуштарын, жаңы  
түшүнүктөрдү, нерселерди атоо үчүн пайда болгон сездер, сез  
айкаштары же сездүн жаңы маанилери неологиям деп  
аталат. Мынтай жаңы сездердүн же жаңы маанилердин пайда  
болушу коомдук турмуштун өзүндөгү жаңылыктарга тикеден-  
тике байланыштуу. Бирок неологизмдер тилде пайда болор зам-  
мат эле активдүү сез каражаттарына айлана койбайт. Алар  
күндөлүк байланыш-катьшта, басма сез беттеринде кенири  
колдонулуп, мааниси жалпы элге жеткиликтүү, түшүнүктүү  
боло баштаганда гана тилдин активдүү сез каражаттарына ай-  
ланып, неологиям болуудан калат. Демек, неологизмдер коом-  
дук турмуштун белгилүү бир мезгилий үчүн гана жаңы сез катары  
сезилет да, андан кийин тилдин сездүк составындағы активдүү  
сез каражаттары сыйктуу жашпай берет. Мисалы, айыл чарбасын  
коллективдештириүү убагында пайда болгон колхоз, совхоз, кол-  
хозчу, трактор, тракторчу, бригада, эмгек күн, агроном,  
артель ж.б. сездер өз учурунда неологиям катары сезилгени  
менен, кийин кыргыз тилинин активдүү сез каражаттарына  
айланып, бат эле жалпы элдик мүнәзгө ээ болду.

Кыргыз лексикасы жалпы эле Совет бийлигинин жыл-  
дарындағы мезгилде жогоркудай жаңы сездер менен көбүрөөк

толукталып келди. Алар күндөлүк байланыш-каташта кенири колдонулуучу активдүү сөз каражаттарына өтүп жатты. Бирок мындаид көрүнүш кыргыз тилиндеги бардык эле неологизмдерге мүнөздүү боло алган жок. Алардын кәэ бирлери кийин историзмдердин тобуна кошуулуп, пассивге айланып кетти. Анткени ал сөздөр аркылуу аталган түшүнүктөрдүн, нер-сelerдин өзү да турмушта жашоосун токтотту. *М и с а л ы: союз кошчу, жаңы унөм саясаты, ыктыярдуулар отряды, кызыл жүк, кудайсыздар уюму, кедей топ ж. б.*

Бул сыйктуу историзмдерге же архаизм сөздөргө өткөн неологизмдер кыргыз лексикасында саналуу гана десек болот. Жалпысынан алганда, кыргыз тилиндеги кийинки жарым кылымдан ашуун мезгил ичинде пайда болгон неологизм сөздөрдүн көпчүлүгү азыркы кезде активдүү колдонулуп келе жаткан сөз каражаттарына айланган. Алар төмөнкүлөр: *тап* (тап күрөшү, жумушчу табы), *автомат*, *өнөр жай*, *басма сөз*, *газета*, *журнал*, *машина*, *техника*, *радио*, *театр*, *телевизор*, *бульдозер*, *экскаватор*, *агрегат*, *механизатор*, *космос*, *космодром*, *космонавт*, *спутник*, *корабль*, *орбита*, *ракета* ж. б.

Кыргыз тилиндеги бир катар неологизмдер кайра куруу мезгилиндеги коомдук-саясий өзгөрүштөрдүн натыйжасында жаралды жана оозеки речте да, басма сөз беттеринде да кенири колдонула баштады. Алар: *бартер*, *инвестиция*, *инвестор*, *коммерция*, *бизнес*, *маркетинг*, *приватшатыруу*, *купон*, *концерн*, *спонсор*, *акция*, *доллар*, *валюта*, *колледж*, *модернизация*, *плюрализм*, *рейтинг*, *референдум*, *преамбула* ж. б.

Колдонулуш сферасы чектелген жана мааниси да кенири массага анча жеткиликтүү, түшүнүктүү боло бербеген сөздөрдүн өзүнчө бир тобун түзгөн лексикалык катмар д и а л е к т и з м д е р жана п р о ф е с с и о н а л и з м д е р деп аталат.

Диалектизмдер. Улуттук тилдин жергиликтүү өзгөчөлүктөрүнөн болуп саналган диалектилик лексика, негизинен, оозеки речте колдонула тургандыгы белгилүү. Эгерде мындаид сөздөр көпчүлүк элге арналып жазылган тексттерде (өзгөчө адабий чыгармаларда) көбүрөөк колдонула берсе, алар диалектизмдерге айланып кетүүгө тишиш. Диалектизмдер көркөм чыгармаларда адабий каармандардын речиндеги өзгөчөлүктөрдү көрсөтүү, же жергиликтүү калктын турмуш тиричилигине, салтына мүнөздүү белгилерди чагылдыруу максатында колдонулат. *М а с е л е н*, *М. А. Шолоховдун чыгармаларын окуганыбызда, төмөнкүдөй диалектизмдерди учуратабыз: курень — казачий дом, коваль —*

*кузнец, справа — одежда казака, шлях — дорога, бугай — бык*  
(племенной) ж. б.

Айрым бир орус авторлордун адабий чыгармаларында *завириха* — метель, *баской* — красивый, *задергушка* — занавеска, *плахта* — род юбки, *пунька* — род чулана, *горлач* — узко-горлый кувшин, *дулейка* — ватная кофта сяктуу диалектизмдер колдонулары айтылып жүрөт<sup>1</sup>.

Тилдик фактылардын жөнүнө карата диалектилик өөздөр (диалектизмдер) лексикалык, семантикалык, этнографиялык, фонетикалык жана морфологиялык диалектизмдер болуп, бир нече топко бөлүнөт.

Л е к с и к а л ы к д и а л е к т и з м д е р адабий тилдеги айрым сөздөр менен көп учурда синонимдеш болуп калышы да мүмкүн. Анткени ал диалектилик сөздөр адабий тилдеги башка бир сөздөр менен маани жактан төп келишип, бир эле түшүнүктү туюндуруу учун параллель да колдонула берет. М и с а л ы:

асел (әсәл)	—	адабий тилде <i>бал</i>
<i>тыбыт</i>	—	адабий тилде <i>чөбөгө</i>
<i>текмат</i>	—	адабий тилде <i>кур</i> ( <i>кайыш</i> <i>кур</i> )
<i>калит</i> (кэллит)	—	адабий тилде <i>ачкыч</i>
<i>чертмек</i>	—	адабий тилде <i>комуз</i> (музыкалык аспап) ж. б.

Кээ бир сөздөрдүн диалектиликий белгиси айтылышында эмес, берген маанисинде болушу мүмкүн. Мындай диалектизмдер адабий тилдеги ошол эле сөздөрдүн өзү сяктыуның көрүнөт, бирок мааниси андан взгөчө болгон соң, с е м а н т и к а л ы к д и а л е к т и з м д е р д ер деп аталат. Кыргыз тилиндеги *челек* деген сөздүн адабий тилдеги жана түштүк диалектидеги маанисин өзара салыштырып көрсөк, ар бириnde ар башка түшүнүктү туюндуруу учун колдонуларын байкайбыз. Бул сөздүн диалектиликий өзгөчөлүк катарында эсептеле турган белгиси «чака» деген идиш маанисинде колдонулуп калышында, адабий тилде болсо *чака* менен *челек* бири-бирине окшо-богон эки башка идишти билгизет.

Түштүк диалектиде *торпок* адабий тилдеги *музоо* деген сөзгө маани жактан туура келет, ал эми *көрпө* деген сөз болсо «жууркан», «төшөк» маанисинде колдонуллат. Булардын ар биринин

<sup>1</sup> Современный русский язык. Для студентов, обучающихся по специальности «Журналистика». Издательство Московского университета, 1971, с. 55 — 56.

диалектилиг өзгөчөлүгү берген маанисine жараша аныкталат. Ошондуктан семантикалык диалектизмдерге жатат.

Адабий лексикада өзүнө маанилеш келген же айтылышы окшош болуп колдонулган түгөйлерү жок айрым бир диалектилиг сөздөр этнографиялык диалектизмдерди и тобун түзөт. Алар жергиликтүү калктын үрп-адатына, чарбачылыгына, үй тиричилигине байланыштуу этнографиялык белгилерди, үй буюмдарынын, эмгек куралдарынын аттарын ж. б. туондуруу үчүн колдонулат. Мисалы: *патир* (пәтир) — наандын бир түрү, *байтеше* (пәйтеше) — жыгач чабуу үчүн колдонулуучу эмгек куралы, *жегде* — көкүрөгү ачык, жакасыз тигилген кейнек, *чарпая* — бир канча адам отурууга ылайыкталып жасалган жазы, терт чарчы келген такта ж. б.

Адабий чыгармаларда кебүрөек кездешүүчү фонетикалык жана морфологиялык диалектизмдердеге темөнкүлөрдү мисал кылууга болот:

*баки* (адаб. т. *маки*) — «Курч бакини кармаган калыбында...» (Сыдыкбеков);

*тобулгу* (адаб. т. *табылгы*) — «Чоктой кызыл тобулгуда нур жанып» (Эралиев);

*оопаз* (адаб. т. *ноопаз*) — «Кызыл уйдун мурунтугун чечип, кара оопаздын чүлүгүн алды» (Сыдыкбеков);

*чабиякей* (адаб. т. *чабалекей*) — «Уясын эптештирген чабиякейдей...» (Сыдыкбеков);

*жаңак* (адаб. т. *жаңгак*) — «Түркүн оюу, чийүү түшүрүп, жанактан идиш кырчу, кайындан ээр чапчу» (Касымбеков);

*буун* (адаб. т. *муун*) — «Бууну кетип калыптыр» (Касымбеков);

*кечит* (адаб. т. *кечүү*) — «Үч кез дубалы мыктап салынган, кечит жактагы дебөчөдө турган бак-дарактуу короолор...» (Айтматов);

*жатыры* (адаб. т. *жатат*) — «Байкуш кемпир жетине албай, Алкап бизди жатыры» (Эралиев);

*журу* (адаб. т. *жүрөт*) — «Басып жалгыз жүрүбү?».

«Бирдап-бийлеп жүрүбүз» (Эралиев);

*мелже* (адаб. т. *мээле*) — «Кай жакты мелжеп жатышты экен?» (Касымбеков);

*жүзтөмөн* (адаб. т. *устөмөн*) — «Алымкул сербейген эки жантактын ортосунда жүзтөмөн түшкөн бойдон жаткан экен» (Касымбеков);

*болбоң* (адаб. т. *болбоңуз*) — «Ылайым өмүр бою кем болбоң» (Абдукаримов).

Мисалга келтирилген диалектизмдер адабий тилдеги сөздөрдөн мааниси боюнча эмес, тыбыштык түрү же грамматикалық формасы боюнча гана айырмаланат. Ошондуктан мындай тилдик фактылар фонетикалық же морфологиялық диалектизмдерге жатат.

**Профессионализмдер.** Белгилүү бир иш тармагына, кесипчиликке, адистикке байланыштуу түшүнүктөрдүн аттары профессионал измдер деп аталат. Алар белгилүү бир кесип тармагында иштеген же кесиби, адистиги боюнча єзара байланышы, жакындыгы бар адамдардын чейрөсүндө кенири колдонулат. **Маслен**, кыргыз тилинде мунүшкөрлүк (куш салуу) кесибине байланыштуу төмөнкүдөй профессионализмдер бар экендиги белгилүү: **далба** — алгыр күштарды үндөп чакыруу учун көрсөтүлө турган жем, **чырга** — бүркүт таптоодо же аны салууда колдонулуучу жапайы андын (көбүнчө түлкүнүн) кеби, **түлөк**: **бозум түлөк, таш түлөк, кум түлөк, ным түлөк** — алгыр күштардын кайталанып түлөө мезгилин туюндурууучу аттар, **сонор** — жаны кар түшкөндөгү аңчылык.

Өрмөк согуу ишине байланыштуу **адыргы, кылыш, эриш, аррак, күзүк, тамекичиликке** байланыштуу **төлө, түлкү, тайсыяктуу сөздөр, дары-дармек** өсүмдүктөрүн иштетүүдө колдонулуп келген **чанжы, отооч, тилгич, кыргыч, кокозо, пахтачылыктагы шүдүгөр, жагана, шана, шаналоо, козопая, косек, чигит** ж. б. сөздөр да профессионалдык лексиканын фактыларынан болуп саналат. Бирок булардын айрымдарынын колдонулуш сферасы мурдагыдан алда канча кенейип, азыркы кезде коомдук турмуштун кенири чейрөсүндө активдүү колдонула турган жалпы элдик лексиканын карамагына өтүп калды. **Маслен**, пахтачылыкка байланыштуу сөздөр (**пахта, чигит, козопая, косек** ж. б.) кесипчиликтин мурдагыдай тарчейрөсүндө гана эмес, азыр бардык жерде активдүү колдонулуп келе жатат.

Колдонулуш сферасы белгилүү даражада чектелген лексикалык каражаттардын тобуна илимий-техникалык, коомдук-саясий, маданий ж. б. тармактарга байланыштуу чейрөдө кенири колдонулуучу терминдерди да кошууга болот (терминдер жана терминология туурасында мындан кийинки параграфта өзүнчө сөз болот). Терминдердин жана профессионализмдердин колдонулуш сферасынын чеги диалектизмдердики сыйактуу аймактык (территориялык) мүнөздө эмес. Алардын колдонулушунда социалдык гана чектелүү бар. Бирок терминдер менен профессионализмдерди, эгерде алардын кол-

донулуш сферасы тар чейрө менен гана чектелип калбаган болсо, адабий лексикадан сырткары турган сөз каражаттары деп эсеп кылууга болбайт.

### § 50. Терминдер жана терминология

Ар бир илим тармагында, техникада, өндүрүштө, саясатта, искусство ж.б. өзүнө таандык терминдердин системага салынып, атайын кабыл алынган белгилүү топтору болууга тишиш. Терминдердин мындай системасы т е р м и н о л о г и я деп аталат. Алсак, тил илиминде төмөнкүдөй терминдер колдонулат: *грамматика, лексика, орфография, тыбыш, тамга, үндүү, унсуз, омоним, синоним, сүйлем* ж. б. Мындай тилдик каражаттар физика, математика, химия, биология, медицина, философия, экономика ж.б. илимдердин, ошондой эле техникиналын, өндүрүштүн, искусствонун түрдүү салааларында кенири колдонулат.

Т е р м и н — илимдеги же техника багытындағы, өндүрүштөгү белгилүү бир түшүнүктүн официалдуу түрдө кабыл алынган наамын туюндуруу үчүн колдонулган сөз жана сөз айкаштарынын бир түрү. Бул латынча *terminus* («чек аралык белги», «чек ара», «чек») деген сөздөн алынган. Башка сөздөргө салыштырганда, терминдер өзүнө таандык бир катар мүнөздүү белгилери менен айырмаланат. Жалпысынан алганда, биз күндөлүк турмушта колдонуп жүргөн сөздөрдүн кыйла бөлүгү көп маанилүү келет, алар ар түрдүү эмоционалдык, экспрессивдик кубулушка ээ болуп, көркөм каражат катары да колдонулат. Мындай көрүнүштер терминдерге, чынында, ылайык келүүчү белгилерден әмес. Бир маанилүүлүк (однозначность), нейтралдуулук жана белгилүү бир адистикке, илим тармагына тиешелүү болуп колдонулган конкреттүүлүк — булардын бардыгы терминдерге жалпы мүнөздүү болгон башкы белгилерге жатат. Тилдин сөздүк составындағы башка (термин әмес) сөздөр менен салыштыра келгенде, терминдерге мүнөздүү болуп турган бирден-бир өзгөчө касиет деп мына ушуларды эсеп кылууга болот.

Термин бир маанилүү болуп, белгилүү бир түшүнүктүн гана аты катары колдонулушу керек деген талап, чынында, практикалык зарылдыктан улам келип чыккан. Эгерде термин көп маанилүү сөздөрдүн эсебинен жааралса же ал терминологиялык мааниден тышкыры дагы башка мааниге ээ болуп турса,

анда чаташуулар пайда болуп, конкреттүүлүк сапатынан ажырашы мүмкүн. Ошондуктан терминдердин ар дайым бир гана мааниге ээ болуп колдонулушу жогоркудай практикалык максатты көздөгөн касиет катары бааланат. Бирок мындай талап бардык эле учурда мүмкүн боло бербегендиктен, термин жана термин эмес сөздөрдүн арасында ез ара алмашуу, биринен экинчисине көчүп туруу сыйктуу карым-катьштарга да жол берилип келе жаткандыгы белгилүү. Ошол себептен улуттук тилдердин жалпы маанидеги айрым сөздөрү термин катары да колдонулуп келүүдө. Буга кыргыз тилинде лингвистикалык термин катары колдонулуп келе жаткан ээ (сүйлөмдүн ээси), *үңгү* (сөздүн үнгусу), *мұчө* (сөздүн же сүйлөмдүн мұчесү), *муун* (сөздүн мууну), же болбосо математикалык терминдерге айланган *кошуу*, *алуу*, *бөлүү*, *көбөйтүү*, *бөлчөк* сыйктуу сөздөрдү мисалга келтирсек болот. Булар ушул аталган илим тармагына түздөн-түз байланыштуу болуп колдонулган учурда жогоркудай чектелген мааниде болуп, ошол тармак жагына тиешеси бар конкреттүү бир түшүнүктүн атын туюндурат.

Адатта сырттан келип кирген сөздөрдөн турган терминдердин көп маанилүү болуп колдонулушу анча мүнәздүү көрүнүш эмес. Ошондуктан булардын ар бири кандай терминологиялык системага тиешелүү болуп турса, ошого ылайыкталган конкреттүү бир түшүнүктүн атын туюннат. Маселени, кыргыз адабий тилиндеги *атом*, *молекула*, *телескоп* сыйктуу физико-техникалык терминдерди, же болбосо *фонема*, *морфема*, *артикуляция*, *орфоэпия*, *агглютинация* сыйктуу лингвистикалык терминдерди алып көрсөк, булардын ар бири, кандай контексте турса да, езүнүн бир гана маанисинде колдонулат. Андан өзгөчөлөнгөн кандайдыр бир кошумча мааниге булардын эч бирөө ээ эмес.

Терминдердин бардыгы тен, жогоруда мисалга келтирилгендей, жеке сөздөрдөн турбайт. Ар бир илим тармагында, техникада, өндүруштө ж.б. термин катары колдонулуп келе жаткан сез айкаптары (алар көп составдуу татаал аттардын тобуна кирет) да аз эмес. Буга төмөнкүдөй орусча терминдерди мисал кыла кетсек болот: *точка кипения, сила притяжения, переменный ток, прямой угол, двигатель внутреннего сгорания, совершенный вид* (в глаголе), *производительные силы, прибавочная стоимость, промышленный капитал, финансовый капитал, торговый оборот ж. б.* Мындай структуралык формадагы терминдер кыргыз тилинде да бар: *жарым откөргүч, төң салмактуулук, тартылуу күчү, тик бурчтук, өндүргүч*

*күчтөр, капиталдык салым, кошумча нарк, географиялык чөйрө ж. б.*

Чыгыш теги боюнча алыш караганда, терминологиялык системанын ар бири ар түрдүү булактардан жааралгандыгы, буга улуттук тилдин төл сөздөрү да ички булак катары тартылыш, ошондой эле сырттан келип кирген лексикалык кабыл алуулар да кошулгандыгы жөнүндө айта кетүүгө туура келет. Терминдердин жалпы системасы, улуттук тилдин өзүндөгү ички мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен бирге, кийинчөрөк башка тилдерден оопшуп кирген сөздөрдүн эсебинен да толукталыш келген.

Кыргыз адабий тилинин терминдик мааниге ээ болуп, белгилүү бир терминологиялык системанын карамагына өткөн төл сөздөрү же ушундай эле милдет аткарып, кийин термин катары да колдонула баштаган араб-иран сөздөрү туурасында биз төмөнкүлөрдү мисалга келтире кетсек болот. Булар термин жаратуунун ички булагы катарында эсептелүүгө тийиш.

Кыргызча терминдердин мындай булактан жааралып чыгышына, чынында, орус тилинин да таасири тийбей койгон жок. Анткени мындай терминдердин көпчүлүк бөлүгү бил тилдеги ушул сыйктуу терминдерди калькалоонун (кыргыз тилине сөзмө-сөз каторуунун) натыйжасында жааралып келгендиги талашсыз. Алсак, баяндооч, аныктооч, толуктооч деген терминдер орус тилиндеги *сказуемое, определение, дополнение* сыйктуу грамматикалык терминдердин түздөн-түз үлгүсүнө салынып жасалган. Муну аныкташ учун ушул терминдердин эки тилдеги материалдык негиздерин, түзүлүш структурасын өз ара салыштырып көрүүнүн өзү эле жетиштүү болуп турат. Дагы: *салмаксыздык, тең салмактуулук, кубаттуулук, кылмыштуулук, уч бурчтук, төрт бурчтук* — булар орусча *невесомость, равновесие, мощность, преступность, треугольник, четырехугольник* сыйктуу терминдердин үлгүсүндө жааралган. Ал эми амал (арифметиканын төрт амалы), менчик (мамлекеттик менчик, жеке менчик) орусча *действие, собственность* сыйктуу терминдердин семантикалык үлгүсү боюнча терминдик мааниге ээ болгон. Составдык бөлүктөрдөн кураган татаал түзүлүштөгү төмөнкүдөй терминдер да, негизинен, калька аркылуу жааралган: *айыл чарбасы, эл чарбасы, дыйкан чарбасы, кичи ишкана, чекене баа, мамлекеттик камсыздандыруу, жөнүл өнөр жай, оор өнөр жай, курагадуу күчтөр, татаал гүлдүүлөр, сүт эмүүчүлөр, өздүк көркөм чыгармачылык, көп чекит, кош чекит, утүрлүү чекит, эркин күрөш ж. б.*

Көптөгөн адистер, окумуштуулар термин жаратууда башка тилдердин даяр үлгүсүн пайдаланып, ошол аркылуу эне тилдеги ички мүмкүнчүлүктөрдү аракетке келтирип, лексикалык составдын жаны сөз байлыктары менен толукталышына өз салымдарын кошуп келишкен. Алсак, улуу окумуштуу М. В. Ломоносов өз эне тилиндеги бир катар сездөрдү чет тилдердин үлгүсүнө салып, жаныча мааниге өткөрүү аркылуу *движение, кислота, наблюдение, опыт, явление* ж. б. терминдерди жаратып, илимий чөйрөгө сунуш кылгандыгы белгилүү. Термин жаратуунун мындай практикасы орус турмушунда кийинки мезгилде да тынымсыз өнүгүп отурган.

Ушундай эле көрүнүш кыргыз тилинен да кенири орун алган. Эне тилибиздин төл сездөрүн кылдат пайдаланып, кыргыз тилинин грамматикалык терминдерин элге түшүнүктүү, практикалык жактан ийкемдүү кылып жаратууга белгилүү окумуштуу, мамлекеттик ишмер Касым Тыныстанов көп әмгек синирген. Анын колунан жараган грамматикалык терминдер окуу китеттеринде, илимий әмгектерде азырга чейин ийгиликтүү колдонулуп келе жаткандыгы белгилүү. Кыргыздын төл сездөрүн химиялык терминдерди жаратууга кенири колдонуп, аларды окуу китеттерине кийирген алгачкы авторлордун бири белгилүү педагог Султан Арбаев болгон. Мындай терминдер кыргыз тилинде жазылган же орус тилинен кыргызчага котурулган башка окуу китеттеринен да орун алыш келди.

Дүйнө жүзүндөгү көптөгөн тилдерде сырттан кабыл алынган терминдердин саны бир топ эле арбын. Булар туурасында «Кабыл алынган сездөр» деп аталган буга чейинки параграфта да сөз болгон эле.

Илим менен техникага, искусство менен саясатка ж. б. кенири тараган терминдердин кыйла бөлүгү дүйнө жүзүндөгү көптөгөн тилдер үчүн орток экендиги, бардыгында бирдей колдонулуп келе жаткандыгы жалпыбызга белгилүү. Мындай интернационалдык мүнездөгү терминдердин көпчүлүгүнүн материалдык негизи, тек жагынан алыш караганда, грек, латын тилдерине барып такалат. Анткени дүйнөдөгү эн эле көп тилдерге тараган интернационалдык терминдердин жаралышына бул эки тил, чынында, өзгөчө роль ойноп келген. Буга төмөнкүдөй бир канча илимдердин наамын мисалга келтирсек болот: *философия, математика, филология, грамматика, синтаксис, логика, геометрия, психология* ж. б. Төмөнкүдөй илимий терминдер да ушул тилдерден кабыл алынган: *атом, метод, гипотеза, диафрагма, синтез, космос, метафора,*

*термометр, монография, формула, радиус, конус, вакуум, меридиан ж. б. Коомдук-саисий маанидеги демократия, монархия, гегемония, диктатура, республика, референдум, меморандум, революция* сыйктуу терминдер да ушул топко кирет. Грек, латын тилдеринен келген терминдерге дагы төмөнкүлөрдү кошо кетүүгө болот: *драма, трагедия, комедия, поэзия, симфония, лирика, фабрика, адвокат, новатор, ребус, курс, субъект, объект, конституция, материализм, коммунизм, социализм* ж. б.

Азыркы кезде кенири колдонулуп келе жаткан көптөгөн техникалык терминдер, жаңы пайда болгон илим тармактарынын наамдары да тек жагынан алганда грек, латын тилдерине түздөн-түз байланыштуу. Алар: *телефон, телескоп, протон, позитрон, нейтрон, протоплазма, астрофизика, биофизика, агротехника, радиотерапия, зоотехника* ж. б. Латын тили менен байыркы грек тили кийинки доордо өлүү тилдерге айланып кеткен. Бул эки тилде өз доорунда көптөгөн илимий терминдер, ошондой эле техникага, искусство, саясатка тиешелүү терминдердин да бир канчасы жаралып келгендиги белгилүү. Кыйла жылдарга чейин латын тили илимдин тили болуп колдонулуп келген. Эки тилдин элементтерин (унгуларын, сез жасоочу каражаттарын) термин жаратуу жагына пайдалануу кийинчөрөөк көптөгөн европалык тилдер үчүн салтка айланган көрүнүш болуп кеткен. Мунун натыйжасында небакта өлүү тилдерге айланып калган грек, латын тилдеринин материалдык базасына негизделип жаралган көп сандаган жаңы терминдер пайда боло баштайт. Сырткы булактардын негизинде жаралган мындай терминдер ар бир тилдин өзүндөгү ички бөтөнчөлүктөргө карай тыбыштык түрүн өзгөртүп, ар түрдүү болуп колдонулбай коё алган эмес. Ошонун натыйжасында бир эле термин ар башка тилде ар түрдүү тыбыштык нормага салынып өзгөрүлгөндүгү белгилүү.

Жогоркудай эл аралык мааниге өз болгон интернационалдык терминдер кийинчөрөөк башка европалык тилдерден да кабыл алына баштайт. Алсак, англис тилинин спортко байланыштуу төмөнкүдөй терминдери дүйнө жүзүнө кенири таралган: *старт, финиш, футбол, баскетбол, боксер, спорт, спортсмен, тренер, хоккей, теннис, матч, тайм, аут*. Музыкага же жалпы эле искусство жагына байланыштуу көптөгөн терминдер итальян тилинен кабыл алынды: *соло, солист, соната, тенор, фортепиано, квартет, трио, либретто, новелла, aria, адажио*.

## ФРАЗЕОЛОГИЯ

### § 51. Фразеологизмдер жөнүндө жалпы түшүнүк

Фразеология деген термин грек тилиндеги *phrasis* (туюнтма, речь түрмегү) жана *logos* (сөз, илим) деген сөздөң куралып жасалган. Мунун төмөнкүдөй эки мааниси бар: 1) тилдин фразеологиялык сөз айкаштарынын (фразеологизмдердин) жалпы жыйындысы (жалпы составы); 2) тил илимиинин жогоркудай туруктуу (фразеологиялык) сөз айкаштарын иликтей турган тармагы.

Фразеология менен фразеологизмдердин эмне экендигине түшүнүш үчүн жалпы эле сез айкаштары деп эмнени айтабыз, аларды эркiн жана туруктуу сез айкаштары деп бөлүштүрүүнүн кандај зарылдыгы бар ж. б. туурасында кенири сез кылууга туура келет. Аныз бул коюлуп жаткан маселенин көп кырдуу жактарын ачык элестетип, жалпы маалымат алышка мүмкүн эмес.

Биздин сүйлөө речибиз сүйлемдөрдөн турат, ал эми сүйлем болсо бир нече сөздөрдүн катышуусу менен түзүлөт. Жалгыз сөздүн сүйлөм катарында колдонулушу өтө сейрек учурай турган көрүнүш. Бирок сөздөрдү жөн гана формалдуу топтоштуруп коюу менен эле сүйлем түзүлө бербейт. Сөздер сүйлөмдүн составдык бөлүгүнө айланып, ага бардык жагынан камтылыш үчүн грамматикалык жактан уюшулуп, бири-бири менен өз ара айкалышын турвууга тийиш. *Маслен*, «Нурбек өз суроосу боюнча дын жерлерге иштеш үчүн жаны уюшулган совхозго механик катарында жиберилди» (Айтматов) деген сүйлөмдү алыш карайлы. Мында бир нече сөздөрдөн туруп, грамматикалык жактан байланышкан төмөнкүдөй сез айкаштары бар: «Нурбек жиберилди», «өз суроосу боюнча», «дын жерлерге иштеш үчүн», «жаны уюшулган совхозго», «механик катарында». Демек, сүйлөмдүн составында, кантсе да, *эмгек кылдуу, эс алуу, курулуш бригадасы, пахта талаасы*,

*жайкы кеч, салкын жел, атчан киши сыйктуу белгилүү бир синтаксистик бүтүнгө айланып уюшулган сөз айкаштары болушу керек.* Анткени сүйлөм ар кандай сездердүн формалдуу түрдө толтоштурулган суммасы эмес. Ар кандай сүйлөм маанин жактан жакындыгы, өз ара байланышы бар, бири-бири менен айкашууга да мүмкүндүгү болгон сездердүн грамматикалык жактан тутумдашып, ырааттуу формага келтирилиши аркылуу түзүлүп, сүйлөмдүк касиетке ээ болот. Демек, сөз айкаштары сездердүн сүйлөмгө камтылышына жана грамматикалык жактан уюшулушуна өбелгө түзүп, жалпы эле сүйлөмдүн жаралышына материалдык каражат катары кызмат кылат.

Сөз айкаштары эки түргө белгүнет. Анын биреө эркин сез айкаштары деп аталат.

Эркин сез айкаштары кеп жүрүп жаткан учурдагы айтаянын деген ой-пикирдин мазмунуна, адам эмне жөнүндө баян-дамакчы болгондугуна жарааша ар кандай болуп түзүлө берүүгө тийиш. Зарылдыгына жарааша ар кандай сез айкаштарын ар ким өз билгениндөй кылып жаратып, өзүнүн сүйлөө речинде каалагандай колдоно берсе болот. Маселен, «атчан киши» деген сез айкашы, эгерде зарылдыгы боло калса, «тору атчан киши», «боз атчан киши», «атчан аскерлер», «атчан жоокерлер», «атчан жолоочулар» ж. б. болуп, айтылып жаткан кептингөн жөнүнө, кырдаалына жарааша түрдүүче езгөрүлө берет. Сүйлөмдүн мааниси да ошого жарааша езгөрүп колдонулат.

Жалпы эле эркин сез айкаштарында ар кандай түшүнүктөрдүн бири-бири менен түрдүүче катышта болуп турушу туяңтулат. Муну заттын эмнеден жасалгандыгы (*алтын саат*), сапаттык белгиси (*жаңы ўй*), сандык белгиси (*отуз киши*), уч жактын бирине таандык әкендиги (*менин уулум, сенин китеңиң, колхоздун малы*) ж. б. жөнүндө туяңтулган сез айкаштары далилдей алат.

Биздин сүйлөө речибизде сез айкаштарынын жогоркудан башка түрү — турктуу сез айкаштары да аз колдонулбайт. Алар жогоруда айтылып өткөн эркин сез айкаштары сыйктуу сез жүрүп жаткан мезгилде эле жарала калбайт. Буларды тилдин сездүк составындагы кадыресе сездер (*дарак, бадал, жол, мал, ўй, кел, кет, мен, сен, бар, жок* ж. б.) сыйктуу мурдатан даяр түрдө жашап келе жаткан, составдык бөлүктөрү өз ара ширелишип, туруктуу формага салынып калган лексикалык каражаттар катары эсептөөгө болот. Адам ой-пикирин түшүнүрүү учун, ылайыгына карата, ар кандай сездерду даяр түрдө алып колдонгон сыйктуу

туруктуу сөз айкаштарын да ушундай эле максатта даяр лексикалык каражат катары колдоно берет. *М а с е л е н*, «так», «даана», «таамай» деген сөздөр аркылуу туюнтулган түшүнүктүү билдириүү учун бул сөздөрдүн ордуна *ташка тамга баскандаи*, ал эми «капкарангы» дегендин ордуна *көзгө сайса көрүнгүс сыйктуу* туруктуу сөз айкаштарын колдонсок, ошол эле ойду биз образдуу кылыш, көркөм түргө келтирип баяндаган болобуз.

Мындай фактылар ар бир тилдө бар. Алсак, орусча «очень далеко» деген түшүнүктүү жогоркудай мунездө туюндуруу учун *у черта на куличках, за тридевять земель*, ал эми «сплетничать» деген этиш сөздүн ордуна *перемывать косточки сыйктуу* сөз айкаштары колдонулат.

Көркөмдүк касиети таасирдүү болгон бул сыйктуу сөз берметтери тилдин лексикалык составында өтө чеберчилик, устаттык менен өнүктүрүлүп келген. Булар жеке сөздөргө караганда ой-пикирди таамай, курч жана образдуу кылыш туюндуруучу баа жеткис көркөм каражат катарында колдонулат. Кыргыз тили, башка тилдер сыйктуу эле, кулк-мунездү, кыял-жорукту, турмушка болгон көз карашты же жалпы эле адамдык ар кандай сапатты өтө образдуу, курч, таамай айтып туюнта ала турган мындай лексикалык каражаттарга эң эле бай. *М а с е л е н*, жоош, момун адамдарды *кой оозунан чөп албаган* деп атоо, адилет, бардыгына тен караган калыс адамдарды ала *жипти аттабаган, кара кылды как жарган* деп баалоо жогоркудай ойду далилдей турган фактылардын бири десек болот. Эпчилдикти, кылдаттыкты, айлакерлик сапатты *камырдан кыл сууругандай, кара суудан каймак алуу, көре албастык, ичи тарлык, өзүмчүлдүк* сыйктуу жаман адаттарды ичине  *кара таруу айланбоо, өз көмөчүнө күл тартуу*, ал эми болбогон жерден кемтик, өөн таап, күнөө коё берме мунездү *жумурткадан кыр чыгаруу, кылдан кыйкым табуу, кылдан кыя бастырбоо* сыйктуу сөз айкаштары туюнат.

Сөз айкаштарынын мындай түрү фразеологизмдер деп аталат. Алар эң кеминде эки же андан көп сөздөрдүн өз ара айкалышкан курамынан турат.

Сөз айкаштарынын эркин жана туруктуу деп бөлүштүрүлгөн жогоркудай эки түрүнүн ар бири тил илиминде ар башка аспектиде карала тургандыгы белгилүү. Анткени эркин сөз айкаштары синтаксистин изилдөө объектиси болсо, туруктуу сөз айкаштары (фразеологизмдер) лексикологиянын изилдөө объектисине жатат.

Фразеологизмдер ой-пикирди курч, таамай жана образдуу кылыш айтуу, речке көркөмдүк касиет пайда кылуу үчүн керектелүүчү өзгөчө тилдик каражат болгон сон, булардын жаралышы жана тилдик системадан орун алыши да ушундай зарылдыкка түздөн-түз байланышпай койбайт. Ушул жагына өзгөчө маани берип, проф. Д. Н. Шмелев фразеологизмдердин жаралышына жана тилдик системага кирип, бекем орун алып калышына булардын образдуулук касиети, речти көркөмдөп, экспрессивдүү түргө келтириүү мүмкүндүгү ар дайым чечүүчү фактор катары себеп болуп келгендигин баса белгилейт<sup>1</sup>.

Эркин сөз айкаштарынын составдык бөлүктөрүнүн ар бири өзүнүн керт башына таандык лексикалык маанисинде гана турат, андан өзгөчөлөнгөн кандайдыр бир башка мааниге өтүп кетпейт. Алсак, *кызыл алма, бийик тоо, айылдык мектеп, дың жер, отун жаруу, жер айдоо, маселе чечүү сыйктуу сөз айкаштарынын тутумунда турган* ар бир сөз өзүнчө жеке турганда кандай мааниге ээ болсо, мында да ошонун эле өзү кайталанып жаткандыгы бештен белгилүү. Ал эми фразеологизмдердин составындагы сөздөр көп учурда өзүнүн түз маанинен ажырайт. Муну биз *азуусун айга жануу, каны ичине тартуу* деген фразеологизмдердин биринчиси «каарын төгүү», «жаалдануу», экинчиси «ачуусу келип кумсаруу», «кыжыры кайноо» сыйктуу түшүнүкке ээ болуп турушунан улам баам кылсак болот. Мындай түшүнүктөр жогоркудай составындағы «азуу», «ай», «жан» жана «кан», «ич», «тарт» сыйктуу сөздөрдүн керт башына таандык түз маани аркылуу келип чыккан жок. Бул фразеологизмдер өзүнүн жалпы составына тиешелүү

<sup>1</sup> Автордун билүү туурасында айтылган ойлорун дал өзүндөй толук берүү максатында анын «Современный русский язык. Лексика» (М., 1977) аттиту эмгегинин 291-бетинен төмөнкүдөй цитата келтире кетишибиз ылайык: «Причины возникновения и закрепления в языке тех или иных фразеологизмов не всегда ясны. В отношении первоначального смысла некоторых из них (н а р и м е р, съесть собаку; не видно ни зги) высказывались разные предположения. Несомненно, однако, что решающим фактором закрепления фразеологизма всегда является его об раз о сть, отвечающая одной из тенденций развития языка — тенденции к экспрессивности речи.

Говорящие обычно стремятся использовать язык не только в его основной, коммуникативной функции, но и в той его функции, которую условно называют э ст е т и ч е с к о й . Потенциальная образность фразеологизма отвечает элементарной потребности разнообразить речь, средствами самой номинации придавать ей экспрессивно-оценочную направленность»

болжон метафоралык жаңы мааниге өтүп кеткен. Ошонун на-  
тыйжасында составдык белүктөрүнүн ар бири менен түздөн-  
түз семантикалык байланышын үзүп, алардан таптакыр  
өзгөчөлөнгөн, эч бир окшопштугу болбогон башкача бир фразео-  
логиялык мааниге ээ болуп калган.

Фразеологизмдердин жарапалышына әркин сез айкаштарынын өтмө маанилүү болуп, өзүнүн баштапкы маанисинен тышкары турган башка бир кошумча мааниге (фразеологиялык жаңы мааниге) өтүп колдонулушу да себеп болот. Мындай фразеологизмдерге төмөнкүлөрдү мисалга келтиришибиз ылайык.

Эгерде биз «Буга анын тиши өтет» деген сүйлөмдү түз маанинде түшүнсөк, анда «Ал муну чайнай алат, чайноого тиши өтет» деген түшүнүк келип чыгат. Бул сүйлөмдүн өтмө маанисинегисине назар салсак (же өтмө мааниде колдонсок), «Муну аткарыш анын колунан келет, буга ал жарай алат, кудурети жетет» деген ой айтылып жаткандыгын баамдайбыз. Демек, материалдык негизи бир (бир сүйлем) болгону менен, бул жерде *тиши өтөт* деген сез айкашынын түз мааниде жана өтмө мааниде колдонулушуна байланыштуу жогоркудай ар башка түшүнүк пайда болду. Мунун бириңчисин *тиши өтөт* (*тиши өтүү*) деген әркин сез айкашы аркылуу уюшулган сүйлөм, мында бул сез айкашы өзүнүн түз маанинде турат деп талдасак болот. Экинчисинде ушул эле сез айкашы фразеологизм катарында колдонулуп, өтмө мааниде туруп калды. Мындай учурда *тиши өтүү* деген сез айкашынын фразеологиялык маанинин «аткарышка алы жетүү», «колунан келүү», «түшүнүү» деп аныкташкан болот.

Жыйынтыктап айтканда, булардын кайсынысы кандай мааниде колдонулуп жаткандыгы (әркин сез айкашыбы же фразеологизмби) контекст аркылуу гана так аныкталууга тийиш.

Әркин сез айкаштары, өзүнүн алгачкы түз маанисин сактоо менен, кошумча мааниге да өтүп (өтмө мааниге ээ болуп) отуруп, ақырында фразеологизмдерге айланып кетүүсүн тилдин ушул сыйктуу каражаттарын жаратуучу негизги фактор-лордун бири деп эсептешке туура келет. Алсак, *баш тоголоттуу* деген сез айкашынын баштапкы түз мааниси карышырлар белтүрүктөрүн үйрөткөн табигый өнөкөткө түздөн-түз байланыштуу. Кийин бул сез айкашы метафоралык касиеткес ээ болуп, «жол көрсөтүү», «бир нерсенин жөнүн үйрөтүү» деген фразеологиялык мааниде адамдарга карата да айтыла баштаган. Кезегинде буга проф. К. К. Юдахин да көнүл буруп, өзүнүн

«Кыргызча-орусча сөздүгүндө» (М., 1965, 740-бет) белгилей кеткен жана төмөнкүдөй мисалдарды далил катары келтирген: *Мен ага баш тоголотуп жүрөм. Баш тоголотуп койбойсунбу ушул мадыра баштарга.*

Киши киргис, кирсе чыккыс деген сөз айкаштарының ар бири түз маанинде да жана өтме мааниде да колдонула берет. Эгерде булар түз мааниде айтылып жаткан болсо, анда *киши киргис* деген сөз айкашы аркылуу биз киши кириүгө мумкүн болбогон, же болбосо киши кирбесин деп бекитип койгон дегендей түшүнүктүү элестете алабыз. Ал эми *кирсе чыккыс* түз мааниде айтылса, кирген адам чыга албайт, чыгууга мумкүн эмес дегендей түшүнүк элестелет. Булардын ар биринин өтме маниге ээ болуп, фразеологизмге айланып кеткен түрүнө назар салып, семантикалык жагына ой жүгүртүп көрсөк, түз мааниде айтылышына караганда алда канча айырмаланып турган төмөнкүдөй өзгөчөлүктүү байкай алабыз: *киши киргис* үй-жайдын адам жийиркене тургандай ыпышастыгын, ирети жоктугун, ал эми *кирсе чыккыс*, мунун тескерисинче, үй-жайдын адам кызыккандай кооздугун, жакшынакай жасалгасын, жарашыктуулугун, тазалыгын билдириет.

Ушундай эле көрүнүш кыргыз тилиндеги кол көтөрүү, баш көтөрүү, моюн сунуу, ак жоолук, ак сакал, иттен чыгаруу, кол шилтөө, санын чабуу, чаң жуғузбоо ж. б. сөз айкаштарынын ар бирине мүнөздүү. Эгерде булардын түз маанинде эмес, метафоралык мааниде колдонулуп, фразеологизмге айланган түрүнө назар салсак, анда кол көтөрүү «уруу», «уруп жиберүү», «кол кайыруу» жана «багынып берүү» деген түшүнүктүү билдириет. Ал эми *баш көтөрүү* деген фразеологизм болсо «оорудан айыгүү», «онолуу», «жакшы болуп кетүү» жана «кайрадан жандануу», «каршылык көрсөтө баштоо», «каршы чыгуу» сыйктуу эки мааниде колдонуларын төмөнкүдөй мисалдар аркылуу ырастасак болот: 1. Ошол жылкы улуу тумоодон бирин-серин киши гана баш көтөрдү (Элебаев). 2. Демек, ар кыл калктын уулдары деле бизчилип азапка чыдабай баш көтөрүптур (Бектенов).

Моюн сунуу «женилүү», «баш ийүү» деген мааниде, ак жоолук «аял», «келинчек» деген мааниде, ал эми ак сакал жашы же кызматы боюнча улуулук жолу бар адамдарга карата айтылат. Булардын ар бири алгачкы түз маанинин негизинде пайда болгон фразеологиялык мааниге да өтүп, натыйжада көп маанилүү сөз айкаштарына айланып кеткен.

Орус тилиндеги *играть первую скрипку, намылить голову, нож острый, брать (взять) быка за рога* сыйктуу фразео-

логизмдердин ар бири эркин сөз айкашы катары да колдонула берет. Булардын кайсынысы кандай мааниде тургандыгын жана мурункусу кийинкисинин жарапышына негиз болгондугун төмөнкүдөй контекстке карата аныкташка болот<sup>1</sup>.

Эркин сөз айкашы  
катышкан сүйлөмдөр:

*В оркестре он играет партию первой скрипки.*

*Ребенку намылили голову душистым мылом.*

*У нас только один нож острый, остальные тупые.*

*С известной осторожностью он взял быка за рога и осмотрел его голову.*

Фразеологиялық сөз  
айкашынан турган сүйлөмдөр:

*В этой компании он играет первую скрипку.*

*Ему намылили голову за развал дела.*

*Письмо писать для него нож острый.*

*Он взял быка за рога и добил-ся нужных материалов.*

Эркин сөз айкаштарынан өзгөрүлүп жараган маанилер жогоркудай фразеологизмдердин составын белүктөрүнен болгон белгилүү бир сезгө гана тиешелүү көрүнүш эмес. Алар ошол сөз айкаштарынын ар биринин жалпы составын бүтүндөй камтыган бирдиктүү фразеологиялық маанилерге жатат. Фразеологизмдердин структуралық жактан гана эмес, маани жактан да бир бүтүнгө ширелишкен бирдиктүү сөз айкаштарына айланып калышы мына ушундай семантикалық жактан болгон бирдиктүүлүккө да түздөн-түз байланыштуу.

Белгилүү бир түшүнүктүн атальшын туюнктан номинативдик функциясы боюнча алганда, фразеологизмдер тилдин лексикалық составындагы жеке сөздөргө окшошпой койбыйт. Булардын мындай белгисин ачык элестетиш үчүн фразеологизмдерге берилген төмөнкүдөй түшүндүрмөлөргө назар салуунун өзү эле жетиштүү болот. Анткени фразеологизмдерге маани жактан жалпылыгы (алар менен синонимдик катышы) бар сөздөр же айрым бир эркин сөз айкаштары ошол туруктуу сөз айкаштарын лексико-семантикалық планда аныктап түшүн-

<sup>1</sup> Келтирилген мисалдар *Л. И. Баранникованын «Введение в языко-знание»* (Изд. Саратовского университета, 1973) аттуу китебинен алынды (153 — 154-беттер).

дүрмө берүүдө сөзсүз түрдө пайдаланылат. Мисалы: *бычак сырты* — «аз эле», «анча-мынча», «кичине», «бир аз гана»; *суу жүрөк* — «коркок», «кайратсыз», «жүрөгү жок»; *жерден боорун көтөрүү* — «чоноюу», «өсүп жетилүү»; *жер карама* — «жалтак», «өтүмү жок», «чечкиндүү эмес», «мылжын»; *кулак-мурун кескендөй* — «тыптынч», «жымжырт»; *мурдун чүйүрүү* — «төңсүнбөө», «жактырбоо», «тоотпоо», «тенине албоо»; *эки тизгин, бир чылбыр* — «толук бийлик»; *муз менен таш* — «мумуздак»; *жен ичинен* — «астыртан», «тымызын», «башкаларга билгизбей», «шек алдыrbай» ж. б.

Келтирилген мисалдар фразеологизмдер менен жеке сөздөрдүн үстүртөн гана байкалган жалпылыгын элестетти десек болот. Булардын ар бириндеги ички бөтөнчөлүктөргө токтолбой кете берсек, анда фразеологизмдердин кандай тилдик каражат экендиги — коюлуп жаткан маселенин негизги өзөгү жөнүндө ооз ачпай, аны унут калтырган болор элек.

«Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгүнүн» (Фрунзе, 1980) «Сөз башы» деп аталган бөлүгүндө бул айтылып өткөн маселенин жөнү жалпысынан мындаайча мунөздөлөт: «Бириңиден, фразеологизмдер кандайдыр бир түшүнүктүү жеке сөздөр сыйктуу түз, тике атабастан, аны идиоматикалык, образдуу түрде туяңтуп, кыйыр баяндай турган номинативдик функцияга ээ. Маселен, чырпык башын сындыrbайт деген фразеологиялык айкалышты ушундай эле маанидеги «әчтеме кылбайт», «иштебайт», «бош эле жүрөт» деген сөздөр, сөз айкалыштары менен өз ара салыштырып көрсөк, бир эле түшүнүктүү билдирилген бул эки түрдүү тилдик каражаттардын кайсынысы көркөмдүк (экспрессивдүү) касиетке ээ болуп, кайсынысы бул жагынан нейтралдуу абалда тургандыгы дапдаана байкалбай койбайт. Демек, фразеологизмдер ой-пикирди таамай, курч, жеткиликтүү же анын көркөмдүк татымын күчтүү кылыш берүүдө кенири колдонулуучу эң бай тилдик каражаттардан болуп саналат. Экинчиден, фразеологизмдер бир нече сөздөрдөн куралган туруктуу сөз айкалыштары болгон учун, жеке сөздөргө караганда булардын структурасы алда канча татаалдашып, алардан жалпы формасы боюнча кыйла өзгөчөлөнүп турат» (4-бетин караныздар).

Фразеологизмдерди түзүүчү түгөйлөрдүн орун тартиби жана алардын арасындагы синтаксистик байланыш, негизинен, туруктуу келет. Ошондуктан булардын составындагы сөздөрдү ордунан жылыштырып же аларды башка сөздөр менен алмаштырып, каалагандай өзгөртүп жиберүүгө мүмкүн боло бербейт.

«Ырас, бир катар фразеологизмдердин составындағы сөздөрдү алган орду боюнча өз ара которуштурууга, кәэде башка сөздөр менен алмаштырууга, айрым бөлүгүн қыскартып же толук бойдан айта берүүгө болот. Бирок андан фразеологизмдер семантикалык жактан орчундуу өзгөртүүгө учурabayт жана бир бутундүк касиетин жоготпойт. Мисалы: *каны қызыу — қызыу қандуу, таш боор — боору таш, жонунан кайыш алуу — жонунан кайыш тилүү, өпкө-жүрөгүн чабуу — өпкө жүрөгүн кагуу, төбө чачы тик тургуу — чачы тик тургуу*, эки колун мурдуна катуу — колун мурдуна катуу ж.б.»<sup>1</sup>

Бирок мындай кубулуштар тилдеги фразеологизмдердин жалпы составына мүнәздүү болгон көрүнүш эмес. Муну төмөнкүдөй фактылардан улам баам қылууга болот. Эгерде биз *ат тезегин кургатпай* (*ат тезегин кургатпай келе беришет*) дебестен, муну *жылкы тезегин кургатпай* деп өзгөртүп жиберсек, же болбосо экинин бири (*ал экинин бири деген киши*) деп айтуунун ордуна учтүн (*төрттүн, бештин...*) бири деп койсок, бул аталган фразеологизмдер өзүнүн негизги касиетинен ажырайт. Булардын жогоркудай өзгөртүлгөн түрлөрү жөн гана әркин сөз айкаштарына жатып калат.

Варианттардын бардык түрү төң эле тил практикасында активдүү колдонушка әэ боло бербейт. Буга төмөнкүдөй бир мисал келтире кетсек болот: 1. *Талпагын ташка жаюу* — Душмандын талпагын ташка жайды («Ала-Тoo»). Талпагынды ташка жайып, бәэнди коштоп кетет (Сыдыкбеков); 2. *Талпагын ташка керүү* — Талпагын ташка керейин, Кайратын эми керейүн («Манас»); 3. *Талпагын ташка илүү* — Кудай силерге кубат берсе, Сооронбай болуштун талпагын ташка илериме ишенип койгула! — деди Айдарбек датка (Жантөшев); 4. *Тарпын ташка илүү* — Биз сени куубаган, артынан түшпеген күнде да әлге бетин кара болуп, тарпын ташка илинет («Ала-Тoo»).

Булардын типтүү, колдонулушу активдүү болгон түрү — *талпагын ташка жаюу*. Калгандары — тил практикасында сейрек колдонула турган вариантар.

Фразеологизмдердин составдык бөлүктөрүнүн ар бири сүйлөм ичинде өзүнчө синтаксистик милдет аткара бербейт. Анткени мындай сөз айкаштары структурасы жана мааниси боюнча өз ара ширелишип, бир бутунгө айланган татаал түзүлүштөгү бирдик болгондуктан, алар ошол турушу менен сүйлемдүн белгилүү бир мүчесүнүн милдетин аткарат.

<sup>1</sup> Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү, Фрунзе, 1980, 5 — 6-беттер.

**Мисалы:** *Канаттууга кактырбай, түмшуктууга чектирибей бөвөлөп асыраган баламдын тагдырына кара санайсыңбы* («Ала-Тоо»). Бул сүйлөмдө канаттууга кактырбай, түмшуктууга чектирибей деген фразеологизм бышыктоочтук милдет аткарды. Араңарда котур ташын койнуна каткандар да болуп журбөсүн. Эки тизгин, бир чылбыр колго тийди. Мындағы зэлдер — котур ташын койнуна каткандар, эки тизгин, бир чылбыр. Төлөнбай — алчы-таасын жеген миң башылардын бири (Абдукаrimов). Бул сүйлөмдө алчы-таасын жеген аныктоочтук милдет аткарды.

Теменкү мисалдарда колдонулган фразеологизмдер сүйлөмдүн баяндоочтук милдетин аткарат: *Ал өмүрүндө чырпык башын сындырбайт. Сен жөнү жок эле шыйрактан бөйрөк чыгарба, куру бекер жаагыңды жанба.*

Айрым фразеологизмдер өз алдынча сүйлөм катарында да колдонула бериши мүмкүн. Бирок сүйлөм формасында турса да булардын фразеологиялық бирдиктүү мааниси жоголуп кетпейт. **Мисалы:** *Арааны журду. Ыңырчагы ырдал калды.* Этеги эки болбойт. Жаны кашаят. Оозу-мурду кыйшайбайт. Тили буудай куурут. Ай десе — аркы жок, кун десе — көркү жок ж. б.

Ар бир элдин тили өзүнө мүнөздүү бөтөнчөлүктөрдөн турган фразеологизмдерге бай. Фразеологизмдердин, өзгөчө идиомалардын бир тилден әкинчи тилге сезмө-сөз которулушу мүмкүн эмес. Ошондуктан буларды которуу үчүн мааниси боянча бири-бирине төп келген же белгилүү деңгээлде жакындаша турган фразеологизмдерди әкинчи тилден издең табышка туура келет. Бирок мындаиды ылайыктуу шарт ар дайым эле туш келе калбайт.

Ошондой болсо да төмөнкүдөй фразеологизмдердин оруսчадан кыргызчага которулушун мисалга келтирип, буларга кыргыз тилиндеги кандай эквиваленттердин ылайык келе тургандыгын байкаштырып көрсөк болот:

лясы точить («пустословить», «заниматься пустыми разговорами») — оозу менен орок оруу;

бить баклуши («бездельничать») — эшек такалоо, чочко такалоо;

дать стречка («стремительно убежать») — жылт коюу, жылт берүү, сзыып жөнөө;

кот наплакал («очень мало») — көздүн жашындаи;

в чем мать родила («без одежды», «голый») — энеден туума;

когда рак свистнет («неизвестно когда», «никогда») — төөнүн күйругу жерге тийгендө;

не сомкнуть глаз («не уснуть») — кирпик какпоо ж. б.

## § 52. Фразеологиялык бирдиктердин (фразеологизмдердин) негизги типтери

Фразеологизмдердин классификациясы булардын негизги белгилери жөнүндөгү башкы маселе менен тыгыз байланышта каралууга тийиш. Тактап айтканда, бул коюлуп жаткан маселе кандай сөз айкаштары фразеологизмдерге жатарын аныктодо таяныч болуучу негизги белгилерге карата чечилиши керек.

Фразеологиянын объективисине макал-лакаптарды, учкул сөздөрдү, афоризмдерди, ошондой эле көп составдуу терминдерди жана жалпы эле татаал аттарды да кошуп, «фразеология» деген түшүнкүтү бир топ көнитүүнүн аракетинде болгон окумуштуулар да бар. Фразеологизмдердин аныктамасына карата келип чыккан мындай талаш көз караштар, чынында, кандай сөз айкаштарын кайсы белгилердин негизинде фразеологиям дешке болот деген жогоркудай башкы маселени ар ким өзүнчө талдал, ар башка сунуштарды киргизип жатышынан улам пайда болууда.

Фразеологизмдердин структуралык жана семантикалык жактан болгон бирдиктүүлүгүн эсепке алыш, швейцарийлык атактуу лингвист Ш. Балли булардын эркин сөз айкаштарынан айырмаланган негизги өзгөчөлүктөрүн аныктап, типологиясы (классификациясы) жөнүндө да оригиналдуу ой айткандыгы илимий чөйрөгө кенири белгилүү<sup>1</sup>.

Бул окумуштуунун идеясы кийин В. Виноградов тарабынан өнүктүрүлүп, фразеологизмдерди классификациялоонун азырга чейин колдонулуп келе жаткан төмөнкүдөй үч тиби аныкталып, сунуш кылышын: фразеологиялык и ре ш м е (фразеологические сращения), фразеологиялык би р им д и к (фразеологические единства), фразеологиялык айкалыш (фразеологические сочетания)<sup>2</sup>.

Төмөнде фразеологиялык бирдиктердин жогоркудай үч түрүнүн ар бирине өзүнчө жеке токтолобуз.

**Фразеологиялык ширешме.** Составындағы сөздөрдүн лексикалык маанисине әч кандай байланышы жок, алардан өзгөчө жана ушул туруктуу сөз айкашын жалпы камтыган бирдиктүү мааниге әэ болуп колдонулуучу фразеологизмдер фразео-

<sup>1</sup> Карапыз: Ш. Балли. Французская стилистика. М., 1961, с. 87 и сл.

<sup>2</sup> Карапыз: В. В. Виноградов. Русский язык. М., 1947, с. 21 — 28.

логиялык ширешмелер деп аталац. Составдык бөлүктөрү структуралык жактан да, семантикалык жактан да өз ара ширелишип, бир бүтүнгө биригип кеткен тилдик каражат болгондуктан, булардын ар бир түгөйүнүн баштапкы мааниси өз алдынчалыгын жоготот да, мында ушул сез айкашы аркылуу туюнтулган жалпы жана бирдиктүү маани гана устемдүккө өз болуп калат.

Фразеологиялык ширешмелер идиомалар деп да аталац. Булар бир тилден экинчи тилге сезмө-сез которула бербейт. Эгер которушка туура келсе, анда өзүнө ылайык келгидей фразеологизмдерди таап, маани жактан төп келгидей же жакындашкыдай кылыш каторсо болот.

Мындай фразеологизмдер тилде жеке колдонулуучу айрым сездер менен эквиваленттеш болуп калышы да мүмкүн. Тактап айтканда, булардын жеке сездердөн турган айрым синонимдери да болууга тийиш. *Маселен, ат үстүнөн* деген фразеологиялык ширешме «устуртөн», «женил-желпи», *төбө чачы тик тургуу* — «коркуу», *иттин кара канталынан* — «арбын», «мол» сыйктуу сездер менен жалпысынан бирдей эле мааниде колдонулат. Бирок мындай идиоматикалык туюнталар (идиоматические выражения), жеке сездергө караганда, кандайдыр бир түшүнүктүү образдуу кылыш, кыйыр түрдө баяндай турган метафоралык касиетке өз. Булар көркөмдүк (экспрессивдүүлүк) жана образдуулук өзгөчөлүгү бойонча жеке сездердөн айырмаланбай койбойт. Муну төмөнкүдөй мисалдардан ачык байкоого болот: *ак төөнүн карды жарылган* («береке жайнаган», «бышыкчылык, кененчилик болгон» деген мааниде күз мезгилине карата айтылат), *колтугуну суу буркуу* («биреөгө каршы шилтеп, тукуруп кою», «көкүтүү»), *бөйрөктөн шыйрак чыгаруу* («жок нерселерди ойлоп таба берүү», «кыйым таап айыптағысы келүү»), *жумуруна жук болбоо* («алымсындыра албоо», «жарыта тойгузбоо», «аз болуп калуу»), *уй түгүндөй* («өтө көп», «жер жайнаган»), *итке минип калуу* («томаяк болуп калуу», «аябай жакырлануу»), *кежигеси кер тартуу* («кежирленүү», «кыйыктануу», «мойну жар бербөө», «эринүү») ж. б.

Фразеологиялык биримдик. Эгерде биз *ат тезегин кургатпай* жана эки күндүн биринде сыйктуу сез айкаштарын өз ара салыштырып көрсөк, булардын маанисинде жалпы окоштук бар экендиги байкалбай койбойт. Аны биз, маселен, төмөнкүдөй эки сүйлөмдүн жалпы мазмунунан ачык көрө ала-

быз: «Ат тезегин кургатпай каттап турушат» — «Эки күндүн бириnde эле келе беришет». Бирок бул сөз айкаштарынын бириңчиси составындагы айрым сөздөргө маани жактан кез каранды эмес, алар менен әч кандай семантикалык байланышы жок. Анткени мындағы фразеологиялык бирдиктүү маани составындагы сөздөрдүн әч биреөнүн көрт башына таандык лексикалык маанисine жакындашпайт. Ошондуктан бул сөз айкаши фразеологиялык ширешмеге жатат.

Ал эми эки күндүн бириnde деген фразеологизмдин жалпы мааниси мындағы жеке сөздөрдүн семантикасына кандайдыр бир денгээлде байланыштуу десек болот. Мында мезгилге, убакытка байланыштуу болуп турган түшүнүк ушул составдагы сөздөрдүн мааниси аркылуу кандайдыр бир денгээлде аныкталгансыйт. Ошол себептен улам бул сөз айкашындагы фразеологиялык бирдиктүү маанини мындағы жеке сөздөрдүн семантикасына байланыштуу келип чыккан өзүнчө бир жалпы маани деп эсептешке болот.

Мындаиди маанилердин пайда болуш жөнү составындагы сөздөрдүн түз же өтмө маанилерине карата аныкталууга тийиш. Орус тилиндеги *точить лясы* жана *язык чесать* деген сөз айкаштарынын мааниси экөөндө тен эле жалпысынан бирдей («заниматься пустыми разговорами», «болтать», «трепаться»). Бирок бириңчисинин (точить лясы) берген маанисин составындагы жеке сөздөрдүн семантикасына байланыштуу деп эсеп кылууга болбайт, аны менен түздөн-түз же кыйыр түрдө жакындыгы жок. Ошол себептен бул сөз айкашын фразеологиялык ширешме (идиома) деп аташка туура келет. Экинчиси (язык чесать) «язык», «чесать» сыйктуу составдык бөлүктөрдүн семантикасына маани жактан белгилүү денгээлде жакын турат дешке болот. Анткени тил жана сүйлөө жөнүндө кеп болуп жаткан сөн, жогоркудай семантикалык байланыш сезилбей койбайт.

Мындаиди типтеги сөз айкаштары фразеологиялык бириңди кеп аталат. Буга кыргыз тилинен төмөнкүлөрдү мисал кыла кетсек болот: *баш катырма* («абдан татаал», «көп ойлоно турган»), *узун кулак* («уганаак», «тез уга коймо»), *оозу батпоо* («батынып, даап айта албоо», «айта албай тартынуу»), *ооздугу жок аттай* («адепсиз», «тартиби жок», «уялганды, ийменгенди билбеген»), *көзү жетүү* («анык-төгүнүн, эмне экенин ачык түшүнүү»), *колго алуу* («бир нерсеге мыкташ аракет кылуу», «биреөнү өз тарабына тартуу»), *кулак кагыш кылуу* («алдын ала айтып, кабардар кылыш коую») ж.б.

Кыргыз тилинде жалпы мааниси составындагы сездердүн семантикасына мындан да көбүрөек жакындашкан көп эле сез айкаштары бар. Алардын маанисин түшүндүрүп отуруунун да анча кажети жок. *М и с а л ы: көрөйүн деген көзү жок, текейден арзан, көндон окошош, көн журөк, кол башындай, эки чайнап, бир жутуу, эки жүздүү, бир буту — төрдө, бир буту — көрдө, кабагын карыш салуу, жаагын жануу, жаагын жап кылуу, терисин тескери союу, союп каптагандай ж. б.*

Айрым окумуштуулар жогоркудай образдуулук, метафоралык касиети бар туруктуу сез айкаштарынын гана эмес, кандайдыр бир түшүнүктүн, кубулуштун, буюм-теримдин ж. б. аттарын түз маанисинде туюнтурган сез айкаштарынын, ошондой эле бир нече составдык бөлүктөрдөн куралып жасалган терминдерди да «фразеологиялык биримдик» деп аталған топко кирет деп эсептешет. *М а с е л е н, А. В. Калинин бригада коммунистического труда, мирное сосуществование, партийный билет, высшее учебное заведение, инженер-механик, современный русский язык, атомный реактор, молочная кислота, органическая химия съяктуулар жогоркудай тип-теги фразеологизмдер деп эсеп кылат<sup>1</sup>.*

Булар, чынында, туруктуу сез айкаштарынын бир туру экенинде талаш жок. Ошонусуна карата фразеология катары эсептелүүгө тийиш болсо, анда кыргыз тилиндеги төмөнкүдөй татаал аттар менен терминдер да фразеологиялык биримдиктин өзүнчө бир түрүне жатат деп эсептешке туура келет: *бака жалбырак, күн карама, ак чечек, жел боо, бел боо, ай балта, темир жол, бала бакча, эмгек күн, аяз ата, алл кара күш, эжеке бээ саа, эл кайда көчөт, кара боор, жер семирткич, суу сактагыч, жогорку окуу жайы, органикалык химия, физикалык география, экономикалык география, радио түйүнү, дene тарбия ж. б.*

**Фразеологиялык айкалыш.** Тилдин азыркы кездеги абалы боюнча алыш караганыбызда, өз алдынча лексикалык мааниге әэ боло албаган жана тилде өз алдынча колдонулбай, айрым бир туруктуу сез айкаштарынын составында гана учурай турган бир катар сездер бар. Мындай сездер фразеологиялык айкалыштардын составдык элементин гана түзө алат. Алар ошол составдагы бир же бир нече сезгө байланган, андан обочолонуп кете албаган абалда турат, тилдин лексикалык соста-

<sup>1</sup> А. В. Калинин. Лексика русского языка, М., 1966, с. 188.

вындағы башка сөздөр менен эркин айкалышып колдонулуу мүмкүндүгүнө ээ эмес. Алсак, өнө бою, жер менен жексен кылдуу, калы килем, сөөгү сөпөт болуу, алмустактан бери сыйктуу туруктуу сөз айкаштарынын өнө, жексен, калы, сөпөт, алмустак деген бөлүктөрү жогоркудай типтеги сөздөрдүн тобуна кирет. Калган бөлүктөрү болсо тилде эркин колдонула берүү, башка сөздөр менен эркин айкалышуу мүмкүндүгүнө ээ. Алар өзүнүн баштапкы лексикалык маанисин да толук сактап кала берет.

Кыргыз тилинде фразеологиялык айкалыштар анча кенири өнүккөн эмес. Демек, фразеологизмдердин башка типтерине Караганда, булар алда канча аз санда учурдайт. Мисалы: *аскар тоо*, *чалкар көл*, *жото жилик*, *кара өзгөй*, *кара мұртәз*, *көк жалқак*, *өрө кийиз*, *сүй жыгылуу*, *купулуна толуу*, *өлкөнүң өссүн*, *бир жаңсыл*, *көрт башы*, *ак жуумал*, *чала моңол ж. б.*

Кээ бир фразеологиялык айкалыштардын составына жогоркудай элементтердин бирөө эле эмес, экөө катышып калышы да мүмкүн. Мисалы: *тalamандын тал тушундө*, *орой көз чарай отуруп*, *таң супа садык чалганда ж. б.* Бул мисалдардагы *тalamан*, *тал*, *орой*, *чарай*, *супа*, *садык* сыйктуу сөздөр фразеологизмдердин ушул тибине мүнөздүү негизги белгилерден болуп саналат.

Мындаи типтеги фразеологизмдердин тобуна орус тилинде ги төмөнкүдөй сөз айкаштарын да кошууга болот: *закадычный друг*, *негашеная известь*, *скоропостижная смерть*, *скалить зубы*, *кромешная тьма*, *кромешный ад*, *перочинный нож*, *карие глаза*. Булардын составдык бөлүктөрүн түзгөн белгилүү бир түгөй (закадычный, перочинный, скалить...) ушул айкалышта өзү менен бирге турган, бирок тилде өз алдынча колдонулуп, башка сөздөр менен да эркин айкаша алган түгөйлөргө тутумдашмайынча жашай албайт.

## ЛЕКСИКОГРАФИЯ

### § 53. Энциклопедиялык жана лингвистикалык сөздүктөр, булардын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү жөнүндө жалпы маалымат

Лингвистикалык (же филологиялык) сөздүктөрдүн ар кандай түрлөрүн түзүү ишинин теориясына жана практикасына байланыштуу жалпы маселелер тил илиминин лексикограfiя деп аталган тармагынын предмети болуп саналат. Сөздүктөрдүн ар кандай түрлөрү тилдин теориялык маселелерин иликтөө жагына да, ошондой эле тил үйрөнүүгө, лексикалык каражаттарды өз орду менен туура колдонуп, тилдин адабий нормаларынын жөнүн талаптагыдай так ажыратса билүүгө да бирден-бир таяныч курал болуп, кенири керектелүүчү практикалык колдонмоловордун катарында турат. Демек, сөздүктөр ар бир элдин маданий турмушунда, илим багытында өзгөчө роль ойной турган справочниктердин милдетин аткарат. Ошондуктан тил практикасында, же тилди илимий-теориялык планда иликтөөде пайда болгон ар кандай зарылдыктын натыйжасында мындай таяныч куралдарга ар бир билимдүү, маданияттуу адам кайрылбай көө албайт.

Сөздүк түзүү иши жалпы эле лексикология илиминин теориялык негиздерин жана тилдин өзүн бардык жагынан мыкты билүүнү талап кылуучу эн татаал иш экендиги белгилүү.

Камтылган материалдарды алфавит тартиби боюнча жайгаштыруу, ар бирин справочниктерге ылайык келгидей принциптерге негиздел, белгилүү бир системага салып иштеп чыгуу ж.б. жактары боюнча алыш караганда, энциклопедиялык жана лингвистикалык сөздүктөрдүн жалпы окшоштугу бар деп айтсак болот. Ошол себептен улам булардын бардыгы тен эле жалпысынан «сөздүк» деп атала тургандыгы бекеринен эмес. Муну биз мындай эмгектердин наамынын («сөздүк» деген сөздүн) кең мааниде колдонулушу деп түшүнсөк болот. Эгерде биз аны тар мааниде колдонсок, анда лингвистикалык (филологиялык) сөздүктөр жөнүндө гана кеп болууга тийиш. Мындай учурда энциклопедиянын буга тиешеси болбойт, аны биз өзүнчө башка маселе катары түшүнөбүз.

Энциклопедиялық справочниктер менен лингвистикалық сөздүктөрдүн бири-биринен төмөнкүдөй олуттуу айырмачылыктары бар экендигине учкай токтоло кетишибиз жет.

Сез жана анын лексикалык мааниси лингвистикалық сөздүктөрдүн объективисине жатат. Энциклопедияда болсо сөздөрдүн лексикалык мааниси жөнүндө эмес, ошол сөздөр аркылуу аталган илимий түшүнүктөр, ар кандай окуялар, табигый жана коомдук кубулуштар, белгилүү адамдар, тарыхый даталар, буюмдар, шаарлар, өлкөлөр ж. б. жөнүндө мүмкүн болушунча жайылта мүнөздөп (баяндап) жазылган маалыматтар келтирилет. Ошондуктан лингвистикалық сөздүктөрдө (маселен, түшүндүрмө сөздүктө) бир гана сүйлөм менен өтө кыска баяндалып өткөн семантикалык талдоорлорго караганда, энциклопедиялық мүнөздөгү жогоркудай маалыматтарды көлем жагынан да, мазмун жагынан да кеңен берилген баяндама деп атасак болот. Мунун себеби булардын ар бириinin объективисине, ошого жарапша аткарған милдетинин ар түрдүү болушуна түздөн-түз байланышпай койбайт.

Энциклопедиянын макалаларына алынган сөздөр (анын словники болуп саналган энчилүү аттар менен жалпы аттар) жалаң гана зат атоочтордон турат. Бирок энциклопедиялық сөздүктөргө тилдеги бардык эле зат атооч сөздөр камтыла бербейт. Буга кандай материалдар алынууга тийиш болсо, ошолордун наамы катары колдонулуучу зат атооч сөздөргө (энчилүү аттар менен жалпы аттарга) гана орун берилет. Лингвистикалык сөздүктөргө болсо тилдеги бүт сөз түркүмдөрү толук камтылат. Мында зат атоочтор жалпы ат түрүндө гана болууга тийиш, энчилүү аттар буга кирбейт. Сөздөр грамматикалык жана стилистикалык жактан да мүнөздөлүп, иллюстрациялык мисалдар да келтирилиши мүмкүн.

Маданияттын, илим-билимдин улам алга карай жылып, єсүп-өнүгүп отурушу менен бирге дүйнө жүзүндөгү көптөгөн өлкөлөрдө энциклопедиялық сөздүктөрдүн ар кандай түрлерү ар мезгилде жарабалып келгендиги белгилүү. Булардын ар бири коомдук турмуштун учурдагы талаптарына карата түрдүүче милдет аткарып келген справочник катары жогорку баага татыйт.

Россияда пайда болгон алгачкы энциклопедиялық сөздүктөрдүн үлгүсү катарында Брокгауз менен Ефрондун «Энциклопедический словарь» деп аталган әмгегин, ошондой эле

Гранаттын бир нече томдон турган ушул сыйктуу сездүгүн эсеп кылууга болот. Кийинки мезгилде бул өлкөдө «Большая Советская Энциклопедия» (БСЭ), «Малая Советская Энциклопедия» (МСЭ), «Медицинская энциклопедия», «Краткая литературная энциклопедия», «Энциклопедический словарь» (в трех томах), «Философский словарь», «Политический словарь», «Краткий технический словарь», «Краткий словарь литературоведческих терминов» ж. б. бир катар сездүктөр жарык көрдү. Кыргызстанда, Казакстанда, Өзбекстанда, Украина да ж.б. жерлерде да улуттук энциклопедиялардын алгачкы үлгүлөрү жана тармактык энциклопедиялардын сездүктөр пайда болуп келди. Алты томдон турган «Кыргыз Совет Энциклопедиясынын» жарык көрүшүн, республикадагы ар бир областтын регионалдык энциклопедиясынын жааралышын, «Манас. Энциклопедия» (1995) деген эки томдук эмгектин «Манас» эпосунун мин жылдык юбилейине арналышын ж.б. иштерди Кыргызстандын кийинки 25 — 30 жыл ичинде ушул багыт боюнча жетишкен чон ийгиликтери деп эсептөөгө болот.

Дүйнө жүзүндө ар мезгилде пайда болгон жана азырга чейин өз баасын жоготпой колдонулуп келе жаткан лингвистикалык сездүктөрдүн түрлөрү көп. Булардын ар кайсынысы ар турдүү маданий талаптарга, коомдук турмуштагы зарылдыкка карата көп нускада жааралып келүүдө. Аткарған милдетине жарапша көлөмү да, материалдык негизи менен мазмуну да, түзүлүү принциптери да ар башка.

#### § 54. Кыргыз лексикографиясы жөнүндө маалымат

Кыргыз лексикасын лексикографиялык ишке объект кылыш, сездүккө биринчи ирет камтыган илимпоз академик В. В. Радлов болгон. Анын төрт томдон турган «Опыт словаля тюркских наречий»<sup>1</sup> деген капиталдуу эмгегине, башка түрк тилдеринин лексикасы менен катар, кыргыз тилинен да бир миндей сез киргизилген<sup>2</sup>. Албетте, эң эле аз көлөмдө экендигине карабастан, кыргыз сездөрүнүн түркология илиминде

<sup>1</sup> В. В. Радловдун бул сездүгү 1888 — 1911-жылдарда айрым-айрым белүк түрүнде басылышы чыккан. Мунун экинчи басылышы 1963-жылы СССР илимдер академиясынын Чыгыш адабият басмасы тарабынан ишке ашырылган. Сездүктүн ар бир тому эки китептен турат (бардыгы 8 китеп).

<sup>2</sup> К. К. Юдахин. Киргизско-русский словарь, М., 1940, 9-бет.

көрүнүктүү орунга ээ болгон мындай баалуу сөздүккө биринчи ирет камтылып калышы ез учурунда бир топ эле чоң жетишкендик болгон. Анткени кыргыз тили ал кездеги илимий чайрөгө мына ушундай көрүнүктүү әмгектер аркылуу гана бир аз таанылып келген.

Ар бир тилдин лексикалык системасы көп миндеген сөздөрдөн, сөз айкаштарынан турат. Тил байлыгы — калктын бүткүл турмуш тарыхы менен өмүрлөш, аны менен бирге жараган жана бирге жашап келген баа жеткис кенч. Бул байлык элдин нечен кылымдар бою өнүктүрүлүп, калыптанып отурган маданий жана материалдык байлыктары, ан-сезими, ой-пикири, коомдук турмушу, башка элдер менен болгон карым-катышы ж.б. жактары менен тыгыз байланыштуу. Мына ошого жараша тилдин лексикалык составы да ар дайым бир калыпта турбайт. Ал улам толукталуу, жанылануу жана эскилерин ез ичинен оолактатуу процессине дуушар болуп турат. Ошондуктан анын бардык мезгилдеги абалын бир сөздүккө толугу менен чагылдырып көрсөтүүгө да мүмкүн эмес, адатта ар кандай сөздүк тилдин белгилүү бир мезгилдеги лексикалык байлыгын көрсөтүү менен гана чектелет.

Кыргыз тили Совет бийлигинин жылдарында гана илимий изилдөөнүн атайын объективисине айланды. Ал эми кыргыз лексикасынын байлыгын кенири планда жыйноо, аны системага келтирип, сөздүккө камтуу иши да, негизинен, жыйырманчы жылдардын аяк ченинде гана колго алына баштады.

Кыргызстанда лексикографиялык ишти биринчи колго алган жана аны кырктаң ашшуун жыл бою мыкташ өнүктүргөн илимпөз — проф. К. К. Юдахин. Ал кыргыз лексикасын жыйноого бир канча жыл бою талықпай аракеттенип, адабий чыгармалардан, газета-журналдардан, фольклордан жана элдин оозеки речинен жазып алынган бай материалдардын негизинде биринчи «Кыргызча-орусча сөздүктү» 1940-жылы жарыялап чыкты.

Албетте, жыйырманчы жана отузунчу жылдардын ичинде жанаңдан гана жарагалып, өнүгүү жолуна түшүп келе жаткан мезгилдүү басма сөз, окуу китептери, адабий чыгармалар кыргыз лексикасынын ошол учурдагы абалын толук элестете алгыдай денгээлге жете элек болчу. Ошондуктан бул сөздүктүн материалдарын автор көбүнчө калктын оозеки речинен, фольклордук чыгармалардан — эпостордон, жомоктордон, элдик ырлардан, макал-лакаптардан ж. б. жыйнагандыгын эскертип жазып кеткен. Сөздүктүн баш сезүндө айтылгандай, буга сөздөрдү ылгап киргизгидей шарт болгон эмес, болууга

мүмкүн да эмес эле. Ошондуктан сөздүккө пландуу түрдө табылгандар да жана кокусунан жолуккандар да киргизиле берген.

Бул сөздүктө ар бир мааниси айрым-айрым көрсөтүлгөн 25 мин сөз берилген. Кыргыз тилиндеги туруктуу сөз айкаштары, макал-лакаптар жана сөз маанилерин аныктоо, тактоо үчүн колдонулган ар кандай мисалдар (айрым сүйлөмдөр, сөз айкаштары) да көбүрөөк киргизилип, алардын бардыгы орус тилине өтө чеберчилик менен которулган. Бул сөздүктүн жаралышы элибиздин маданий турмушу жана жалпы эле түркологиялык илим үчүн эң зор мааниси бар окуя болду.

Бирок автор кыргыз лексикасынын байлыгын жыйноону жана дагы терендетип изилдөөнү муну менен эле токtotуп койгон жок. Анткени турмуштун тынымсыз алга карай жылышы, элдин маданий денгээлинин, улуттук басма сөздүн, кыргыздын жазма адабиятынын, илим менен техниканын күн сайын кубаттуу өнүгүшкө ээ болушу аркылуу кыргыз лексикасы да өзгөрдү: анын сөз байлыгы күндөн күнгө артуунун, жаны сөз каражаттары менен толукталуунун үстүндө болду, көп сандаган сөздөрдүн семантикасы өзгөрдү жана кенейди. Булардын бардыгын пландуу түрдө жыйнап алуу жана система-мага салып, жаны сөздүккө камтуу үчүн проф. К. К. Юдахин дагы көп жылдар бою кызуу эмгектенип келди.

Кыргыз тилинин гана эмес, кыргыздардын еткөндөгү жана азыркы кездеги маданий байлыгынын, тарыхынын эң көп фактыларын алда канча кенири чагылдырган, жалпы көлөмү мурункудан үч эсеге жакын көптүк кылган «Кыргызча-орусча сөздүкту» ал 1965-жылы жарыкка чыгарды.

Тилдин лексикалык байлыгынын биринчи ирет мындай кенири планда жыйналышы жана система-мага салынып, сөздүккө камтылышы тездик менен эле бүтө коюучу арзан иштерден эмес. Мындай зор ишти автор көп жылдар бою талыкпай эмгектенүү менен жаратты. Анын бул капиталдуу эмгеги 1967-жылы СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыды.

Проф. К. К. Юдахин орусча-кыргызча сөздүктөрдү түзүү ишине да жетекчилик кылды, буларды түзүү, редакциялоо иштерине катышты. Өзүнүн жана Х. Карасаевдин, Ж. Шүкүровдун катышшуусу менен түзүлгөн көлөмдүү «Орусча-кыргызча сөздүк» 1944-жылы, ушундай сөздүктүн кенитилип, коллектив тарабынан иштелип чыккан экинчи түрү 1957-жылы жарык көрдү.

Мындай сөздүктөрдүн пайда болушу кыргыздардын орус тилин үйрөнүүсүнө, адабий чыгармаларды же башка әмгектерди орус тилинен кыргыз тилине которуу ишине чоң өбелгө түздү.

Жогоркудай эки тилдик (котормо) сөздүктөрдүн материалы мектеп окуучуларына арналган чакан көлөмдүү орусча-кыргызча сөздүктөрдүн жааралышына да негиз болду. Мындай чакан сөздүктөрдүн бири Ж. Шукuros жана Ю. Яншансин тарабынан түзүлүп, ал 1955-жылдан бери карай бир нече ирет басылып чыкты.

Жалпы эле лексикографиялык практикада байыртан бери кенири белгилүү болуп, турмушта көп колдонулуп жүргөн сөздүктөрдүн бир түрү — биз жогоруда токтолуп өткөн катормо сөздүктөр. Кыргыз лексикографиясы мына ушундай катормо сөздүктөрдү жаратуу ишин колго алуудан башталып, аз эле убакыттын ичинде чоң ийгиликтерге жетишкендигин баса белгилей кетишибиз керек. Катормо сөздүктөр, негизинен, чет тилдерди үйрөнүү, чет элдик адабияттарды эне тилге которуу же эне тилдегини чет тилдерге которуу иштерине кенири керектелет. Чет тилдерди билүү улут аралык жана мамлекет аралык байланыш-каташты өнүктүрүү ишинде эң чоң роль ойной тургандыгы белгилүү.

Түрлүү тилдердин лексикалык составындагы сөздөрдү бири-бирине салыштырып көрсөк, маани жагы өз ара шайкеш келип (*үй* — корова, *үй* — дом, *сүү* — вода сыйктуу болуп), биринен экинчисине каторо салуу кыйындыкка турбаган сөздөр, чынында, аз эмес. Бирок которулушу онойго турбаган сөздөр да бар. Анткени бардык эле сөздөрдүн семантикалык структурасы эки тилде тен бирдей болуп чыкпайт. Ошондуктан которуу учурунда мындай сөздөрдүн ар бир маанисин ар башка сез менен беришке туура келет. Биринен экинчисине сезме-сөз каторулбаган сөздөрдү кээде сыйпаттап түшүндүрмө берүү аркылуу кененирәэк чечмелей кетишке да болот. Мындай сөздөр ар бир калктын өзүнө мүнездүү салт-санаасына, үрп-адатына, турмуш-тиричилик, маданий-чыгармачылык бөтөнчөлүктөрүне байланыштуу жааралган лексикалык каражаттарга жатат.

Бул айтылгандарды биз төмөнкүдөй бир катар мисалдар аркылуу бекемдей кетсек болот. Кыргыз тилиндеги *жаш* деген сөздүн ар бир маанисине орусча ар башка сөздөрдүн туура келишин талдап көрөлү:

1) *молодой, юный*: жаш жигит — молодой парень; жаш натуралисттер — юные натуралисты;

2) год, возраст: мектеп жашында — в школьном возрасте; сен канча жаштасың — сколько тебе лет; ал бир топ жашта — он уже в годах;

3) свежий: жаш эт — свежее мясо; жаш сорпо — бульон из свежего мяса.

Боз үйгө, үй буюмдарына байланыштуу үзүк, түүрдүк, кереге, чамгарак, чыгдан, төр, коломто, шырдак, түш кийиз, ала кийиз, же болбосо мал чарбачылыкка байланыштуу жабагы, кунан, дөнөн, бышты, асый, токту, борук, шишек, ирик, соолук, серке, чебич, эркеч сыйктуу сөздөрдүн кыргызча-орусча сөздүктөрдө сөзмө-сөз котормосу болушу мүмкүн эмес экендигин, буларды сыйпатташ түшүндүруу жолу менен гана жерине жеткирүүгө боло тургандыгын проф. К. К. Юдахиндин лексикографиялык практикасы (анын колунан жарапган сөздүктөр) айкын далилдеп турат. Бул туурасында автор 1965-жылы жарыкка чыккан «Кыргызча-орусча сөздүгүнүн» баш сезүндө (9-бетинде) бир катар мисалдарды келтирип, кенен баяндаа ёткөн.

Мындаи сөздөр ар бир тилде бар. Маселен, орус тилиндеги *прийти* (пешком) жана *приехать* (верхом, поездом) сыйктуу этиштер, *кролик* жана *заяц* деген зат атооч сөздөр берген мааниси боюнча кыргыз тилиндеги *кел* деген этиш сөзгө жана *коён* деген зат атоочко дал келет. Демек, булардын кыргызчага которулушуна бир гана этиш жана бир гана зат атооч сөз талап кылышат (*прийти, приехать — келүү; кролик, заяц — коён*).

Ал эми *сестра, брат* же болбосо *сон* деген сөздүн орусча-кыргызча сөздүктөрдөгү котормосу ар бирине бирден эквивалент *коё* салуу менен эле ойдогудай бүтө калбайт. Анткени бул жерде жогоруда айтылгандарга карама-каршы келе турган айрым өзгөчелүктөр бар. Мунун бириңчисине *эже, синди, карындаш*, әкинчисине *ага, ини*, бир түүгөн сыйктуу сөздөр маанилеш эквивалент боло тургандыгы контекст аркылуу чечмеленүүгө тийиш. *Сон* кыргызча *уйку* жана *түш* (*түш көрүү*) деген эки сөз аркылуу которулса болот.

Ар бир тилдин ички бетенчөлүктөрүнө байланыштуу болгон мындаи фактылар котормо сөздүктөрдү түзүү практикасында көп эле учурдайт. Буга сезмө-сөз которулбай турган фразеологизмдерди да кошуп атай кетсек болот. Булардын бир тилден әкинчи тилге которулушу онойлук менен ишке аша койбай турган татаал маселе экендиги белгилүү.

Жыйынтыктап айтканда, котормо сөздүктөрдүн кайсынын болсо да мына ушундай кылдаттыкты, чеберчилики талап кыла турган көп эле түйшүктүү жактары бар.

Элүүнчү жылдардын аяк ченинен тарта кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүн түзүүгө даярдык көрүү иши башталат. Бул жаныдан колго алынган иш алтымышынчы жылдардын акырынан тартып өзүнүн алгачкы жемиштерин коомчулукка тартууладай баштайт. Алсак, 1969-жылы бир томдон турган «Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү» жарык көрдү. Бул сөздүк пайда болгонго чейин эле эки томдон турган жана мурдагысына караганда алда канча кенитилген түшүндүрмө сөздүктүү даярдоо иши да кошо жүргүзүлүп келди. Бул эки томдук түшүндүрмө сөздүктүү бириңчи тому 1984-жылы жарайланды.

Түшүндүрмө сөздүктөр менен эки тилдик (котормо) сөздүктөрдүн бир катар лексикографиялык жалпылыгы болсо да, булар негизги багыты жана милдети боюнча өз ара айырмаланбай койбайт. Түшүндүрмө сөздүктөрдүн милдети — эне тилдеги сөздөрдүн, сөз айкаштарынын (фразеологизмдердин) лексикалык маанилерин аныктоо, зарылдыгына жараша алардын грамматикалык формасын жана стилистикалык касиеттерин белгилеп, ар бир түшүндүрмөнү бекемдей турган иллюстрациялык мисалдар келтируү. Булардынотормо сөздүктөрдөн өзгөчөлөнгөн негизги айырмасы бир тилдеги сөздөр жана фразеологизмдер ошол эле тилдин өзүндө түшүндүрүлүп, эки тилдик же көп тилдик эмес, бир тилдик (одноязычный) сөздүктөрдүн түрүнө жата тургандыгында. Сөздүкке алынган ар бир сөз же сөз айкашы атайдын иштелип чыккан лексикографиялык принциптердин негизинде жайгашылып, ар бирине өзүнчө макала ыйгарылат.

Бул айтылгандардын жөнү түшүнүктүү болсун үчүн «Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнөн» (1969) төмөнкүдөй бир нече макаланы мисалга келтире кетишибиздин зарылдыгы болууга тийиш:

**БАА I зат. 1.** Бир нерсенин (товардын) акча менен же башка бир затка тенештириүү аркылуу көрсөтүлгөн наркы. *Товарлардын чекене баасы. Тогуз улак бириксе, Баасы жалгыз тайдай жок* (Токтогул).

**2.** Бирөөнүн же бир нерсенин сапатын белгилөө үчүн берилген маани. Эмгегине баа берип, *Өкмөт сизди сыйлады* (Тоголок Молдо).

**3.** Окуучунун билим денгээлин көрсөтүүчү белги. *«5» деген баада бутургүн, Жыйнактап жылдык сабакты* (Нуркамал).

**БАА II сырд.** Чочуганда, катуу корккондо айтылат. *Айтып кабар бергенде, Баа бакырды, «баа» деди* («Манас»).

**САЛТ I зат.** 1. Коомдук, традициялык көрүнүштөгү, жалпы элдик мүнөздөгү адат, каада; традиция. *Улуттук салт. Байыркы салтын ташташып, Маданий жолго кириши* (Осмонкул).

2. Белгилүү бир нерсенин жөнү, эрежеси, шарты. *Адашпай түшөр бекенмин Ақындыктын салтына?* (Токтогул). *Оюн салты андай болбойт го?* (Сыдыкбеков).

**САЛТ II сын.** Жүгү жок, жүксүз. Салт атчан. *Үйгө бара кетейин деп, жолдон салт арабамды кайрыдым* (Айтматов).

1980-жылы «Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү» жарыкка чыкты. Буга кыргыз тилинде кенири колдонулуп жүргөн төрт минден ашуун фразеологизмдер камтылып, ар бирине түшүндүрмө берилип, маанисин жана колдонулуш чөйрөсүн аныкташ учун көркөм адабий чыгармалардан, фольклордан, элдик эпостордан алынган мисалдар келтирилди.

Бул сөздүктүн милдетин, макалаларынын иштелип чыыш жөнүн айкыныраак элестетиш учун төмөнкүдөй эки-үч макаласына назар сала кетсек болот.

**Майын чыгаруу.** Кылган ишин абдан мыктаап, сапаттуу кылыш аткаруу, жерине жеткире иштөө, мыкты иштей билүү. *Мына, сен да иштесең, кээде майын чыгара аткарасың.* (Н. Б.) Эмгектен качпайт ырыс, *Өз ишиңин майын чыгара кылыш.* (Р. Ш.)

**Сагызган изи.** Абдан жука, бир аз гана, кыламык (жааган кардын канчалык экендигин билгизүүдө колдонулат).

**Сакасы алчы конуу.** Дайыма иши онунан чыгуу, иши илгерилей берүү, каалаганындай болуп туруу. *Ошондо Тургунбектин сакасы алчы конуп турган кези эле.* («Чалкан»)

Булардан тышкary, «Кыргыз тилинин синонимдер сөздүгү» (авторлору — Ш. Жапаров, К. Сейдакматов), «Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү» (автору — Ж. Мукамбаев), «Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү» (автору — Х. Карасаев), «Кыргыз тилинин кыскача этимологиялык сөздүгү» (автору — К. Сейдакматов), ошондой эле коллектив тарабынан түзүлгөн омонимдердин, антонимдердин сөздүктөрү жаралып, кыргыз лексикографиясынын тармагын мүмкүн болушунча кенинти.

Албетте, нагыз филологиялык (лингвистикалык) мүнөздөгү сөздүктөрдүн түрлөрү эн эле көп. Алар тил үйрөнүүнүн жана тилдик нормаларды туура колдоно билүүнүн практикалык колдонмосу катарында кызмат кыла турган эн зарыл справочниктерден болуп саналат. Бирок кыргыз тилинин андай көп түрдүү сөздүктөрү азырынча толук иштелип чыга элек. Колдо болгондору жөнүндө жогоруда кыскача айтылып еттү. Калган түрлөрүн жаратып жана басып чыгарыш — келечектин иши.

## МАЗМУНУ

<b>КИРИШҮҮ</b> .....	3
§ 1. Кыргыз адабий тили жана кыргыз тилинин жергиликтүү диалектилери .....	3
<b>ФОНЕТИКА</b> .....	16
§ 2. Тыбыш жөнүндө негизги түшүнүк .....	16
§ 3. Тыбыштардын акустикалык касиеттери .....	18
§ 4. Речтик аппарат жана анын тыбыш жасоодогу кызматы.	
Тыбыштардын артикуляциясы .....	21
§ 5. Фонема жөнүндө түшүнүк .....	24
§ 6. Речтеги тыбыштардын (фонемалардын) классификациясы .....	26
§ 7. Үндүү жана үңсү тыйштар .....	27
§ 8. Үндүүлердүн классификациясы .....	29
§ 9. Үңсү тыбыштардын классификациясы .....	41
§ 10. Муун жөнүндө түшүнүк. Муундуң типтери .....	46
§ 11. Басым жана анын түрлөрү .....	49
§ 12. Тыбыштардын речтик ағымда бири-бирине таасир этп өзгөрүшү .....	57
§ 13. Сингармонизм .....	58
§ 14. Ассимиляция .....	66
§ 15. Диссимилляция .....	71
§ 16. Редукция .....	75
§ 17. Фонетикалык процесстердин башка түрлөрү .....	78
<b>ОРФОЭПИЯ</b> .....	84
§ 18. Орфоэпия жөнүндө түшүнүк .....	84
§ 19. Кыргыз орфоэпиясынын негизги эрежелери .....	88
§ 20. Кыргыз тилиндеги орус тилинен кабыл алынган сөздөрдүн айтылыш нормасы .....	91
<b>ГРАФИКА ЖАНА ОРФОГРАФИЯ</b> .....	93
§ 21. Жаззуу, анын түрлөрү жана өнүгүү этаптары .....	93
§ 22. Кыргыз жазуусунун тарыхынан кыскача маалымат .....	98
§ 23. Графика жөнүндө жалпы түшүнүк. Кыргыз графикасынын айрым өзгөчөлүктөрү .....	115
§ 24. Азыркы кыргыз алфавити .....	117
§ 25. Орфография жана анын мааниси, практикалык миддеттери жөнүндө жалпы түшүнүк .....	118

§ 26. Үнгү сөздердүн жана сөз мүчөлөрүнүң жазылышы .....	119
§ 27. Сөздердүй белек, бирге жана араларына дефис белгисин кооп жазуу ....	129
§ 28. Баш тамгалардын колдонулушу .....	132
§ 29. Сөздердүй ташымалдаш жазуу .....	133
§ 30. Сөз вариантыны, алардын түрлөрү жана жазылышы .....	134
<b>ЛЕКСИКОЛОГИЯ.....</b>	<b>136</b>
§ 31. Лексикология жана анын предмети, милдеттери .....	136
§ 32. Сөз жана анын мааниси. Сөз жана түшүнүк .....	138
<b>СЕМАСИОЛОГИЯ .....</b>	<b>144</b>
§ 33. Сөздүн кеп маанилүлүгү (полисемия). Сөздүн лексикалык маанилеринин түрлөрү .....	144
§ 34. Кеп маанилүлүктүн пайда болуу, еңгүү жолдору .....	150
§ 35. Метафора .....	151
§ 36. Метонимия .....	156
§ 37. Синекдоха .....	158
§ 38. Сөздүн тике (түз) жана өтмө маанилери .....	160
§ 39. Омонимдер .....	163
§ 40. Синонимдер .....	166
§ 41. Антонимдер .....	172
§ 42. Табу жана эвфемизмдер .....	175
§ 43. Этимология .....	179
§ 44. Элдик этимология .....	185
§ 45. Кыргыз тилинин сөздүк составынын чыгыш теги буюнча катмарлары .....	188
§ 46. Калькалоо .....	205
§ 47. Кыргыз лексикасынын стилистикалык катмарлары .....	209
§ 48. Кыргыз лексикасынын колдонулуш сферасына карай бөлүнүшү .....	214
§ 49. Активдүй жана пассивдүй лексика .....	215
§ 50. Терминдер жана терминология .....	225
<b>ФРАЗЕОЛОГИЯ .....</b>	<b>230</b>
§ 51. Фразеологизмдер жөнүндө жалпы түшүнүк .....	230
§ 52. Фразеологиялык бирдиктердин (фразеологизмдердин) негизги тилтири .....	240
<b>ЛЕКСИКОГРАФИЯ .....</b>	<b>245</b>
§ 53. Энциклопедиялык жана лингвистикалык сөздүктөр, булардын мүнәздүй өзгөчөлүктөрү жөнүндө жалпы маалымат .....	245
§ 54. Кыргыз лексикографиясы жөнүндө маалымат .....	247

ИДДА И. ЗН

Академиянын тарбия таралып жүргүлген китаптардын 10,10,000 штуктүү  
жынысынан кийин калып тарбия таралып жүргүлген китаптардын  
мүнәздүй өзгөчөлүктөрү жөнүндө жалпы маалымат

«Кыргыз тарбия таралып жүргүлген китаптардын

10,10,000 штуктүү жынысынан кийин калып тарбия таралып жүргүлген китаптардын

мүнәздүй өзгөчөлүктөрү жөнүндө жалпы маалымат

10,10,000 штуктүү жынысынан кийин калып тарбия таралып жүргүлген китаптардын

мүнәздүй өзгөчөлүктөрү жөнүндө жалпы маалымат

10,10,000 штуктүү жынысынан кийин калып тарбия таралып жүргүлген китаптардын

мүнәздүй өзгөчөлүктөрү жөнүндө жалпы маалымат



ЭСЕНКУЛ АБДУЛДАЕВ — 1932-жылы Чүй орөөнүндөгү азыркы ысык-Ата районунда туулган, Бишкектеги Чүй университетинин профессору, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттеги тил бююнча улуттук комиссиясынын мүчөсү. Узак жылдар бою Кыргызстандын улуттук академиясында змектенип, алгачкы изилдөө иштерине аралашып, көп жыл бою лексикография секторун жетектеп келди. Кыргыз тилинин бир томдук, андан соң эки томдук түшүндүрмө сөздүктөрүн, орусча-кыргызча сөздүктүн эки томдугун түзүү, редакциялоо иштерине башынан аягына чейин активдүү катышты. Э. Абдулдаев — бир катар окуу китептери менен окуу куралдарынын автору, анын калеминен ондогон илмий змектер жарапалды.

Азыркы  
кыргыз  
мили



836197